

84(2=Ки)кыр
А 36

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ

*Чыгармаларынын
сегиз томдук жыйнагы*

VII

КАССАНДРА ТАМГАСЫ



УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-4
А 37

Көркөм сүрөтчүсү Рысбек Исаков

1-басылышы 2008-жылы чыккан
2-басылышы 2009-жылы чыккан

Айтматов Чынгыз.

А 37 Чыгармаларынын жыйнагы: VII том. Повесттер, ангемелер. /Тұз. Абдылдажан Акматалиев. – 3-бас. – Б.: «Улуу тоолор», 2014. – 340 б.

ISBN 978-9967-13-989-3

Чынгыз Айтматовдун 8 томдугуна автордун ангемелери, повесттери, романдары жана публицистикалары кирди.

А 4702300100-14

УДК 821.51
ББК 84 Ки 7-4

ISBN 978-9967-13-989-3

© Айтматов Э. Ч., 2014



КАССАНДРА ТАМГАСЫ

Кассандра* Аполлондун махабатын четке кагат, ошондо Аполлон Кассандраны каарына алыш, анын көзү ачыктык менин айткандарын эч ким ишенгис кылып салат...

(*Байыркы грек мифологиясынан*)

Жарыкчылыкка али келбegen, Асман алдында жасалып жаткан арам иштерди көрбөгөн жан гана тигил экөөнөн бактылуу.

(*Екклесиаст*)*

3

I

Бул сапар да иш баягыдай айтылган Сөздөн, Сөздүн өзүнөн башталды*. Ооба, баягы качандыр бир болуп кеткен дүйнөгө маалым түбөлүктүү сюжеттегидей болду.

Анан кийинки окуялардын баардыгы ошол айтылган Сөздөн келип чыкпадыбы...

Антсе да бул күтүсүз жагдайга бириңчи кабылган адамдардын көпчүлүгү кийин жүрүп дал ошол окуяны өмүрүндөгү эң укмуштуу окуя катары мемуарларында жазышарын эч качан ойлошкон эмес. Анан калса бир кызык – ошол окуяга күбө болгондордун баары сүйлөшүп алышкансып, эскерүүлөрүн: «Ошол күнкү болуп көр-

* – түшүндүрмөлөрү тексттин акырында.

бөгөндөй окуялар детектив романдағыдай өнүктү» деп баштоого мажбур эле.

Чынында эле ошондой болду. «Трибюн» газетасынын кызматкерлери капысынан жетекчилик жайгашкан кабатка шашылыш чогулушкан редколлегиянын чукул чакырылган кенешмесинин маалында тыяк-быякка чалууга, телефондун шынгырагына, факска жооп берүүгө, ал эле эмес кимдир-бирөөнүн редакциянын эшигин аттап киришине тыюу салынсын деген баш редактордун буйругун алышты.

Ошентип баары ушул чукул чакырылган кенешмeden башталды да калды. Буга окшогон билдириүүнү газета бетине жарыялоо үч уктаса түшкө кирчү ишпи! Бирок баары бир бүтүмгө келүү керек эле, аракеттенүү керек эле. Же бар, же жок – маселе мына ушундай кырынан турду. Ошентип, «баардык континенттерде ойду ойготуучу» деген атак алган «Трибюн» азгырылбай коё албады (албетте, азезилдин азгырыгы деп кийин опоненттери айткандай), дүйнөнү дүнгүрөткөн кабар деген онойбу. Редакция бул материалга эсклюзивдүү укук алды да, адамзат тарыхында мурда болуп көрбөгөн документти шыр жарыялап жиберүүгө тобокел кылды.

Мына ошондо, окуялар башталаар алдында, редакциянын баяндоочуларынын ичинен кимдир бирөө көбүнүн эсинде калган сөздү айтып салды: «Мына, жигиттер, болору болду, – деди ал колундагы сыры кургай элек баракты көрсөтүп, – тарыхта ойго келбес окуяны мына «Трибюн» жарыялап олтурат! Бүттү, эми бизге эч ким жетпейт, калганын көрө жатабыз – турмуш көргөзөт. Мунун аягы эмне болмоқчу демекчисинер го? Көрө жатабыз да! – Ал башын чайкан

койду да, сырдуу кошумчалады: – Анткени коллегалар, кечирип коюнүздар, эскертип коёон, мындан ары ар ким өзү жөнүндө ойлонушу тишиш – бир сааттан кийин эмне болоору белгисиз».

Чынын айтканда, кооптонбой коюуга болбайт эле. Аны баары түшүнүп турушту. Редакцияда ошол күнү баарынын – баш редактордон тартып, келечекте репортаждарды жазууга калем төшөлтүү үчүн бул жерге журналистика факультетинен келишкен стажерлорго чейин – паанайлары saat сайын өзгөрүп турду: бирде баары абдырап, олтурган орундарында селейишип, бири-бирине сөз катуудан качышса, бирде, тескерисинче, коридорлор менен кабинеттерде ары-бери чебеленишип, дүүлүккөндөн көздөрү ойноктоп, уу-дуу кепке түшүп кетип жатышты. Бирок азыр башка жөнүндө ойлонуунун да оролу келип турган – мүмкүн каарданган караламан калктан коргонуу үчүн эшик, терезелерди бекитүү керек болуп жүрбөсүн. Бул да болушу мүмкүн, анткени көчөдөгү жаалданган калың эл редакцияга кирип келип, (аларды эч бир полиция токтото алмак эмес), айнектерди талкалап, телефондорду жерге уруп, эмеректер менен оргтехникин тымтыракайын чыгарып, чатак чыккан жерге чаап жеткен телевизионщиктердин объективдеринин алдында, каш-кабактын ортосунда бүт дүйнөнү буй түшүргөн, адамды Тенирдин өзү менен тенештирген газетчилерди алка жакадан алышп, айласын кетиригидей себеп алаканга салгандай айкын эле... Бирок азырынча эч нерседен кабары жок кумурскадай жайнаган эл американын улуу шаарынын көчөлөрүндө көк тиреген айнек үйлөрдү бойлой кылкылдайт, ага катар түркүн түстөгү машиналар тынымсыз өйдө-төмөн дарыядай

агылат, төбөдө көз уялта жаркыраган вертолёттор учуп жүрүшөт.

Али эч ким ақылынан адаша әлек, буга чейин эч качан өзүнүн түбөлүктүүлүгүнө шек туудурбаган жашоо агымынын сырына абийирсиздик менен кол салган карасанатай газетаны булгалап, аянтка эч ким айкырык салып чыга әлек, али эч ким баарын дүрбөлөн түшүрүп, тозоктун жолун торойлу деп чуу сала әлек.

«Трибюн» башка бирөө озунуп кетпесин деп шашылды. Кайра терилип жаткан номер жарым эле saatка кармалды деги че бүттү, космостон келген бул материалды дүйнөнүн башка жериндеги кайсы газета болbosун өз тагдырын тобокелге салып, дароо жарыялап жибермек. Ал түгүл мунун кесепетинен, мейли, жер жүзүн топон суу капитап, жандуунун баарын жайпап кетсе да, андан кийин бир да газетанын эч кимге эч жerde кереги жок болуп калса да – баары бир бул бир келген кезегин «Трибюн» өткөрүп жибере алмак эмес...

Ал эми келечектеги жана сыйагы, ақыры болжай койбоочу топон суунун башаты болгон океан, ошол күнү материктер арасында өркөтөнө тармалданып, кубаттуу кыймылдагы массасы менен жер шарын алдыртан чайкап, өзүнөн-өзү козголуп, көз ачыпжумганча пайда болгон сүрдүү албуут толкундары албан агымдары менен ойноп, учу-кыйырына көз жетпеген өз мейкиндигинде бүлбүлдөй жалтылдалап, бууракандап чалкып жатты.

Футуролог¹ бийиктиктен океандын кайнаган магмасына көз чаптыра, Атлантиканын үстүнөн

¹ ф у т у р о л о г – (лат. futurum – келечек) келечекти изилдөөчү, божомолдоочу окумуштуу.

учуп бараткан авиаалайнердин иллюминаторунан аны сұктана карап баратты. Бұғынқы ачық күндө аның көз кыры түшкөн көрүнүштөрдө адаттан тышкары бөтөнчө әч нерсе болбосо да – төмөн жакта баяғы эле чалқыган океан, суу, шарпа салған толкундар, бир түрдүү көрүнүш, көз талыткан ээн горизонт, болгондо да жүздөгөн авиажүргүнчүлөр үчүн карабай коюуга мүмкүн болбогон көрүнүш – футурологдун деле-бесин козгоду. Адамдын ой-моктой көзү дүйнөнүн чексиз мейкиндигин камтый кароого жөндөмдүү экендиги кандай укмуш деп ойло-нуп баратты ал. Бул да бекеринен әмес. Әч бир жан – ал турсун ак булуттун алдында айланган бүркүткө да, мындаи кенири мейкиндикти камтып көрүү касиети берилген әмес. Ооба, техни-калық жетишкендиктерден улам, ақылдан бүткөн әкинчи чындық болуп калған адам аалам-га ылайыкташуучулуктун улам жаны ресурстарын тапты да, тенирге тете кудуретке жетти. Аナン калса ааламдын көзге көрүнбөс бийикти-гинде көзгө илешпеген куюн болуп закымдал жүрүп, бүт жер жүзүн көрүү Жаратканга гана буюрган әмеспи. Самолёттун бир калыптағы күүлдөгү коштогон бекерчиликте футуролог ушулар жөнүндө ойлонуп кеткен эле. Өзүн жалғыз калған учур да бир сонун әмеспи. Чон бокалдын түбүндө музга аралаш куюлуша жыл-тылдаган шараптан татканга саал бою жылый түшкөн неме канынын жагымдуу дүргүгөнүңе каршылық кылбады, тескерисинче, өзү менен өзү калған мындаи сейрек кездешчү учур уза-ғыраак болсо әкен деп тиледи. Жанындағы креслолордун боштугу, сөзгө аралашууга арга-сыз кылуучу катарында коншу сапарлаштар-дын жоктугу – бу дагы ондой берди болду.

Футуролог Европадагы кезектеги сапарынан кайтып келаткан эле. Дагы баягы эл аралык конференция, интеллектуалдардын жыйыны, ушундай космополит¹ чөйрөнүн жашоо ынгайына айланган дагы баягы бүтпөс дискуссиялар, ой-пикирлер менен божомолдоолордун айланасында биринен бирине ағылган дискуссиялар. Сөз дагы эле баягы дүйнөлүк цивилизациянын келечеги жөнүндө, монополярдуу² өнүгүүнүн коркунучу жана башка ушуга окшогондор жөнүндө жүрдү. Булар дайыма актуалдуу бойдан калып келаткан, аларды андап билүүгө Гарвард университетинин окумуштуусунун, мындейча айтканда, бүткүл өмүрүн жумшап келаткан проблемалар болчу жана ал жыл өткөн сайын, бул бал китеччиликтин илимин канчалык терен өздөштүргөн сайын, ошол көшөрүп изилдеген изилдөөсүнүн – эзелтен жашап келе жаткан адам тукумунун келечегинин – изилденип бүтүшү мүмкүн эместигин сезүүсү ошончолук күчтүү боло баштады. Анан, түбөлүк тагдырдын алдын алууга умтулуу, бүгүн да, эртен да, мин жылдан кийин да эч качан эч кимге ачылбоочу жашоонун маңызы эмнеде экенин издең, түбөлүк кыйналуу эмне деген убара, эмне деген бейопа иш? – деп ойлоп кете турган кээде. Бирок ээ-жаа бербей келечекке умтулган учу-кыйырсыз күлүк ойдон баш тартып көр эр болсон, тигил горизонттон жаны гана кылтыйган нерсени көрсөм деп алдас урбай коюуга, жан алакетке түшпөй коюуга кыйналбай коюуга болор бекен деги?! Келечекти көз алдыга келтире албаган тагдыр –

¹ космополит – дүйнөлүк атуулдук.

² монополярдуу – бир жактуу, бир багыттуу.



опосуз тағдыр. Бирок илимий сабырдуулукту сактап, «кармашка» катышпай туруп, алиги тарыхтын дөңгөлөгү деген неме кайда, кандай тунгуюкка алып барганы жатканын акыйкат болжолдоого, алдын ала айтууга бел байлоо айрым учурда канчалык кыйын; баса, ал деги эле дөңгөлөк болду бекен, а мүмкүн, таптакыр эле тегеренүүгө жөндөмсүз, катуу урунуудан кийин чабактары чачылып кетип, жалпайып калган велосипеддин дөңгөлөгүндөй бир нерседир – анан калса кыймылдын бул формасына илимде толук камтырлык бир аныктама табылбай койбодубу. Божомолдоочулук, эскиздүүлүк, декларативдүүлүк – бир эле учурда эмпирикалдуу¹ дагы, драмалуу дагы, ошого карабай, баарын чечмелөөгө, баарын алдын ала айтууга белсенген саймединеген футурологиянын эзелки белгилери. Тээ бийиктиктен туруп жасаган айрым бир жоромолдор адамды безге сайгандай чочутуп, жүрөктүн үшүн алат, өз жоромолундан, тарыхтын аласалма жазмышын сезүүдөн жана баарыдан мурда, кайда барба, кайда болбо баардык жерде ачыктан ачык эле бийликке, жалгыз гана бийликке умтулган баш бербес күчтөрдүн демиткенинен төбө чачың тик турат. Кандай бийлик болбосун, ал канчалык максатын бийик санабасын, анын жалгыз көздөгөнү бийлик жүргүзүү, демек ал эски каргашанын ордуна башкасын, жанысын жаратары бышык. Баарына кайыл болуп, чындык менен кыялдагы идеалды чанкап издеген жанга футурология анык баш катырган азап эмеспи. Анан, ошондой болсо да,

¹ Э м п и р и к а л у у – тажрыйбага негизделген (теор. жалпылоолорго чейинки)

тээ байыркы доордогу али тил бүтө элек алгачкы адамдан башталган келечекти алдын ала көрүү аракетинен баш тартуу, бешенесине түйшүк жазылган адам баласына келечектеги өнүгүүнүн жолун, кылдай пайда көрүү оюнда жок, мүмкүн, мессиандык¹ тилек менен, айтып берүү аракетинен баш тартуу футуролог үчүн кыйын иш болчу, өз жанын өзү кыйганга барабар иш эле. Бул ишке канча өмүрү кетпеди! Азыркы кездеги пайдакеч коомдо «көзү ачыктардын» бийик абалын сактап калыш оной иш эмес. Дельфий пифийлери* Кудайлардын атынан ажалды да, азапты да, данктын салтанатын да көзү ачыктык менен айта берүүчү кайран мезгилдер өткөн. XX кылымда оракулдарга* текеберчилик менен шылдындай карап калышпадыбы, аттин!

Анткен менен бул да анча коркунучтуу эмес. Футуролог жана анын коллегалары өз чөйрөсүндө, өздөрүнүн профессионал таламдары менен жашап жатышты. Мисалы, анын ушул жолку Европага алган сапары да жалгыз эле симпозиум эмес, анын Франкфурт-на-Май-неде басылып чыккан жаңы китебинин презентациясы менен да байланыштуу получу. «На-Майне» демекчи, ушуга байланыштуу салтанат учурунда кимdir бирөө «майн» деген немис сөзүн буруп, Майндагы улуу шаар «Майне Хераусфордерунг» («Өзүмдү өзүм кармашка чакырам») аттуу улуу китепти басып чыгарды деди оюн-чындан. Албетте муну автордун өзүнөн башка эч ким четке кага алмак эмес. Футуролог ал китебинде боюнан уйгакты силкип салгандай, сол-

¹ м е с с и а н д ы к – адамдар үчүн азап тартып, кудайга ортомчулук кылуу, пейил тазартуучу.

чулдукту силкип салган. Бул чынында эле өзүн өзү менен кармашка чакыруу, тагыраак айтканда, өткөн жаш кездеги мүдөөлөрүн тануу болчу. Кылымдын экстремисттик эпкининен кол үзүүнү өзүнөн баштоого туура келди.

Презентациядан кийин ал пресс-конференция өткөрдү, автограф таратты, андан соң Рейнде анча созулбаган сейилдөө сапары жүрүп, чакан кемеде баратып «Шпигелге»* интервью берди. Футурологиянын жашы эңкейип калган апостолун* жандап, каалгый жылган Рейндин боюндагы аскалардын фонунда сүрөткө түшүрүштү. Дагы – абалкы аскалар анын бой-келбетине абдан төп келип турат, өзү да абалкы аскаларга окшоп олуттуу да, калыбет, – дегендей сыпайы тамаша айтылды. Буга ал өзү мыйыгынан жылмайып, андай болсо интервьюнарды: «Абалкы асканын ой чабыты» деп атап койгула деди. Ошентип абалкы аска ойлорун ортого салды. Ар кыл суроолор берилди. Илимде, демек, жашоодо дагы, өзү менен өзү күрөшкө чыгуу деген эмне? Өз тажрыйбасын жана ишенимин кайрадан карроо деген ушул эмеспи? Апостолдун ою кандай: пессимизм – дайыма эле жашоонун болбой койбос жыйынтыгыбы? Футурологиядагы авантюризм¹ жөнүндө анын ою кандай? Анан, акырында, апостолдун өзүнүн ал-абалы кандай? Мынабу рейн шарабы жөнүндө эмне демекчи?! Андай болсо мыкты экен! Америкалыктарга айла барбы. Айрыкча теги немис болсо!

Мына эми, Роберт Борк абдан оор матчтан кийин тезирээк чечинип-кийинүүчү жайга же-

¹ авантюризм – (авантюра – фр. укмуштуу окуя) – тобокелчилик, реалдуу мүмкүнчүлүктөрдөн эмес, кокустук ийгиликтөрдөн үмүт кылуучулук.

тип, боюмdu таш-тайын деп шашылган спортсменче, самолётто келатып дайыма оюнан кетпеген нерселерден алаксығанга аракеттенди. Бирок болбоду. Жаңы, а мүмкүн ақыркы монографиясы жөнүндө ойлоду. Анын алдында бүтпөс нерсени бүтүрүү турган – бул анын ақыркы ыры болмок. Албетте мүмкүнчүлүгү жетсе. Эгер көп жылдан берки изилдөөлөрүнүн негизинде оюн жаңы илимий жактан келечекти көрө билүүнүн босогосuna жеткирүүгө мүмкүнчүлүгү жетсе. Роберт Борктун ою боюнча, азыркы кездеги адам баласынын алдында таптакыр жаңы проблемалар менен қагылышуу турган, ал буга чейин белгисиз, баардыгына жалпы бирдей кыйын сыноого кабылмак. Бул капысынан күн табын жоготуп, суүй баштаганда, же тескерисинче, өтө ысып кеткенде мүлдө адамзат сезгенге салыштырлых нерсе болмок. Бул жаңы проблемаларды ойлонуп көрүү менен адамзат өз жашоосунун бүтүшүнүн трагедиялуу мүмкүнчүлүгүн сезүү жөндөмдүүлүгү өзүндө бар экенин таап эле жөн болбостон, ошол сезгендиги аман калуунун жана өнүгүүнүн андан аркы жолдорун жана формаларын издең табуунун жаңы ыкмаларын табууга түрткү болушу тишиш. Бул, өз кезегинде, жашпоонун жаңы ыңгайына, ой жүгүртүүнүн жаңы жолуна алыш келмек. Мына ушул жөнүндө жаззуу, келечектеги өнүгүүнүн жолун жоромолдолоп айтып берүү – Роберт Борктун жанагы ақыркы ыры ушул болмок... Бирок үлгүрөр бекен? Иш өтө көп... А убакыт деген учкан күш...

Океан канат алдында баягыдай эле жыбырай тармалданып, толкундардын чачырандысы нурга чагыла жаркылдал, учу-кыйырсыз мелмилдейт. Күн, булутсуз чанкайган асман, келберсиген мейкиндик, закымдаган учuu – океан үстүндө түбөлүк



токтоп калгансыйт. Бир жарым saat чамасынан кийин материк көрүнөт, мына анан самолёт коно баштайт, анан мына бул асмандағы тыным бүтөт, анан кайрадан уу-дуу түшкөн аэропорттогу алгачкы кадамынан баштап, адамдардын ирими-не бой урат.

Азырынча учуу улана берди, футурологду сапарында кандайдыр бир күтүүсүз жана бөтөнчө бир нерсе күтүп турду.

Ал жарамсыз ышкыбоз-фотограф болчу, анысына карабай фотоаппаратын дайыма жанына ала жүрчү да, эч нерсени ылгабай, көзүнө көрүнгөндүн баарын чырк-чырк эттирип, тарта берчү. Бөтөнчө ал асмандағы ар кандай көрүнүштөргө тап эле. Үй толо эч нерсеге жараксыз фотографияларды эмне кыларын билбей, аялы Жессинин айласы кетчү. Сиркеси суу көтөрбөй турган чактарда Жесси аны таштанды тарткыч деп шылдындал, анан баарын өрттөп жиберем деп опузалачу, бирок бул аны берилген ишинен бет бургуза алчу эмес. Өзүн-өзү шылдындал: «Мен илимде да стратосферачымын – абстракциядан айланып чыга албайм, фотографияда да ошолмун – объективге алганым жалаң булуттар!» дечү. Мына ушул жолу да, асманда эркин каалгыган кандайдыр бир алда немеге окшогон булутту тартып алыш, коллекциямды толуктасам болот эле деп ойлоп, ал фотоаппаратын белендеп, терезеге үнүлдү. Тилекке каршы, көнүл токтолуучу эч нерсе көрүнбөдү, айланада асман көпкөк, тәэ төмөн жакта гана бир нече үзүндү-үзүндү булут каалгыйт.

Мына ушул маалда, самолёт алган багытын көздөй бурула бергенде, саал кынқая берген борттон ал капыстан океанда сүзүп бараткан

киттердин чон үйүрүн көрө койду. Ал киттерди ушунчалык даана, ушунчалык мейкиндик менен кыймылдын айкалышында айын көргөндүктөн, бул бир укмуштуудай, айран каларлык көрүнүш болду. Анан калса алар, киттер, анын түшүнө көп кирчү эмес беле. Ооба, түшүнө бүдемүк, океанда сүзүп бараткандары кирчү. Анан, биз менен жүрү деп чакырып жаткандай сезилчү. Эми мына, киттерди өнүндө көрүп олтурат. Бул бир укмуш көрүнүш! Киттер, асман-дагы турналардай болуп, катарын жазбай сүзүп баратышты. Жыйырма чамалуу. Самолёт бурулуп барып түзөлдү, бирок төмөн жакта киттер али көрүнүп турду. Толкунду кубаттуу жиреп, суу фонтанын башынан алыс чачырата бүркүп, бирде океан иримине сүнгүп кирип кетип, бирде дөбөдөй болуп кайра калкып чыгып, алган багытынан кенедей да жазбай, ыраатын да бузбай, бир кылка сүзүп кетип баратышты.

Баарын унутуп салып, киттердин үйүрүнүн кыймылышын күчүнө жана эркине арбалган Роберт Борк ка-пысынан өзүн ушул киттердин арасындағы кит-адамдай, алар менен бул албан сапарда бирге сүзүп бара жаткандай, анын жонунан, кара нөшөрдөн кийин адырдан аккан суудай, океандын суусу жылтылдап агып жат-кан сымал сезип кетти. Ошентип ал, ушундан баштап мындан кийинки өмүрү акырына чейин киттер менен байланыштуу болорун капысынан тээ көнүлүнүн түпкүрүндө ойгонгон туюму менен түшүнүп, бууракандаган океанда сүзүп баратты; анын жан-дүйнөсүндө ушул жолугушуунун сырдуу түйүнү чечилди: мындан ары киттер эмнеге дуушар болсо, бул да ошого дуушар болот, киттер эмнеге кабылса, бул да ошого кабылат...



Демек киттер анын түшүнө бекеринен кирбептир да? Жок, бекеринен әмес. Бирок алар ушул маалда кайда сүзүп баратышты экен мынча шашылып? Эмне үчүн алар аны кошо жүрү деп чакырышты экен, әмне маани менен? Ушунча алыстыктан бир нерсе чыгарына анча ишене бербесе да, баары бир ал фотоаппаратын «чырк» эттирип койду.

Ошондон кийин Роберт Борк дароо үйүнө чалыш үчүн креслонун конулунан авиателефондун трубкасын алды. Телефондун таблосунан банктын эсебин, шаардын кодун, үйдөгү телефондун номерин терип жатып, кайсы бир сандан жаңылып калды да, кайрадан тере баштады. Азыркы көрүп баратканын аялына айтышы өтө зарыл эле. Ал азыр, адам унчукпай коё албоочу, кимдир бирөө менен ой бөлүшпөй коё албоочу абалда эле. «Эмне үчүн Жесси трубканы албай жатат?! Кайда кетти экен?.. Мүмкүн үйдөн чыгып кетти бекен? Тосуп алганы чыктыбы? – али эрте да? Машинага чалуу керек?» Киттерди көргөндүгү жөнүндө ага, аялына, дал азыр айтып бергиси келди. Келгенде эле айтып берсе кеч болуп калчудай сезилди ага. Аялын түшүндө да алдай албайт, деп жакын жолдоштору футурологду бекеринен тамашалашчу әмес.

Киттер болсо океанда улам карааны алыстап, көзгө көрүнбөй баратты...

– Жесси! – деп кыйкырды ал, аялы трубкандан жооп кылар замат.

– Эсиндеби, менин түшүмө киттер кирди деп айтканым?!

– Ооба, әмне болду? Саа әмне болду? Кайда-сын?

— Мен аларды азыр эле көрдүм! Мен киттерди океандан көрдүм! Ии дебейсинби, мен мындейди өмүрүмдө көргөн эмесмин, бул бир укмуш көрүнүш, бул бир укмуш... Бул...

— Коё турчу, коё турчу, сен эмне мынча де-лөөрүп алгансын? Деминди басчы, кудай жалгагыр... Анан үйгө келгенде айтаарсын. Киттер дейт тура!.. Бул жерде эмне болуп жатат дебей-синби андан көрө, эмне дээримди да билбейм сага! Баары дендароо. Баарынын окугандары «Трибюн!» Салонунарда бүгүнкү газеталар барбы? Баса, кайдан болсун... Силер асманда келе жатканда, бул жерде укмуштар болуп жатат! Бул «Трибюндун» шашылыш басылмасы, ал жөнүндө азыр эле радиодон жана телевидениеден айтты... Элдин баары жабалактап окуп жаткан кези...

— Ал эмне экен? Саясий сенсациябы?¹

— Жок, андай болсо каны! Кандай деп түшүндүрөрүмдү да билбей турам. Мен жаныдан эле окуй баштадым. Бул — таптакыр башка.

— Ошондой болсо да сөз эмне жөнүндө экен? Деги эмне өзү?

— Космостогу монахтын Рим папасына жазган каты! Дегинкисинде баардыгына, элдин баардыгына кайрылуу...

— Эмне дейсин, эмне дейсин? Ал эмне болгон космостогу монах экен? Құлкүнү келтирбечи, бай болгур. Космостун монахтары деген да болот бекен?

— Мен түшүндүрүп бере албайм. Ал өтө эле чон материал. Баары ошону окуп жатышат азыр.

— Ал кат эмне жөнүндө экен? Анын маңызы эмнеде? Эки сөз менен айтып койчу!

¹ сенсация — (лат. — сезим) сезимге катуу таасир берген окуя, билдириүү.

— Ал космостун монахы улуу илимий ачылыш жасаган имиш. Кишилер эми жарык дүйнөгө келүүнү, же келбей коюуну өздөрү билишет экен, айтканына караганда.

— Кайдагы шумдукту айтасын, Жесси?! — футуролог дабдырай түштү. — Деле түшүнсөм буюрбасын. Ушул да сөзбү. Буга ким ишенет? Андай болсо Кудай кайда?

— Биле албайм. Мүмкүн буга Кудай да макул болсо керек.

— Кеп әмес бекен! Сен эмне деп жатасын?! Эмне деп жатканыңды түшүнөсүнбү?! Деги эмне болуп жатат сilerde?

— Келсөң окуйсун. Бири-бирине телефон чалып жаткан эле кишилер. Баары эмне кыларын билишпей, дабдырап калышты, дагы бир даары жиндери келип, «Трибюнду» жер менен жексен кылганы жүрүшөт. Досторун сенин оюнду билебиз дешип, күтүп жатышат. Бул эмне деген шумдук жана мунун арты эмне болот — баарын акыл тегеретип көрүп, айтсын деп жатышат...

— Ал өзү ким экен, жанагы космостогу монах дегениң? Орбитада жүрүп акылынан ажыраган астронавттардын бири го?

— Ал баягы кайра келбес неме, эсиндеби, космостогу илимий станциянын экипажынын бирөө Жерге келүүдөн баш тарткандыгы жөнүндө качандыр бир басма сөз бетинде «жылт» дей калды эле го?

— Эсимде, албетте. Ошондо жазганга караганда өзү орус болчу, американлык жана жапон менен бирге учкан. Бирок ысмы эсимден чыгып калыптыр.

— Катында ал өзүн монах Филофей деп атаптыр.

**ОШ МАМЛЕКЕТТИК УНИВЕРСИТЕТІ
КИТЕПКАНА**

ИНВ № 990376

- Филофей? Бул анын чыныгы аты бекен?
- Бул орустун аты. Азыр орустардан баарын күтүүгө болот. Алардын көрбөгөнүү калдыбы... Космостогу конулга бекинип алыш, акырын идея таштап жаткан безгин дебейсинби?! Шумдук жанылык экен!..

II

Рим папасына!

Азырети улугум, Ааламдагы өтө узак жерден – өзүм үч жылдан бери космостук илимизилдөөчү станцияда экспедицияда жүргөн жерге танапташ орбитадан – Сиздин тынчынызды алгандыгым үчүн кечирим суроодон мурда, ичи-мен Сиздин алдынызда, касиеттүү ата, тизе бүгөмүн да, чын ыкласым менен колунуздан сүйөм.

18 Менин күнөөгө баткан курган жаныма кечирим бериниз жана эгер мүмкүн деп санасаныз, бир караганда караманча сандырак нерседей, ал эле эмес, ыймандык тарыхый тажрыйбанын көз карашынан алганда, зыяндуудай көрүнүшү мүмкүн болгон практикалык байкоолордун жыйынтыктарын жана күн тыным, түн уйкудан ажырап жүрүп, мүмкүн, Жараткандын өзүнүн эрки жана буйругу менен жааралган идеяларды назарынызды бөлүп, угуп коюнуз. Болбосо менин Сизге кайрылышымдын өзү канчалык адисинен ашкан кашкөйлүк экенин түшүнүп туруп, Сиздин тынчынызды албас элем, касиеттүү ата. Ошондой болсо да, менин кайрылуумдун себеби каттын мазмунунан айкын болор деген үмүттөмүн.

Ошентип дароо эле ток этер жеринен баштайын. Тагдыр экен, мага окшогон бир жупуну

пендені жарапы келаткан жандын – адам эмбрионунун* рефлексиясынын – мурда белгисиз сапатын таанып-билисін деп буюруп коюптур. Аның ачылышы жана бар экендигин туюнуу – бизди Кудайдын кудуретинин жабык сырларына мүмкүн катары жакындатат. Менин жолум болуп, буга чейин билинбей келген бул рефлексияны эксперимент жолу менен таап чыктым жана муны мен адам баласынын эволюциясын өркүндөтүүдөгү жаңы мүмкүнчүлүк катары кайрам.

Мына ошондуктан мени кулак салып угуп коюунузду Сизден башымды ийип суранам, касиеттүү ата!

Дагы кайталайм, мен улуу ачылыш жасадым. Аның акыркы натыйжасы адамзаттын мындан аркы жашоосуна таасир этери шексиз. Мен өзүм жөнүндө ушинтип көтөрө чалып айтууга мажбур болуп жатам, анткени мен жетишкен ачылышты баалоого азырынча эч кимдин кудурети жетпейт. Анткени эч кандай аналогсуз бул ачылыштын эмне экендиги жөнүндө эч кимдин түшүнүгү жок.

Адам түйүлдүгү курсакта өнүгө баштаган алгачкы жумаларда келечектеги жашоодо аны эмне күтүп турганын сокур сезим менен билүүгө жана келечекки тагдырына өзүнүн мамилесин билдириүүгө жөндөмдүү деп мен ишенимдүү айта алам. Эгерде бул мамиле жаман болсо, анда келечекте жарык дүйнөгө келүүгө эмбриондордун каршылыгы пайда болот.

Мен туулууга карата өзүнүн бул жаман мамилесин билдириүүчү түйүлдүктүн белги-бетесин таптым. Бул белги-бете боюна бүткөн аялдын мандайында кичинекей сепкил так түрүндө пайда

болот. Мен бул такты Кассандранын тагы, ал эми негативдүү белги берген түйүлдүктүү – кассандро-эмбрион деп атап койдум.

Келечекке өз мамилесин билдириүүчү жана кырсык белгисин берүүчү укмуштуудай жөндөмдүүлүк адамдын эмбрионунда бойго бүткөндүн алгачкы жумаларында гана болот. Андан соң мындай жөндөмдүүлүк өчүп жок болот, бул уруктуун акырындаап аны күтүп турган жазмышка моюн сунгандыгы менен байланыштуу.

Алдыда болуучу жашоону кассандро-эмбриондун кабылдабагандыгы, сөзсүз, адам баласы пайда болгондон бери келе жатат. Бирок айрым кош бойлуу аялдардын мандайындагы сепкилдүү такка эч ким эч качан маани берген эмес жана азыр да маани бербейт. Мен мындай тактын маанисин чечмелеп гана тим болбостон, аны даанаараак, байкаларлык кылыш көрсөтүү жолун да таптым. Ал үчүн мен нурландыруунун сеансын жүргүзөм, космостон Жерди көздөй тапкыч-нур жиберем. Орбиталык модулдан жиберилген тапкыч-нур эненин курсагындагы кассандро-эмбриондун жандануусун күчөтөт. Ошондо кишилер мурда ысык деп жүргөн кичинекей сепкил-так тапкыч-нурдуун таасири астында өчүп жана баштайт. Тапкыч-нур атмосфераада көзгө көрүнбөйт, организмге таптакыр зыяны жок. Аларды мен космостон дээрлик баардык континенттерге, бүткүл планетага жиберип турам. Мындай нурландыруунун максаты – кассандро-эмбриондорду текши таап чыгуу. Эмбриондордон «космостук жооп алуу» жүргүзүлөт. Кассандро-эмбрион жиберген жооптун маңызы болжол менен төмөндөгүдөй: «Эгер эрк өзүмдө болсо, мен туулбай коюуну артык көрөр элем.

Силердин суроонорго жооп кылып, мен белги берем, силер андан мени, менин жакындарымды да, келечекте тагдырын оор жазмышы, бөөдө кырсык күтүп турарын чечмелеп биле аласынар. Эгер силер ал белгилерди чечмелей ала турган болсонор, анда билип алгыла, мен, кассандро-эмбрион, эч кимге артық жүк болбой, туулбай туруп, туна чөгүүнү артық көрөм. Силер сурадынар – мен жооп бердим. Менин жашагым келбейт. Бирок менин эркиме койбой, жарық дүйнөгө келүүгө мажбур болсом, анда мен, баардык эле адамдардай, мандайыма кандай тагдыр жазылса, аны дал ошондой кабыл алам. Эмне кылуу керек – аны өзүнөр чечкиле, баарыдан мурда мени боюна бүтүрткөн менин энем чечсин. Ага чейин менин айтканымды угууга жана түшүнүүгө аракет кылгыла. Мен – кассандро-эмбрионмун! Менден кутулуу али кеч эмес, мен ага даярмын. Мен, кассандро-эмбрион, дагы бир топ күн силерге белги берип турам. Мен, кассандро-эмбрион, туулгум келбейт, келбейт, келбейт... Мен – кассандро-эмбрионмун!»

Кассандро-эмбриондун берген белгисин мындаи чечмелөө, албетте, ар бир айрым учурдун өзүндө эч кимди эч нерсеге милдеттендирбейт. Боюна бүткөн аялдын мандайындагы өчүп-жанган Кассандранын тамгасы көп узабай оно баштайт, анан изсиз жоголот. Эгер унутуп таштагысы келсе, эч нерсе жөнүндө ойлобой, ийинин куушуруп тим болсо баары унутулат да калат...

Бирок илим ийинин куушуруп гана тим боло албайт. Космостогу компьютерге келип түшкөн статистикалык эсеп кассандро-эмбриондордун саны жыл өткөн сайын арбып баратканын маалымдап турат.

Көзгө көрүнбөгөн кырсыктын минтип өөрчүп баратышынын, – эмбриондордун жашоонун агымынан баш тартууга, түп оту менен жок болууга, жашоо үчүн күрөшкө кирбөөгө даяр турган дыгынын, – себеби эмнеде жана мунун арты кандаи болмокчу? Биздин күнүмдүк пендечилик тажрыйбабыздын чегинен сыртта жаткан мистиканын стихиясынан сабак алуунун кереги барбы деги? Бар болсо жаныдан пайда боло баштаган организмдин коркунучун сырттагы реалдуу турмушка сыйлыгыштыруу туура болобу? Эненин жатынындагы уруктун өз келечегин көзү ачыктык менен сезишинин башкы себеби дал ошол реалдуу турмуштун өзү эмеспи? Эне – бул өзүнчө бир дүйнө. Демек урукка сыртта курчап турган чындыктын кейиштүү таасирлеринин аргасыз откөрүүчүсү дал ошол эненин өзү болуп жүрбөсүн?

Мына ушул суроолордун баардыгы жоопту талап кылат.

Сөзүмдү улантардан мурда, мен мындай кырдаалда эмне үчүн Сизге, римдик-католиктик чиркөөнүн башчысына, кайрылып жаткандыгымды түшүндүрүүгө аракет кылайын, азырети улугум.

Сизге, пайгамбарга тете жанга кайрылып олтурганымдын себеби, Сиз Иисус Христостун жердеги өкүлү, ыйык Петрдун ордун басуучусуз, Сиз ушундан улам, дүйнөлүк кадыр-баркка ээсиз, бул турган иш, бул эле эмес, Сиздин инсандык касиетиниз Жер жүзүндө жашаган көп сандаган адамдардын нравалык ишенимдерин жана руханий асыл дөөлөттөрүн өзүнө камтып турат. Ошентип, Сизге кайрылуу менен мен өзүмдүн баардык замандаштарыма, ким билет,

мүмкүн, биздин келечектеги муундарга да кайрылып жатам.

Албетте, Сиз менин бул кайрылуумду орунсуз деп, өктөмдүк жана башка, жана башка деп саноого ақылуусуз, бирок кандай болгон учурда да жогоруда козголгон «эмбриондук пессимизм» проблемасын кароо Жаратканын эркинин – төрөлүүнүн купуя сырларынын – кереметин католиктик түшүнүү деген талуу теманы аргасыздан камтып өтөт.

Мен католик эмесмин, бирок бул жагдай менин католик динин жан дилимден сыйлаганыма шек келтире албайт. Менин түшүнүгүмдө баарынан өйдөсүнүп текеберленген кандай дин болбосун, асман ар түркүн парандалар оболоп учуу үчүн мейкиндик болуп кызмат кылган сыйактуу, ар түркүн үндөрдүн үн алышып жанырышы үчүн кызмат кылат... Ушул мааниден алганда мен католик асманынын үстүнөн учуп өтүп бараткан күш болуп калсам өзүмдү бактылуу сезер элем...

Ооба, мен дайыма ичимде католиктик ыймандык-этикалык дормаларды¹ жактырып келгем, алардан турмуштун логикасына төп келген, ошондуктан универсал мааниге ээ, баардыгы үчүн жалпы кабылдануучу нормаларды тапчумун. Бөтөнчө биздин жан дүйнөбүздү күмөн санатып, санааркатып, такай кыйнап келаткан нерсе жөнүндө – аборт маселеси жөнүндө сөз болгондо. Консерва банкасын ачкан сыйактуу эле көнүмүш иш болуп калган ушул чечкиндүү акция биз үчүн ар качан тагдырдын азаптуу көрсөтмөсү болуп жаткан жокпу, демек, адамдын бар же жок болушу ушунчалык жөнөкөй, ушунча-

¹ дорма – эч кандай шарт, жагдайга карабастан өзгөрбөөчүлүк.

лык оной-олтоң чечилет экен да! Анын туулушу, же туулбашы, жашашы, же жашабашы ушин-тип чечилет экен да! Баары ар кандай себептерге, караманча турмуштун оомалуу-төкмөлүү жагдайларына байланыштуу. Көп эле кишилерден мында кудайдын эмне тиешеси бар? – деп айткандарын угам. Мында Кудайдын тиешеси жок. Кудай жарык дүйнөгө жашоо берди. Андан аркысынын баарын биз, адамдар, өзүбүз билебиз – урукту сактайбызбы, же жок кылабызбы – эрк өзүбүздө. Мына ушул көпчүлүктүн басылбаган талаш-тартышында абортко таптакыр тыюу салууну жактаган католик чиркөөсүнүн позициясын мен туура көрөм, мен аны жашоонун эң баштапкы жааралгандагы ынгайына ылайык келет деп айттар элем, анткени ар бир кымындай түйүлдүктө, ар бир кайра жаңыланып туруучу вариантта түбөлүктүүлүктүн кыймылынын кайталангыс шифры бар, ар бир туулган макулук өзүнө окшогон макулукту жаратуу менен мэзгилдин агымында кодго салынган, жана ушунун баарын Жараткан башынан аалам түзүлүшүнүн конструкциясына киргизген...

Ооба, мына ушундан улам католиктерди коштолп, Кудайдын ой-тилегин түз эле бузгандык болуп аборт саналат деп эскерткин келет. Аборт – бул атайлап киши өлтүргөнгө тете зомбулук акт, аборт «Өлтүрбө!» деген эн биринчи осуятка, Тоораттагы «Тукумдагыла жана көбөйгүлө!» деген батага түптүз карама-каршы экендиги жөнүндө көп ирет айтылган.

Албетте баары ушундай. Бирок башка позиция да бар да. Боюнда бар аял эмне кылса өз эрки, же түз эле үгүттөөчү – адамдын жана коомдун кызыкчылыгы үчүн имиш, эч бир олку-сол-



ку болбой туруп аборт жасатуу керек деген сыйктуу сөздөр бардык жерде айтылбай кооп жүрөбү... Аナン калса жаны гана бойго бүткөн макулуктун болочок тагдыры күн мурунтан аны күтүп турган дүйнөдөгү кайғы-касиреттер менен жақырчылык жана оору-сыркоо, зордук-зомбулук, ыпыластык жана кордолуу менен шартталса ага каршы бир нерсе деш да кыйын... Ошондуктан аялдар жүрүшүнүн катышуучуларынын көкөлөтө көтөрүп алышкан «Менин курсагым – меники!» деген сыйктуу транспаранттары түз эле: «Баарынар менин балакетимди алгыла!» дегенди билдирип турса да, эч кимдин денебоюн дүркүрөтпөйт, ошол эле сыйктуу, ичип кеткен кош бойлуу аялдардын уят-сыйытка карабай, дагы ичем, иче берем, эртенки күнү мынабу ыплас, арам тамак шүмшүктү боюман алдырып салам да, көнүл ачам, ойноп-күлөм – жыргайм, башканын мага кылча кереги жок... Силердин кудайынар мага эмне болуп калыптыр, силердин күнөөкөрчүлүгүңөр менен менин эмне ишим бар?! Баары мага түкүрүштүбү, мен да баарына түкүрдүм!... деп жалжалактаганы да эч кимди жийиркентпейт. Ошентип келечектеги адамды акыр-чикирден бетер бир заматта ыргытып жиберип кете беришет... Ошентип катаал логикага баш ийдирилген аны актоочу көптөгөн шылтоолор бар.

Баланын төрөлүшүнө массалык түрдө каршы чыгуулар жер-жерлерде улам арбып баратат, алар парламенттерде декларациялар менен демитип, феминисттик кыймылдарда, аянтарда, көчөлөрдө, эл топтолгон жерлерде ызы-чуу түшүшүп, көкүрөктөрүн катуу койгулашып, кызыл чеке болушууда... Көп өлкөлөрдө тукум улоо, же улабоо эркиндиги талап эле кылышынбастан,

жуулуп алынган. Бул жашоонун жарга камалганды эмей эмне?

Ошол эле учурда баардык жерде таш боор тагдырдын ташкынына ташталган кош бойлуу аялдардын көргөн күнү белгилүү. Алардын боюндағы балдарынын кимге кереги бар? Африканын ээн чөлдөрүндө да, жаркыраган шаарлардын көчөлөрүндө да көпчүлүгү, өтө көпчүлүгү ушинтип ойлошот. Зарылчылык менен мүмкүнчүлүктүн ортосундагы тунгуюк улам терендөөдө. Анан ошол эле учурда... Анан ошол эле учурда биз туура жашап жатабызы, адам баласы тукум курут болбос үчүн колдон келгендин баардыгын жасап жатабызы – жокпу? деген суроолор жана сарсанаа биздин жаныбызды жай алдыrbай келатат.

26

Бирок Жер жүзүндө бактылуу боло албаган соң тукум улоону токтотсоқпу, же буга тиешелүү бир санкция чыгарылган болсо, башка планеталарга кетип калсакпы – ушинтип санаага батып кыйналып, көнүл зилдеп ыйлактап качанга чейин жүрүүгө болот? Арга түгөнгөнү ушул да!

Булар жөнүндө көп айтылган, талаш-тартыштын тарпы чыгып бүткөн, баарынын мазохизмидин* мазасын көрөйүн деген көзү жок болуп калган; мен болсом Асмандан түшө калгансып, ушунун баарын кайрадан айтып олтурам. Мен Сиз аркылуу адамзатка кайрылууга аргасыз болдум, анткени баарыбыздын башыбызга буга чейин белгисиз жаны балаа түшүп олтурат: эмбриондор бизди жалынып жардамга чакырып жатканын уктук, эми бул жөнүндө ойлонбой коюуга болбойт!

Бул, мүмкүн, балаа эле эмес, адам баласынын мындан аркы жолун көре билүүчү бизге жогору



жактан жиберилген рухтун жаңы сыноосу дагы. Бирок бул белгисиз жол бизди каякка алыш ба-рат? Бизди алдыда эмнелер күтөт? Биздин ичи-бизде туруп алыш, биз жөнүндө кыйкырып жат-кан кассандро-эмбриондордон кайда качып ку-тулабыз?

Биз ойго кирбекен тунгуюкка туш болдук. Дүйнөнүн ала салчу маалы келди... Чындыктан четте жашай алар бекенбиз?

Адамзат үчүн, ал көрүп-билип жүргөн Күндүн жаңында капысынан дагы бир экинчи Күндүн пайда болушу кандай укмуш күтүүсүз кубулуш болсо, дал ошондой күтүүсүз кубулуш болуп көрү-нүүчү мен ачкан кубулушту, эгер керек деп эсеп-тесениз, Сиз айкын-ачык баалашыныз үчүн ушул кат менен өзүнүзгө кайрылып олтурам, Касиет-түү ыйык ата...

Менин санаам ордунда эмес. Станциянын оптикалык жабдуусу мени Жерге ушунчалык жакыннатат дейсиз, жердеги турмушту кабыл алууда ортодогу аралык эч кандай роль ойно-бийт десе да болорлук, бирок ошентсе да жан катары – мен космостомун. Аナン адамзат иш-тин чыныгы абалын капысынан түшүнгөн ушул учурда мен биздин күнөөгө баткан Жерибизде, эл арасында болууну каалар элем. Бирок менин милдетим – постто туруу. Мен орбитада, или-мий станцияда болууга милдеттүүмүн, анткени мен, космостун монахы Филофей, өзүмдүн жа-сап жаткан иштеримдин толук жоопкерчилиги, тактап айтканда, кассандро-эмбриондордун флю-иддерин* таап чыгууга багытталган тапкыч нур-лар менен нурландыруу сеанстарын кылчакта-бай жана системалуу түрдө өткөрүп жатканды-гымдын толук жоопкерчилиги, менин мойнум-

да. Кассандранын тамгасын көрүнө болууга аз-
тырган нурландыруунун мен иштеп чыккан
усулу – менин абийиримдин иши.

Жердегилердин буга болуучу жообу мени
катуу түйшөлтөт. Адам мындай кубулушка эч
качан кабылып көргөн эмес. Адам эми өзү ме-
нен ичинен кагылышат. Мен кишилердин пси-
хикалык абалынан корком. Келечектеги энелер-
дин мандайындагы бүлбүлдөгөн кенедей нокот
эмне экендиги билингенде, баарынын оозунан
сөзү түшүп, дал болушат.

Пендечилигим мойнума минген кезде, эсха-
то-эмбриондордун* сырын түшүнүү, Кассандра-
нын белгисин, генетиканын түпкүрүндө жашы-
нып жатып, эми гана табылган, ушул каргаша-
луу кырсык белгисин таанып-билүү биринчи
болуп дал ушул мага туш келгенине кейип, ичим-
ден Жараткандан жардам сурап жалынам, жаз-
мышыма таарынып ыйлайм. Ашынган азезил-
дин өзүн көргөн Фауст¹ да мени аяп кетмек.
Мен Кудайдан мени ая деп жалбарып, мага ок-
шогон чабал пендесин бул азаптан куткаруусун
суранам. Мындай кыйноо эч качан, эч кимдин
башына түшкөн эмес. Бирок эмне үчүн менин
башыма түшүшү керек?

Азырети улугум, мен Сизге кайрылуу менен
жасаган азыркы ишке мени эч ким мажбурла-
ган жок! Мага ачылган бул сырды мүмкүн, ун-
чукпай жашырып, көргө кошо ала кетсем болот
беле? Ошенткен болсом аны ким билет эле, ким
мени жемелеп, ким күнөөлөмөк?

¹ Ф а у с т – немец легендасында дүйнөнүн сырын билүү,
данк, байлык үчүн шайтан менен келишим түзгөн каар-
ман. Ушул образдын негизинде кийин көптөгөн чыгарма-
лар жазылган.



Андай болсо кулак уга элек мындай сандыркты әмне үчүн әлге жаям? Элди ақылдан адаштыруу, жан-дүйнөсүнө бүлүк салып, дүрбөлөнгө түшүрүү үчүн, үй-бүлөлөрдү бузуп жарып, урпактардын, ал демек, жердин үстүндө жашоо улантуунун мааниси барбы? – деп ойлоно калган жана ақылынан шашкан ар бир адамдын көнүлүнө күдүк түшүрүү үчүн әмес да? Мындай ары әмне кылуу керек? Тээ Адам-ата, Обо-энеден бери мурастап келаткан жашоо калыбынын колдон чыгып көткөн түрүктуулугунун орду әмне менен толтурулат?

Мен көп ирет өзүм өзүм суроо берип көрдүм жана көп ирет өзүм-өзүм жооп бердим... Кандай жагдай болбосун, кандай ой-максат башка келбесин, әмбриондун жашырын стихиясындағы мага ачылган сырларды айтпай коюуга менин акым жок, – анткени, дагы кайталайм, кассандро-әмбриондордун саны көбөйгөндөн көбөйүп баратат. Анын себеби – качан болсо адисинен ашып турган адам жашоосунун ыпластыгын жана кайткыс өлүмгө баратқандыгын дүйнөлүк ан-сезимдин улам күчөп сезе баштагандыгында. Кассандранын тамгасы – энесинин курсағында жатып алып, кыямат кайым болорун калтырап-титирип күткөн әмбриондук эсхаттын аянычтуу үнү. Ушунун өзү анын жашоого умтулусун өчүрөт.

Анан ушул азыр, биздин мезгилде, постиндустриялык коомдо, ушундай абалды кантип жашырып коюуга болот? Жок, болбойт, мындай жашырып коюу адамзатка каршы, өзүбүзгө каршы жасалган кылмыш болмокчу.

Биз азыр өз ан-сезими биздин жаны дүр өөрчүшүнүн босогосунда турабыз, анткени, мындан

ары биз, канчалық қаалабаган күндө да, эмбрион келечектеги инсан катары, башкача айтканда, биздей болуш үчүн, биз – жашоо жаратар башталыш, биз – доор, биз – инсан, – дегидей болуу үчүн кандай генетикалык¹ жайда жарада турганына биз көз жумуп коё албайбыз. Ал келечек жашоосунун денизинде жылжып кетип бараткан суу астындагы кайыктын – өз тагдырынын – перискобунан* шүйшүнө карайт. Кассандро-эмбриондун бул перискобунан биз өзүбүз карап көрсөк болор беле? Биздин таш-талканыбызды чыгарып жаткан толкундун себеби өзүбүз болбодук бекен?

Ойлогондон корком: жарагандагы өз милдетибизден өзүбүз баш тартканыбыздын кесепети ушул кассандро-эмбрион болуп жүрбөсүн? Жаратканын жакшы көргөн макулугу деп атала-ган биз ушул абалга жеттикли? Эволюцияны али түйүлдүк кезинде ушундай апокалипсистик жылышка жеткириүү үчүн адамдар эмне иштеп, эмне ойлошу тийиш эле?

Ушунун баары нечен жылдар, нечен кылымдар бою, компьютердин эстегичине жыйылгандай, канга жыйылып олтуруп, ушул абалга алып келгендер жөнүндө билдирет. Бүгүн биздин эмбриондун ушул рефлексиясынын – Кассандранын тамгасынын – экрандан чагылышын табууга кудуретибиз жетип олтурат. Ошентип тагдырдын буйругу менен ошол тамганы табуучу тапкыч-нурларды космостон дал мен өзүм жиберүүдөмүн. Ошондуктан бүгүн сөз менде. Ошентип мен, космос монахы Филофей, айтчуумду

¹ г е н е т и к а – организмдин тукум куучулдугу жана өзгөрмөлүлүгүн изилдөөчү илим тармагы.

аягына чейин айтып калайын. Бул менин милдетим.

Азырети улугум, Сиздин убактыңызды алыш жатканым үчүн көптөн-көп кечирим суроо менен, өзүмдүн, мүмкүн көп сөздүү, катымды улантууга рахым этиңиз.

Кассандранын тамгасы эмне экенин билип туруп, биз эми мындан ары эмне кылабыз? Муну түшүнүү үчүн, чынында, ачыктан-ачык эле мойнубузга алышыбыз керек: пенденин жасаган жамандыгы анын өмүрүнүн аякташи менен бүтпөй, анын башы менен кошо жатпайт, генетиканын чытырман токоюнда ууланган урук болуп, акырындап аракетке кириччү минадай, жарылуу үчүн болжолдуу икс-саатты күтүп жатат.

Баса, акырындап аракетке кириччү мина жеңүндө, өтмө маанидеги эмес, чыныгы мина жеңүндө. Бул Ооганстанда, советтик аскерлердин чектелүү контингенти деп аталган аскерлер ошол жакка жиберилгенде болгон иш. Андагы окуялардын саясий максаттары бизге жакшы белгилүү, мен болсо согушуп жатышкан келгинтердин «өлүк» деп аталган азгырыктарды кантип уюштургандары жеңүндө конкреттүү сөз жүргүзүп жатам. Душмандын өлүгүн, алдына атайдын дүрмөттүү минаны жашырып, анын кыштагынын чеке-белине көрүнүктүү жерге таштайт. «Контингенттиker» болсо болуучу окуянын баарын тартып алуу үчүн кинокамералары менен бүктүрмада жатышат. Көмүү үчүн өлүктүү алыш кетүүгө келген кишилер өлүккө тиер замат мина жарылып, келгинтерди турган ордунда жок кылат. Эн жогорку сезгичтеги пленкада баардык майда-баратына чейин акыркы көз ирмем түшүрүлгөн... Мына өлгөн ооганга аялы

чуркап келди. Жанындағылар аны кармап калмакчы болушту эле, бирок көз жашын көлдөткөн бойдон ал эринин өлүгүнө бой таштады. Ошондо үрөйдү учурган укмуштуу жарылуу аялды да, анын жанындағыларды да жер менен жексен кылды. Ошентип кишилер жок болду да калды. Ушунун баары тартылып алынган. Башка бир кадрда – үрөйлөрү учкан балдар. Алар жерде сулап жаткан атасын көздөй ботодой боздоп чуркап келишти эле, дагы баягыдай жарылуу кызыл-жаян болгон денелерди туш-тушка чачыратты... Жол боюнда жайрап жаткан өлүктөн жандап өтүүгө дити барбаган жолоочунун бири. Аттан түштү, бул ким болду экен деп эңкейип ийинден кармап, оодармакчы болду, дагы көз уялта жалын чачкан жарылуу. Дагы баягыдай өлүм. Башы жара бөлүнгөн ат үркүп, капталы менен сорок-сорок чуркап жөнөйт, аナン кулап түшүп, буттарын дирт-дирт серпет да, кыркырайт. Ушунун баары тартылып алынган... Ошентип «өлүк» азгырыгын уюштуруу боюнча операциянын эң кызықтуу жерлери тартылып алынган. Аナン ушундай жол менен тартылган нерслер күжүрмөн тапшырманын аткарылышы катары эсептелип, кайсы бир штабдарда татыктуу түрдө баалануучу. Пленканы карап көрүшкөн кайсы бир кишилер тартылып алынган эпизоддордон өздөрүнүн көрсөтмөлөрү менен максаттарынын ишке ашырылгандыгын көрүштү. Бирок экрандагы окуяларды кесипкөйчүлүк канатануу менен карагандар, булар кимдер? Аナン да жасаган иштеринин натыйжаларын кинопленкага тыкандык менен жазып алып, өлүмгө ушундай азгырууну кылмышкерлик менен уюштур-



гандар, булар кимдер, кайдан келген кишилер? Алардын жетеси дайынсыз, ата-бабасынын ким экени белгисиз. Өткөн мезгилдин кумуна синген издер боюнча жоромолдоо гана калат.

Анан суроо туулат: качан болсо пайда гана көздөгөн жана түгөнгүс боорукерлигин нысапсыз пайдалануу менен, дилибизде үмүт дубасын кайталап, эң жогорку гарант катары ишенген, Жараткандын өзүнө дайыма каршы жашашкан булар кайдан чыккан – бизде даяр турган жаман жосундардын соолгус генетикалык башаты кузгундагандар кайдан чыгышты? Кайдан чыгышты? Алардын тукуму кайдан?! Албетте куру суроо... Бирок ал жыргагандан берилип жаткан жок. Ушунун баары кайдан уланып келатат? Же тириүлөй көмүлгөндөрдүн сөөгүн үнкүрдө өрттөгөн алгачкы доордун адамдарынанбы, же адамды кыйнап өлтүрүүдөн өзүнүн садисттик оорусунун күчүн чыгарган, заары башына тепкен маньяктанбы, же дагы бир башкасынанбы, анан калса миндеген жылдардан бери жыйылып келген караңгылык менен мыкаачылыктын ошол каргашалуу тунгуюнда кимден деп болобу; анан ушул аягына чыккыс тизменин ичинде хан тактысында ыңғыранып олтурган баш кесердин бут алдында ошондой эле баш кесер жөнүндө, же бизге өз тажрыйбабыздан тааныш, бийликті канчалык кумарланып, берилүү менен эңсеген сайын, ошончолук жаалдана революция менен согуштун отун жагып, балкондордон жана трибуналардан шаңшыган партиянын жанын сабаган жарчылары жөнүндө кантеп эстебей коёсун.

Кан менен бийлик – эзелтеден жамандыктын үрөнү өнүп чыгып келаткан гумус ушул...

Жамандык жамандык менен алмашып, үрөнүн кийинки жамандык үчүн таштап келатат.

Бул жагынан бизге көп нерселерди айтып бере турган доор – сталинчилердин, же теске-рисинче, Гитлер-сталиндик доору – көпчүлүгүбүздүн али эсибизде турганда, шам көтөрүп алып, өткөндөгү өлүктөрдүн ичинен күнөөлүүлөрдү издөөнүн зарылчылыгы барбы? Алардын экиден бирге жуурулушкан маңызы адам канын ушунча ағызган экен, дүйнөлүк статистика бир нече ондогон жылдардан кийин да желмогуздуң бир денесиндеги эки баштын өлбөгөн жерде калуу үчүн бири биринин алкымына асылган кандуу, дүйнөлүк өз ара согушка тартылган курман болгондордун санын тактап биле албай жатышат. Большевизмсиз фашизм болот беле? Сталинсиз Гитлер, же Гитлерсиз Сталин болот беле? Айрым-айрым туулушкан, бирок тозоктун босогосунда киндиктери бир кесилген Сталингитлер жана Гитлерсталин жөнүндө ойлогондо XX кылымда жашагандардын төбө чачы тик турат.

Ким билет, жарыкчылыкка же Гитлер, же Сталин болуп келүү коркунучун сезген кассандро-эмбрион, келечектеги некрофилдин шордуу түйүлдүгү, Кассандра тамгасы аркылуу өзүнүн келечекти сезип жаткандыгын тышкы дүйнөгө жана баарыдан мурда аны курсагында көтөрүп жүргөн энесине кабарлоого өз учурунда аракеттенди бекен, келечекте туш боло турган каргашалуу ролун сезгенде инстинкт менен селт этип, андан баш тарткысы келди бекен?!

Алар жарык дүйнөгө келбegenде эмне болот эле – айтуу кыйын... Мындај учурда тарыхты кайра жасай албайсын деп коёт эмеспи. Ошент-

се да ал, сөзсүз эле буга чейинки өткөн мезгилдин эч бириnde да болуп көрбөгөн мыкаачылык менен айбанчылыктын кандуу туу чокусуна чыгуу үчүн Гитлер менен Сталин чийген кандуу ийри сызык боюнча өнүгүшү тийиш беле? Кантырмактуу бул киндиктеш эки залим миллиондогон адамдарды бири-бири менен кагыштырысты, анан, акыры келип, адамзатты өзү менен өзүн кагыштырып салышты, ошол мезгилдеги планетанын калкы алдына өзүн өзү жок кылууну, акыркы ирет адамды жек көрүүчүлүк иштердин ана башын көрсөтүп турup, таптакыр житип кетүүнү максат кылгандай иш болду. Эгерде тарыхты ушундай каргащага капиталткан бардык себептерди терип айтып олтургубуз келбесе, анда өз башына сталинизм менен гитлеризмди кастарлап багып, бөпөлөп өстүргөн ошондогу адамдар, ошондогу дүйнөлүк ан-сезим, сөзсүз, сөз болуп жаткан субъекттердин тукум куучулугунда калтырылган, тирандык зулум комплексти ишке ийгиликтүү ашыруу үчүн канчалык ылайыктуу болгондугу жөнүндө ойлосо болотурган иш.

Оттү-кетти бир мезгил. Тарых прогресстин жана бейпилдиктин орду толгус канча мүмкүнчүлүктөрүн колдон чыгарганын, адамдар көз ачыктыктын илимий усулуна ээ болгон болсо, мисалы, Кассандранын тамгасы аркылуу белги беришкен кассандро-эмбриондор жөнүндө билишкен болсо, адамдын канча кайгы-касыретин, канча кырсыктарды болтурбай коюшарын эч ким айта албайт. Аттигинин, өзүнүн генетикалык структурасында эмне бугуп жаткандыгын адамзат өтө кечигип билип олтурат.

Мына эми эмбриондордун трансценденталдык жөндөмдөрүн таанып-билиүү жолунда жаңы сөз айтылды. Бул ачылыштар артынан бизди укмуштар күтөбү? Жок. Адамзатка күн мурдатан арналган Жакшылыктын энергиясын жана аны менен катар жана ага каршы Жамандыктын энергиясын эч ким өзгөртө албайт. Бирок адамда түбөлүктүүлүктүн түгөнгөс кыймылын камтаган акыл артыкчылыгы берилген, эгер ал жашоосун улантам десе, эгер цивилизациянын чокусуна жетем десе, анда ал өзүндөгү Жамандыкты жеңиши зарыл. Анткени адам өмүрү бүтүндөй ошону женем аракети менен отүп келатпайбы, биздин жарагандагы милдетибиз да ошол эмеспи.

Мына биздин өзүбүздө мурда бар экени белгисиз болуп келген купуя сырдын чети кылтайды. Бул жан-дүйнөнүн мурда талап кылышынбаган мерчемдерине укмуштуудай сүнгүп кирүү эмеспи?

Ушундайбы, же жокпу – айтуу кыйын, бирок кассандро-эмбриондордун ачылгандыгы биздин жашообузга биз мурда кабылбаган бир кыйла жанылыктарды алыш келет, мен ушуга коомдун көнүлүн дагы бир ирет бөлгүм келди эле.

Кассандро-эмбриондун берген белгисине кандай жооп берүү керектигин ким айта алат? Атасын тагдырдын жазмышы деш керекпи? Же тескерисинче, кол шилтеп басып кетүү керекпи? Ошентсе болот, анткени боюна бүткөн аял түн ичинде бейкут уктап жатканда бөтөнчө даана байкалган, тымызын өчүп-жангандын таң калыштуу нокот эки жумадан кийин өзүнөн-өзү өчүп, жок болот. Бүттүү, Кудай буюрса, ошону менен унутулат да калат. Ооба, мүмкүн, ушинтсе да



болот. Бирок баары бир мезгили жетип, ымыркай жарық дүйнөгө келгенде, ата-эненин эсине түшпөй койбойт, эстейт. Андан кийин да эске түшүшү мүмкүн, бала кезинде, эненин тагдырында, үй-бүлө турмушунда ар кандай катаал кырдаалдар болор, мына ошондой ар бир учурда чакыртпай келгендердин эскерүүлөрүнөн жүрөк сыйзап, баягы жылт деп жок болгон так жөнүндө ар кандай ойлор башка келип, аргасыздан суроолорду туудураг. Кызык, эмне үчүн жанагы белги алардын баласына, анын баласына келди, деп ойлоор. Ошондой белги башка энелерде да болду бекен, а эгер болгон болсо алар да аны өздөрүнөн жана өзгөлөрдөн жашырышат болду бекен, ал кандайдыр бир сырдуу нерсе катары аны эстебөөгө, унтууга аракеттенишет болду бекен? Мүмкүн эмнегедир баланын да андан шек-шыбаты болуп жүрбөсүн, мейли бул бир көргөн түштөй бүдөмүк, анын сокур сезиминде болсун, анан дегеле ал баланын кулк-мүнөзүнө кандайдыр бир таасир этет болду бекен?

Бирок бул суроолор менен шектенүүлөрдүн алгачкы, бери гана жактагысы. Тээ алыссы горизонтто алар арбын жана алда канча татаал. Мындей учурда ата-энелер өздөрү жөнүндө, өздөрүнүн түздөн-түз, же кыйыр күнөөлөрү жөнүндө ойлошпойт дейсинби? Мүмкүн баарына алар, аялы, эри күнөөлүүдүр? Мына эң кыйыны ушул, антикени өзүн-өзү күнөөлөөдөн өткөн азап жок. Мына ушул жерде санааны санга бөлгөн суроо туулат: эмне таасир этиши мүмкүн, ошончодон алардын түйүлдүгү кырсык белгисин бергенин кандай түшүнүүгө болот,— ата-энелер мына ушуларды ойлошот. Анан кандайдыр бир себептер менен эмбрионго таасир эткен ар кандай факторлор-

дун катарына биологиялык башталыш катары өздөрүн эле эмес, өздөрүнүн тиричилигине, коомдогу турмушуна тийиштүүнүн баарын: өздөрүнүн социалдык абалын, дооматын, амбициясын¹, ишенимин – иши кылышадын адилеттиги кайсы, адилетсиздиги кайсы, жакшысы кайсы, жаманы кайсы жана башка, жана башка жашоо түшүнүктөрү келип чыккан адамдын турмушун шарттаган, калыптаган жана капсаланга кабылткан нерсенин баарын кошо берерин әлестетүү кыйын эмес.

Жашоо-тиричиликтеги ар кандай көрүнүштөрдүн буга окшогон өз ара байланышы уруктун түйүлүшү Мейкиндик менен Мезгилдеги башкы окуя экендигинен, бул жаратылыштын архетибиндеги* байлаган тарыхтын мөмөсү экендигинен келип чыкты.

Кассандро-эмбриондун ички туюму өтө курч, доорду алдын-ала сезүүсү бөтөнчө. Ошондуктан анын импульстарын баамдап түшүнүү – бул баарыдан мурда биз тышта жана ичибизде баш-ала-ман куруп алган дүйнөнү биз өзүбүз баамдап түшүнүү үчүн себеп. Бул жагынан алганда Кассандра тамгасы, мүмкүн, чындыктын маңызына жаныдан сүнгүүгө, мурда биз жетүүгө мүмкүн болбогон нерсени талдоого түрткү катары Жараткандын эрки менен болгон ачылыштыр. Ошентип ар бир адам өзүнүн түшүнүгүнө жана ыklасына жараша жыйынтык чыгарууга ақылуу.

Ушул азыр ошол укуктан пайдаланып, мен дагы, космостук монах Филофей, орбиталык станцияда олтуруп алышады ал жактан байкоо жүргүзүү менен, айтып жатам. Жердегилерге

¹ а м б и ц и я – (фр.) өзүн ашкере баалоодон улам атак-данкты көксөөчүлүк.

кайрыламын. Бизге Жараткан тартуулаган жашоонун изделип келаткан маңызынын урматына, биз жашап турган дүйнөгө кассандро-эмбриондун алгачкы жакындоосунда эсхатологиялык комплексти¹ әмне пайда кылары жөнүндө ойлонулу.

Бул жагынан түрдүү жоромолдор болушу мүмкүн. Ал менде да бар. Қосмостук станциянын өтө жогорку денгээлдеги мүмкүнчүлүгү мага ар кандай мезгилде ар кайсы континенттерден жиберилип турган телевизиондук берүүлөрдү кабылдоого мүмкүндүк берет. Оптикалык приборлор Жер жүзүндөгү болгондордун бардыгын ар кандай нокоттордон жана ар кандай ракурстардан көрүүгө мүмкүндүк берет. Менин көз алдымда жердегилердин күнүмдүк турмушунун панорamasы – ал мен аны жерде туруп карагандагыдан алда канча кенен. Мен жөн гана соңундук үчүн байкоо жүргүзгөн жан әмесмин; менин программам космостук-жердик программа, мен билүү сөздү айтуудан чочубайм, азыркы жана келечектеги адамзат алдында улуу милдетти мойнуна алган экспериментчимин. Бул жөн эле сөз әмес, билүү чындыгында эле ошондой. Ошондуктан болгон чындыкка жооп бербечү бир да сөз айтууга мен өзүмө жол бере албайм. Менин изилдөөлөрүм, жан-дүйнөбүздө биз өзүбүз жасап жаткан акыр заманды алдын-ала эскертүүгө багытталгандыгына ишенемин. Мен, түбөлүк бизди бийлеп алган өзүмчүлдүк менен сопусунуучулуктун айынан өзүбүз өзүбүзгө айта албай келгендерди жарыя кылгым келет.

¹ Эсхатологиялык комплекс – (гр. эсхатос – акыркы) – акыр замандык белгилерди туюу сезимдеринин биримдиги.

Мен Кассандра тамгасын системалуу таап чыгуу боюнча эксперимент жүргүзөм, аны эч нерседен капары жок аялдар билишпейт. Бул баардыгы жаандын алдында жалпы калганда-гыдай нерсе. Жанагы тапкыч-нурлар саламат-тыкка кылдай зыян келтирбесе да, кишилерди санаага салып жаткандыгымды ойлогон сайын жаным жай таба албай кетет.

Космостук «талапка» жооп катары кассандро-эмбриондун берген белгиси даана көрүнгөн учурда мен аларды санаадан алакчылай албайм. Бул тагдыр, андан кутулуу мүмкүн эмес. Бул тагдыр ар адамдын керт башына таандык болуп туруп, ошол эле учурда баардыгын, бүтүндөй коомду кучагына алат, анткени бул балаанын себеби – дүйнөлүк, ушуну түшүнүп алуу маанилүү.

Кааласак да, каалабасак да кассандро-эмбриондор менен Кассандра тамгасы – чынында эле бар. Ошондуктан мен, Жердегилерден буга туш боло тургандарга, же эбак туш болгондорго жа-nym кейүү менен бул жөнүндө ачык жарыялап, космостук изилдөөлөрүмдү жолдон чыкпай уланта берем. Адамдар өздөрү жөнүндөгү чындыкты билүүлөрү тийиш. Кудай алдында менин милдетьим ушул. Бирок ушул жерде менин азаптуу сарсанаам башталат ыйык ата, алар жөнүндө мен айтпай коё албайм, ошондуктан да аларды орто-го салып жатам.

Кайталаймын, сырын ачкан жана жарыя кылган (жарыя кылууну өзү суранып жатпайбы!) кассандро-эмбриондордун алдында да, аны боюна бүтүрткөн эне алдында да жоопкерчилик мойнумда экенин түшүнөм, анткени ал Кассандра тамгасынын маани-маңызын билбegen болсо, бейкапар жашай бермек.

Ал турмак азыр да, мына бул компьютерде саптарды жүгүртүп терип жатканымда да жаңым кыйналууда, ушундай иш жасоого акым барбы деген ой мени сарсанaa кылат.

Орбиталык кораблдын ичинде туш тарабымды каранам, абасыз салмаксыздыкта компьютерден окчун тұртұлөм, өзүмдүн ачылышым же нүндө бүт дүйнөгө жар салғандыгымдын туура-лыгына ички ишенимимди сактай турган, мени алаксыта турган бир нерсе издең, көздөрүм аландайт, ангыча көзүм станциянын корпусунун эки тарабындагы телеэкрандарга урунат. Экрандардын баары жаркырайт, ар кайсы өлкөлөрдө, ар кайсы тилдерде телеберүүлөр жүрүүдө. Мына жердеги жашоо, бүтүндөй маани-маңызы жана кайталангыс сан түркүндүгү менен кайнап жатат: рекламадан тартып, спортко чейин, сот репортажынан тартып, официалдуу адамдын аэропортто жолугушуусуна чейин жана башка ушул сыйктуу.

Мына ушул глобалдуу пейзаждын ичинен менин көнүлүмдү кандайдыр бир ызы-чуу түшкөн, делебеси козголгон көчөдөгү демонстрация бурду. Анан эмнегедир полицейскийлер, алар арбын, ошол нааразылык билдирген демонстранттар менен бирге келатышат. Көчөлөрдүн баары тосулган, баардык жактан, ошону менен бирге төбөдөн да тартылып алынууда, ачууланган үндөр угулат. Окуя болуп жаткан жерден сүйлөп жаткан репортёрдүн, студиянын дикторунун үнү көчөнүн ызы-чуусунан жана кыйкырыктарынан үзүл-кесил угулат. Бул кайда болуп жаткан окуя? Сыягы, Италия. Ушунча алыс болуп турup, ушунчалык жакын – баары жанындастыдай: оту ойногон көздөр, катуу-катуу жансал-

ган колдор, ачуулана сүйлөгөн адамдар. Ооба, Сицилия экен. Шашылыш жаза салынган транспаранттар. Ошол экен! Баягы мафия! Баягы террористтер! Бул жолу башкы сот өлтүрүлүптур, прокурордон кийин! Баарын каратып туруп, жүзүкаралық менен аёсуз өлтүрүлүптур. Көчөнүн эл жүрүүчү кыймыл кайнаган бөлүгүндөгүнүн баары – сот өзүнүн сакчылары менен автомобилде өтүп бараткан ошол каргашалуу маалда ошол жерде болгондордун баары – алыстан башкарылган жардыруу менен быт-чыты чыгарылган жана өрттөлгөн. Баары «кынтыксыз» жана бүт элдин көзүнчө иштелген.

Аргасы түгөнгөн демонстранттар... Дарыядай абылат. Бирок алардын каршы чыгышканы ким? Элдин бул массасы эмне кыла алат? Мафиязинин дал өзүлөрү ичинен буларга күлүп коюшуп, ошол демонстранттардын арасында жүрушкөн жокпу? Демонстрация бир, эки saatтан кийин тарайт, а мафия деген мафия, картель, синдикат жана ал турсун империя деп сүрдүү аталышып, өз кызыкчылкетары менен кала беришет. Алардын көзге көрүнбөгөн бийлигинин алдында бүтүндөй өлкөлөр, мафиянын колониялары бар!..

Демонстранттар баратышат... Ангыча алардын төбөсүндө капысынан зуулдап вертолёт пайдада боло калды да, баракчаларды топ-тобу менен таштап, дароо имараттардын далдаасында жок болду. Бул менин көз алдымда болуп өттү. Кishiлер баштарына жааган баракчаларды кармап алышууда. Баракчаларда ажал белгиси – баш сөөк менен кайчылашкан жиликтер... Мафия жамынып-жазганbastan өлүм жөнүндө кабарлап жатат. Баарына өлүм, мафияга каршынын ба-

рына өлүм! Эл дуу жарылып нааразычылык билдирди. Көбүнүн көздөрүндө жаш. Полициянын формасын кийген, башындағы береткасы бир жагына оғон, галстугу чечилип кеткен жаш келинге көз кырым түштү. Видеокамера көтөргөн полицай аял, түрүнө караганда, оперативдүү максатта тартып алыш жатса керек. Ал вертолёттү тартып алууга үлгүрдү. Бирок андан эмне пайда? Мафиози акмак эмес – вертолёт заматта кайра сырдалат, талкаланат, кандай кааласа ошондой болот. Ана анын жардамчылары микрофондору менен. Алар бир нерсе жөнүндө кызуу сүйлөшүүдө. Мен аларды түшүнөм. Мафиянын колунан жыл сайын дүйнө жүзүндө канча полицейский ажал табат! Булардын башында да ошол коркунуч бар. Жаш келиндиин башында да ошол. Бирок мен эмнени көрүп турам: анын ачык мандайында баяғы так – Кассандра тамгасы! Ооба, ушундай болмок! Мен бул кадрды жакындастып чонойттум да, жаңылбаганым ишендим. О, Жараткан, азыр анын, полиция кызматчысынын, башка нерсе менен иши жок болсо да, азыр өзү демонстранттар менен бирге каршы туруп жаткан анын дүйнөнү теренден кабыл албоосу анын болочок баласына өткөнүн ал билер бекен. Тигине, кырсық белгиси анын мандайында. Ооба, тапқыч-нурларга кассандро-эмбриондордун жооп реакциясын аныктоо боюнча менин орбиталык сеанстарымдын биригин практикалык натыйжасы ушул.

Мен эгер ушул, же башка бир кассандро-эмбрион буйрук менен жарык дүйнөгө келсе, анда дал ошол эн бир укмуш кылмышкерлердин бири болушу мүмкүн деп ойлонуп олтурам. Көп адамга, бүткүл коомго ал жаманчылык жана бак-

тысыздық алып келет, қылмыш ишине, баардыгынан тышкары, туулгандан кекчилдиктиң бугуп жаткан комплекси ойгонгон себептен барагат – аны жарық дүйнөгө келүүгө мажбурлашпадыбы, аны ушул дүйнөнү кабылдоого мажбурлашпадыбы! Кийин ал өзүнүн карында жаткандағы турмушунун катаал башталышы жөнүндө әч нерсе эстебейт, бирок кекчилдиктиң комплекси коркунучтуу өнүм берет. Жакшы, эгер жолу болсо, эгер ал, жаны туулган кассандра, кийин анын терс генетикалык кемтигин калыбына келтирүүчү, аны жоюучу чөйрөгө түш болсо, жамандыктын өнүгүшү үчүн әч кандай күч жумшоо талап кылышынбайт, – таш улам күүлөнүп олтуруп, тоодон ойго өзү тоголонуп түшкөн сыйктуу, тагдырдын бул аякталышы да өзүнөн-өзү тоголонуп кете берет.

44

Кассандро-эмбриондордун берген белгилери не кулак түрө олтуруп, мен алардын келечеги жөнүндө ойлоном жана аларга боорум ооруйт. Алардан чыгып жаткан нерселер, – бул бумеранг, бул биздин үзгүлтүксүз баткан күнөөбүздүн улам күчөгөн коркунучтун импульсуна айланган биз өзүбүзбүз. Ошондуктан бул белгилерге – кассандро-эмбриондордун үнүнө – Жерде кулак төшөлүшү, ал эми алардын чакырыктарынын мааниси түшүнүү менен кабылданышы тиши.

Жок, бул өттү-кетти нерсе әмес, сөз түбөлүктүүлүк жөнүндө баратат. Түбөлүктүүлүк өзүнөн өзү түбөлүктүү, ал эми адам түбөлүктүүлүккө өзү жетиши, түбөлүктүүлүктүн кредитин укумдан тукумга узартып олтурушу тиши, анын жападан жалгыз жолу – адеп-ахлак жактан өзүн-өзү өркүндөтүү. Прогресс – бар болгону идеянын техникалык тир-



кемеси. Керек болсо бүткүл дүйнөнү жок кылууга даяр турган фанатик диктатордун колундагы ядролук курал – ошонун ачык мисалы.

Кассандро-эмбриондордун берген белгилери жердегилерди тынчсыздандырар бекен, аларды генетикалык жактан тамам болуунун, демек, адамзат цивилизациясынын тамам болушунун кабарчысы катары кабылдашар бекен?

Айта албайм. Күмөн саноо менен санааркоо ар бир айрым окуянын чегинде калат жана Кассандранын ар бир белгиси чечилишин, өз финалын пайда кылат деп корком...

Аялдардын көпчүлүгү – күйөөлөрү каршы боло алышпас – болуп көрбөгөндөй мындай уруктан тезинен куттуууга аракеттенишет деп чочуйм. Адегенде эле алардын ақылына келери – эн бир чечкиндүү арга катары – аборт. Бактысыз болору күн мурунтан эле белгилүү адамды тууп эмне кереги бар? Моралдык актануусу ушул болору анык. Андайлар жарык дүйнөдө ансыз эле же-тишерлик. Анан аларды, аборт жасаткандарды, ким күнөөлөй алат?! Ким? Коомбу? Тарыхбы? Моралбы? Генетикалык коркунуч болуп чөгүп калган каргашанын башаты – коомдун тарыхында, мораль болсо турмуш чындыгынын көшөкөр кысымы алдында көп учурда тайсалданап калат.

Азырети улугум, өз позициямды тактап коюуну милдетим деп эсептейм. Абортко тыюу салуунун католиктик тарабынын ишенимдүү жактоочусу болуу менен, мен, ошого карабай, Кассандра тамгасы табылса аборт жасатууну ылайык көргөндөрдү так кесе күнөөлөй албас элем, анын үстүнө иштин мындай бүтүшү кассандро-эмбриондордун өздөрүнүн умтулууларына да жооп бермек.

Натыйжада биз өтө татаал карама-каршылык-ка дуушар болобуз. Чечкиндүү аракеттер (аборттор) маселени чечпейт, тескерисинче, дүйнөлүк аң-сезимдин өзөктүү проблемаларын терендетип жиберет – түйүлдүктүн эсхатологиялык комплексин пайда кылуучу себептери козголбостон кала берет.

Болочок эне ойлобой коё албас кыйынчылыктар мына булар:

- ачарчылык,
- трушобдор*,
- оору-сыркоолор, алардын ичинде СПИД бар,
- согуштар,
- экономикалык кризистер,
- социалдык толкундар,
- кылмыштуулук,
- сойкулук,
- бангилик жана банги,
- этника аралык сабаш, расизм,
- экологиялык, энергетикалык катастрофалар,
- ядролук сыноолор,
- кара тешиктер*, ж. б. ж. б.

Ушунун баары колдун иши, ушунун баарын адам өзү жараткан. Адам башына түшкөн кырсыктардын масштабдары муундан муунга көбөйүүдө. Мына ошонун баарына өзүбүз катышып келебиз. Көз ачыктык бизди жар башына токтотту, Кассандра тамгасы аркылуу өзү жөнүндө билдируүдө...

Мен дагы бир ирет билдирем, кассандро-эмбриондордун берген белгилерин аныктоо боюнча менин космостук изилдөөлөрүм – мындан ары мындај жашоого болбойт, мындан ары тукум



курут болобуз, – дегенди түшүнүүгө элге жардам берүүдөн башка эч бир максат көздөбөйт.

Ар бир адам өзүнөн баштап, башкалар менен бирдикте, бүткүл адам аттуулар менен бирге кырсыктарды жана ыпласчылыкты жок кылганда гана турмуштун перспективасын жанылай алат. Куру кыялбы? Дале куру кыялбы?! Жок, бул кезектеги куру кыял әмес. Бул жандуу рухтун тириү калышынын жолу, башка жолу жок...

Кассандро-эмбриондордон дароо куттулууга аракеттенбей турган, андан баш тартпай турган эр жүрөк адамдар табыларына ишенем; бул адамдарга алиги фаталдык белгилер көп нерселерди билдирет: жашоо ынгайы үчүн, урпактардын тагдыры үчүн баардыгынын жана ар бир адамдын жоопкерчилигин, алдыда мурда эч качан болуп көрбөгөндөй, адамдын өзү менен өзү күрөшүсү күтөрүн айтып берет... Андай адамдар жакшы турмушка жетишет.

Мен буга ишенем.

Эми кыскача өзүм жөнүндө айта кетейин.

Албетте эч ким менин чачымды кыркып, монах кылган жок. Мен күкүкчө өз атын өзү чакырган пендемин, башкача айтканда, шарттуу түрдөгү космостун монахымын. Өзүмө ысымды өзүм тандап алдым, Филофей деп койдум, орус жеринде ушундай ысымдагы монахтар өткөн. Мен космостук конулга бекинип, безермандык жашоону өзүм тандап алдым. Биздин эл аралык экипаж – американлык, жапон жана мен (жакындык убакка чейин советтик окумуштуу жана космостук лабораториянын илимий жетекчиси), программасын аткарып бүтүп, жерге кайтышы тиши эле, мен орбиталык станция-

дан чыгып, бизге жиберилген көп ирет колдонулуучу космостук «киреге» өтүүдөн баш тарттым. Бул жагдай боюнча мен билдириүү жасадым да, жеке мамилелеге эркиндик берүүнү талап кылдым. Устараны кекиртегиме такап туруп, коллегаларымды мени жайыма коюуга мажбурладым. Ошентип каалаганыма жетиштим...

Орбитада жападан жалгыз калып, изилдөөлөрүмдү жүргүзүп жатканыма мына 5 айдын жүзү, 137 күн болду. Станциядагы жашоого зарыл азыктын запасы мага бул жерде дагы көпкө чейин болууга мүмкүндүк берет. Бирөө өлбөй бирөө күн көрбөйт, деген сөз чын болсо, анда ал мага туура келет. Бүткүл дүйнө «солк» дей түшкөн советтик империянын ыдырашы мага шыпаа болду. Өлкөдө баш аламандык өкүм сүрүп жаткан чакта мурдагы советтик жер үстүндөгү кызматтар мен жөнүндө жана мурда «Восход-27» деп аталчу орбиталык станция жөнүндө карманча унутуп салышты. Эми көпкө чейин эстешпейт деп корком, мен эмес, өз айлаларын таппай калдыбы деп корком; алар, мүмкүн жаны мамлекеттердин ортосунда космостук мүлкүү акылга сыйбас бөлүштүрүү менен дагы көпкө чейин алек болушабы деп корком, а мүмкүн, мына бул мен жайгашкан орбиталык станцияны да, ал турсун, космостун өзүн да бөлүштүрүшөөр... Эми ал өздөрүнүн иши. Мен өз ишимди таптым жана адамдык парзыымды өтөп жатам. Мен өмүрүмдүн акырына чейин адамзат маселелерине жооп издейм – кассандро-эмбриондордун берген белгилерин аныктай берем...

Жерде мени күтчү эч ким жок. Жарык дүйнөдө менин жакын эч кимим жок. Өзүм болсо таштандымын, балдар үйүндө тарбиялангам. Балдар



үйүнүн крыльцосуна ымыркай баланы таштап коюуга менин энемди өтө аргасыз шарт мажбурлаган болуу керек. Өзүмдүн турмушум жөнүндө, космоско чыгууга мага эмне түрткү болгону жөнүндө азыр айтып олтурбайын – ал бөтөнчө тема, бөтөнчө ангеме.

Азырети улугум, Сиздин жарык Жүзүнүз алдында башымды ийип, таазим этем. Айып этпениз. Сиз аркылуу элге кайрылгандагы жалгыз каалаганым – эл чындыкты билсе экен дегеним.

*Филофей, космостун монахы.
Турмушта – Андрей Крыльцов.*

Орбиталык компьютерден берилген Рим папасына кайрылуусунун текстине кошуп «Трибюн» газетасынын редакциясына багышталган кат тиркелген:

«Урматтуу редактор!

Биздин сүйлөшкөнүбүзгө ылайык, «Трибюн-дун» редакциясына кайрылууну эксклюзивдүү жарыялоо укугун тапшырам.

Мындай кадам жасоого баруу менен «Трибюн» кандай оор жүктү моюнга алыш жатканын жакшы түшүнүп турам. Эрдигиниздерге баа берем.

Эгер редакция менин кайрылуума карата кызыктуураак пикирлерди мага жиберип жиберсе, абдан ыраазы болор элем. Жердиктердин реакциясын билүү мага өтө зарыл.

*Ыраазычылык менен
Филофей, космос монахы,
РХ орбиталык станциясы*

III

Киттер анын түшүнө дагы кирди. Ал океанда киттер менен аралаш көпкө сүздү. Ал киттердин толкундар жаба берип жаткан көздөрүнө тике карады да, эмне деп жатканын түшүндү. Ал өзү да кит эле. Анан алар, ал баягыда самолеттон көргөндөгүдөй, кырка сап тартып сүзүп баратышты. Аларды алдыга, горизонттун көрүнгөн чегине карай, ал жакта аларды алда неме күтүп тургансып, кандайдыр түшүнүксүз күч айдал баратты. Горизонт улам алыстай берди, алар болсо алп денелери менен толкунду жара бөлүп, сүзүп кете беришли. Океандын суусу улам ысый берди. Өркөчтөнгөн толкундар дene кайырды. Канчалык арылаган сайын ысык толкунду жиреп сүзүү ошончолук оор да, коркунучтуу да боло берди. Ал көрдү да, океан эмне учүн мынча кайнап чыкканын дароо түшүнө койду. Океан үстүндө бир заматта эки бирдей күн пайда болду. Жанаша коюлган прожекторлордой болуп, эки өрттөй кызыл тептегерек шар асманда алоолоп турду. Кайсынысы чыныгы, түбөлүк күн экенин, а кайсынысы – кайдан-жайдан адашып келген, а мүмкүн, чыныгы күн менен атаандашканы келген күн экенин түшүнүү кыйын болчу. Ал катуу коркуп кетти. Анан ал катарында сүзүп бараткан киттерге кыйкыра баштады: «Карагылачы, карагылачы, киттер, кагылайын боордошторум! Асманда эки күн турат! Эки бирдей күн! Угуп жатасынарбы?! Бул жаман жөрөлгө! Океан кайнап чыгат да, баарыбыз өлөбүз! Эки күн – кырсык!»

Роберт Борк бууракандаган албуут океанда жанталашкан киттер арасында дагы көпкө кый-



кырды, ойгонсо кара терге түшкөн, дүк-дүк соккон жүрөгүнүн дабышы кулагына жаңырыктай угулат. Уйкусу ачылганга чейин бул түшү экенине дароо ишене бербеди. Океан үстүндө көз уялта жаркыраган кош Күяш¹ түшү әмес, өнүндө көргөндөй, көз алдында турду. Киттер буга чейин да анын түшүнө кирген учурлар көп әле болгон, бирок буга окшоп төбөдөн кош Күяш куйкалап турушу болуп көрбөгөн нерсе! Алаамат, алаамат!..

Ангыча ал әкинчи күндүн кайдан пайда болгонун түшүндү. Кооптуу жана айкын түшүндү. Анан дароо байкабаганына таң калды. «Карабайсыңбы!» – деди ичинен Футуролог, анан күзгүнүн алдындагы saatын карады. Убакыт танкы жетиге ооп калыптыр. Аялы коншу бөлмөдөли уйкуда экен.

Борк ачык верандага чыкты, адатта ал ушул жерде денесин жаза турган. Бирок бул жолу анын ою башкада әле. Шаардын сыртындагы аны курчап тургандардын баары демейдегидей анын көңүлүн бөлө албады. Ал турсун бассейндин жанындагы жапондорчо ынтызарлык менен жасалган таштуу бак да (жылдыздарын жайгашуусуна жараша деп ишенгин үелет) бүгүн таптакыр унутта калды. Бул убакта Футуролог эртең менен – Жесси тараткан айың боюнча киши күлө тургандай шыбыр-күбүр менен, ал эми өзүнүн сөзү боюнча кумга кереметтүү чиймелерди чийген, – сыйкырлаганды жакшы көрө турган. Бүгүн андай әрмек эсине келчү күн әмес болчу. Бүткүл прессаны карап чыгышы керек, ал болсо тоо болуп жыйылып жатат, ар кандай ма-

¹ Күяш – күн.

селелер боюнча ар кайсы кишилерге чалышы – кырдаалды кылт эттирибей кармашы керек эле.

Кассандро-эмбриондордун айланасында дуудуу күч алды. Ушундай болорун Роберт Борк билген. Өзү болсо баягы жаш кезинdegидей жаңын жай алдырбаган каруу-күчтүн агылып келип жатканын сезди; ошол окуп жүргөн жаш чакта азыркы замандын цивилизациясынын ма-селелири боюнча университеттин чейрөсүндө кызуу талаш-тартыштар жүрөр эле да, адамзаттын келечегин ошол кезде өтө кадырлуу интеллектуалдуу «Рим клубунун» моделдеринде-гидей конструкциялап алса боло тургандай, ал үчүн консервативдүү оппоненттерди ишендирсе эле жетиштүүдөй көрүнүүчү. Кассандра тамгасынын айланасындағы окуялар Борктун боюн-дагы кумарды, идея үчүн тобокелге барууга, ачык кагылышууга даяр тургандыкты ойготту.

52

Ал эми окуялар болсо Борктун көнүлүн тиги аэропорттон эле ээлеп алды. Жесси аны чыга бериштеги котологон көпчүлүктүн арасынан бир тутам газетаны бир десте гүлдү булгалагандай булгалап, кандайдыр бир кызыктай жылмаюу менен, кандайдыр бир күнөөлүүдөй да, шайке-лен да, кабатырланган да түр менен тосуп алды. Бирок ал жашара түшкөндөй, капыстан кабыл-ган кара нөшөр жууп кеткендей көрүндү. Жес-си Боркton тогуз жаш кичүү эле, бирок мезгили мезгили менен кан басымы көтөрүлүп, ооруй калуучу, ошондон улам жаны кыйналып, өнү өчө түшүүчү. Ал эми ошондо аэропортто тээ алыс калган жаш чагындагыдай, эрине чыйрак, сер-гилен, демдүү көрүндү. О, анын улуу музыкант болушуна ал, Роберт, кандай кедерги болду дей-син! Жесси чынында эле жаман виолончелист-



терден эмес болучу. Эгерде ошондо ага чапкенедей жабышкан, апенди чалыш Борк болбогондо, мүмкүн, Жессинин мансабы оркестрдин анынан алыс кетет эле. Бирок ар бир адамдын өз тагдыры бар эмеспи.

Аэропортто, турникет алдындагы жөөлөшмөдө капарсыз, кайраттуу, ошол эле учурда жолугушуу кубанычын билдирген сөздөрүнүн бири ушул болду:

– Роберт, кетээринде жанагы баш адаштырган таштарындын арасына эмнени сыйкырлап чийип кеттин эле – билбейм, бирок мына бул болуп жаткан окуяларды кандай деп түшүнөбүз? Түшүнүүгө мүмкүн эмес, Роберт, эч мүмкүн эмес, эмне десен ошо де, мүмкүн эмес! Муну түшүнүп болбойт. Бул бир укмуш! Ишенип кой, муну уккандардын төбө чачы тик турат!

– Демек менин иероглифтерим да бир нерсеге жарайт э肯 го! – деди Футуролог тигинин сөзүнө жараша.

– Эмнеси болсо да тилегине жеттин, урматтуу Фу-турологум, сыйкырың ушуну кылмак... Эми сырын өзүң чечип ал.

Машинанын ичинен эле, Жесси рулду кармап келе жаткан, Борк газеттерди жайды, бирок көз жүгүртүп өттү да, мындай таштап салды:

– Жок, муну үйгө барганда, шашпай олтуруп алып окуу керек э肯, – деди да, көз айнегин бүктөп койду.

– Анан кандай деп ойлодун эле? – деди Жесси жылмайып. – Эгер космостон болбой, булунбурчтан айтылган сөздүн бири болгондо, анда анын мурду канжалап калмак! Өзүң ойлоп көрчү: эмбрион, түйүлдүк, анан дагы саймединеп турганын айт! Бир нерсени жоромолдогону бар!

Анысы аз келгесип, жарық дүйнөгө келбейм деп турса! Анан ушунун баары олуттуу түрдө, кадимики чындаи айтылып жатса! Ушул да болобу!?

— Эми андай деле эместирир, — деди Борк далысын ойлуу күйшөп. Ага аялы үстүртөн кетип жаткандай көрүндү, бирок Жессинин андайы жок болсо да, ушул азыр аныкы жалган болсо экен деп тиледи... — Мүмкүн, сөз түйүлдүк рефлексиясынын чынында бар экендиги жөнүндөдүр... Эмнеси болсо да ойлоно турган иш дечи. Эгер, алалы, биздин бейопа дүйнөнү эсеп жүргүзүүнүн контролдүк нокоту катары кабылдоонун жазыксыз формасы табылган болсо... И дебейсинбى, менин оюма азыр капысынан келип олтурат. Бул чындыгында эле эмбрионалдык денгээлде болушу мүмкүн. Ошондо да фантастикалык ой жүгүртүүлөрдө. Бирок ким билет. Эмнеси болсо да мууну азырынча кое туралычы. Ўйгө келели, мен окуп чыгайын, анан сүйлөшөбүз, эгер чындалп эле... Баса, мен сага бир нерсени айтсам күлөсүн.

Анан Футуролог аялына немистердин бышыктыгы менен тактыгы, ошондой эле европалыктардын, аларды американалыктарга жакыннаткан ички эркиндиги жөнүндө айтып бере баштады. Күндөрдүн бириnde таң эрте Дюссельдорфтогу Рейндин ээн жаткан жээгин бойлой велосипед тээп бараткан жана үнүнүн жетишинче белгилүү бир арияны занкылдап ырдан бараткан кишини көрдү. Болгондо да велосипедчен, аппак жакалуу көйнөкчөн, галстукчан, жалтырата лакталган туфличен жана, азыр эле операнын сценасынан түшүп келаткансып цилиндрчен эле. Ошол маалда анын ырын баалагандай Рейндин боюнда жан адам жок болучу.



Бирок велосипедчен ырчыга эч кимдин кереги да жок эле. Ал өзүнө-өзү жана эртөлей жолго чыккан жүк ташуучу баржалар менен кемелер сүзүп баратышкан суусу чалкыган Рейн дарыясы бар болчу... Тыяктан жайкы күн чыгып келе жаткан. Борк кубанганынан апенди чалыш во-калисттин артынан чуркап жөнөгүсү келди, ушунчалық жыргал, күлкү келерлик жана ба-кубат эле. Рейнге бой таштагысы, учу-кыйыры жок жәэкте зыпымдаш бараткан ырчы велоси-педчини утурлай сүзгүсү, ага кол булгалап, суудан көңүлдүү бир нерсе кыйкыргысы, аны ме-нен жарыша чуркап, дүйнөдө баардык түйшүктүүнүтуп таштагысы келип кетти.

Экөө автобан менен зуулдап бара жатышып, апенди чалыш кишиге күлүштү.

«Эми үйгө, үйгө. Эми иштөө керек, иштөө керек, каран калгырдыкы!» – деди Борк ичинде, жакында кайрадан өз үйүндө, өз кабинетинде, жазуу столунда отураарын ыракаттана ой-лоп. Ушуну ойлоп келатып эки ача сезимде болду: дайыма боло жүргөндөй, кайтып келе жатканына, Жесси менен аэропортто жолукканына бир жагынан женилдегендөй болсо, ошол эле учурда бир жума жок болгону, өткөрүп жиберген күндөрү үчүн өзүн өзү жемелегенсиidi. Мын-дай колдон чыккан адам баркын өтө кечигип барып сезген күндөр канча болду дейсин.

Бул жолу анткен менен, көнүмүш паанайына, али самолеттун бортунда билген нерседен улам пайда болгон, башка бир нерсе кошулду. Бул тан калыштуу кабарды демейде укмуштуудай жанылыктар түш болуучу, тагдыр жалбырт дей түшүп, аナン кайра өчүп калуу тагдыры күтүп тургандай сезилген эле. Бирок укканы жөнүндө

Борк канчалық көп ойлонгон сайын болуп өткөнгө өзүнүн кандайдыр бир тиешеси бардай белгисиз сезимге кабылып, таң калганы ого бетер күчөдү. Анан калса ага таптакыр тиешеси жок бул окуядан әми ал кутула албасын, унтууп коё албасын сезди. Бул кокусунан ал соттолуп жаткан адам эле әмес, ошону менен бирге айыпкердин иши угулуп жаткан учурда ошол залда болгондордун баары, сот процессине катышкандыктары үчүн гана күнөөлүү деп табылган күтүүсүз жана кулак угуп көрбөгөн өкүм чыгарылган сот залына туш болгондой, анан бул өкүмдү жарыяланып калгандыгы үчүн гана кайра алууга мүмкүн болбогондой кеп эле...

Космостон келген жаңылық чынында эле кызыктай, таң каларлық, күтүүсүз жана түшүндүрө алгыс жагдайга кабылтты. Мына рулдагы Жесси да, түрүнө караганда, космостун жаңылыгынын таасиринде келатат. Бул анын өнүнөн, көздөрүнөн көрүнүп турат. Жессинин жаратылыш берген нур чачыраган көздөрүнүн ар бир билин-билинбес ирмеми, өзгөрүүсү Роберт Боркко көп нерсени айтып коюучу. Кайсы бир соопчулук концертте, ал Жессини жаш музыканттардын арасынан, Жесси болсо аны көрүүчүлөрдүн арасынан, сценага жакын олтурган жерден көргөндө таанышкан алгачкы күндөн тартып, алар жолуга башташты, ошол алгачкы күндөн баштап ал Жессинин көзүнөн «жашоонун жайы менен кышын» окуганды үйрөндү жана анын санаасындағынын баарын жаземдебей билчү, Жесси да аныкын бүт биле турган. Алардын мына ушул бири-бирин ооз ача электе көз караштарынан түшүнгөндөрү алардын ынтымагын, үй-бүлөдөгү бактыларын аныктады.



Мурда болуп көрбөгөндөй, үн-сөзсүз уюп, ойлуу бараткан аялын ал сөз менен алагды кылгысы келбеди. Жессини кабатыр кыла турган бөтөнчө себеп жок болчу. Мындай куракта көп эле боло жүргөндөй, алардын жашоо тиричилиги демейдегидей бекем эле; алар бир гана Кудайдын буйругу менен болуп кетүүчү иштерди алдын ала божомолдой жана эсептей алышчу эмес – ар бир адамга берилген өз мөөнөтү, өз мезгили болот эмеспи. Азырынча алар мезгилдин жана ден соолуктун «квотасы» бүткүчө чыгармачылык мүмкүнчүлүктөрүн ишке ашырууга колунан келгенче аракеттенип жатышты. Жессинин минтип тунжурап баратышы космостогу монах Филофейдин кайрылуусуна кабатырланганынан болуп жатканын Борк түшүнүп турду.

«Үйдөн сүйлөшөбүз, – деп ойлоду Роберт Борк.
– Мүмкүн университеттеш досторумдун бирине чалсамбы, үйгө жеткиче маектешсемби. – Ушинтип ойлоп, трубканы көтөрмөкчү болуп баратып, айнып калды. – Жок, бул космостун даанышманынын кайрылуусун шашпай окуп чыгайын да, анан андан кийин...»

– Радиону көёңубу? – деди Жесси, эринин оюндағысын таап.

– Кереги жок. Мага бакылдаган радионун кереги эмне? Мага сенден артыгы жок.

– Ишенем, абдан ишенем, – деди Жесси көнүлсүз жылмайып, дагы бир машинаны «шуу» кубалап өтүп баратып.

– Жанагы тыяктан келген кабар чын эле анык болсо, – деди Борк, башын жогору шилтеп, анда, албетте, әч ким ага кайдыгер калбайт.

– А сен чынында эле ушундай болушу мүмкүн деп ойлойсунбу?

— Билбейм. Бирок чын эле ошондой болсо анда жапырт жооп болот.

— Тилиңе тибиртке чыксын, Футуролог! — Жесси чындалп чочуп кетти. — Масса жапырт жооп берет деген балаа да!

— Эгер адамдар өздөрүн айласыз абалдабыз деп сезсе, анда генетика биологиядагы купуя сырдуулугун жоготуп, саясатка айланат.

— Отө эле аша чаап кетесин да, Роберт, — деди Жесси, улам күчөп бараткан тынчсыздануусун басууга аракеттенип. — Бирок ким билсин, Жесси ой жорута баштады, — мен аэропортко чыгар алдында Шнаерлер, Артур менен Элизабет телефон чалышкан, алардын да абдан тынчы кетип алыптыр. А биздин Жон, Кошут, Атлантадан телефон чалды, спектакль коюп жүрүптүр, аякта тарыхтын аякташынын фукуямалык теориясы боюнча дискуссияда сени адамзаттын алдында жаны трагедия, жаны сыноо туарын айткан эле деп, ал капысынан ошону эстеди. Мына, дейт ал, сенин футурологун оюна келгенди оттоп салды эле, дүйнөлүк согуштун ордуна, өзү менен өзүндөгү, адамдагы болчу согушту, туулса болобу, болбойбу деген проблеманы дүйнөлүк жамандыктын ресурстарынан сууруп чыгып олтурат. Сенин футурологун унчукпай жөн жүрсө, мүмкүн, мындай иш да болбайт эле, дейт. Эми минтип дарбазаны ачып салды эле, алиги келди. Алигин әмне? — дейм мен. Алиги деген алиги. Алиги дегендин аты да болбайт дейт.

— Кошут ошентип айтмак. Кошут айтмак. Борк эки ийинин мыскылдуу куушурду. — Баягы ташасы да, өзү театрда трагедияларды коюп, Шекспир, Эсхил жана башкалар менен дүйнөнү астын-устү кылыш жүрөт да, а мен болсом оюна

келгенди оттогон айбан имишмин. Раҳмат. Менниң кашка баш досум ушундай...

— Ой, айта көрбө, кызық неме деги. Эсинде-би, бир жолу минтет: сенин аялың да сонун, чачың да барпайып баягыдай. А менде әмне бар? Анда сен айтпадыңбы: аялымды тартып алышың мүмкүн, а бирок чачымды, көгала болуп барпайып турса да, эч качан! Анын болсо әки көзү толо жаш, каткырыгы да, ыйы да ара-лаш, артист!

Борк башын ойлуу ийкегиледи. Ал биринчи жолу үйүнө ушинтип жүрөгүндө мурда болуп көрбөгөн, тагыраак айтканда, деле кулак укпаган жүк менен, сырттан келген, көзгө көрүнбөгөн, белги-бетесиз, ошого карабай дайыма көнүлдө турган жүк менен келе жатты.

— Боб, сен океандан киттерди чын эле көрдүнбү? — Жесси анын оюн бөлүп кетти.

— Анан калп айтмак белем! Ошо көргөн үчүн сага чалдым да,— ал кайрадан кызып сөзгө кирди. Ии, дебейсиңби, аны айтууга сөз жетпейт. Океанды, көз алдына келтирип көр, кемедей болуп, эбегейсиз зор жаныбарлар асмандағы турналардай үч бурч тартып, кетип баратышат. Бул бир керемет көрүнүш! Жанымда сен жоксун. Дагы чалып ала алганым жакшы болду. Борк унчукпай калып, анан сөзүн кайрадан кызый улады: — Сага қандайча түшүндүрсөм эken, ии дебейсиңби, оюма әми келип жатат, бул кокусунан болгон иш әмес. Ии де. Ушул жолу Франкфуртта мен тааныгандардан башка Австралиядан келген жаңы катышуучу болду. Мельбурн университетинен. Канткен менен да австралиялыктар биздин баардыгыбыздан бир бөтөнчөлүктөрү менен айырмаланып турушат,

эмне үчүн экенин билбейм, мүмкүн, алар дүйнөнүн бир четинде болгондуктанбы? Же ал адам өзү ошондойбу? Мен ал кишини өзүмчө дельфинолог деп атап койдум. Анткени ал дельфиндерге кызыгат экен. Бул анын кесибинен тышкаркы эрмеги экен. Ал тирикарак, куйма кулак, өтө сөзмөр адам экен. Анан сөз киттер жөнүндө жүрүп калды, дельфиндерден баштадык. Ошол киттер жөнүндөгү маек мүмкүн сенин күлкүн келлээр, бизди аябай жакындаатты. Мен кызыгып уктум! Анан калса киттер эмне үчүн топ-тобу менен өздөрүнүн жанын өздөрү кыят деген суураатты илим бүгүнкү күнгө чейин жооп таба элек.

— Алардын жанагы жәэкке чыгып калганын айтып жатасыңбы? Сен ошону айтасыңбы?

— Ооба, ошонун өзү. Мына ошол каруу-күчү толтура, акылы да ордунда деп ишенели, капысынан, эч кандай себепсиз, чогулуп сүйлөшүп алышкансып, түн жамына жәэкке келишип, суусу кызыл ашыкка жетпеген жерге бой таштап, чанкап өлүүгө киттерди ким мажбурлап жатат? Ошол жәэкте артындағы океанга кайра кирип кетүүгө кенедей да аракет жасашпай, киттер өлүштөт. Алар эмне үчүн минтишет, эмнеликтен, себеби эмне?

— Коё турчу, — Жесси анын сөзүн бөлдү, кызыккандан көздөрү ойноктоп кетти. — Бул жөнүндө газеталарда канча жазышпады. Анан эмне, сенин австралиялыгын билет бекен эмнеден болорун?

— Кеп ошондо да. Ал экөөбүз кандай деп ойлодук? Бул көрүнүш – киттердин өз жанын өздөрү кыйышы – биологиялык түрдүн өзүн-өзү сактоо законуна карама-каршы келет. Башкача



айтканда – табиятка туура келбейт. Жаныбарлар дүйнөсүндө мындай болбойт.

– Анткен менен адамдардын арасында боло берет.

– Бул таптакыр башка нерсе. Сөз ал жеңүндө эмес. Бул жерде таптакыр башка маселе, Жесси.

Роберт Борк токойдон дөңгө чыгып бараткан, жол боюнда жаркыраган белгилер менен таблодор жайнаган кашкайган кан жолго көз чаптырып, эбактан бери тааныш, көп ирет көрүп жүргөн пейзажга эркисизден жылмая үнсүз олтурду. Бир азга ал өзүн өтө бактылуу сезип кетти, үйүнө кетип баратса, Жессиси рулда олтурса, өзү ичинен ойлоп койгондой, киттердин сырын ага ачып берсе, Жесси ага аябай тан каларын билет, анан кийин ачылыштын кызыгына баткан немелер, бул темага улам-улам кайрылышып, аны ар тараптан талкуулашат. Мына ушунун өзү бакыт. Анткени бакыт деген көнүлдөрдүн бириккени эмеспи. Анан ал үйгө келгенден кийин верандага экөө чогуу олтуруп алып; Жесси койгон музыканы угуп (ал классикалык музыка дегенде жанын берет), өзү жакшы көргөн ак шараптан ирмегиси келип кетти... Бирок космостогу монах жөнүндө ой кылт эте калды, ошондо бүгүн андай жыргал болбой калышы да мүмкүн деп ойладу.

– Эмне унчукпай калдын, Боб, кулак сенде. Менин бүйүрүмдү кызытайын деп жатасын го?

– Жок. Ойлонуп келатам. Сен сурап жатпайсыңбы, жанагы австралиялык Киффер деген киши киттердин өзүн-өзү өлтүргөн себебин билет бекен деп. Кандай десем. Ал башкалардын оюна да келбegen нерсени айтып отурбайбы. Бул

кандайдыр бир логикалык ой жүгүртүүнүн тыянағы әмес. Мен муну бөтөнчө нравалык-философиялык көрө билүү дээр элем. Ооба, ооба. Жылмайба да, тан калба. Дал ушундай. Австралиялык дүйнөлүк пландагы версияны козгоп жатат. Билесинби, бардык сүт әмүүчүлөрдүн ичинен киттер дельфиндер сыйактуу, эн акылдуу жаныбарлар. Бир кемчилиги – сүйлөөгө тили жок, мына ушул жагдай адам менен алардын орто-сунда өтө алгыс тоскоол болуп жатат.

– Кудайым ай, сен доклад окуп жүрүп көнүп алышсын, Роберт. Мен таптакыр түшүнбөй жатам, сен кайсы нравалык-философиялык көрө билүү жөнүндө айтып жатасын?

– Бул тан каларлык кубулуштун сырын бир дагы окумуштуу түшүндүрүп бере албай койду. А Киффер болсо капысынан эле мага ааламды камтыган түшүнүктүү ачып салса болобу.

– Анын гипотезасынын маңызы әмнеде экен?

– Ал укмуштуудай жыйынтык чыгарды. Киттердин топ-тобу менен жан кьюусунан ал жерде болуп жаткан окуяларга дүйнөлүк акыл-ой-дун реакциясын көрүп жатат.

– Бул турушу менен эле фантастика, Роберт!

– Айта көрбө, айта көрбө, жаным. Бул гипотеза менин жанымды жай алдыrbай жатат. Адамга акылдын, ааламдык миссиянын ээси болууга кандайдыр бир абсолюттук артыкчылык берилген, ал эми өркүндөө колубуздан келбесе, универсумду активдүү өздөштүрүү колубуздан келбесе, анда бизден әмнеге талап кылынат жана бул жарык дүйнөдө әмнеге жашап жүрөбүз? Демек, анда биз өз милдетин актай албаган мите, санда жок макулукпуз. Кечирип кой, аша чаап кеттим. Менин айтайын дегеним эле бизге, адам



баласына, канча берилген болсо, ошончолук милдет да тагылган. Баарыдан мурда жашоону гармониялаштыруу, өркүндөтүү милдetti тагылган, а буларга болсо бизден чыккандын баары кирет. Жашоо гармониясы! Анткен менен бул жагынан канча улуу жана канча жармач ойлор туулат, канча көрө албастык менен пастык бизден бултайып чыгып турат ар бир кадамыбыз сайын, ал эми гармония – бул өзүн-өзү кармоо, жан-дүйнөнүн жакырданышы менен күрөш эмес-пи. Мына ушул жерден бир табигый суроо туулат – ар бир адам алмустактан бери өз алдынча амалдана, каалаган убагында, каалаган жагдайда өзү каалагандай түшүнгөн абиийир деген эмнеда, жаратылыштагы, тарых алдындагы, дүйнөнүн келечеги алдындагы жана, акырында бизди жараткан жана биз өзүбүз жаратып жаткан Кудай алдындагы абиийир деген эмнеде?..

– Роберт, – аялы чыдабай кетти. – Ырас эле сенден мыкты диний үгүтчү чыкмак экен, сен тигил орто кылымда жашаганында эмнеде. Бирок инквизиторлор, мүмкүн, дин бузарлыгын үчүн сени отко ыракаттана өрттөшмөк. Кудайды жаратканы эмнеси?

– А, ошондой дебейсинбى! Мына, сен дагы Жесси, жеткен догматик болуп баратасын. Кантин болсун?! Кантин болсун?! Мени өрттөп жибере алышмак эмес. Сөз менен жаратып алууга болот. Ооба, ооба. Ошол үчүн бизге Сөз берилип олтурат жогортон. Биздеги жана бизде болуп жатканын бардыгы сөз аркылуу ишке ашат. Анан калса адамдын колунан чыккандын баары, акыры келип, сөздүн жүзөгө ашырылышы. Дарыяга салынган көпүрө – ал элден мурда сөз болгон. Мен андан ары кетейин, сөз – биздин

манзызыбызда жаткан түбөлүктүүлүктүн потенциалы. Биз өлөбүз – сөз калат. Мына ошондуктан ал – Кудай. Мына ошентип биз сөздө, сөздөрдө далбас урабыз, бир туруп канат байлап, чексиздикке оболойбуз, бир туруп качырдан бетер жазмыштын жүгөнү катылып, сөздүн жетегиндебиз... Бирок менин айтайын дегеним башка жөнүндө. Башка жөнүндө, тириликтин таптакыр диаметралдык карама-каршы манзызы – эн алгач сөздүн жок болгондугу жөнүндө. А бул болсо бүткүл жаратылыш. Алсак, ошол эле киттер. Бул жагынан алганда трагедиялуу жандыктар. Сүйлөөгө тили жок, бирок бөтөнчө сезимге, өзгөчөлөнгөн, бир гана өздөрүнө мүнөздүү ой-туюмга жана рухка, бөтөнчө энергоинформациялык биоталаага ээ болуу буюрган – аларга. Бул жөнүндө алардын кенже тукумдаштарын – дельфиндерди көрүп айтса болот,

– Бирок ошентсе да Роберт, айталы, сага эмне белгилүү болду?

Роберт Борк өзү өтө маанилүү нерсе деп жүргөнүн айтуунун алдында оюн жыйнап, унчукпай калды. Анан ар качан аэропортко бара жатканда, же аэропорттон келе жатканда эмнегедир кадыресе эмес, үйдө жайма жай олтуруп сүйлөшпөй турган нерселер жөнүндө айткысы келе берери оюна кылт эте түштү.

– Ии дебейсинбى, – сөзүн улады ал, – Киффер мындай дейт, менимче негизсиз эмес, киттер – булар ачык океандагы тириү радарлар, булар космостун жашыруун белгилерин кармап алуучулар; мүмкүн дал ошолор, киттер, вулкандардын атылар учуру келгендингигин алгачкылардан болуп билишет жана жердин түпкүрүндөгү кубаттын кысымынан улам үн-сөзсүз боздошот, би-

рок, мүмкүн, баардык эле кораблдер туруштуқ бере албаган албуут толкундар менен бороон-чап-кындарга солк этпеген алар үчүн эн коркунучтуусу дүйнөлүк рухтун абалында биз үчүн акыл жеткис дисбаланс пайда кылган адам стихиясынын, адам карасанатайлыгынын чакырык белгилери жаап түшкөндүгүндө. Алар үчүн тоодон соккон альпы фени сыйактуу, барып турган кыйналыштуусу мына ушул болушу мүмкүн, мен эмне жөнүндө айтЫП жатканымды сен билесинби, бул жөнүндө атайын адабияттар бар,— ал тоонун калкынын психологиясын алсыраткан шамал. Анткени вулкан канчалык коркунучтуу болсо да лаваны бүркүп таштайт да, анан тынчып калат, өчөт. Ал эми адам карасанатайлыгынын шамалы басылбайт — өчпөйт. Манызы мына ушунда. Жашоо ушундай түзүлүптүр: жакшылык дайыма тартыш, жамандык дайыма ашып-ташып, дайыма төгүлүп турат. Анан эми жер жүзүндө биз токтото алгыс бир алаамат болуп жатканда жана биз аны өлтүрүү, жанчуу, талкалоо, өзүбүздү-өзүбүз жийиркеничтүү алдоо менен көнүлүбүздүн терекинде жана аң-сезими-биздин түйүнүндө актанып жатканда, бизди каратай аргасы түгөнгөн жана алдастаган киттердин сүзүп келе жатканын көз алдына келтирип көрчү. Анткени дүйнөлүк акыл-эс тыйып болгону, өзүн-өзү жок кылганы, а демек жылан сыйпагандай житип кеткени калды. Бул анан ар кандай тилсиз макулуктун баарын кыямат-кайымдын келиши катары коркутат. Мындан тириү жандар ички туюму менен коркушат. Чөгүп бара жаткан кемеден келемиштер эмне үчүн кашшат деп ойлойсун? Дал ошол үчүн. Сүйлөөгө тили жок киттер биз үчүн канчалык азап чегип

жаткандыктарын айтып бере алышпайт, анан ушунун өзү аларды ичен жеп бүлдүрүп, сыртка чыгарууну, женилдетүүнү талап кылат. Сен түшүнсөң мындан өткөн азап барбы! Эсиндең, кимдир бирөө качандыр бир дудук кызды көргөнүн бизге айтып бербеди беле. Кыздын энесин жексур атасы өлтүрүп салат, ал болсо, бечара, өйдө-төмөн чуркап, әмне алаамат болгонун элге түшүндүрө албайт. Анан боюн трамвайдын алдына таштамакчы болот. Ушунун эле өзү, бирок башка, ааламдык масштабда, киттердин башынан өтүп жаткан сыйактуу. Алар, балким, океанда жүрүп чатырап күйүп жаткан токойдогу өрт кырсыгына туруктуулук көрсөтөр, тоодогу жер көчкүдөн мөңгүлөр селге айланып, жолундагынын баарын шыптырып келе жатканда өнө бою солк этип кетсе кетер, бирок адамдын жүрүмтурумундагы бузуктуктарды, карасанатайлыкты, ыптыластыкты жана жанкечтиликтى, дүйнөлүк акыл-эстин ээсинин – адамдын, каргашалуу жосундарынын өөрчүшүн мына ушуладарды көтөрүүгө алар дармансыз. Бизге дүйнөлүк акыл-эс, субстрат, тагыраак айтканда, түбөлүктүүлүктүн маңызы ишенип берилгендиги жөнүндө биз ойлойбузбу? Шегим бар. Биздин кайсы бир жеребизде, биздин стихиябызда бүлгүн, кыйрап-уроо, адеп-ахлактын бузулушу жүрүп жатат, ошол урандынын алдынан жамандык менен коркунучтун көзгө көрүнбөс радиациясы дүйнөгө таралууда, космос адилеттиги бузулууда, андай адилеттик бар деп ойлойм, тириликтин гармониясы ыдыроодо, мына ошондо киттер да такат бере алышпай, жәэкти карай сүзүшүп, баары бирдей өлүмгө бой ташташат, өз жандарын өздөрү кыйышат. Анан Атлантиканын үстүнөн учуп

баратып төмөн жагымды карай калсам, капыстап самолет бурула берген жерде, канаттын алдында – океанда киттердин жоон тобу сүзүп бара жатат. Оозум ачылды да калды. Алардын тоодай толкундарды шынаадай жиреп, каркырадай сап тартып сүзүп бара жатканын көргөндө дем тарта албай калдым, анан ошол эле учурда эмнегедир: булар кайда баратышат, кандай күч айдап бара жатат аларды, кайда, эмне үчүн? – деген суроо келди оюма.

– Самолеттун бортунан мага шашып-бушуп чалып жибергениң эми түшүнүктүү болду. А мен ошондо, түшүнбөй отурбаймынбы: кайдагы киттер, эмнени айтып жатат деп. Албетте оюна жанағындай капкайдагынын баары келгенден кийин кантип чалбай коё алмак элең?!

– Менин оюмча, алар ойго жөн эле келе калган жок.

– Ооба, ооба, – аялы кечиримдүү жылмайды. – Урматтуу футурологум! Ал эрине мыйыгынан жылмая карады. – Сенин кәэде ушундайың бар. Бирок кызык, өтө кызык, башка сөз жок. А мүмкүн бул чынында эле каршылык көрсөтүүнүн бир формасыдыр? Ким билет. Ой, Роберт, май куюп алалы, бензин түгөнүп баратыптыр. Экөөбүз киттер жөнүндө узун сөзгө кирип, зуулдап келе жатканда...

Алар бензоколонканы карай бурулушту эле, дароо баары күнүмдүк турмуштун нугуна түштү, космостогу монах дагы, киттер дагы, жана башка ар кандай абстракциялардын баары четте калды. Анан алар шаардын сыртындагы көчөлөргө түшүп жөнөштү, үйгө жетүүгө аз эле калган.

Капысынан Борк дене-бою шалдайып, чарчаганын сезди да, мындай деди:

— Жесси, бүгүн телефондун шынгыраганына жооп бербейбиз. Автоматка коюп кой, жазыла берсин. Чарчадым. Эс алайын...

— Бир телефонго мен күн мурунтан уруксат берип койдум эле. Кечирип кой, бүгүн кечинде сага Оливер Ордок чалат. Сенин бүгүн келеринди айткам ага. Болбосо ал сага Европага чалганны жатыптыр.

— Оливер Ордок?

— Ошол өзү. Ал президенттикке кандидатурасын койбодубу. Сен аны билесинбى?

— Билерин билем дечи. Азыр алардын баары биринчи айлампага чыгышпадыбы. Бирок андан куттулуу кыйын. Өтө өжөр адам. Колу ооруучча чалат.

— Мени кечирип кой, Боб. Чалба деп кантитп айтам.

— Чалса чалаар эми. Мейли. Оливер Ордок. Биз көптөн бери телефон чалыша элекпиз. Эсиндеби, ал вице-губернатор болгон, штаттагы илимбилим берүү, калкты иш менен камсыз кылуу жагын тейлөөчү. Бизде эл аралык илимий конференцияларды уюштурууга жардам берчү, эгер эсинде калган болсо, Москвага Горбачевдун кайра куруусунун алгачкы жылдарында бирге баргандырылыштыр. Ошондо бүткүл дүйнөдөн саясатчылар, футурологдор чогулган. Ордок саясатчы жана штаттын администрациясынын өкүлү катары катышкан. Кайра куруу, кайра куруу! Биз баарыбыз, Чыгышта да, Батышта да сестейип кулак түрүп калганбыз, калп айткан менен болобу! Кызык мезгил эле. Ал менден бир аз жашыраак, антсе да кыйлагана келип калды.

— Элүү алтыда, — деп тактап койду Жесси. — Газеталарда дал ошентип жазып жатышат, элүү алтыдагы Оливер Ордок.



— Ии, ошондой. Болжол менен ошондой деп ойлогом. Биздин Оливер Ордок тобокел деп киришкен экен, таалайын сыйнайын деген экен. Бийликтин кумары ай, чиркин! А мүмкүн болуп калар?.. Шайлоо кампаниясы ачык дениз сыйктуу, толкун сымал жүрөт, карасан жээkkе чыгып калган болосун. Эгер коомдун толкунун өзүнө бура алса, сезе билсе. Бул жагынан Ордок камчы салдыrbайт. Ал шылуун, терен эмес, бирок келесоо да эмес.

— Ооба, эсимде ал мезгил. Күнү бүгүнкүдөй эсимде. Ошондо Москвада, биз качан бардык эле, а, ооба, сексен алтынчы жыл болчу. Сен Кремльде, эски чоң залда, форумда чыгып сүйлөгөнсүн, жыйынды Горбачев өзү башкарған. Ордок да биз менен бирге болчу. Эсиндеби? Дурус сүйлөгөн, менимче.

— Дурус. Қыйла дурус. Анда оратордун энергиясы, демилгеси бар. Ал дайыма учурдун адамы болуп келген. Бирок терен билими, дагы кайталайм, жок. Анын үстүнө мындайда терен билимдин деле зарылдыгы жок сыйктуу. Массанын ан-сезими үчүн баарыдан мурда кандидаттын программасынын актуалдуулугу маанилүү. Инсандын керт башынын сапаты дагы.

— Ой, Роберт, жетишет, бизге эмне болду, баятан бери киттер, эми минтип Оливер Ордок. Биздин башка түйшүгүбүз жоктон бетер. Бир аздан кийин үйдө болобуз. Ордок, Ордок деп тим эле жаагыбыз жабылбай калды го.

— Азыркы мезгилдеги популизмдин маңызы да ушунда, Жесси. Баары бир инсан деп акылынан адашат, а ал болсо баары деп акылынан адашкансыйт. Америкадагы сен экөөбүз да ошолордун бирибиз.

— Ал туура дечи. Бирок ал эмне үчүн сага шашылышынан Европага чалгысы келип калды? Бул эмнеси?

— Анын ашкан сыры деле жок. Менин оюмча, жанагы космостогу монах көп кишинин башын оорутту, мындайча айтканда, бир заматта жолдон чыгарды. Менин оюмча, себеби дал ушунда. А бирок ким билет.

— А сенин кандай тиешең бар бул жерде? Ушул эле сыйктуу космостун феномени туура-луу Ордокко сен деле чалышың мүмкүн эле да, Боб. Аманбы, карыя, космостон Рим папасына жиберген кайрылууга эмне демексин? — деген сыйктуу. Эсиндеби, Москвада мындай учурда бул маселени эмнеге кошуп майкамдайт, сиз билесизби?, — деп коюшат эмеспи орустар. Сен деле ошентмексин, бул окуяны эмнеге кошуп жейбиз, кымбаттуу Ордок? Ушинтсө болот го дейм?

— Албетте. Ошентсө да сен өзүң айтып жатпайсынбы, сага көп киши телефон чалды деп. Эмне үчүн бул кишилер жанагы космостогу кенкелес тууралуу дал мен түшүндүрмө беришим керек деп ойлошот? Эмнеси болсо да мунун эмне экенин мен тезирээк билишим керек. А мүмкүн бул атың чыкпаса жер өрттө дегендей бир кептир?

— Андай болсо аркы-беркини айтып, тамаша-га батабыз.

— Андай эмес, Жесси. Тегин жерден өрт чыкпайт. Мындайдын арты жакшылыкка алып барбайт.

— Мына эми, сага шылтоо табылды. Шайыр француздар сени бекеринен пессимист дебептири. Ушунун баарын кур дегенде үйдүн босогосунча чейин унута туралычы. Бир жолкуга өтө эле



көптүк кылат, орбитадагы монах дагы, океандағы киттерин дагы, менин болсо эртөн оркестр менен өтө олуттуу репетициям бар... О Жараткан...

— Менин деле бүгүн сени менен ээн-эркин болгум келип турат, Жесси... Мына келип да калдыш.

IV

Буларга ээн-эркин эс алуу буюрбаптыр. Кечки saat сегизге караганда эле телефон шыңгырады. Чанқылдаган аялдын үнү, өтө кеч – беймаал убакта тынчын алып жатканы үчүн кечирим сурап, анан мистер Борк президенттикке кандидат Оливер Ордок менен сүйлөшө алар бекен деди. Ангыча Ордок сөзгө өзү аралашты. Башынан эле сөзмөр жана ачык-айрым неме, бул жолу анын үстүнө элөөрүп да турган экен. Жолдошторчо ээн-эркин маектешүү 40 минуттан ашыкка созулду. Роберт Борк сөз арасында кереги бар дагы, кереги жок дагы көп сөз укту жана өзү да айтууга туура келди. Баары кадимкідей жайдары башталды:

— Хелоу, Роберт, келишин менен, сага айтып коюшум керек: бул жолу сенин келишинди Америка континентинде эч ким менчелик күткөн эместирип, албетте, сенин жанындын жартысын кошпогондо. Сени Рейн жээгинин бир жеrinde татынакай франкфурттук айымдардын арасынан табууга үмүттөнүп, Европаны көздөй аз жерден өзүм сыза жаздадым!

— Ыракмат, Оливер. Франкфурттук айымдар айтканындай эле бар. Бирок сен мени ошол үчүн

эле издеген эместири辛勤. Бир нерсе болдубу? Көптөн бери көрүшө да элекпиз.

— Айта көрбө. Болуп жаткандар өтө эле көп, биз каалагандан да көп болуп жатат. Өзүң билесиң, мени шайтан сайып, баса, шайтан жөнүндө жакында менин башымдан өткөн шумдуктуу бир окуяны сага анан айтып берем, ошентип шайтан сайып, сен Европаны кыдырып жүргөндө, мен шайлоо алдындагы кампаниянын азабын мойнума илип алдым.

— Билем, билем. Менимче чындалп киришип жаткандырысың.

— Чынданбай анан. Өтө олуттуу, анан эң башкысы, чындал кызыккан финансыйлык колдоочулардын сүрөөнүндөмүн. Бирок сөз ал жөнүндө эмес, канткен менен да алар — оркестр, ал эми арияны аткаруучу — сенин дымагы күчтүү досун, башкacha айтканда, мен! Бул эмне экендигин мен сага айтып олтурбайын. Бирок майнап чыгабы? Өтө олуттуу суроо. Бирок мен баштаганымдан кайра тартпайм. Иши кылышп баарын айтып олтурбайын. Сен өзүң жакшы түшүнөсүн. Калктын калың катмары менен жолугушууда (карапаман топ дегим келбейт, жо-жок антпей калайын, ооба, албетте коллективдүү интеллект¹, мен муну баардык жолугушууларда баса белгилеп жатам, мен баардык денгээлдерде коллективдүү интеллекттин өнүгүшүн жактайм) рейтинг жыйнап жатам. Ошентсе да мен сага өз киши катары айтып коёон, баса, мен качандыр бир сенин макалаларындан бифуркациялык² стихиялар жөнүндө окуп калган элем, анан ошо, попу-

¹ интеллект — (лат.) акыл-эс, адамдын ойчулдук жөндөмдүүлүгү.

² бифуркация — эки ачалуу бөлүнүш.



лизм дегениң өмүргө коркунучтуу зонага кирген менен барабар: туура эмес басып алмай, туура эмес сүйлөп коймой, туура эмес карап коймой, бирөө – ыраазы, бирөө – нааразы, анан баары сенден бир нерсе күтүшөт, сен баарына даяр турушун керек. Бирок эн башкысы – проблеманы өзүн кандай түшүнөрүндү әлге жеткиликтүү айтып берүүн керек. Проблеманын чечилиши – шайлоочулардын күткөнү, мына ушул. Ооба, ооба, проблеманын чечилиши. Алоо, алоо, угуп жатасыңбы мени? Мына ушундай, Роберт, сен мени кечирип кой, сага, илимпоз адамга, ушунун баарын айтып жатам, өзүмө да ынгайсыз болуп жатат. Менин азыркы тагдырым ушундай. Мени көчөдөн өтүп бараткан ар бир адам тушунгөндөй болушу керек.

– Баары жайында, Оливер. Угуп жатам, угуп жатам сени.

– Ыракмат. Эң башкысы, мен шайлоочуларга өзүмдүн, мындайча айтканда, Американын келечегинин стратегиялык программасын, дүйнөдөгү азыркы кризис абалдын фонунда ал мага кандайча көрүнөт – ошону жеткирүүгө аракеттенип келем. Кризис деп баса айтып жатам! А чынында турмуш качан эле кризистен арылды эле деп коем өзүмө-өзүм. Ар качандан бир качан, дайыма кризис болуп келген. Жана баардык учурда кимдир бирөө башкаларды артынан ээрчитүүгө тобокел кылыш келген. Бул жагынан алганда кризис – сенин артынан ээрчүү үчүн, сага ишенүү үчүн зарыл шарт. Конституциянын жана азыркы закондордун бешик боосун Қудай бек кылсын, бирок жер жүзүндө дайыма эле бей-кутчулук болуп, майкөл, сүткөл орноп турса, кимди ким угат эле? Кризис болбосо кимди ким

ээрчийт эле? Менин түшүнүгүм ушундай. Анан жанагы, менин башкы, концептуалдуу идеям түбөлүктүү проблемадан – ар бир адамдын жана жалпы баардык адамдардын эртенеки жашоосун кандай кылуу керек дегенден келип чыгат. Албетте ар бир адам өз турмушунун жакшы жакка өзгөрүшүн тилейт, жана аны кандай кылуу көректигин ойлобойт, а жыргалдын баары дароо асмандан түшүшүн күтүп турушат. Сенин күлкүн келбесин, бирок адамдар түшүнүп турушуп, түшүнүшпөйт, аларды тынымсыз ишенирип туруу керек. Алар ошого чанкап турушат.

Ушул жагдайда Ордок өзүнүн ойлору менен көнүлдөгү санаасын айтып жаткан учурда, Борк анын сөзүнүн кыязынан президенттик орунга талаптанып жаткан адамдын шайлоо алдындағы түйшүгүнүн тааныш мотивдерин эле эмес, азырынча сөз арасында буккан бир нерсени, кандайдыр бир максатты туюп турду, ошол максатына, жәэкке жакындап келаткан сал сыйктуу аяр, шашпай жакындап келатты.

Сөзүнүн маанисине Караганда, Ордок маектешине жагымдуу таасир калтырууга да, анан граждандардын таламы жана демократиянын принциптери учүн эрдик менен жасаган тобо-келчилигин да баса көрсөтүүгө, жана суудай чуурган сөздөрдүн далласында анын тынчын алган бир нерсени ачып алууга аракеттенип жатты. Анын телефон чалган себеби да ошол, муну ушундай түшүнсө болот.

Телефондун аркы башындагы Ордокту Борк көз алдына келтирди: партияга тиешелүү жайда анын жергиликтүү бөлүмүнүн лидери катары акыркы кезде ээлеп турган, терезелери сүйрүсүнөн келген кенен, телефондор менен дагы баш-



ка кооз оргтехникалардын ортосунда, ордунда айланма кара булгаары менен капиталган күрсүдө саал чалкалай берип, алуучу күштай болуп, 15-кабаттын терезесинен каршысындагы ошондой бийик имараттардын айнектелген кабаттарына кайдыгер көз жиберип коюп олтургандыр. Оливер Ордоктун кишиге жугумдуу жана ачык-айрым экендигине карабай, ал жөнүндө ар кандай пикирлер – жактаган да, жамандаган да бар эле, анын адисинен ашкан зыкымдыгы жана башка, жана башкалары жөнүндө ушак сөздөр айтыла калчу. Аナン анын саясатчы-популист катары жеткен кекселиги да айтылчу. Мындай айың сөздөр кимдин артында болбайт дейсин? Аナン калса кечээ эле адвокаттын папкасын көтөрүп жүргөн киши, капысынан бир заматта эле коомчулуктун көнүлүн буруп, башкалардын ичин күйгүзүп, жок жерден ийгилик үстүнө ийгиликке жетишип, анын сырын жакшы билгендердин ал жөнүндөгү пикирлерине карабай, иши илгерилеп баратса.

Ордок элден мурда профсоюз майданында, андан соң экология кыймылында иштеди, телевизорда жана басма сөз беттеринде көрүнүп, бул жагынан мезгилдин талабына, же өзү баса белгилөөнү жакшы көргөн, көчөдөгү кара тамандардын талабына толук жооп бере турган кыйла жөндөмдүлүктү көрсөттү. Ал чынында эле, из кууп бараткан иттен беш бетер, каратамандардын коомдук маанайын кадиксиз баамдады жана бул стихияга таасир этип, элитардык сынды эрдик менен кулагынын сыртынан кетирди. Ал мына ошондон утту. Албетте ийгилик үмүт пайда кылдырды, ишеним берди, адамды өзгөрттү. Ал турсун капыстан Ордоктун кебете-кешпири

да таанылгыстай өзгөрүп кетти. Анын чымчыктықындай бети менен тарамыштары көрүнгөн мойнун капитап туруучу түшүнүксүз бозомук ак тактар кайдадыр жок болду. Аナン калса кечээ жакында эле эки көзүнүн алдында мүнөздүү кара тактары бар, чакчандаган Геббелстин бетине окшогон бети капсынан сорпо төгүлүп кеткенсип турчу эмес беле. Ордоктун бул кебетеси жөнүндө анын душмандарынын бири, кесиби врач киши өз убагында: Ордоктун бетиндеги тактар анын атак-данкты ашкере жакшы көргөндүгүнүн, бийлик дегенде жанын берүүгө даяр тургандыгынын психикалык белгиси деп айтканы бар. Тагдыр ақыры келип Ордокко боору оорубай койсо, анын илмейген денесин башынан согончогуна чейин жанагы каргашалуу тактар капитаган бойдон башы көр алдына кирсе эмне болмок. Көрө алbastар ушинтип сөз кылышчу. Бирок түшүнгөн адамдар Ордокту аяп кетишчүү, анткени ал тактар нерв оорусунун негизинде пайда болгон өтө сейрек кезигүүчү «ала» деген илдет эле. Ал эми Ордоктун бетиндеги «сорпо тактарынын» капсынан таң каларлыктай жок болуп кетиши анын терең канаттануусунан, көптөн күткөн максатына жеткендигинен улам көнүлү кескин көтөрүлүп, жандүйнөсү жаңыланып кеткендиктен деп түшүндүрүштү. Албетте күлкү келерлик нерсе, бирок косметикалык кемчиликтин жок болушу чынында эле Ордоктун саясий кармаштардагы ийгиликтери менен байланыштуу болуп чыкты. Ошентип бул көртиликтин болор-болбос өйдө-ылдыйы унутулуп калды. Эми Оливер Ордок экрандан кадимкидей көрүнөт, баягы качандыр бир кездеги бетиндеги тактардан кенедей шек жок. Ал дегеле кү-

жүрмөн, ойноктогон кара көздөрү, дайыма бирдемке издең жаткансып өткүр карайт. Ордок өзүнүн айтуусу боюнча ага каршы чыккан кишини дайыма көргүсү келет. Мына ошондо ал түптүз качырып кирип, тигини дароо алкымдан алат. Анын үстүнө Ордок чечен болчу: конур үнү, сөздү кыраатын келтире так айтканы, кыймыл-аракеттеринин орундуулугу, кыскасы, көпчүлүктүн көнүлүн бурууну көксөгөн кара жаак чеченге тиешелүүнүн баары бар.

Бирок Ордоктун таптакыр акылга сыйбас, балким өтө сейрек кездешүүчү, кызыктай жөндөмдүүлүгү Боркту бөтөнчө таң калтырар эле. Ал ушунчалық таң каларлык болгондуктан ага ишенүү да кыйын эле. Чынында эле бирөөгө айтсан, андай болушу мүмкүн эмес деп, эч качан ишеммек эмес. Борк болсо бул жөнүндө бирөөдөн уккан эмес, өзү күбө болгон, анткени Оливер Ордок экөө бир университеттин бүтүрүүчүлөрүнөн болчу, ырас, алар ар башка жылдарда окушкан, Борк мурдараак, тигил болсо кийинчөрээк, Борк – тарых, а Ордок-юридикалык факультеттinde. Андан бери кыйла мезгил, бир нече ондогон жылдар өттү, бирок бир университеттен окуганбыз деген романтикалык боордоштук боло жүргөндөй, аларды жакындаштырып турчу. Ал эми Ордоктун сейрек кездешчү жөндөмү бул эле: өмүрүндө телефондон канча жолу сүйлөшсө ошонун баарын бүтүндөй эстеп калчу! Башканы эмес, телефондон сүйлөшкөн сөздөрдү гана! Ал мындан 10–15 жыл илгери телефондон ким менен жана качан сүйлөшкөндүгүн, ал турсун болорболbos сөздөрдү да, күнүнө жана saatына чейин так айта турган; мисалы, аэропорттун маалымат бюросуна чалды дейли, же ага капысынан бен-

зоколонкадан 1971-жылдын 12-августунда шаршемби күнү, күндүзгү saat 3тө чалсын. Эске тутуунун мындай бөтөнчөлүгүн, мынчалык акыр-чикирди башка жыйиноонун себебин эч ким түшүндүрө албады. Ордоктун бул кызыктай жөндөмүнө бир туруп суктанса, бир туруп төбө чачы тик турарын Роберт Борк жашырчу эмес. Бул жөнүндө ал бир туруп кадимкideй эле олуттуу түрдө ойлонсо, бир туруп күлүп, анан кайра чочулай ойлончу: анан калса адамга мындай жосунсуз жөндөм эмне үчүндүр берилди да. Эмне үчүн берилди экен? Бул жогору жактан ага сыйлык катары берилди, же тескерисинче, тозоктун жасасы катары жиберилди? Ким билет?

Кесиптешинин телефондон бабыраганын угуп жатып, Роберт Борктун эсине капысынан мына ошол түштү.

78

Анан: «А мүмкүн, эгер он жылдан кийин аман болсок, тигил биздин азыркы сүйлөшкөнүбүздү эскерет, а мен болсом, албетте, мунун баарын унутуп коём, бирок ким билет, балким мен да эстээрмин... Бирок анын кереги эмне?...» деп ойлоду.

Ангыча Ордок телефон чалгандагы максатына өттү:

– Эми Роберт, сөзүмдүн төркүнү мындай, сен кечирип кой, сөзду алыстан баштоого туура келди; мен манызын дароо түшүнүшүм өтө зарыл болгон бир окуя болуп өттү. Албетте сен аны билесин, ал окуя бүткүл Американы дүрбөттү. Жанагы космостогу монах, аты эмне эле, Филовей беле? Филовейби?

– Филофей, – деп ондоду Борк. – Анын ысмы Филофей. Анын кайрылуусун мен бир saat мурда окуп бүттүм.



— Мен да ошондой ойлогом, Роберт. Мен үчүн жанагы кассандро-эмбриондор деген балаан башка чапкандай эле болду. Мындан көрө жер ти-тиресе жакшы болмок. Мындан көрө... билбейм эмне дешти да. Эсим эки болуп калды, кечирип кой. Мен эч качан мындай абалда калып көргөн эмесмин. Мен буга чейин тунгуюк деген эмне экенин билчү эмесмин, эми болсо анын дал кырында турам. Мен оппонентти издең таап, аны менен әлдин көзүнчө кармашканга көнгөм, бул жерде болсо белгисиз – эмне кылуу керек, ким менен кармашам, әгер зарыл болсо күч синашчу жоом ким? Таптакыр дайыны жок, абстракттуу нерсе болуп жатат. Ошол эле маалда ал, чынчынына келгенде, ар бирибизге жана баардыгына тиешелүү, сен жана сага окшогон суперинтеллектуалдар гана кара чабуулга түшпөй, бей-капар калышы мүмкүн, калгандарыбыздын баары капилетте калдык.

— Кечирип кой, Оливер, – деп тигинин сөзүн бөлдү Борк, – мен деле сен сыйктуу, калган баардыгы сыйктуу абалдамын. Сен андан көрө ачык айтчы, эмне үчүн бул тууралуу мага кайрылдын? Биз экөөбүз бир университеттин инкубаторунанбыз, мен сени каалашынча угууга даярмын, бирок ошентсе да?

— Ачыгын айтайын, сага кайрылуу жөнүндөгү ой меники эмес. Сага кайрылып, кенеш суроо жагын менин жардамчым Энтони Юнгер эсиме салды. Ал ишке тыңдыгы мындай турсун, өтө билимдүү, философия дегенде жантыгынан жата калган жаш жигит. Мен аны баалайм.

Анан ошентип, менин кенешчилерим менен жардамчыларым ар бири бирден «Трибюн» көтөрүп алышып, көздөрү чанагынан чыгып, мын-

дайча айтканда, акылынан шашып кирип келишкенде, менин әсим ооп калды. Эртен округумдагы шайлоочуларым менен, әл менен жолугушуум болот. Өзүң түшүнөсүң: демократия жана әл – мааниси бар. Мен баарына даярмын, кандай суроолору болбосун даярмын, бирок жанагы кассандро-эмбриондор жөнүндө мага суроо беришерин ойлогондо, билесинбى, алдымда арстан тургандай сезип кеттим өзүмдү. Капысынан эле космостон чагылган чарт дээри кимдин оюна келиптири?! Алдыда болсо шайлоочулар менен пландаштырылган бир катар жолугушуулар турагат. Эми минтип ойлонуп жатам – эмне қылуу керек? Биздин американын шайлоочулары, өзүң билесин, өтө эле такымчыл, ал турсун чаарбаш эмеспи. Аны баары билишет, бүткүл дүйнө бизге көз салып турагат жана биздин американлык сабырсыздыбызга боору каткыча күлгөндөр да бар. Демократияны максат қылып алганбыз! Дал ушундай! Бирок Кудай жалгагыр, кечирип кой, дагы алаксып кеттим. Эмне жөнүндө айтып жаттым эле? Ии, эртен менин шайлоочуларым менин азууларымдын баары ордунда экендигин жана менин дантистимин ал жөнүндөгү далилин билгиси келип эле тим болушпайт, алар жанагы космостогу монахтын кайрылуусу тууралуу менин оюмду билгилери келишет эмеспи. Ошондо мен эмне демекчимин? Же жок, же бар дегенге жарабай, алаканымды жайып тим боломбу?! Саясатчы үчүн бул таптакыр жарабаган иш!

– Сөзсүз ошол жөнүндө сурарына сенин көзүң толук жетеби?

– Кенедей күмөнүм жок!



— Анда Филофейдин ачылышын биздин ан-сезимибиздин өзүнчө бир пароксизми катары, космос аркылуу аныкталган өзүбүзгө-өзүбүздүн киргизген ондообуз катары кабыл алышыбыз гана калат. Космостон иликтөө аркылуу жеткен өзүбүздү ичен таануунун жаны абалы катары кароо керек. Ушундай эмеспи?

— Балким ушундайдыр, бирок билбейм, минтип айтууга мен али даяр эмесмин. Сени менен сопсонун түшүнүп сүйлөшсөк болот, бирок элге ушундай ондоо, кошумча күтүлүүдө, пароксизм, ракурс деп кантин түшүндүрөсүн. Айырмасы кайсы? Бул монах асмандан кайдагы бир кассандро-эмбриондор жөнүндө, алардын туулуудан баш тарткандыгы жөнүндө, иши кылып биз үчүн тажрыйбанын чегинен тышкары турган кайдагы бир кулак уга элек нерселер жөнүндө айтууда. Бирок бул илим жагына гана тиешелүү болсо анда мейли эле. Балаа басып Филофей Рим папасына, а демек, чынында, мүлдө адамзатка кайрылып жатпайбы. Анан папа буга эмне дээр экен? Дегеле бир нерсе дээр бекен? Папа түшкөн түйшүктү пендеге бербесин, өзгөчө мендейге бербесин. Папа Ватиканда, монах космосто, а мен болсом кыжы-кыйма элдин алдындаамын!

— Коё турчу, коё турчу Оливер, бириңчиден, жалгыз эле сен эмессин,— деп Борк иштин абалын тактагысы келди. — Мында баардыгы...

— Түшүнүп жатам, түшүнүп жатам, бирок ке-чирип кой, сөзүмдүн аягына чыгайын. Эмне айтканы жатканынды билем. Бул өтө жеке мүнөздөгү проблема, мындаи пароксизмди кабыл ала-бы-жокпу ар бир адам өзү, жалгыз гана өзү чечиши керек дегени турасын. Туура, бирок бул бир караганда ошондой, Роберт. Биздин мезгил —

көпчүлүктүн көчөгө чыгып кайрылуулары менен талап кылууларынын, керт башындагы түйшүктүү административдик системага жүктөй салуунун мезгили экендигин унутпообуз керек. Жада калса СПИД да административдик системанын күнөөсү делип жаткан кез. Азыркы адам – кичине эле туура эмес бир нерсе болсо болду, өзүн эмес, системаны күнөөлөп жатып калган пенде болбодубу. Ал эми бул укмуш кабар космостогу монахтан келип олтурса аны кимге оодаруу, кимдин мойнуна салуу керек? Жана да эмне кылуу керек? Иши кылып баш ооруй турган себеп бар. Анан калса көпчүлүгү бул жолу да эпчилдик кылып кетишет эмеспи – мен өзүмдүн шериктештеримди, саясатчыларды айтып жатам – эпчилдик кылганда да бул ишти шайлоо алдында өзүнө кызмат өтөгүдөй кылып коюшат. Кан төгүлгөн согушту да өз пайдасына буруп койсо болот эмеспи. Мен ошону айтып жатам.

– Ии, сен бүгүн табында экенсин, досум. Мен сенин абалынды түшүнүп турам, Оливер. Бирок Филофейдин сырдуу кайрылуусунун жандырмагы менде экен деп ойлобо. Мен да сенчилеп дал болуп олтурам. Ошентсе да айткым келет, эгер Филофейдин айткандарын оппоненттери четке кага алышпаса, жокко чыгара алышпаса, эгер чынында эле баары ошондой болсо жана жандын жаралышынын биopsихологиялық факторго, эмбриондун интуициясына тиешелүү, атап айтканда, эсхатологиялық комплекске тиешелүү чынында эле укмуштуу ачылыш жасалган болсо, аны мен «Филофейдин комплекси» деп атаар элем, анда мындан ары бул адам баласынын турмушунда коркунуч жана эрк, өмүр жана өлүм сыйктуу эле орун ээлейт.



— Койчу, ушундайбы?! Капырай, бул бир укмуш го! Кесе айттың! — Ордоктун үнүнөн чындалатан калгандык жана капалангандык байкалды. — Мындай болгон сон эмне кылуу керек?

— Эмнени айтасын?

— Мен эмнени айтмак элем? Эртеден бери экөөбүз айтып жаткан бийик материалар, бул өзүнчө, бирок мен шайлоочуларымдын суроолоруна так жооп беришim, «Филофейдин комплексине» өз көз карашымды айтышым керек да. Бул жагынан эки анжы болбосом болор эле.

— Ооба, мен сени түшүнүп турам,— деп башын ийкеди Борк. — Ойлонуу керек...

— Мен сага бир saatтан кийин кайра чалсам кандай болот? Чынында эле, Роберт, жаным жай таппай турат, мен сенин тынчынды албас элем, бирок мында жалгыз менин кербездигим — менин аным бар, танбайм, мен кербез адаммын жана аудитория алдында өзүмдүн кербездигимди көрсөткөндүгүм таптакыр жетишсиз болот. Анткени бул, сенин айтканындан улам ойлоп көрсөм, адам маңызынын таптакыр жаны постулаты. А биз, американлыктар, өзүн билесин, баардык жактан биринчи болушубуз керек жана биздин баардык нерсе жөнүндө өзүбүздүн бөтөнчө жана башкалардын баардыгын багыттоочу ой-пикирибиз болушу керек. Коюс бүгүн галлактикадан бөтөн планеталыктар жабылып кирип келишсе, Қудай анын бетин ары кылсын, эртең биз алар менен кучакташып бирге түшкөн сүрөттөрүбүздү жарыялап жиберишибиз керек. Анызыз биз американлык эмеспиз!

— Ооба, анын ырас, — деп Борк күлдү, анан минтип кошумчалады: — Албетте бул жерде телефондорду сөздөн көбүрөөк нерсе, кандайдыр

бир форум, кур дегенде атайын конференция, бир эле әмес, жана бир эле биздин Америкада әмес, башка өлкөлөрдө да, бир нече конференция өткөрүү талап кылышат, буга бөтөнчө калк жыш жашаган региондор, бириңчи кезекте Россия, Кытай, Индия, Жапония бөтөнчө катуу үн кошушат. Ал өлкөлөрдө «Филофейдин комплекс» кандай чуу түшүрөрүн көз алдыма келтирип турал. Эми өзүбүздүн сөзгө кайрылалы. Эртен әмне кылуу керек дейсинбى? Сен, Оливер, шайлоо алдындагы программан менен чыгып сүйлөгөн жатат белен? Ушундайбы? Буга чейин шайлоочуларын менен жолугушуулар болгон, баардык эле талапкерлердиң, сенин өз приоритеттерин, өз далилдерин, өзүндүн таасир этүүчү ыкмаларын бар. Басма сөздө кандидаттардын рейтинги жөнүндө маалыматтар көрүнө калды. Жоромолдор, прогноздор. Сеники жаман әмес сыйктанган. Сенин атаандаштарынды да билем.

— Кептин баары ошондо болуп жатпайбы. Өтө күчтүү, кыйын адамдар. Аларды эстен чыгарууга таптакыр болбойт, айрыкча оюнга жанагындаи күтүүсүз фактор аралашып жатканда! Филофейдин комплекси!

Борк тигинин көнүлүн жайлоого аракет кылды:

— Бирок менин оюмча, азыр кырдаал али айкын боло электе бул жөнүндө мындай экен деп айта салуу эртелик кылат. Анын үстүнө президентке кандидат катары бул теманын сага түздөн-түз тиешеси жок.

Оливер Ордок оор күрсүнүп алды.

— Сенин айтканынц анча туура әмес, Роберт,— деп каршы болду ал. — Албетте бул окуя үчүн менин эч кандай жоопкерчилигим жок. Бирок

бул кырдаал менин шайлоо алдындагы иштериме кандай таасир этери тынчымды алууда. Эми мага кулак сал, Роберт. Менин сага кайрылып жаткандыгым, жана айтып өтпөдүмбү, мен муну менин жаш кенешчим Энтони Юнгердин жансоосу менен жасадым деп. Бул, демек, азыркы жаштар сени жакшы билишээрин жана руханий жактан сага таянаарын билдирет. Мен сенин көп убактынды алып койдум, бирок мен сага телефон чалып жатканым да кокусунан эмес, анткени сен белгилүү футуролог жана дагы башкасын, анан бизге, саясаттагы практиктерге сага окшогон интеллектуалдар консультация бербегенде, ким берет. Шайлоодогу менин атаандаштарым кыйды саясатчылар, алардын арасында мен үйрөнчүкмүн. Азыр, өзүн билесин, бириңчи тур, эгер эмитен туура саясий кадам жасабасам, анда оюндан чыгып калам.

Мындай кырдаалда шайлоочулар кимди жактырат? Кандай позицияны ээлөө керек? Ачыгын айтканда, мен консерватор болуп көрүнгүм келбей турат, анын таптакыр кереги жок, бирок революциялы болуу – бул да дайыма коркунучтуу нерсе. Кандайдыр бир болбогон нерсе үчүн, айталы, жанагы космос окуясына байланыштуу, баштай элек жатып, жарыштан чыгып калуу – өтө өкүнүчтүү. Мен баарына даярмын, шайлоо алдындагы күрөштүн вариантынын баары, Олимпке бараткан жолдо болуучу ар кандай кыйынчылкытардын баары эске алышып, ой-кырынан калчанды дегидей эле болгон. Аңгыча мына бул каргаша чыгып: космостогу монахтан салам! деп олтурат. Эмне кылаыйын, мен сени менен биргемин дешим керекпи, же космос-космосун менен баарынды урдум дей-

минби? Чынын айтайын, түшкө кирбес нерсе! Бирок арга канча. Бул жөнүндө мен сенин оюнду кызыкканымдан эмес, зарылчылыктан улам билейин деп турам, аны өзүн түшүнөсүн. Капилеттен добуштан ажырап калбасам дейм. Маселे ушунда турат.

— Жарайт, Оливер, мен баарын түшүндүм көрүнөт,—деди Роберт Борк, Ордоктун өжөрлүгү менен көшөкөрлүгүнө таң калып. (Саясий же ниш үчүн күрөштүн куну оной дейсинби?!)

Монах Филофейдин куйруктуу жылдыз сыйкаттуу күтүүсүздөн космостон чыга келиши дүйнөгө кандай дүрбөлөн салгандыгын, ушундан баштап адамдардын ан-сезимин канчалық аласалдырганын Борк көз ирмемге элестеткенде кулактары чуулдап, башына кан тээп чыкты. Мунун арты эмне болмокчу — жакшылыкпы, же жамандыкпы? Түз коюлган суроого түз жооп берүү керек эле.

— Эгер сен, Оливер, шайлоо алдындағы жарышка катышпаган күндө да,— деди Борк, маектеши телефон байланышынын аркы учунан аны көрүп тургансып, башын көнүмүш ийкегилеп,— баары бир мындай кырдаалда маселе талкууланбай калмак эмес. Кеп менин Филофейдин кайрылуусунун таасири алдында тургандыгымда да эмес. Кеп, мен канчалық күмөн саноого аракеттөнгениме карабай, азырынча анын тыянактарын четке кагууга негиз таба албаганымда болуп жатат. Тескерисинче, ишене баштадым.

— Ишене баштадым?.. Бирок мунун акырын кайда алпарат, Роберт?..

— Мезгил кайда келсе, ошого. Маселе азыр мында — же Филофейдин ачылышын эске алабыз, же фактыларды бетке кармап, четке кага-

быз, же эч нерсе болбогондой түр көрсөтүп, Филофейге кол шилтеп салабыз. Тигиниси да, анысы да, мунусу да азырынча биздин эркибизде. Ооба, Филофей көтөрүп чыккан проблемалардан качсак жашообуз буга чейин өтүп келген сыйктуу эле өтө бермекчи, бирок биз Кассандра тамгасы жөнүндө эч нерсе билбegenдигибиз, биз кассандро-эмбриондордун генетикалык трагедиясы жөнүндө түшүнүгүбүздүн жоктугу бир жөн да, биз ал жөнүндө билгенибиз жана ага көзүбүз жеткендиги бир жөн. Эмне кылуу керек? Капарыбызга албай, өзүбүз өзүбүзгө коркунуч туудурбачудай түр көрсөтөбүзбү, же чындыкка тике карап, кыямат кайымдын болорун алдын-ала сезип, кассандро-эмбриондордун добушуна кулак кагабызбы? Эмне кылуу керек? Кечээ эле мындан адамзат капарсыз эле, бүгүн болсо билип олтурат. Мындайча айтканда, диагноз коюлду. Ушундан улам адам өзүндөгү өзүн кайрадан ачып жаткан сыйктуу – өзүнүн өнүп жаткан уругунда, жан жаралышында ал өзү ким, мурдагы муундардын тукумдан тукумга өткөн бузуктугу аны кайда, кайсы генетикалык куйга алыш барат? Биз өзүбүздү ошол адам карангыс күзгүдөн көрө алабызбы? Же көзүбүздү жумуп алыш, өзүбүздү-өзүбүз улам арылатып, туюкка камай беребизби? Филофейдин трактатын мен ушундай түшүндүм.

– Ии-де. – Оливер Ордок телефондун трубкасына оор күрсүндү да унчукпай калды.

– Мен сени түшүнүп жатам, унчукпаганыңды да түшүнөм. Бирок менин пикирим сени эч нерсеге милдеттендирбейт. Сен угуп жатасыңбы?

– Ооба, ошентсе да сенин оюнду угуу мага маанилүү эле, Роберт. Менин башка аргам жок –

мен же утам, же уттурам, бул мен туура позиция ээлей аламбы, ошого жараша болмокчу. Түшүндүнбү? Уттуруу таптакыр ылайыксыз. Эмненин урматына дебейсиңби? Мен түшүнөм, мисалы, мен иш таштоочулар тарапка өттүм, же тескерисинче, апартеидге каршы демонстранттардын алдыңкы катарында жүрдүм, же антким келген жок, дагы ушул сыйктуу дейли. Иши кылышп, эмне үчүн күйүп жатканың ал жерде түшүнүктүү, балаа баскырдыкы! Иш үчүн! Ал эми бул жерде эмне үчүн? Космостогу стан-циянын кайдагы бир акылышынан адашкан оопайынын тантыраган гипотезасы үчүн мансабынды, балким өлкөнүн болочок президенттигин тобокелге саласынбы? Ойго келбegen иш! Анан ушул окуянын же эрте эмес, же кеч эмес, дал азыр болуп жатканын карабайсынбы! Кейип-кепчиp жатканимды кечирип кой.

88

– Кулагым сенде, Оливер. Бирок Филофейдин ачылышын сен бекеринен тантыраган гипотеза деп жатат көрүнөсүн. Албетте ал өз ишин дечи. Бирок бул гипотеза эмес, чындыкпы деп чочуйм. Андай болсо бул – жер жүзүндөгү адам аттуунун баарына тиешелүү окуя. Филофейдин ачылышына байланыштуу болочокко салыштырганда тигил же бул тармактагы иш таштоолор, шаарлардын көчөлөрүндөгү демонстрациялар жана башка саясий окуялар эмне болуп калыштыр. Ошондуктан биз бул жерде эмне болуп жаткандыгына маани берүүгө милдеттүүбүз.

Экөө тен бирдей ойго батышып, унчукпай калышты. Анан кайрадан Оливер сөз баштады:

– Демек, сен, Роберт, Филофейдин кайрылуусун колдоону сунуш кыласынбы?

— Ии, дечи, Оливер, сен таза саясат жагынан мамиле жасап көнгөнсүн. Ал түшүнүктүү. Бирок мен азыр субъективдүү ойдон улам айтып жаткан жокмун. Филофейдин фактыларын жана логикасын ойго албай коюуга болбайт. Космостогу монахтын ачылыши адамзат алдында жаны сыноолор тургандыгын айтып жатат. Ошондуктан мени туура түшүн. Сен саясат адамысын, сенин максатын – проблеманын актуалдуулугун кармап калуу. Маанайдын агымын кармап калуу. А мен болсо окумуштуу, футурологмун. Сен менин оюмdu билгин келиптири. Эгер керегим тийген болсо кубанычтуумун.

— Чон ыракмат сага, Роберт. Басма сөздү кармалап турам. Анткени сен, сөзсүз бул маселе боюнча басма сөз бетине да, телевидениеге да чыгат эмессинби.

— Кудайга шүгүр, менин келгендигим жөнүндө Жесси азырынча журналисттерге билдирибептири.

— Ал эми менден, тажатма Ордоктон, Жесси сени сактап кала алган эмес экен. Бирок таарынба. Мен жолдоштук укугумдан пайдаланып кеттим. Адепсизирээк жагым бар чынында, анан оозум жабылбай бабырай берген немемин. Баса, сага шайтан тууралуу айтып бермек эмес белем.

— Шайтан тууралуу дейсинби? Ии, ооба, эстедим. Айтсан айтчи, ал эмне болгон шайтан экен?

— Бул бир кызык окуя. Ии дебейсинби, жакында мен шайлоо алдынdagы биринчи жолугушуумду өткөрдүм. Килейген зал жык-жыйма эл. Беш миндей бар! Өрөпкүгөнүмдү айтпа. Программады ортого салдым. Анан суроолор бериле баштады. Тим эле жамгырдай жаады. Эмнелерди гана сурашпады, ийнесинен жибине чейин!

Кызтекелерден тартып, эл аралық мамилелерге чейин. Спортко барсызыбы, үй-бүлөнүз кандай, жакшы көргөн эрмегиниз – хоббиниз эмне, жана башка жана башкалар. Ангыча микрофонго бирөө келе калып, мындай суроо берип турса болобу: «Мистер Ордок, сизден көптөн көп өтүнүч, айтып койсаныз, сиздин шайтанга кандай тиешениз бар?» Менин оозум ачылды да калды. Зал тымтырс! – «Шайтанга дейсизби? Кайдагы шайтанды айтасыз?» – «Сизди айтам, мистер Ордок. Сиз – шайтансыз!» – «Түшүнбөдүм, кандайча?» – «Сиз, мистер Ордок, тегиниз жактан венгрсиз. Венгер тилинде «ордог» «шайтан» дегенди билдирет! Муну эсицизден чыгарганыныз жарабас, мистер Ордок!» Зал күлкүдөн жарылып кете жаздады. Менден болсо алка-шалка тер кетти. Анан жанагы неме: «Кечирип коюнүз, Ордок. Мен бекеринен айтып жаткан жокмун. Мен сиздин Америкадагы барып турган белгилүү шайтан болушунузду тилейм!» деп кошумчалап олтурбайбы. Зал дагы күлкүдөн жарыла жаздал токтоду. Муну кандай дейсин, Роберт.

– Мунун ойго келбес нерсе э肯! Жессиге айтып берейин.

– Айтып бер, айтып бер, күлүп боору катсын.

– Окей! Бирдеме болсо чалып кой.

– Сөзсүз, – деди Ордок шайдоот, ал коштошчудай көрүндү, бирок сөз капысынан башка нукка бурулду. – Ии десен, Роберт, менин аңкоо башыма бир дейди ой келди, – деди Ордок, тыңшоочтон үнүн жасап чыгарып. – Эгерде, элестетип көрчү, мындай да, ооба-ооба, эсеби маселен: биздин жолубузга жанагы космостун мона-



хы капысынан пайда болгонуна байланыштуу жана аны эмне қылууну эч ким билбegenдикten дейли, мына ушул себептүү, ушул жагынан сен биздин команданын башкы консультантты болуп берсөн кандай болор эле? Албетте кампания учурунда. Сөзсүз тиешелүү акы төлөнөт дечи. Бирок кеп анда эмес, мен аны қыстара койбосом деле болот эле, кечирип кой, кудай жалгагыр.

— Ыракмат, Оливер, сунушуна ыракмат, — деди Борк шашкалактай, керексиз темага терендебес үчүн. — Мен сага дароо айтып коёюн: өзүмдүн ишим ушунчалык көп, үлгүрбөй жатам. Сенин жанында эртеден керээли кечке чуркап жүрө турган жаш, шамдагай, акылдуу жигиттер болушу тийиш. Бул деген кампания, добуш үчүн чуркамай. Мен мындай иш үчүн карып калдым — жарабайм.

— Антпе Роберт, антпе. Сен өзүң ойлогончолук карый әлексин. Сен антип өзүнду өзүң карытпа. Мага ишенип кой. Мен чын ыкласымдан айтып жатам. Ыңгайы қелсе ойлонуп көр, а мүмкүн? Космостун Филофейине ошого окшогон жердин Филофейи керек! Кандай дейсин?

— Эми аны биргелешип, биргелешип ойлоонлу, — деди Борк ынгайсыздана. — Зарылчылыгы болсо бири-бирибизге чалышып турууга эч нерсе жолтоо болбайт.

— О, кей! Туура айтасын. Ыйманда жат! Жессиге менден салам айтып кой.

— Ал азыр телевизор карап олтурат.

— Түшүнүктүү, азыр элдин баарынын тиктегени телевизор. Баардыгы комментаторлордун ой-пикирлерин угушууда. Бирок әртен эмне болот? Шамал кайдан согот? Қөрүшкөнчө Роберт!

— Қөрүшкөнчө.

V

Акыры телефондун трубкасын ордуна коюп, Роберт Борк башын чайкады, Филофейдин кайрылуусу чынында эле баарынын талуу жерине тийип жаткан экен. Кылымдардан бери ишке ашпай келе жаткан проблемалар жер жүзүндө аз беле. Эми мына – кассандро-эмбриондордун табышмагы башка түшкөн балаа болду! Анан дүйнөлүк ызы-чуу чыкмакчы! Канча адамдын башы айланат! Сааты келди! Буйтап да, качып да кутула албайсын. Бир нерсе болот! Босогодо турат! Бышып жетилип келаткан окуялардын соргок оозунан башбакпайт! Эгерде эл быкпирдай кайнаган кан базарда кимdir бирөөнүн карманган динине кыяпат айтып, абиирин төксө, кордосо ошол замат болуп көрбөгөндөй ызы-чуу чыгары мүмкүн болсо, Филофейдин космостон жиберген кайрылуусуна элдин жообу дал ошондой токтоосуз жана ырайымсыз болмокчу. Филофейдин идеясы баарыдан мурда өтө аёсуз каралоого, шылдынга туш болот, жаманатты кылышып, каргышка кабылат; жаңы кудайларды, жанды сактап калуучу жаңы чындыкты, жашоонун идеалдуу ынгайынын кол жеткис алыстыктарын издеп, улуу жана майда жүрүштөргө чыккан катаал доорлордо мындайлар дайыма болуп келген. Дайыма ушундай болгон. Бирок чынында эле бул жолу да тарых кайрадан кайталанабы. Анан боло жүргөндөй, же утурумдук, же узак мөөнөттүк эч нерсе ача албай жана эч нерсеге жете албай, какап-чакап жөн болобу? Анан калса жашоодон баш тартышкан кассандро-эмбриондор муундан-муунга сакталып калган жамандыктын улам өсүп келе жаткан кон-

центрациясынын, кылымдан кылымга топтолгон жамандыктын кесепети катары жок болуп кетпейт. Филофейдин ачылыши менен алар жөнүндөгү маалымат адамзаттын азаптуу тагдырын – кыямат-кайымдын болушун ырастайт. Алдыда андан башка болочок көрүнбөйт. Ушунун баарын ойлоо менен, Роберт Борк өзүнө-өзү суу роо салды: эмне үчүн ал буга мынчалык өлүпталат, эмне үчүн ал өзүнөн өтө алыс мейкиндиктеги космостук монах Филофейдин жасаган ишин жүрөгүнө мынчалык жакын алат, эмне үчүн ага тынчы кетет, эмне үчүн кассандро-эмбрионалдык илимдин авторунун жактоочусу, пикирдеши болуп калды? Ушунун баарын кандайча түшүндүрсө болот? Боркту баарынан да көп таң калтырганы, анын буга чейинки жашоосу, ал эмнеге жетишсе, ошонун баары, анын баардык тажрыйбасы менен билими мына эми гана, Филофейдин ачылышина байланыштуу гана, өзүнүн чыныгы максатына жеткендей көрүндү. – Бул аны бир жагынан таң калтырса, экинчи жагынан, бүткүл жан-дүйнөсү менен болуп көрбөгөндөй канаттангандыкты, капысынан издегенин тапкандай, өмүр бою эңсеп жүргөн мүдөөсүнө жеткендей сезимди пайда кылды, жана ушундан улам космос монахынын ачылышин өзүнүн ишинен бетер коргоого даяр болгусу келди. Ал өзүнүн сүйлөөчү сөзүн да ойлонуштура баштады. «Кассандро-эмбриондордун коркунучу эмнени билдирет?» деген аты да келип чыкты.

Турмушта тиричиликтин эң жогорку минуталары болот: жылдан жылга жыйыла берген, күндөн күнгө байый берген нерсе – капысынан жарк эткен чагылгандай көзүндү умачтай ачат.

Буга, сөзсүз, сырттан кошулган жагдайлар – үй-бүлөдөгү ынтымак, илимий чөйрөдөгү аброй, башкача айтканда, күнүгө адамдын абалына, жөндөмүнө таасир этүүчү нерселердин баары, эгер эки жүздүүлөнбөй жана жөпжөнөкөй айтканда, бакыт деп аталган нерсе түрткү болот. Пендечиликтин бактысы, андан анын баркы төмөндөбөйт деп ойлоду ал ошол маалда.

Түн бир оокум болуп калган, чарчап турганина карабай, Роберт Борк кабинетине жайлашып олтурду да, компьютерди иштетти. Ошол маалда жан-дүйнөнү ээлеп турган нерсени колдон чыгарбоо керек эле. Анын баары кагазга түшүрүлүп, сөз менен берилиши тишиш болчу.

Кабинеттин кынкайынкы ачылган каалгасынын жылчыгынан конок үйдөгү каминдин күйүп жатканы көрүнүп турду. Жыл бою, кайсы мезгил болбосун Жесси каминден от өксүтчү эмес. Ал оттун музыкасын жакшы көрүүчү.

Алгачкы учкаяк сүйлөмдөр женил чыкты. Жаркыраган таза экранда сүйлөмдүн саптары соко кантарган кыртыштай, биринин артынан бири жалпылдап тизиле берди. Капталдан келген күнүрт жарык шоолалаган кабинеттин тerezелеринен күздүн коюу түнү көгүш тартат. Бакичиндеги тааныш караандар билинер билинбес дүпүйөт. Тармалданган булуттардын арасынан бирде көрүнсө, бирде көрүнбөй, ай асмандын бир чети менен каалгыйт.

Кубанып иштей турган ошол saatta Роберт Борктун көз алдына асман тиреген тоонун үстүнөн көрүнчү компьютердин экранынын ары жагындагы мунарыкка жашырынып калган бир бүтүн дүйнө тартылды. Ошол saatta Борк адам баласын туулгандан өлгөнгө чейин мүлдө ээлеп алган, адамдын өзүнө окшогон адамдар арасын-

дагы жашоосунун бүтпегөн проблемалуулугу жөнүндө жана жашоонун башкы манызын ачууга болгон аракети жөнүндө жазып жатты, жаралышынан адам алпейим болуп туулбайт, жок, ал үчүн талықпастан жандуйнөндүн күч-кубатын үрөө, жана кол жетпес идеалга жетиш үчүн ар бир жолу, ар бир жаңыдан туулган сайын ага кайрадан киришүү талап кылышнат. Адамдын баардык адамдык кудурети ушуга жумшалышы тийиш. Мына ошондо гана – ал адам.

Адамдын жашоосу жөнүндө ойлонуп жатып, Роберт Борк, анткени менен, ал Филофейдин катынын таасири астында талдап түшүнүүгө аракет кылган турмуш канчалык түшүндүрүлгүс, болжолдогус экенин, канчалык карама-каршылыктуу, коркунучтуу, мант берме экендигин ойлогон эмес. Президенттин тактысы үчүн күрөшүп жаткан Оливер Ордок менен баягы сүйлөшкөндө монах Филофейдин ачылышына өзүнүн пикирин айткан saatтан баштап, анын тагдыры чечилгендигин ал билген жок. Ошол saatтан баштап анын тагдыры Ордоктун тагдырына көз каранды болуп калды. Экинчи бир жактан, эч бир ойго келбес жерден, ошол кезде орбитада, космосто ээндеп жүргөн, өз кезегинде Борк жөнүндө түшүндө да, түкшүмөлүндө да эч нерсе билбegen Филофейдин тагдыры менен да байланышып калып олтурат.

Эмнеси болсо да болор иш болду. Тагдырлардын түйүнү эми чечилгис жагына айланды. Бул жөнүндө ошол айлуу түнү али эч ким биле элек эле. Ошол тагдырлары байланышкандардын бири дагы – мунусу да, тигиниси да, үчүнчүсү да... Бирок тагдырлардын түйүнү бекем чиеленишип калган получу...

Жер үстүндөгү өзүнүн түбөлүктүү сапарын белгиленген saatы жана минутасынан тайбай улап, асманда Ай түн койнунда жылып барат. Ошол түнү бойго бүткөн сандаган түйүлдүктөр айдын тартуу күчү менен түбөлүктүүлүктүн айланпасын улоо үчүн – туулуу жана өлүү үчүн, дароо ааламдын субстанциясына тартылды. Жашоонун түбөлүктүүлүгү – курсакта, жаңы пайда болгон түйүлдүктөрдө кайрадан жаңыланды. Ошол түндөгү бойго бүткөн ар бир урукта келечектин адамдары белгиленип коюлган болчу. Мына ошол түйүлгөндөрдүн баарына эркиндиктин эшиктери, төрөлүүнүн эшиктери ачылган болчу. Ошол түнү түйүлгөндүн кайсынысы болбосун кийин жарыкчылыкка башкесер дагы, башы кесилчү күнөөкөр дагы, такыба, аялсыз өткөн дин кызматкери дагы, дагы башка, дагы башка болушу мүмкүн эле. Бирок ошол түнү бойго бүткөндөрдүн ичинде түбөлүктүүлүктүн мыйзамына каршы, жашоонун чакырыгынан качкан генетикалык нигилисттер дагы – кассандро-эмбриондор да пайда болушту. Боюна бүткөн аялдардын Кассандра тамгасы болуп өчүп-жанып, өздөрү жөнүндө кабар берүү үчүн пайда болушту, даярдалып койгон өгөй тагдырына чакырык ташташ үчүн пайда болушту. Филофейдин тапкыч-нурунун жардамы менен тышкы дүйнөгө иchte жатып алыш өзүнүн үнсүз өтүнүчүн – жашоодон четтөө үчүн аларга уруксат берүүнү билдириүү үчүн пайда болушту.

Алышкы жарлуу жээкте карангыда жымыңдаган маякты жандай салып, ошол түнү океанда киттер сүзүп баратышты. Ай жарыгы алдында жондору берметтей жылтылдаган киттердин жоон тобу өжөрлөнө өктөм сүзүп баратты. Бу-



лар кайда баратышат? Аларды эмне кызыктырды экен? Аларды ашыктырып бараткан кандай күч? Океандын суусунда жана киттердин көзүндө жарыгы чагылышкан жар башындагы маяк аларга эмне айтмакчы эле?

Футуролог Роберт Борк ошол түнү көнүлүн бирде санаа басып, бирде үмүт бийлеп, компьютер алдында олтурду. Ал санаасында океанда киттер менен бирге сүзүп баратты, киттер да анын кошо сүзүп келатканын билишти. Ошентип алар бирге сүзүп баратышты, анткени анын тагдыры менен киттердин тагдыры улам чырмалыша берди... Киттер албуут толкундарды жиреп кандай сүзүп баратса, ал да океанда дал ошондой сүзүп баратты, алыссы маяктын жарыгы киттердин карегинде кандай чагылышса, анын көзүндө да дал ошондой чагылышып турду...



* * *

Москва убактысы боюнча туура saat үчтө, дүйнөнүн төрт бурчуна державанын улуулугун ар качан дангырап эске салып туруучу айтылуу Кремль куранттарынын кагышы менен бирге Спасская мунарасындагы уясынан тик сайылып, ошол жердин жапалак үкүсү учуп чыкты. Далдайган канаттарын дабышсыз шилтеп, калдайган башын онго-солго көзгө илинтий айлантып, алагар көздөрүн арбап алчудай ирмебей тиктеп, көлөкөдөй болуп Кремль чебин бойлой учуп жөнөдү. Ал ар түнү, айланада кыбыр эткен жан жокто, Спасский дарбазасынан чыгып, ар бир кадамын таптай таштап, туура эки жүз он салтанаттуу ритуал кадам жасаган сакчылардын кезектеги наряды Ленин мавзолейине келген

маалдын дал өзүндө ушинтип учуп чыгуучу. Мавзолей анын, үкү үкү болуп ушул жерде жараган мезгилинде пайда болду, ошентип ал мавзолейдин эшигин секунд сайын, күнү-түнү, жыл бою, дайыма былк этпей кайтарып, өз мөөнөттөрүн өтөгөн көптөгөн жоокерлерди көргөн.

Аянттын башынан аягына чейин учуп өтүп, айдын жарыгына гранит таштары жылт-жулт эткен мавзолейдин үстүнөн бир нече ирет айланып, анан мавзолейдин арт жагында, карагайлардын түбүндө, дал Кремль сепилинин түбүндө жайгашкан мамлекеттик касиеттүү бейиттердин үстүнөн да айланып, анан ал күткөн сырткы түрү бирдей, бирдей жапалдаш, бирдей чон баш, сиягы, адатта түн ортосунан оогон кезде пайда болуучу, ушул жердик эки элес бул жолу да көрүнбөсүнө көзү жетип (кайда кетиши болду экен, дагы айтыша кетишиби?!), үкү күзөттө таштай катып турушкан сакчылардын бет алдынан зуу асманга оболгон бойдон жок болду. Үкү арманда учуп кетти, бирдей жапалдаш, бирдей чон баш арбактардын, ушакчы-маектештердин ажырагыс жубу эмнегедир көптөн бери Кызыл аяныты кыдырып, жашоо жөнүндө сүйлөшүп, кобурашканга келбей калышты. Бул тигил дүйнөнүн субъекттеринин андан башка кылар иштери калды беле?

Ырас эле, экөө кобурашканды, аркы-берки жөнүндө, айрыкча саясат жөнүндө сөз кылгады жакшы көрүшө турган. Анан ал арбактар байкабай кызып кетип, кызыл чеке болгонго чейин барышчу, алар талашып-тартышышчу, аябай сөгүнүшчү. Бири чындал мындан ары аны менен эч качан жолукпай тургандыгын, ал аны жек көрөрүн, аны менен бирге болууну каалаба-



сын айтса, экинчиси: эч жакка кете албайсын, эми тарых деген биздин әркибизде эмес, баягы мезгил өткөн, ошондуктан бекер эле қызууланып жатасын, өлгөн сон – күбүлгөн жалбыраксын, шамал каалаган жакка учурup кете берет деп жооп берчү. Кудайдын кудурети менен бул чалпоо, чорт кыял тигил дүйнөдөгү арбактардын өздөрүн көрүү жана сөздөрүн угуу жапалак үкүгө гана буюрган... Үкү кыйла жылдардан бери бул экөөнө үйүр алып бүткөн, буларсыз бир нерсеси жетпегенсип, эригип кетүүчү. Бирок тигилдердин эч жакка кете албасын, эртедир-кечтири келишерин үкү билчү. Мына жакында аянтта чон парад өтөт, ал аяктаары менен түн кирер замат арбактар сөзсүз мында келишет, болуп өткөндөрдү көргөнгө дүүлүгүшүп, көздөрү ойноктойт. Добулбастьардын кагылыши, шандуу музыка, жоокерлердин аянтта тарсылдата шилтеген кадамдары буларды катуу бушайман кылат. Аскер техникасынын күр-шарын айт! Делебе козгогон жүрүштөр, – кыйкырык-сүрөөн, шааншөкөт, кылкылдата көтөрүлгөн мавзолейдин үстүндө тургандардын портреттери менен чакырыктар. «Ура-аа!» деген кыйкырык-чуу, быкпирдай кайнаган эл, урук таштачу балыктардай, бир тарапка былк-былк ағылат.

Бирок ал арбактарга күндүз, жарыкта көрүнүү буюрган эмес, болбосо балким алар мезгил ағымын кайра артына буруп, жоктуктан утурумдук чындыкка кайтып келип, элге аралашкылары, төмөн жакта дайрадай ағылган уу-дуу түшкөн элдин үстүнөн карап, мавзолейдин жогорку трибунасында тургулары келип кетишмек... Ошондо ушунун баары, стоп-кадрдагыдай, капысынан токтоп катып калса, тунжураган сценада-

гыдай түбөлүккө, кылымдарга тарыхтын түшүнүп болгус шаңында сенейсе... Ошондо Кремлдин үстүнөн учуп баратып самолёттор сенейсе, чочуп уча качышкан кептерлердин тобу ободо ошол бойdon сенейсе, ойноктогон көздөр, ачылган ооздор, ал турсун сатылган жана жеткен тунук ойлор да мээнин бырыштарында ошо бойdon сенейсе... Ошондо Күн да турган жеринде түбөлүк турган бойdon калып калса...

Ал эми күнүмдүк тиричиликтө, бөтөнчө жаанчында, кара нөшөрдө, бороон улуп, кар боройлоп турган чакта, аянтта шамалдан баш калкалар жай жокто, мавзолейди күзөтүп турган кепич-чокайчон, тумакчан, мээлейчен сакчылардын чыгарган деми дароо ак бубакка айланып, жакаларга, параддык куралдардын оозуна жабышып жатканда, чоң баш жапалдаш фантомарбактар балким жаан-чачындан улам жемекор, ырксыз болушуп, айга астыртан көз кыйыгын салышып, улам бир бурчка ыктап, бири-бириниң сөзүн жактырбай калышкандыр, мына ошондо үкүнүн кулагына ачууланган сөздөр тез-тез угулуп турчу: «Аныктоого болбой турганга мени ынандырам деп убара болбой әле кой! Өлүмгө каршы аргумент болбайт, болушу да мүмкүн эмес, өлүм – табигый иш. Мен түбөлүк тириү болгум келбайт, өлгөн соң жалган жашоонун кереги жок! Деги бул качанга чейин созулат?! Мага өлүм жок, мага тынчтык жок, мага кечирим жок! Мурда ойлогон эмесмин, эми башыман кетпейт, мен эмнеге туулдум экен, энем мени эмне үчүн тууду экен?! Мен туулгум келген жок әле го, жок! Эми минтип табыттын туткунунда жатам! Мына ушунун баары сенин кылганын! Бул сенин ашкан азезилдик, ашкан караниет идеян!

Мен эч качан буга моюн сунбайм, эч качан, эч качан, билип кой!» Буга жанындағысы кардыккан үн менен, түбөлүккө өчкөн канжасын жайбаракат соргулап, жооп берет: «Көңүл бурчу, мен сага нечен ирет түшүндүрдүм эле го. Бул партиянын әрки. Мен сага айтпадым беле: сен партияга турган турпатың менен керексин, баарлыгың менен, түшүндүнбү? Дүйнөлүк революция үчүн, таптык ант берүү үчүн, сен партияга өлгөнүңе карабай, өлгөндөн кийин да керексин. Сен революциянын фараонусун, ошондуктан сени сакташат, кайтарат, саркофагда жаткан сага таазим кылышат!» – «Мен таптакыр каалабайм! Мен ага каршымын! Эч бир адам, эч бир жан өлүмдөн кутулбайт. Бул сандырактык!»

Анан үкү экөөнүн үстүнөн айланып учуп, дүйнөнүн башка эч бир жеринде укпай турган нерселер жөнүндө экөөнүн кызыл кекиртек болуп талашкандарына тан калат...

Бирок бүгүн алар, жарым түндүн кайым айтышкан арбактары жок... Аянт ээн...

Үкү Кремлдин тиштүү сепилинин үстүнөн оболоп учуп, ирмелбеген көздөрүн бүткүл теребелге жиберип, баш-аягы билинбей созулуп жаткан үйлөрдүн ээн чатырчаларынын үстү менен ак сарайдын парктарына кетти. Бул жакта ал күзгү жыш бутактардын арасында олтуруп алыш, акырын добуш салды, төмөн жактагы дарыянын айрылышина, уйкудагы үйлөрдүн каралжын тарткан чатырларын дөбөнүн үстүнөн көз жиберди. Көпүре алдынан жолбун иттин улуганы угулду. Үшүсө керек...

Кулак угуп, көз көргүс алыш жактан, кайдандыр дүйнөнүн аркы четинен, түнкү океанда киттердин сүзүп келатканын, кубалашкан тол-

кундарды тоодой денелери менен жиреп, тобу менен келатканын угуп жаткандай сезилди үкүгө. Киттер жиреген суу аласалып шаркырайт. Суунун каршылыгына болбой, киттер белгисиз тарапка сапарын улантышууда. Алардын ысык вулканда деминен коогалуу бир нерсе сезилет.

Кремлдин дөңсөөсүндө конуп олтуруп алыш үкү жер үстүндө бир нерсе болорун сезип жатты. Дайыма ушундай боло келген – дүйнө жүзүндө бир коога болор алдында киттер жанын коёрго жай таппай калчу.

Кремлдин паркынан үкү үшкүргөндөй үн салды, таң сөгүлүп келаткан эле...

* * *

Эртеси күнкү болуп өткөн окуя Роберт Борк үчүн күтүүсүз нерсе эмес эле, окуянын мындай өнүгүшүн күтсө болмок. Ошондой болсо да мынчалык чукул кетерин күткөн эмес...

Эртен менен, университетке лекция окуу үчүн жөнөгөндө, ал өзүнө өзү ээ болчу. Андан кийин...

Түштөн кийин Борк машинада үйүнө кайтып келатып, оюн бир жерге токтото албады. Үйгө тезирээк жетип, Жессинин кан басым ченөөчү аппаратын, эмне деп аталчу эле түгөнгүр, тапкысы келди... Жесси кәэде өзүнүн кан басымын ченеп жатып, аныкын да кошо ченей коуюч. Адатта аныкы жайында болор эле, ден соолугуна таарынаар жөнү жок болчу, кан басымын ченеп берейин дегенде, жанындаи көргөн аялышын көңүлү үчүн, мыйыгынан жылмая мақул болчу. Эми болсо баары жайында болду бекен? – өзү ынангысы келип турду. Анткени

эмнегедир өзүн бир башкача сезди. Аны кандайдыр бир кызыктай, мурда болуп көрбөгөндөй, курчап турган дүйнөнүн туруксуздугун сездирген абал ээлеп алды. Жашоо бир нерсесинен жылышып кеткенсиidi, шамал ыргап жаткансып, туруктуулугун жоготту, ал турсун өзү көптөгөн жылдардан бери баарлашып жүргөн кишилердин көз карашында, үнүндө өзгөрүү турду, а балким бул өзгөрүү өзүндө болуп жаткан чыгар?

Ал турсун ётө катуу жүрүү учун атайы ылайыкташтырылбаган эң майда деталдарына чейин жат билген автобан дагы ага чоочун сыйкタンып көрүндү. Машинаны эмнегедир коомай айдап келатты. Капысынан баары башкача, демейдегидей болбой калгансыды... Баары өз орундарында тургансыганы менен айлана-тегеректегинин баары мурдагы маанисин жоготуп койгонсudu... Бул эмнеси экендигин түшүнө албады...

Жессинин машинасы үйдүн жанында туруптур. Жүрөгү ылдыйлай түштү. Демек аялы али репетицияга кете элек.

– Ии, иштерин кандай? – Жесси аны утурлай басты. Ал кадимкисиндей жадырап-жайнап турду. – Эмне, дагы бир нерсе болдубу? Сен эмнегедир башкача болуп турасын. – Жесси эринин жүзүнө үнүлдү, анан, башында шылдынкор жылмайган көз карашы дароо өзгөрө түштү. – Бир жерин ооруп турабы?

– Анчейин деле эмес. Жесси, сен ишенесинби, элдин баары жинди болуп баратат көрүнөт! – деди Борк, портфелин диванга таштап, пиджагын чечип жатып.

– Кофе ичесинби?

– Ичсе ичейин. Телефон чалгандар болдубу?

– Болду. Болуптур, аны анан. Андан көрө шаарда эмне болуп жатат, айтчы.

– Эмне болуп жатат дейсинбі? Эмне болууга тишиш болсо ошол болуп жатат. Дүрбөлөң. Баарынын оозунда Филофей. Мына ушундай. Мен газета, радио жана телевидение жөнүндө айткан жокмун. Аякта ажиотаж, эмне болуп жатканын билүүгө жасаган натыйжасыз аракеттер.

– Алар чалышты, Си-эн-эн, «Америка үнү», «Эркиндик» радиосу. Ўйгө кечинде келет дедим сени. Ии, сөзүндү уланта бер.

– Университетте бура баса албайсың, баары делбеленип алышкан. Беттери чоктой кызарат. Баарынын оозунда бир гана нерсе. Қөрсө, бир эле нерсе бир убакта көпчүлүктүн тынчын алса, баары ошого эле кадалып калышса, бу да жаман турбайбы. Ақылга сыйгыс нерселер айтылып, колдоого алынууда. Гитлер кантип аянтарда элди колго алгандыгын, кандай уу-дуу пайда кылганын мен эми түшүндүм.

– Балким сеники туурадыр. Бирок алар студенттер да, Роберт. Алар жаш, өктөм, кандары кызуу. Анан быяктан Филофей чыга калды!

– Аның чын. Кеннедини өлтүрүп кеткен күнү, эсимде, дал ушундай болгон. Бүгүн кыйкырыкчuu, чакчалекей, баш-аламандык. Бир даары, мисалы, Филофей жаратылыштын касиеттүү сырына кол салды дешет да, кайра ошол эле замат өздөрүнө өздөрү каршы чыгышып: жаратылыштын ачууга тыюу салынган да сыры болчу беле дешет. Дагы бирөөлөрү: ага эмне баш оорутабыз, космостун монахы акылдуусуна берсиин орбитада, биздин эмнебиз кетип жатат. Бирөөнүн чекесине ысык чыкса эмне экен дешет.



Ага жооп кылыш: камырабай жатканын – эркесин да, ал эми боюндағы түйүлдүк туулгусу келбей жатканын билген аял эмне кылмак? Анан дегеле мындан ары эмне кылуу керек? Кассандра тамгасын кантебиз? Болгон нерсени унутуп коуюга, байкабай коуюга өзүбүздү кантип мажбурлайбыз? – дегендер бар. Дагы бир даары дегеле коошпогон нерсени айта салып жатышат. Ошентип аны-муну айткандардын аягы жок. Анан акырында келип баарысы: генетикалық кодго кол салып кереги жок болчу – бул кийлигишүүгө болбогон программаланган тагдыр. Миндеген жылдар бою адам баласы тагдырдын коду менен жашап келишкен, эми биздин эркибизге баш ийбеген нерсени ревизиялоого акыбыз жок дешип чуру-чuu түшүштү. Баарын айтып бере албайсын. Кимdir бирөө үчүн ал бир чекедеги ысык, арзыбаган нерсе, а башка бирөө үчүн – катастрофа. Ооба, баарын айтып берүү кыйын. Бирок баарынан жаманы – Кассандра ишке киришти. Юридикалық факультеттин бир студенткасы лекцияда олтуруп күзгүгө карана кооп, бакырган бойдон аудиториядан качып чыгыптыр. Анын мандайында жанагы так, кассандро-эмбриондордун белгиси пайда болуптур. Мындан да жаман дагы бир кокустук. Жолдо авария, рулда бараткан аял күзгүгө карана кооптур, караса – мандайында баягы шектүү так тургандай көрүнүптүр. Дагы жакшы – киши зыян болоптур.

– О Жараткан! – Жесси орундукка олтура кетти. – Мына башка түшкөн балаа! Эми эмне кылуу керек? Бир айла табыш керек да?!

– Билбейм, Жесси, билбейм. Эмне кыл дейсин мени? Сен репетицияга барышын керек

эмеспи. Келгенден кийин сүйлөшөбүз. Менин да жаным жай таппай турат.

— Кайдагы репетиция! Тигинтип жатса, кайдагы репетиция!

— Мына эми, башталды. Сен да кошулдунбу! Сени бүткүл оркестр күтүп олтурса, а сен бул жерде Филофейдин табышмагына башыңды катырасын.

— Мен ооруп калыпмын деп телефон чалып коём. Анан калса мен баарынан улуумун. Анын үстүнө жакында чон эне боломун. Сен аны жакшы билесин.

— Мени да ошол күтүп турат, бирок эркек аты дебесен, мен да чон энемин,— деп эри тамашалоого аракеттенди. — Чон эне, чон ата болуп Чикагого Эриканықына учуп жөнөөр күнүбүз кайда. Азыр болсо, мага ишенип кой Жесси, антпе, репетицияны үзгүлтүккө учуратпай жөнө. Андан пайда жок.

Жесси олку-солку боло түштү.

— Болуптур. Дагы толук жарым saat бар, ал турсун андан да көп. Эми эл эмне болот? Эриканын боюна бүткөнүнө мына жети айга кетти. А балким анын мандайында да Кассандранын белгиси болгондур? Анткени ал кезде эч кимдин эч нерседен капары жок эмес беле. Эгер Эриканын боюна жакында бүтсө эмне болмок, элестетип көрчү?! Мен анда түн уйкудан ажырамакмын. — Жесси унчукпай калды, бир аз жайлана түшүп, кошумчалады: — Азыр сага кофе даярдай көюн Роберт, анан жөнөйм.

— Мен өзүм деле даярдайм, убара болбоочу.

— Жок, мен азыр. Баса, башкалар менен бирге Ордоктон Энтони Юнгер деген бирөө чалды.

— Юнгер? А, түшүндүм. Ии, анан эмне деди?



– Азыр, келип айтып берем.

Аялы эски, буу менен иштеген жана ошондойн улам буу машине деп аталган, кофе кайнаткычка кофе даярдагыча, Роберт Борк эки колун эки жакка таштап коюп, креслодо бул үйдө жатадамдай сезилген кызықтуудай абалда олтурду. Ал туш тарабын каранып койду. Чон мебель коюлган конок үйүн, биринчи ирет көрүп жаткансып айланта карады, качандыр бир кезде Жесси Венециядан сатып алган люстра жана каминдин үстүнө жайгаштырылган чон күзгү да ошол эле стилде болчу. Рояль, виолончель. Айнек шкафттарда кыры алтындалган китептер (китептердин көпчүлүгү экинчи этажда, кабинеттин катарындагы китепканада эле). Бүтүндөй ушул үй дагы, эски венециялык күзгүдө чагышып турган, сары таман атка окшоп, сөөксаактуу жана ак чач, кезегинде бой-келбети келишкен өзү дагы ошол saatta эмнегедир ага жатперседей көрүндү; ал өзүнүн өткөн өмүрүн, ошол өмүрү менен байланышкан буюмдарды, чала тааныштай, түнт, адаттан сырт ойго чөмүлгөндөй болгон өзүн четтен карап тургандай сыйктанды. Ал: «Жалгыз эле мага керекпи, чындал эле акыр заман келгенсип, эмне мынча сары санаага батам?! Балким менин буга чейинки өмүрүм бар болгону башталышыдыр, ошол учун эми белгисиз нерсеге туш келип жаткандырмын? Со-кур киши көмүскө эшикти сыйпалап издеп жаткансыган чагымдыр? Футурология менен алпурушуп жүрүп, атак-даңкка жеткен илимпөз катары негизинен бейкут, бир ыңгайга түшкөн жашоо өткөрүп жүрүп, мен эмнеге жеттим? Эми мына космостук Филофей сунуш эткен тагдырдын акыркы акты. Бул эмне? Чын-

дыктын ачылган учурубу? Алмактын бермегиби? Ырас эле ушундайбы? Филофей мага ким деги? Эч ким эмес. Анда эмне үчүн жаным жай албайт? Демек мени аны менен байланыштырган бир нерсе барбы? Киттер түшүмө кирди эле, эми болсо...» деп да ойлоду. Ушундай ойлордон ажырай албады, күмөндөнүүдөн кутулбады. Эми эмне жөнүндө ойлосо да, космостогу монахтын ачылышинаң баштоого туура келди. Баарын салыштырууга туура келди – буга чейинкилерди да, мындан кийинкилерди да...

Жесси кофе алып келди, сөз кайрадан мурдагы нукка түштү. Қөрсө, Роберт Борктун эмгектерин сыйлоочулардын биримин деп өзүн тааныштырып, президенттикке кандидаттын командасынан Энтони Юнгер деген телефон чалыптыр. Боркко университетке чалууга аракеттенген экен, бирок таппай калыптыр жана түштөн кийин дагы чаларын айтып коюуну суралыптыр. Жесси, балким Борк өзү чалар десе, Юнгер: «Мени табуу кыйын болот, таманым жерге тийбей чуркаар чакчалекей түшкөн күн, Ордок шайлоочулар менен жолугушат, андан кийин чоң пресс-конференция, иши кылыш түйшүк көп, бирок мистер Борк менен сөзсүз сүйлөшүшүм керек. Сүйлөшүүнү көптөн бери көк-сөп жүрөм, азыр себеп табылып турат. Суранам, айтып койсонуз, менде маалымат жана суроолор бар. Телефон чалышым өтө зарыл» дептир.

Жесси репетицияга жөнөп кеткендөн кийин көп өтпөй телефон шынгырады. Бул Энтони Юнгер болчу.

– Мистер Борк, сиз экөөбүздүн Филофей деген орток досубуз бар жана сиз экөөбүздүн тааныштыгыбыз, тилекке каршы азырынча тел-



фондон гана, ошонун шарапаты менен болуп жатат десем, кандай дейсиз?

— Аныңыз ырас. Бул космостун монахы эми биздин турмушбуздун көп жагын аныктайт.

— Сөз дал ошол жөнүндө, мистер Борк. Анан ал жагы башка бирөөгө караганда, Сизге көрүнүктүүрөөк. Эми проблема, окуя кандай багыт алат, орустар айткандай, тарыхтын ок жыгачы кайда бурулат, мына ошондо. Сизди билип алсын үчүн мактанып айтып коёон — мен орусча дурус сүйлөйм. Шакиртчиликти Москва университетинде өткөм. Бул жагынан Сизге пайдам тийсе кубанычта болом.

— О, мунунуз мыкты экен, — деди Роберт Борк таң калуу менен, ичинен Энтони Юнгердин үнү ишенимдүү жана жагымдуу экенин байкап. «Абдан күжүрмөн адам экен! — деп ойлоп койду ал. — Жашы канчада болду экен?» — Горбачевдин тушунда мен дагы Россияда болгом, — деп орус темасын улап кетти ал. — Москва, Ленинград, Киев. Айтыңызы, Энтони, жашыңыз канчада? Анчейин гана билейин деп сурап жатам.

— О, жан-дилим менен! Олуттуу көрүнүш үчүн отуздамын дейин деген элем, бирок тактык керек — жыйырма сегиз жарым жаштамын, — деп жооп катты тигил. — Акыл токтотууга убакыт жетти. Дагы эмне айтсам? Москва мага көптү берди — жашоонун жана билимдин башка уюлу, бирок КГБга кызмат кылган эмесмин. Эмитен айтып коёон!

Америкада ооздон түшпөй калган бул тамашага экөө тен құлұп калышты.

— Кечирип коюнуз, Энтони, жашыңыз жагынан уулумдай экенсиз. Ал эми кызығып сурап

калганым, олуттуу пикир алмашууда маектешиңдин курагын билүү маанилүү.

— Менин оюм да ошол. Мен болсом сиз жөнүндө баарын билем. Сиздин китечтеринизди окугам. Акыркы кезде сиздин «Эбегейсиз зор үйдүн тогуз эшиги» деген макалаңызды өтө кунт коюп окуп чыктым.

— Ооба, ал футурология жагындагы дүйнөлүк идеяларды синтездөө¹ аракети болчу. Ыракмат, мен аябай ыраазымын, — деп кобурады Борк.

— А мен өзүм да академиялык маныздан алганда өз ордун таппаган пендемин,— деди Энтони күлө сүйлөп,— билимим уйдун бөйрөгүндөй көп курак, кол сермебеген нерсем калган эмес — философиялык астрологияга чейин сермегем, качандыр бир кезде космос жөнүндө да кыялданам. Профсоюз иштери менен да, журналистика менен да илээшкен кезим болгон, Оливер Ордок менен ошондо таанышкамын. Ал популизмге таянат, анын күчү да ошондо. Азыр шайлоо алдынdagы жарышта ага жардам берүү керек.

Жанагы биздин жан-алыбыз калбай жатканы да ошондон. Мен анын командасында массалык маалымат байланыштарын тейлейм. Мына бүгүн, мисалы, үч saatтан кийин «Альфа-Бейсбол» деген спорт залда шайлоочулар менен жолугушуу болмокчу. Эл көп, түз трансляция. Андан соң кечирээк — пресс-конференция, бир нече канал боюнча түз алып берүү. Мен ушунун баарын сизге жөн эле айтып жаткан жокмун, мистер Борк. Балким биздин, башкача айтканда, Ордоктун эмнеси дурус, эмнеси буруш — карап көрүү сизге кызык болуп жүрбөсүн. Кечирип

¹ синтезде — (гр.) айкалыштыруу, бириктируү.

коюнуз, сиздин убактыңыз барбы, мен бабырай берип, убактыңызды алган жокмунбу?

– Жок, жок. Кулак сенде, Энтони.

– Ушуга байланыштуу сизди билип алсын деп менин айтайын дегеним бул. Эртең менен жы-йырма чакты адам – жардамчылар, эксперттер жана башкалар Ордоктун кабинетине чогулдук. Ошондо ал чу дегенде эле космостук монахтын кайрылуусу жөнүндө сиз менен телефондо узакка сүйлөшкөнүн айтты.

– Ооба, сүйлөштүк, – деди Роберт Борк.

– Азыр буту менен басып, мурду менен тынгандын баары сөз кылышып жаткан окуя жөнүндө Ордоктун сиз менен кенешкени жакшы болуптур. Ал ысмы барган сайын белгилүү болуп бараткан саясатчы, бирок пайгамбарлыктан алыс, анан...

– Энтони, садагасы, – деп Борк анын сезүн бөлдү. – Мага кайрылууга Ордокко сен кенеш бергенинди мен билем. Бирок мен да пайгамбарлыктан алысмын. Сен мени бир заматта көзү ачыла түшчү адам деп ойлойсун го? Ушул болуп жаткандардын чоо-жайын түшүнүү үчүн кимге болсо да кайрылууга мен өзүм даяр элем. Сен болсо мен бир ушунун баарынын билерманынан бетер телефон чалышып жатасың. Мен өзүмдүн оюмдун талашсыз экендигине кепил боло албайм. Мына ушуну эске алуу керек.

– Ошондой болгонуна мен кубанычтамын! – деген жообу менен таң калтырды Энтони Юнгер. Анын үнүнөн берилгендик сезилип турду.

– Сен эмнеге кубанычтасың?

– Менин ички туюмум алдабаганы. Өз мекенинде пайгамбар болбайт деп коюшат эмеспи, ошондой болсо да, мен дагы бир жолу ынанып

жатам, президенттик тактыга умтулган саясатчы баарынан мурда кенешин угуусу зарыл ойчул дал Сизсиз. Ордок бүгүн сөз сүйлөйт, бүтүндөй бир стадион толтура шайлоочулардын суроолоруна жооп бермекчи. Кеп ал коомдук ой-пикирдин куржунун колуна тийгизе алабы, эгер тийгизсе аны жонуна салып көтөрүп кете алабы, анда да эмес. Кеп силердин көз карашынар массага тарагандыгында болуп жатпайбы. Мен муны Оливер Ордок эртен менен бизге айткандан улам сөз кылыш жатам.

— Ал эмне деди эле?

— Иши кылыш, мен түшүнгөндөн, сиздин берген баанызга таянып, ал Филофейдин ачылышын коомдун бардык катмарындагы, дүйнөнүн бүткүл өлкөлөрүндөгү бир дагы адам эсептешпей койбоочу реалдуулук катары комментария берчү түрү бар. Ушундай эмеспи? Менин оюмча, ушундай? Ордок болжолу ушундай деди.

— Болгон нерсени болгондой эске алыш коюу — бул бир жөн, бул баштапкы таяныч. Андан ары эмне кылуу керек? Кассандро-эмбриондордун пайда болушуна себеп болгон жана себеп болуусун улантып жаткан кубулушту эмне кылабыз? Социалдык, тарыхый, психологиялык жактан алганда? Бул жерде суроо толтура.

— Айтканыңызда калет жок, мистер Борк,— деп Энтони жана дагы бир нерсе айтайын, өз түшүнүгүн билдирийин деди эле, бирок Борк сөзүн дагы уланты:

— Мен баш-отум менен ушул окуянын таасириндемин, ал турсун мен өзүм кечээгиден башкача сыйкташып, жашоонун маңызын кайрадан ойлонуп чыгуу керектей сезилип жатат, минтип аны аяктаар чагымда. Филофейдин ачылы-

шы адам тагдырына болгон биздин мурунку көз карашыбызды жокко чыгарууда. Биз мурда мойнубузга алууну каалабаган чындык бүгүн минтип чыга келип олтурат. Прогресс, цивилизация менен кошо жүрүүчү терс көрүнүштөрдү алар өздөрү жокко чыгарат деп ойлоочу элек. Чамынды учпай жыгач кыйылбайт. Орустарда ушундай макал бар.

— Ооба, кенири тараган макал. Сталин, мисалы үчүн, массалык репрессиялардын чамындыларын ошентип актаган. Уланта бериниз, кулагым сизде.

— Аナン ошол. Эмне дейин дедим эле? Тарыхтын бүткүл өнүгүшүндө, муундан-муунга адамдар бири бирин жана өздөрү жашаган дүйнөнү системалуу түрдө тытып келгендигин, ошонун айынан өнүгүү жолунда көп нерседен ажырагандыгын, өзүнүн тарыхый өркүндөө жолунда жетчүү көп нерселерин кайрылгыс кылып жоготкондугун Филофейдин ачылышы көрсөттү, көрсөткөндө да ырайымсыздык менен көрсөттү. Мына мындай эле алалычы. Алмустактан берки бүтпөгөн согуштар, алардын ичинен даңкка татыктуу дегендери да, алиги революциялар, козголондор, көтөрүлүштөр, бийликтегилердин кылмыштары, мыкаачылыгы, илимий багыттар менен идеологиялардын деспотизми – мына ушулардын баардыгы биригип келип адам жашоосун, тагдырларын дайыма талкалап, бүлдүрүп, элдерди дайыма бири бирине кайраштырып, адамдарды ач көз кылып келгендин баары Филофей ачкан кассандро-эмбриондордун үнсүз протестинен көрүнбөй турабы? Алардын саны күндөн-күнгө өсүп баратпайбы! Алардын жашоодон баш тартканы – акыр замандын болору эмей

эмине? Эми анан карап көрөлү: көр тирликтин күүсү менен аягына чейин маани берип ишенбegen кыямат кайым жөнүндө миф алдыда келүүчү чындык болуп жатпайбы. Мына ушулар жөнүндө түндө баштап койгон макаламда жазайын деп жатам. Оливер Ордок, албетте, Филофейдин ачылышына жана анын өзүнө жеке көз карашы болор, бирок кандай болгон күндө да, ал дагы, анын командасты дагы – силер баарынар биз кандай татаал материалга туш келгенибизди түшүнүшүнөр керек. Кечээ мен Ордокко болжол менен мына ушуну айткам.

– Мен сизди бүгүн да телефондон узак сөзгө тартып кеткениме өкүнөм. Бирок ичимде сүйүнүп жатам – мен билеримди билип алдым. Албетте, мен сиздин оюнузга кошулаам, Филофейдин теориясында дагы көп нерселер бар, ал жөнүндө ойлонуучу кез дагы алдыда. Бирок эмнеси болсо да ал биздин башыбызды катырарын катырды. Жан адамды калтыrbай, жер жүзүндөгү пендемин дегендин баарынын! Инсан деп мына ушуну айт! Ал ааламдын ачкычын бир бурап койду! Эгер биз, кечириңиз, өткөн замандын баардыгы үчүн кыйноо тарта турган болсок – ал эми иштин жөнү ошого баратат, сиз өзүнүз айткандай, ач көз адамдардын, башкача айтканда, биздин, биздин баарыбыздын, бизге чейинкилердин баарынын колу менен жасалган жаман иштердин баары үчүн күнөөгө бата турган болсок, аны өзүбүздөн башка кимден көрөбүз, кимге барып даттанабыз?! Жамандык изсиз жок болбостугу, аны ким жаратса ошолор менен бирге жок болбостугу, а мезгил сааты келгенге чейин генетиканын бункеринин бир жеринде тунуп жата берери белгилүү болду. Анан кимдир

бирөө бул үчүн эртедир-кечтир жашоодон баштартуу менен эсесин төлөшү керек экен да?!

— Ооба, ушундай болуп жатат, Энтони. Кеп жакшылык менен жамандыктын байланышы жөнүндө биздин аз ойлонгонубузда, аларды сөзсүз бир тутумда кармоо менен, жамандык басымдуу күч экендигин, жамандык өлтүрөрүн, биздеги биздин түпкүлүктүү милдетибизди дайыма өлтүрүп турарын, биздин ааламды камтыган ресурстарыбызды өлтүрүп, тиричиликтин башка жолдорун тааныш үчүн акылга мүмкүндүк бербегендигин, ошондо адам сапат жактан азыркыдан башка болмоктугун ойлобогонубузда.

— Мистер Борк, дene түзүлүшүбүз жактан азыр кандай болсок ушул бойдон калуу менен бирге, адамдар башка сапаттагы интеллектке ээ боло алар беле, жүрүш-туруштун башка сапатын күткөн жандардан боло алат беле, муну кандай ойлойсуз?

— Толук мүмкүн. Анткени биз өз киндишибизди өзүбүз кесип калбадыкпы, ааламдагы жападан жалгыз акыл берилген жандык биз болдук. Эч бир макулук бизге чендерген жок. Бизде руханий эволюциянын башка тиби, принципиалдык жактан башка өнүгүү болушу мүмкүн беле? Бул жөнүндө ойлонуу, талашуу керек. Адамдардын бир нерсесин танууга болбойт, ал, биз илим жана техникадан эмнеге жетишпейли, биз дайыма, тилекке каршы, бири бирибизди жеген жырткыч бойдон калып келатабыз.

— Өкүнүчтүү, му努буз өтө өкүнүчтүү. Демек, космостук монах бизди генетикалык кылмыштын үстүнөн кармаган туралы?! Бирок бул канчалык сандырак нерсе болсо да, биз азыркыбыздан башкача болушубуз мүмкүн эле деген ой мени

бир жагынан ызалантат. Мистер Борк, мындай ырастоодо бизди мазохисттик сарсанаага салып кетүүчү адаттагы идеалисттик обон жокпу?

— Албетте бар, анткени мазохизм — бул ээн чөлдө токой жок деп ыйлактоо.

— Андай токой жок жана болушу да мүмкүн эмес болсо эмне сунуш кыласыз?

— Бир гана нерсени — өзүбүздө жаны акыл-эстин токоюн өстүрүүнү.

— Муну кандай түшүнсөк болот?

— Муну кандай түшүнсөк болот? Өтө такмаза журналист экенсин! Филофейдин ачылыштарына келсек, бул: кассандро-эмбриондордун берген белгилериine кулак кагуу, Кассандранын ар бир белги-бетесин эскертүү катары кабыл алуу керек дегенди билдирет. Жарыкчылыкка төрөлүүнүн коркунучунун биздин ичибизде жетиле баштаган тарыхынын аягын ушинтип гана токтуууга болот. Генетикалык катастрофа жакын-дап келатат деген аң-сезим ар бир адамда жана бүткүл адамзатта болушу зарыл. Мен дал ушул жөнүндө «Трибюнга» арналган макаламда жазып жатам. Кечирип кой, Энтони, телефондон баарын айтуу мүмкүн эмес. Кыскартып айтканда, адамзаттын урпактар алдындагы жоопкерчилиги азыркы кезде жаны мүнөзгө әэ болуп баратат, балким бул эволюциянын жаны түрмөгүдүр. Кечээ Ордокко мен болжол менен мына ушуну айттым. Ал да ойго батып калды.

— Ооба, мистер Борк, бул жолу биздин Ордокко эки эсе кыйын, анткени мындай кырдаал анын саясий репертуарына кирбейт. Ордокко окшогон саясатчыларды мен эрөөлчүл саясатчы деп коём. Ордок душманы алдында турганда ишенимдүү аракеттенет, мына ошондо ал чабуул-

га өтөт, бул әлдин көзүнчө, көпчүлүк алдында болушу керек. Тар чөйрөдө ал «зарыл душман» деген терминди да колдоно коймою бар. Мына ошондо ал алдына киши салбайт. А бул жерде болсо, карабайсызыбы, кайдагы бир абстракция!..

— Андай деле эмес, Энтони. Мындай абстракция көз ирмегенче конкреттүүлүккө айланат да калат. Болгондо да өтө катаал мүнөздөгү конкретикага. Анткени бул адамдардын өмүрүнө байланыштуу болуп жатат.

— Ооба, албетте. Мен тек гана Ордоктун психологиясынын өзгөчөлүгүн белгилегим келет. Бирок бул анын саясий жашоосунун формасы дагы. Бирок мунун баары сөз арасындагы нерсе. Мен аяктадым, мистер Борк, кечиресиз, сиз менен сөз бүтө турган эмес. Мага телефон чалууга уруксат бербениз, жаныңызга жай бербейм.

— Жарайт, жарайт, Энтони. Зарыл болуп калса сүйлөшүүгө эмнеге болбосун.

— Жакшы калыңыз, мистер Борк. Кокус берүүнү көргүнүз келип калса — митинг «Альфа-Бейсболдо» алтыдан сегизге чейин, а пресс-конференция «Шератон» мейманканасында — тогуздан онго чейин.

— Ыракмат, эске алайын...

VI

Күмүштөй шыңгыраган таза аба, түркүн түстөгү бариктердин көз алдында дабышсыз кулап жатканы, шаар четиндеги үйлөрдүн чатырларынын үстүнөн коштошконсуп айланган канаттуулардын кайтып бараткан тобу күздүн ошол күнүн сүрөтчүнүн полотносунда түбөлүк калууга сурантып турду... Кайсы бир жакын арадан ойноп

жүрүшкөн балдардын ызы-чуусу угулат. Ошол ачык күн жан бүткөндүн баарына бейкүттүкту, жан тынчтыгын тартуулады – өз тиричилигине серп салдырыды...

Ошол Қудай берген кереметтүү күн өз кезеги менен өтүп кетмек, жана анын бул агымына эч нерсе жолтоо болбочудай туюлган эле, бирок али көзгө көрүнбөгөн, али жетилип келаткан, анан өзү жөнүндө билдириүү үчүн тымызын кубат жыйнай баштаган бир окуя астыртан жакындал келатты. Бул үчүн адамдар бирге чогулушу керек эле, болушунча көп сандаган эл чогулуп, болушунча бирдиктүү, деми ысык массанын тегерегине жыш жана тыкыс топтолушу керек болчу.

Роберт Борк saatын карап коюп жатты жана Ордоктун шайлоочулар менен алдыда болуучу жолугушуусун ушунчалык бир толкундануу менен, президенттик креслого жетүү үчүн Борк өзү сөз сүйлөчүдөй, газетчилер айткандай, өтүп жаткан учурду колго алыш, элдин ишеними менен колдоосуна ээ болууну алдына максат кылгандай болуп жатканын байкады. Эмне үчүн, кай себеп менен мынча өрөпкүп жатканын Борк өзү да түшүнбөдү. Бар болгону шайлоо алдындағы кампаниянын жүрүшүндөгү демейдеги иш-чаралардын бири – бөтөнчө эч нерсеси жок. Анан калса дегеле бул жөнүндө ойлоп кереги бар беле? Катардагы окуяга мынча маани берүүнүн, ага эч бир тиешеси жок нерсе үчүн мынча өрөпкүүнүн кереги бар беле? Апендилиги да! Қүйөрман болуп чыга келгенин кара.

Бирок ал өзүн канчалык табалабасын санаасы ордуна келбеди, ал жанын коёрго жер таппады. Ал сыртка чыккысы, ээн бакка баргысы келе берди, адатта алыш барбай, ары-бери ба-

сып, же кумга сырлуу белгилерди чиймелеп, ачык терезе аркылуу ойнотмодон чыккан музыка га кулак түрө турган. Ал азыр да угуп жатты. Бетховендин симфониясынан, анын космостук кенендигинен жана кубатынан ал көңүл жубатар бейкүттүкту издеөчү, музыка көп ирет боло жүргөндөй, аны алаксы-таарына, башка дүйнөгө, башка ой-санааларга, күтүүсүз ойлор менен кыялдарга алыш кетерине ишенчү, анткени ал бул жерде далай ирет ошентип өзү менен өзү болор эле. Музыка – бул күндүн кубатынын сансыз трансформацияларынын бири, ал Ааламдын түпкүрүнөн чыгат, а композитор болсо, радар катары, музыканы космостон угат, аны формага салат, шайкештик берет, конкрет угулгандай кылат деп ой жүгүрткөндү жакшы көрүүчү. Башкача айтканда, музыка – бул ааламдагы Мейкиндик менен Мезгилдин үнгө айланышы. Албетте ал өзүнүн бул «ачылыштарын» эч кимге айтчу эмес, айтса кишилер ага күлүшмөк. Ал турсун Жесси да билчү эмес. Анын дагы бир теориясы боло турган, аны да эч кимге айтчу эмес, бирок кээде ал тууралуу бирөөгө сыр ачкысы келчү: музыка, деп ойлоочу ал кээде, ададарга анын өмүрүнүн трагедиялуу кыскалыгынын кенемтесин толуктоо үчүн берилген. Адам музыка угуп жатканда, ага берилип кеткенде, ал адамдан тышкаркы категорияга өтөт, ал түбөлүктүүлүктүн агымына кошулат, анан анын өмүрү узарат, түбөлүктүүлүк менен жолукканда, балким, ондогон жылдарга, жүздөгөн жылдарга жана андан көпкө узарат, бирок биз билгендей өлчөмдө эмес, али табияты ачыла элек өлчөмдө узарат. А балким анын табияты эч качан ачылбай калат.

Бул жолу музыканы мындай кабылдоого белгилүү бир ынгай, белгилүү бир маанай, дуба окуу алдындағыдай, денизге сапарга чыгар алдындағыдай маанай керек экендигин Борк түшүндү... Ага бүгүн дал ошолор жетпей турган. Ошентип музыка да жардам бербеди. Анын үстүнө Жесси кармалып жатты. Иш аяктап, элдин баары үйлөрүнө кайтып, ошого байланыштуу жолдордо кыймыл кычап, тоскоолдуктар көбөйүп турган чак эле. Борк дагы үйдө тоскоолдукка кабылгандай болду. Иш жылбады, ошентип тез бүтүрүүчү нерсесин кармоого колу барбады. «Трибюн» ал убада кылган макаланы болушунча тезирээк алгысы келди. Ал болсо газет беттеринде сенсациянын түшүмүн кечиктирибей алуу керектигин билип туруп эле өзүн компьютерге олтурууга мажбурлай албады. Анча эле болсо, дагы түн ичинде иштейм, газетаны уятка калтыrbайм деп өзүн ынандырып, улам ары жылдыра берди. Өкүндү, жан алакетке түштү жана ошону менен бирге кагазга мыкты текст түшөт деп тымызын ичинен кымындады; ал муну өзүнөн сезип турду, текст анын башында жаандан кийинки чөптөй өсүп жатты. Макала өзү эле кагазга түшүүнү суранып турду. Ал күтүшү тишиш болбогон, ага тиешеси жок нерсени зарыга күтүп, иш кылбады. Бул шаардын калкы эн жыш жашаган бөлүгүндө, ичине эл шыкалган белгилүү спортзалда өтүүчү шайлоо алдындағы зор митинг, эмнегедир анын үйүнүн жанында, террасада, газондордо, анын ээн багында өтчүдөй сезилди. Анын үйүн калың масса курчап алып, демин кысып жаткансыды... Ал өзүн өзү параноик* деп тилдеди. Болбосо кантип ушундай элестесин көзгө?

Ал бирде үйгө кирип, бирде кайра сыртка чыгып, аркы-терки баса берди, саатын карайт, жыбылжыган музыка кулагынын сыртынан кетип жатат, телефондун кыйлага тынбай шынгыраганына карабай, жооп бербеди. Конок үйдөгү чон телевизорго жакындабады, алдын-ала аны койгусу келбеди; бул учурда сансыз каналдарда эмне берилип жатканын карабай туруп эле айтса болмок – баягы эле телетополон да... Жесси дале кармалууда... Ал жанын коёрго жер таппады, оюн бир жерге топтой албады. Бирок олуттуу ойлор да келе калып жатты. Мисалы, университете, ал эле эмес «Трибюндун» журналистери менен болгон маекте эмнегедир космос монахы Филофейдин кайрылуусу жеke Рим папасына багышталганы козголгон жок деп ойлоп койду. А чындыгында муну менен Рим папасы өтө татаал абалда калгандыгын оной түшүнсө болот да, эмне кылуу керек, мындай адаттан тышкаркы, ал турсун арты чуулуу болуп калуучу кайдагы бир өзүн монахмын деп атаган неменин кайрылуусуна пресса аркылуу жооп бериш керекпи, же жокпу, ал эми жооп берүү керек болсо эмне деп бериши керек?

Кассандро-эмбриондордун проблемасы баардык жердеги талкуулар менен талаш-тартыштардын предмети болгондо, ар кандай диндерде болуп көрбөгөндөй толкуулар башталышы мүмкүн экендигин Роберт Борк көз алдына даана келтирди. Филофейдин ачылышынын жолунда турган коркунучтардын бири ушул болучу.

Анткени Кудай менен кол жетпес биригүүнү чанкаган адам рухунун түбөлүк умтулуусунун азабын да, асылын да өзүнө камтыган диндердин ошол эле даражада өз билгени бар – Кудай

Кудайы менен, анан калса Кудай жалпыга бир, бирок өздүкү өздөй, өзгөнүкү – бул өзгөнүкү, өз менен өзгө – сыйышпас нерселер. Ар кандай диндердин чындыкка ээ болуудагы өз приоритеттерин аныктаарда калыстыктан таюучулугу, куру намыстуулугу, өзүмчүлдүгү да мына ушундан, бул негизинен дин төбөлдөрүнүн дүйнөлүк структураларында карама-каршы турууну жана, өз кезегинде, динге ишенген массанын бири биринен четтөөсүн, өз ара түшүнүшпөөчүлүгүн пайдалынат. Ошондуктан ушул себеп менен, Филофейдин ачылышын кандай жагдайда болбосун – же космос монахын каргышка тартып жана ошону менен саясий капитал жыйнап, же Кассандра тамгасынын ачылышын өз доктринасына¹ ынгайлаштырып, ошонун өзү менен культтун диапозонун кенейтүү жана динге ишенгендөргө өз таасирин арбытуу үчүн ар бир динде белгилүү бир күчтөр табылат, деп ойлоду Роберт Борк.

Башында тииди-качты болуп, андан соң улам кайталанып, өлкөлөрдү кыдырып жүргөндө, ар кандай эл аралык илимий конференцияларда кыйнала ойлонуп, бирок анысын түз айтууга батына албай жүргөн ойлор башына келгенин ал кайрадан эстеди. Эгер жер жүзүндөгү ар бир адам баардык динди күтүнүүгө эркүйүү болсо, эгер адамга баардык жерде эч нерсе менен регламенттебеген, эгер ал, албетте, Кудайга ишенсе, баардык болгон диндерге бирдей өлчөмдө жана бирдей «статус» менен таандык болуу укугу берилген болсо, ал башка баардык динди тааныбаган кайсы бир айрым конфессиянын, же сектанын

¹ доктрина – (лат.) окуу; илимий, философиялык, диний, саясий багыттагы системалуу окуу.



жактоочусу болбостон, дүйнөлүк диндердин ас-
самблеясынын мүчөсү боло алса жана ал өзүн
христиан да, мусулман да, буддист да, иудаист
да деп санай алса жана эч кандай шылтоосуз
алардын баары тарабынан таанылган болсо, жана
ушул катардагы ишенимдерге жана диндерге –
анын сүйүсү жана сый-урматы болсо, анын өзүн
oshол культтардын баарысы тааныса, жана ал
алардын идеялары менен нормаларын, бирок сек-
танттык эмес, обочолонбогон, а жалпы диндик
идеялары менен нормаларын эркин кабылдаса
эмне болмок, айрым инсандын турмушу кандай
нукка түшмөк, адам тагдырлары кандай абалда
болмок деген ойлор эле. Анда адамдар ортосун-
да диний мұнәздөгү тымызын жана ачық тос-
коолдуктар болмок эмес, бул өтө ири шаарлар-
дагы жана эл жыши жашаган өлкөлөрдөгү көп
динди карманган аралаш коомдор үчүн өтө маа-
нилүү. Балким иштин мындай абалы адам жа-
шоосун кыйла женилдетип, шайкештикке кел-
тирең беле? Балким баардық диндер өз алдынча
жана бири бири менен жөөлөшпөй, жүйөөлөшө,
адамды утурлап чыга турған ушундай бир учур,
ушундай бир тарыхый доор келгендер? Ошондо
20-кылымдын аягындагы адам мурдагы муун-
дардан айырмаланып, баардық диндер меники,
мен баардық диндерди тутунам, мен баардық
культтардын баардық ибадатканасына кирип
сыйынууга ақылуумун, баардық ибадатканалар-
да мен жат эмес зыяратчымын деп айтууга ақы-
луу болор... Мен христиан болуп туулгам, чо-
кундуруулгам, курандын сүрөөсү менен көмүлөм,
бүгүн мен православныйлар менен православный-
мын, кечээ мусулмандар арасында мусулман
элем, Жапонияда Буддага тайынгам, Швецияда

Лютердин тезистерин кайталагам... Кудайга болгон ишениминде мен эч кимге жат эмесмин жана бизди Жаратканга адамдын баардык тилдерде жана наречиелерде кайрылган дубаларынын мага жаты жок. Баардыгыбызды бирдей тыңдаган, биздин жасаган жаман иштерибизден бирдей азап чеккен жана биздин акыл-паразатыбызга жана жакшы иштерибизге жараша бардыгыбыз үчүн Ааламдын эшигин бирдей ачкан Жаратканга мен жат эмесмин...

Диндик жалпылык бир дагы динде Кудай идеясын солгундатмак эмес, тескерисинче, ага универсал, ачык, динамикалуу сапат бермек, жана баарыдан маанилүүсү – жакшынакай теорияларда эле эмес, диндин баштапкы маңызын-дагы, жасаган иштериндеги анын адамды сүйүүчү негизин ачмак...

124

Бул баарыдан мурда таң калыштуу, а балким сандырак идея экендигин, ал ишке ашпасын, бул жөнүндө өзүнчө, ичтен ойлонууга гана болорун, буга окшогон глобалдуу ойду айтууда, динге өтө берилгендердин намысына, жашоо ыңгайына шек келтирбөө үчүн, мындай идея адамды дал кылып саларын эске алып, өтө сак боллуу керектигин, албетте, Борк түшүнчү. Дал мына ушул себептен улам футуролог Борк көнүлүнүн теренинде уялаган ойлорун ачыкка чыгарбай келатат. Диний космополитизмдин актуалдуулугу чындыктын өзү катары, адамдардын жана диндердин жаңы руханий байланышынын өтө зарыл модели катары өзүнөн-өзү дайын болуп турганда да айтууга оозун белендеп келип, карманып калган. Бул Кудайды издеөдөгү, башкалардан «озунууга» умтулган атаандаш культтар-

дын ар беткей аракеттери эмес, биргелешкен кадамы болмок.

Жеке көп конфессиялуулук идеясы культтук иерархиялардын укмуштай ачуусун келтирерин, кандай ызы-чуу көтөрүлөрүн, анын шордуу башына кандай таштар атыларын, кандай күнөөлөр, кандай айыптар коюларын, кандай дүйнөлүк ересь менен айыпталарын ал жакшы түшүнөт. Эгер өзүмчүлдүк менен пайдакечтик адам табиятына башынан таандык болсо жана биологиялык сапатына жакындап турса, мындай аракеттер боло турганынан кенедей да шек санабаш керек. Ошондо өзүнүн улуу пайгамбары үчүн ыза болгон, башка диндердин кайдыгерлиги менен колдоого ээ болгон мусулман иерархиясы тарабынан өлүм жазасына тартылган шордуу Салман Рушдинин тагдыры аныкына караганда алда канча женил болор әле: канткен менен да Салман Рушди азырынча баш калкалай турган жай тапты, а эгер динге берилгендердин көп диндүүлүккө келишин жактаган адамдын андай мүмкүнчүлүгү болбой калышы да толук ыктымал эмеспи, ошондо жаалданган культтар тарабынан баардык жерден куугунтукталган жана баардык жерден айдалган ал еретикке жер жүзүнөн шордуу башын катар турган орун табылбайбы, ал турук ала турган жер эч качан, эч жерде болбойбу? «Мындайда сага космоско, Филофейге кирек качуу гана калмак, — деп өзүн өзү шылдындай ойго батты Роберт Борк, аナン капысынан башына бир ой кылт эте калды: — Аナン калса тагдыр Филофейди те кол жеткис бийиктиктен адамдарга кашкайган чындыкты айттуу үчүн космостук орбитага чыгаргандыр?»

Мына ушундай ойлор менен алек болуп жатып, Борк аз жерден шайлоо алдындағы жолугушуунун трансляциясының башталышын өткөрүп жибере жаздады. Саатын караса алты болуп калыптыр. Ал конок үйгө телевизорго жөнөдү. Дал учурunda келиптири! Алып баруучу телекөрүүчүлөрдү «Альфа-Бейсбол» спорт залынан президенттикке өз алдынча кандидат Оливер Ордоктун шайлоочулар менен жолугушусун түз алып берүүнү көрүүгө экранга чакырды.

Аңыча спорт залдын эл жайнаган панорамасы көрүндү. Кылкылдаган элге сан жетпейт. Эфирден аарынын уюгундагыдай басыңкы гүүлдөгөн үн угулду. Борктун көз алдынан адам жүздөрү, кандай олтургандары, миндеген ар кыл түстөгү адамдар жылып өтүп жатты. Жолугушуу өтчү жердин жасалгасы кандидаттын командастынын дурус иштегендигин айтып турду. Спорт залдын кумпасы алдында Ордоктун жылмайган портрети тартылган зор аба шары илинген. Ар кай жерде: «Ал букаралардын таламын билет», «Ордок – эртеңки президент!», «Ордок жаңы экологиялык проблеманы сунуш кылат», «Жумушсуздар Ордокко ишенет!», «Феминисткалар приоритет талап кылышат!», «Добушубузду өзүбүздүн Ордокко берели!» жана дагы ушысяктуу транспаранттар. Операторлор плакаттарды ири планда көрсөтүшүп, чебер иштешиптири.

Буга окшогон эли көп жолугушууга ылайык баары шайма-шай өтө баштады. Ызы-чуу, эстрада музыкасы, комментаторлордун шайдоот үндөрү, тартипти көз ирмебей карап турган полицейскийлер. Оливер Ордоктун өзүнүн олтурушу да салтанаттын себепкерине татыктуу. Анын кый-

мыл-аракеттери ишенимдүү, өзү орто бойлуу неме булчундуу, тамырлары баржайган мойнун кой-кайтуп, башын жогору көтөрүп сыймыктуу олтурат. Кубарынкы, жаланган эринине жыл-маюусу жарапшык берип, ошол эле жандуу жыл-маюусунун ары жагындагы аярлыгы менен чапчандыгын көздөрү сырдуу жашырып турду. Ал боюнун кыскалыгын сергектиги, кыймыл-аракетинин шайкештиги, үнүнүн бөтөнчө жагым-дуулугу менен толуктаган тиш каккан конферансъени эске салды. Ордок залдын жакшыниеттүү кол чабуулары алдында, жандай басышкан кенешчилири менен жардамчыларынын коштоосунда трибунага барды. Президент-тиkke кандидат көрүнөр замат топтошуп турушкан фоторепортлерlor жабалактап аны мээлешип, аппараттарын шыркылдатышып, жарк этмелерин жаркылдатышып, жан алакетке түшүп калышты. Эфир убактысынын бир минутка же-тип-жетпеген мезгили ичинде эл менен жолугушуунун атмосферасы митинг башталар алдында кандай болушу керек болсо дал ошондой болду жана бул аракеттеги американлык демократияны, шайлоо алдындагы кампаниянын иштиктүүлүгүн дагы бир ирет айгинеледи.

Эмне экени түшүнүксүз бир күн кечке тынчсызданган, зарыгып ичтен тына күткөн Борктун жүрөгү болуп жаткандарды көрүп, ылдыйлай түштү, өзүн ашкере санаакорлугу үчүн же-меледи.

Анан чынында эле бүт көнүлү жалгыз Оливер Ордокко бөлүнгөн элдин бул массасында, микрофондор күчтөкөн анын сөзү эбегейсиз кенен залды жаңыртып, тизмектеше жалындаап ағылышып жатканда, адисинен ашып кетчү бир

нерсени байкоо кыйын эле. Ордок кыйла дурус сүйлөп жатты, актуалдуу проблемаларды козгоду, сезү бутага тийгенде, элдин көнүлүндөгү көйгөйдү айтканда анын сезү бир нече ирет кол чабуулар менен токтолулду. Президенттикке кандидат өзүнө саясий ишеним алуу үчүн колунан келгендин баарын жасады: көпчүлүктүү канаттандырууга, көнүлүн бурууга, багынтууга аракеттенди. Ал мөөнөтү бүтүп бараткан президентти аёосуз сыннады, сенаторлорду, массалык-маалымдоо каражаттарын, кайсы бир корпорациялар менен компанияларды, финансы структураларын сыннады; булардын баары бирге жана айрым-айрым бир нерсени аягына жеткире жасабаган, бир нерсени баштап коюп бүтүрбөгөн, кирешелерди жашырган, мына бул олтургандарды мүмкүн болгон байлыктан ажыратышкан немелер, а бул болсо ушунун баарын калыбына келтирүүгө жана көп эселентип кайтарып берүүгө убада берди. Сөзүнүн ушул жери күчтүү чыкты, зал бүтүндөй толкуду, Ордоктун арааны жүрүп, эл алдында жылдызы жанды. Анын ооматы жүрдү.

Роберт Борк экөөнүн кечээги телефондо сүйлөшкөн сөздөрүн канчалык денгээлде өсине тута алгандыгын билүү үчүн Ордокту тап жылдыrbай байкап олтурду. Жок, космос монахынын кайрылуусу жөнүндө Ордок азырынча ооз ачпады. Балким ушунусу да туурадыр, мүмкүн, мындай чон саясий жыйында андай маселени козгоп кереги да жоктур? Балким Ордок, көпчүлүктүү сөзгө кызыктырып арбап, күнүмдүк жашоонун актуалдуу проблемаларынын чытырман токоюна алып кетип, ошону менен регламенттин аягына чыгайын деп жатты бекен?



Бирок кандай болгондо да көпчүлүктүү алаксытып, Филофейдин феноменинен* кыйгап өтүү Ордоктун колунан келбеди. Залдагы микрофондон берилген эн алгачкы суроо дал ошол жөнүндө болду:

— Мистер Ордок,—деген аялдын шынгыраган үнү угулду. — Менин атым Анна Смит, мектепте мугалиммин. «Трибюнга» жарыяланган космос монахы Филофейдин кайрылуусу жөнүндө сиздин оюнуз кандай, ошону айта алар бекенсиз? — Аял баскылыктагы микрофондун жанында түптүз болуп, өрөпкүп турду.

Капысынан катуу толкун урган кемедегидей болуп, залдагы эл козголо түштү. Гүүлдөй чыккан үндөр бат эле басылып, жооп күтүп калды. Бул демейде бурулуш деп атап койчу учур эле.

— Ооба, урматтуу Анна Смит,— деди бир тынымдан кийин Оливер Ордок, заматта бою жыйрылып, өңү өзгөрүлө түшүп,— мен ал документти окуп чыктым жана ал жөнүндө көп ойлондум. Биздин жолугушууда да мындай суроо берилерин күткөм, жашырганда эмне, албетте шайлоо алдындагы компанияга анын түздөн-түз тиешеси жок деңизчи. Бирок силердин тынчынарды алган нерсе, урматтуу шайлоочулар, мени да кайдыгер калтыrbайт. Анын үстүнө, бул ма-селе, менин оюмча, баардыгына мүлдө тиешелүү. Аナン ушуга байланыштуу айтайын деген оюм мындай, — деп сөзүн улады Ордок. — Албетте, мен бул сыйктуу саясаттан алыс проблемага анча кунт койгон жокмун. Бирок, менин оюмча, монахтын, тактап айтканда, азыркы учурдун чон окумуштуусу Филофейдин ачылышы адам баласы үчүн сыноо мезгили келгендигин айтып турат. Биз өзүбүздү ашыра баалап жибериппиз,

аттин. Баарыңыздар газетаны окудуунуздар, сөз эмне жөнүндө экенин билесиздер. Филофейдин берген белгисин жакындаш келаткан катастрофа жөнүндө эскертуү катары кабыл алуу керек. Ушундай эмеспи!

Бул учурда телеобъективдер көздөрүнөн бир нерсени кооптоно күтүп олтургандардын жүздөрүн, ар кандай абалдагы учурларын чоносто көрсөтүп, залда жылып жүрдү. Роберт Борк ушул учурда залда болбой калганына өкүнүп, экран алдында селейди. Ордок элди ынандыра алар бекен?

— Аナン эмне кылуу керек? — деп сурады мугалим аял мемирий калган тынчтыкта.

Анын суроосу ак дилинен чыгып, аргасыздыгын билдирип турду.

— Менин оюмча,— деди Оливер Ордок,— ар бир адам өзү чечиши керек. — Зал уу-дуу боло түштү. — Ал эми терендетип айтканда,— деп ой жүгүртө баштады Ордок, залдагы уу-дууну басууга аракеттенип, — анда, албетте, мейли социалдык, мейли, Филофей билдиригендей биологиялык болсун, катастрофанын алдын алуу үчүн тиешелүү программа иштеп чыгуубуз, кассандро-эмбриондордун эсхатологиялык реакциясын, башкача айтканда, жашоодон баш тартууга умтууучу кубулуштарга каршы күрөшүү чарагаларын көрүшүбүз зарыл.

— Мага сөз беринизчи! — деген дагы бир аялдын үнү чыкты. Кайырма жака сары блузкачан, кулагында металл сөйкө жаркылдаган кара чач, кара торусунан келген, түрүнө караганда мулат деп ойлогудай бир аял кадамын өтө чечкиндүү шилтеп, баскылыктагы микрофонго келди. — Мен унчукпай коё албайм, жана да биз айтпай



коюуга тийиш эмеспиз! – деди ал эки жагын каранып. – Ооба, биздин кварталдардагы жашообуз такыр женил эмес. Бирок биз дайыма бала күтсөк деп, алардын төрөлгөнүнө кубанып келгенбиз. Ошондуктан биздин бул жашообузга эч ким кийилигишпесин! Космостогу монахтын эмне иши бар?! Эмне үчүн ал менин жеке турмушума кийилишиет? Мен буга таптакыр каршымын!

Залда кайрадан уу-дуу башталды, олтургандардын бир даары туура дегендей баштарын ийкелишти, айрымдары орундарынан туруп, колдорун булгалашып, жактагандыктарын билдиришти.

Ордок мулат аялды тынчтыууга аракеттенди:

– Туура, мен сизди түшүнүп жатам, айым, бирок Кассандра тамгасынын пайда болушу бизге баш ийбейт. Биз аны болгон реалдуу чындык катары карашыбыз керек.

– Эгер келечектеги президенттин трибунасынан туруп алып жанагы космостогу монахты жактайлы десек, анда сөз башка! Анда ал быякка келсин, бизге, аялдарга айтып берсин, өзү барып алып бизди кекетип-мокотуп жаткан асманына биз эмне күнөө кылган экенбиз! – аял сөйкөлөрүн жаркылдата, ого бетер алкынып, тегерегиндеги өзү менен тилектештерди дүүлүктүрдү. Балким ал үйүндө да ушинтип ажылдаган немедир, а балким анда үй да, эр да жок чыгар. «Бактысыз шордуу ай,— деп күбүрөдү Роберт Борк,— кандай гана каргашалуу жаңылыштык. Ал байкуш азап тартып жатат, аны түшүнсө болот».

Аял болсо баягыдан да күчөп, алкына берди:

– Ал даанышман окумуштуу деп айтууга сизге оной. Ал биздин көзүбүздү ачкан имиш. Ал

эми мен үчүн орбитадагы бул тип – акмак! – деп кыйкырды аял, тилинен заар чыгып.

Ушул учурда уу-дуу болуп жаткан зал тып басылып, көз ирмемге тымтырс боло калды. Эч ким аны тыйган жок, эч ким коомдук тартиптин эрежесин сактоону эсине салбады. Ыңгайсыз абалда калган Оливер Ордок да ал жөнүндө эскертуүгө даабады. Ангыча Америкада ошол saatta телевизор көрүп олтургандардын көбүнүн оозун ачырып, нес кылган көрүнүш болду.

– Мына, көргүлө, менин жашыра турган эч нерсем жок, мына карагылачы, мен эмне кылышым керек?! – деп кыйкырды аял, энтиге дем алып, анан өзүн чекеге сайып көргөзүп. – Мына бир нече күндөн бери менин чекемде жанагы балакет так, Кассандра тамгасы, космостогу азездилдин айтуусу боюнча бул шүмшүк ушинтип аталат имиш! – аялдын жүзү телекрандан ушул учурда или план менен чыга калды жана маңдайындагы жоболондуу кочкул-кызыл так, кабар берип жаткансып, өчүп-жанып даана көрүндү.

– Мен эмне гана кылбадым – бетмай да, упа да жаап көрдүм, – деди аял эрдинин дирилдегенин алаканы менен калкалап. – Пайдасыз. Жок кыла албай койдум. Күндүз да, түн ичинде да! Демек мен жанагы космостогу жексурдун көзөмөлүндө экемин да? Демек ал мени көзгө сайгылап: көрүп ал, сенин түйүлдүгүн – сага каршы, энесине каршы, жашоого каршы аны өлтүрсүн деп белги берип жатат дегени тура! Демек ал туулгусу келбейт, жашоодон коркот экен да? Ушундайбы? Анын жашоодон көнүлүн калтырган ким, туула элек немени өлүмгө ким

түртөт, жарық дүйнөдөн баш тартууга аны ким мажбуrlап жатат? Ким менин жеке турмушума кийлигишкен? Мени космостон туруп алыш, кайдагы бир каргашалуу тапкыч нурлар менен нурландырууга кандай акысы бар? Биз бул жерде олтурабыз, ал болсо, жанагы бизге даанышман деген Филофей космостон нурларын жиберип, аялдардан кассандро-эмбриондорун издең жатат. Бизди көзөмөлдөйт! Бизди көзгө сайгылап, акмаңтыгыбызды ашкерелеп жатат! Арғабыз канча? Мени жалгыз деп ойлойсунарбы? Ушул залда мага окшогон аялдар олтурушкан чыгар, мүмкүн алар али мандайында Кассандра тамгасы бар экенин билишпес?! Кана, эми эмне кыл дейсиңер, эл журт. Мен кантитшим керек? Жашоодон коркот экен деп ичимдеги түйүлдүктүү өлтүрөйүнбү? Демек мен, менин тагдырым, менин жашоом ага бир тыйынча эмес экен да? Же мен ага жерден бейиш даярдашым керекпи?! Кантит? Атаганат андай болсо кана! Бирок дүйнөнү түз жолго салуу менин колуман кантит келет? Же мен асынып өлүшүм керекпи? – ушинтти да, аял буркурап ыйлап жиберди, башын чайкагылап, чачын жула баштады. Алдынкы катардан кимдир бирөөлөр чуркап келип, кучактай кармап, алыш чыгып кетиши.

Залда кайрадан мемиреген тынчтык өкүм сүрдү. Миндеген кишилер үндөбөй олтурушту. Баары Оливер Ордок жөнүндө таптакыр унутуп коюшкансыды. Телекамералар трибунадагы аны көрсөтпөй, бирде олтургандардын өнүнө үнүлүп, бирде жалпы панораманы берип турду. Бир маалда экрандан Ордок көрүндү:

– Мен бул жерде бардык суроолорго жооп бере алабыз деп ойлобойм. Мүмкүн атайын... –

деп келатканда, анын сөзүн залдан бирөөнүн үнү бузуп кетти:

— Кечиресиз, мистер Ордок, — деп кайрылды алысқы бурчтагы микрофондон бир эркек, — менин айтайын дегеним, сиз оюнузга эч жаман нерсе албаныз. Биз сизди колдойбуз, бирок көрүп турбайсызыбы, баары тен катуу санааркап жатышат. Мен өзүм врачмын, ошентсе да бул бир укмуш экенин танбайм, бул аялды мен түшүнөм, анын кайгысы катуу, жана мындайлар дагы канча дейсиз! Ал өзү ким болбосун, кимдир бирөөнүн биздин турмушубузга ушундайча кийлигишкени болобу?! Бириңчиден бул биздин Конституциябызды бузгандык. Суроо туулат: биз демократиялык өлкөдө жашап жатабызыбы, же жокпу? Биз өзүбүзгө өзүбүз ээбизби, же жокпу? Адам укугун сактоо деген кайда? Инсандын укугун тепсөөгө ким батына алат? Мейли ал илимий концепция болгон күндө да, ким бизди кайдагы бир теорияга жараشا жашоого жана иш кылууга мажбурлай алат? Эгер мен аны, жанагы концепцияны, кабыл албасам, эгер ал менин таламдарыма туура келбесе, анда мага лабораториялык жол менен тигил же бул жашоо ынгайын тануулоого эч кимдин акысы жок. Мен Филофейдин кайрылуусун күнт коуп окуп чыктым. Көп ойлондум. Анан бул жерде, сизди өтө сыйлаганым карабай, сиз менен макул эмесмин, мистер Ордок. Мен Филофейдин сунуштарын колдоого мүмкүн эмес деп эсептеймин. Илимий көз караштан алганда, балким аныкы туурадыр, бирок практикада — жок, аныкы туура эмес. Тажрыйба жүргүзүүчү келемиштер биз эмеспиз!

— Туура айтат! Азамат! Абдан туура! — деп ордунаң кыйкырган үндөр угулду. Зал уу-чуу түшүп калды.



Телекамералар бирде тигил, бирде бул кый-кырып жаткан шайлоочунун жүзүн көрсөтүп жатты. Бир учурда телеоператор Ордокту ири план менен көрсөттү. Анын кебетеси адамдын боору ооругандай эле. Ал залда башталган ызыччууну кантип басарын, эмне кыларын билбей, трибунада айласы кетип турду. Аナン дал ушул минутада Борк Ордоктун бетинде кайрадан пайдада болгон, капысынан кайдандыр тээ ары жагынан чыга келген, тымызын жинденгендикин көзгө суук туундусун, сорпонун тактарын байкады. Бетине чолосуз чачыраган бул сорпо кызгылт күрөн тартып, ысык жана нымдуудай көрүндү – алыстан, экрандан дал ушундай таасир калтырды. Болуп жаткандарды, жүзүндөгү ыптыласчылыктын булагы өздөрү экендигин адамдардын билгиси келбегендигин көрүп турup, Борк өзү жаман болду. Ооба, Филофейдин четке кагууга мүмкүн болбогон улуу ачылышын түшүнүүнү каалабагандык. Борк Ордокту да чындалап аяп кетти, ал өтө басмырланып, кемсингендей, жылдызы жерге түшүп олтурду. «Жолу болбосо ушул да, – деп Борк жолдошуна жаны ачыды. – Баарынан да эми чөгүп кетпесе десен. Эптеп залды ишенирип, өз көз карашын коргоп калса экен. Мына ошондо ал мурдагы позициясын ээлейт. Бирок ошол колунан келээр бекен? О Жараткан, бул эмнен! Биздин кендирибиз кесилген, бизде күнөө жок, бирок биз өзүбүзгө келгенде керен жана сокур бойдон калдык! Шордуу Филофей, азыр ушул залда болуп калсачы!»

– Мистер Ордок, мен сизден суранам, өз атыман да, эгер мага кошулушса, шайлоочулардын атынан да суранам. Муну бул боюнча калтырууга болбойт! – деп ызыччууга карабай, баягы враач-

мын деген киши микрофонго кыйкырды. – Американын граждандарына кандай эксперимент болбосун жүргүзүүгө эч кимдин укугу жок! Жанагы космостук монах деген неме жалпы адамзатка карата айтып жатат, ал өз иши, биздики эмес. А биз – американлыкпиз. Биз – суверендүү адамдарбыз! Кошмо Штаттардын территориясында провокациялык нурландыруунун жүргүзүлүшүнө тыюу салынышы зарыл! Айтсын өз сөзүн Конгресс, айтсын өз сөзүн федералдык органдар!

– Туура айтат! Тыюу салуу керек! – деген кыйкырыктар угулду туш-туш жактан. – Тыюу салынсын!

– Тынчтаныңздар, жентльмендер! Сиздерден өтүнөм, айымдар! – деп сценадагы алыш баруучу өз микрофонунан тартипке чакырууга аракеттенди. Ал кымбат баалуу чоң алкактуу көз айнекчен, жылтырата майланган чачы кынабы менен жаткырылып таралган, кийингени кынтыксыз, салабаттуу адам болучу, түрүнө караганда иштин мындай болуп кетээри ал үчүн да таптакыр күтүүсүз нерседей көрүндү. Ал эмне кыларын билбей абдырап, галстугун улам чойгулай берди. – Микрофонго кезек менен келиши низдерди суранам! – деди ал. – Мен сизге сөз берем, бирок кезеги менен, сизден суранам, кезек менен.

Бирок кеч болуп калган эле. Баскылыктардагы микрофондордун жанында дароо бир нерсе билдириүүнү, мурда айтылгандарга кошумча дагы бир нерсе айта салууну өтө каалагандар топтолуп турушту.

Ошентип алыш баруучу микрофондорго кезек берүүнү жөнгө салуу менен гана алек болуп калды:

— Бириңчи микрофон! Сөз экинчиде! Мархамат! Үчүнчү микрофон! Бешинчи, жетинчи, онунчу...

Микрофондон микрофонго чыгып сүйлөөчүлөрдүн эстафетасы көзгө көрүнбөгөн от болуп чуркады, ойлор улам барган сайын так кесер айтылып, алардын манызы Филофейдин ачылышы менен идеяларын кескин кабылдабоого, аны орбитадан кууп чыгууга чеккиндүү чакырыктарга, космосто дүйнөлүк чагымчы, ай-ааламды буй кылган жоболондуу зөөкүр дегенге чейин барып такалды; ал эми дагы бирөө, сыягы орус эмигранттарынан болуу керек, Филофейди ал турсун КГБнын баканооздорунун бири, бооз аялдардын артынан көзөмөлдөтүп койгон космостогу жоон билек айгак деп таштады. Дагы бирөө: бул Филофей деген Россиянын космоско ташталган таасир этүүчү агенти, ага Американы ичен бузуп-жарып жок кылуу, коомдо генетикалык бомбанын жарылышын пайда кылуу тапшырмасы берилген десе, андан кийинкиси бул эл аралык мафиянын кылғаны, ал азыркы коомду былк эттирибей көзөмөлгө алуу үчүн кандайдыр бир глобалдуу акция ойлоп таап олтурат деген жоромолду айтты. Чогулгандардын башына келген дагы ар кандай биринен бири коркунучтуу жоромолдор айтылды. Анан андан ары кара ниеттик менен жүзү каралыкка эзелтен колдонулуп келаткан ашмалтай сөздөр айтылып, ага космостук деген кошумчаланды — космостук азезил, космостук жин-шайтан, космостук анархист жана ал түгүл аргасыз мактоо — космостук Faust болуп чыга келди...

Бирок канткен менен да көпчүлүгү чын дилинен, санаасында турган чочулоосун жашыр-

бай айтышты, албетте баары бир кишидей Филофейге, анын социалдык-биологиялык ачылыштарынын үрөй учурган аң-сезим менен акыл-эстен кандай болбосун айдап чыгууну көздөп, каршы болушту; бул учурда алар баарыдан мурда, кылымдардан кылымдарга эч кандай «Касандранын белгиси» менен иши жок эле өнүп-өсүп жана гүлдөп-чардап келаткан адамзат тарыхына кайрылышты. Ушунун баары чынында катуу таасир калтырды, бөтөнчө аялдар көз жаштарын көлдөтүшүп, сактап калгыла, алардын жеке турмуштарына тапкыч-нурларды кийлигиштирибей коргоп калгыла дегенде. Анан акырында сөздүн жүрүшүндө космос монахынын маселесин БҮУнун өзү колго алсын, адамзатты коргоп калуу максатында чара көрүү үчүн БҮУга маселе коюлсун деген талаптар айтылды.

138

Мына ушулардын баарын көрүп олтуруу Роберт Боркко оор, кейиштүү болду. Дайыма моонга алуу анча кыйын болбогон, жаралган күнүнөн тартып күтүлүп келаткан тышкы дүйнөнүн глобалдуу катастрофасы менен эмес, а түгөнүп бүтпөгөн, улам барган сайын амалкөйлүгү жана таш боорлугу артып бараткан карасанатай арам иштер пайда кылган тукум куучулуктун түпкүрүндөгү бүлгүн алышп келаткан келечектеги акыр замандын чыныгы маңызын ачып көргөзэйүн деген Филофейдин аракетин элдин көпчүлүгү түшүнбөй тургандыгына Роберт Борк кайгыруу менен ынана берди. Алмустактан бери жасап келаткан арам иштери үчүн, Кудай белек кылган жашоо алдынdagы күнөөсү үчүн жооп берер күн келет деген адамдагы түбөлүктүү, инстинкт менен келген коркунуч аны коё бербеди. Ал эми

жашоо ага бир жолу гана белек кылынган жана кайталанғыс, ар бир пендеге түбөлүккө эмес, узак убакытка берилген, башынан Мейкиндик менен Мезгилде лимиттеширилген жана чектелген.

Оливер Ордоктун абалы зээн кейитерлик болчу. Анын жети өмүрү жерге кирип баратканын Борк элестетти, Ордокту кандайдыр бир денгээлде эскертсе да, окуя ушуга жетерин алдын-ала көрө албаганына өзүн күнөөлөдү.

Ордок чын-чынында акмактай абалда калды. Ага эч ким көнүл бурбай калды, бул жолугушууга тиешеси жоктон бетер Ордок трибунада жалгыз кала берди. Баардык айтылган сөздөр жана каяшалар бүтүндөй жалгыз Филофейге бағышталды, көнүлдүн борборунда урматына ушул митинг уюштурулуп жаткан Ордок эмей эле, космос мейкиндигинин кайсы бир жеринде Филофей болду. Баскылыктагы микрофондорду ага, президенттикке кандидатка эмес, монах Филофейге бир нерсе айтуу үчүн жулунгандар ээлеп алышты. Ал эмнегедир трибунада сокоюп тура берди. Анын көз алдында баары базарга айланды да калды. Ордоктун миссиясынын маанилүүлүгү жөнүндөгү ойго шайлоочулар менен телекөрүүчүлөрдү ынандыруу үчүн көрүлгөн даярдыктар менен чарапардын баары сая кетти. Ордоктун жылмайган портрети илинген спортзалдын кумпасы алдындагы аба шары азыр күлкү келтирерлик бир нерсеге айланды. Өзү болсо аргасы түгөнүп, алдан тайып, эмне кыларын билбей делдейди. Ага кенешчилери менен жардамчылары чуркап келишиб, бир нерселерди шыбырашууда, бирок ал дале болсо күткөнү барсынып трибунада турат. Қөздөрү алачакмактап ачуулуу, жүзүн мұлдө сорпонун тактары каптаган. Бул

толук ойрон болуу, бүткүл өлкө алдында ойрон болуу эле.

Митингдин дайрасы башка нук менен акты. Эгер чөгүп баратканга бир тал саман таштаба-ганда, ким билет, аягы эмне менен бүтөт эле. Сценага ангыча шайдоот басып, кайдан-жайдан бир жаш жигит суурулуп чыга келди; ал дале болсо галстуругун улам чойгулап коюп, чыгып сүйлөөчүлөрдүн кезек тартибин сактатууга пайдасыз аракет кылууну улантып жаткан алып баруучунун жанына чечкиндүү басып келди да, бирдеме деп туруп, тигинин колундагы микрофонду күч менен жулуп алгандай болду. Анан залга кайрылып, катуу унчукту.

— Капысынан келип калгандыгым үчүн ке-чирип коюунуздарды суранам. Мен өтө маанилүү бир нерсе айткым келет!

Уу-дуу басандай түштү. Зал кыйлага меми-реп тыңчый калды. Эми бир секунданы да сая кетирбөө керек эле.

— Менин атым Энтони Юнгер,— деп өзүн таа-ныштырды капыстан пайда болгон жаш жигит.

«Ии, Энтони Юнгер, демек ушул турбайбы. Көзгө толумдуу жигит экен!» деп ойлоп койду Роберт Борк.

— Менин ысмым силерге эч нерсе билди-рбейт, — деди Юнгер — Бирок мен дагы биздин округдун силердей эле шайлоочусумун. Анын үстүнө мен мистер Ордоктун командастындамын, анын консультанттарынын бири болом. Қонул бөлүп коюунуздарды өтүнөм. Биздин митинг биз-ге космостон ташталган проблемалар боюнча дис-путка эмес, а президенттикке кандидат менен жолугушууга арналган. Ошондуктан биздин шай-лоо алдынdagы талкуубузду улантканыбыз ду-

рус болор эле. Ал эми Филофей жөнүндө башка бир учурда сөз кылсак, анткени байкашыбызга Караганда, бул укмуштуудай кабар жөнүндө дагы көп ирет ойлонууга жана талашууга туура келет. Ошондуктан регламент боюнча иштөөнү сунаштырылган. Мистер Ордокту Филофейдин проблемасына алаксытпай, өзүнүн корутунду сөзүн айттып берүүсүн сураналы.

Бул өтө өз учурнадагы айла эле. Чатак ооздукталды. Борк Энтони Юнгерге ыраазы болду. Болжол менен аны ушундай го деп элестеткен. Андан ары эч ким, анын ичинде Борк өзү да, күтпөгөн иш болду.

Ордокту да баалаш керек – ал демилгени колго алаар мүмкүнчүлүктүү кетирген жок:

– Ооба, мен сөзүмдү улантайын, – деп дароо даяр болду ал, ушул учурда анын көздөрүнөн кандайдыр учкун жылт эте калды, көз ачып-жумгандын ортосунда өзгөрө түшкөн жүзүнө Караганда, анда бир нерсе болуп өттү. – Ооба, урматтуу шайлоочулар, азыр Энтони Юнгер айттып өткөндөй, мен бул жерде сөзүмдү улантуу үчүн турам. Бирок бир арзыбаган ондоо киргизмекмин. – Ал олтургандарды кыдырата сынай карап, тыным жасады да, мындайча түшүндүрдү: – Мен дал ошол Филофей жөнүндө, дал ошонун өзү жөнүндө, Филофей жөнүндө айтмакчымын, – деп баса көрсөттү. – Мен бул жерде микрофондордон айтылгандарды улап, бизге космостон психологиялык чабуул жасалгандыгына байланышкан нерсени өнүктүрө, биздин генетикалык кырдаалды чечкиндүү түрдө сынданай сүйлөгүм келет. Мен булар жөнүндө бириңчи иретте айтмакчымын, анткени мен шайлоочулардын, элдин ою менен жашайм. Биз мына бул жерде

баарыбыз биргебиз, мага бул баарынан маанилүү. Бул жерде микрофондордон мага руху жактан жакын сөздөр сүйлөндү. Мен да бул жөнүндө, американын демократиясы үчүн барып турган жогорку нарк болуп саналган биздин укуктарыбызга жана эркиндигибизге космостон жасалган кулак уккус агрессия жөнүндө, болжол менен ушундай ойлогом. Филофей космостон биздин турмушубузга кийлигишип жатат деп бул жерде туура белгиленди, мен да ошону туура деп эсептейм. Мен дагы бир нерсени кошумчалар әлем – ал муны каалайбы, каалабайбы – акыры келип биздин демократияга дагы арам иш жасап жатат. Мындай караганда мүмкүн эместей, бирок ушундай. Бул караниеттик менен, адамды жек көрүүчүлүк менен ойлонуштурулган жамандык. Биз сiler менен дагы бир жолу күбө болуп жатабыз, азезилдин жүзүкаралыгына чыны менен чек жок. Сөзүмдүн башында өзүм маектешип көргөн, компетенттүү сыйкташып жүргөн айрым бир белгилүү адамдардын пикирлерин айтып келип, анан бул жөнүндө өзүмдүн оюмду ортого салмакчы әлем. Бирок сөзүмдүн экинчи бөлүгүнө өтүүгө, Филофейдин кайрылуусуна өзүмдүн жеке мамилемди билдириүгө, өзүнөр түшүнсөнөр, мен али үлгүргөн жокмун. Микрофондон айтылгандардын баары мен айттайын дегендөр менен дал келет. Мына ушунун өзү сонун, ушунун өзү менин позициямдын тууралыгына мени ишендирет. Азыркы коомго капысынан болуп көрбөгөндөй коркунуч туулду деген ойду мен толугу менен колдойм. Өзүн монах Филофеймин деп атаган адамдын бул акциясы, мындай караганда генетиканы изилдөөгө арналгандай көрүнгөнү менен чын-чынына кел-



генде бул – агрессия, биздин рухубузду, биздин өзүбүзгө тарыхый ишенимибизди, биздин цивилизациябызга ишенимибизди тебелеп-тепсөө. Анан байкасаныздар, бул агрессия космос бийиктигинен эле жүргүзүлүп жаткан жок, Филофей өзүнө союздаштарды жерден да таап алыш олтурат, алар биздин илимде жана коомдук турмушта чон кадыр-барктуу деп эсептелген айрым адамдарыбыз. Иштин абалы мына ушундай! Мына ошол кишилер Филофей менен биригип алыш, өздөрүнүн космостогу шыктандыруучусунун ураанын чакырып, анын ысмы менен жerde кулак угуп, көз көрө элек тополон көтөрүүгө, биздин цивилизациянын анык экендигине шек туудурууга, жана эң башкысы биздин аялдарга жин-шайтандын белгисин – Кассандранын тамгасын басып, шерменде кылууга өздөрүнүн убакты-саатын күтүп, даяр турушат. Тапкандарын карабайсынарбы – Кассандранын тамгасы, элге келчү кырсыктарды жана кайғы-касиретти алдын-ала айтуучусу! Анан қалса жөн жерден ошентип атап олтурушкан жок. Кандай кара ниеттик кыйытуу турат? Ошондуктан даяр турушубуз зарыл! Баардык улуттар даяр туруулары керек! Академиянын мантиясын жамынышкан Филофейдин пикирлештери адамдарга массалык-маалымат каражаттары аркылуу таасир этүүгө, космостон келген жалган пайгамбардын айткандарына аларды ынандырууга даяр турушат. Мында кенедей да апыртма жок, ишенип коюнуздар, бул – бүткүл адамзатка карши чыгуум. Мына ушундай! Менин тынчсызданганим ушул, урматтуу шайлоочулар!..

Зал, көрсө, ушуну гана күтүп туруптур. Президенттикке кандидаттын сөзүнө арбалган эл аны

суктана карап олтурушту. Азыр Оливер Ордок айтып жаткандын баары алардын жүрөгүнөн түнөк таап, толук колдоого ээ болду. «Альфа-Бейсбол» спортзалында олтурғандар ошол саатта дем тартышпай, Оливер Ордоктун чакырыгына, сөздөрүнө, бир кишидей кулак түрдү. Албетте бул жениш болчу. Эл алдында бедели түшө түшкөндөн кийинки Ордоктун мыкты жениши эле. Ал женишке жол тапты, так маневр жасады, стратегиясын қынтыксыз өзгөрттү, эми минтип үзүрүн көрүп олтурат.

Ордок өзү да баягы эмес болчу. Трибунада таптақыр бөлөк адам турду. Олтурғандарга анын ар бир сөзү сая кетпей таасир берип жатканын көрүп, Ордок ого бетер жалындаган шык менен сүйлөп жатты. Бул өзүнө өзү ыраазы болуунун, сөз жеткис, көз тойгус ийгиликтин ыракатын сезүүнүн сейрек боло турган абалы, сөздүн бөтөнчө кудуретинин жана кубатынын абалы эле; ага анын сөздөрү, оозунан чууруп чыгып, айланадагылар менен жана баарыдан мурда жалжылдай карап олтурган аялдар менен жууруулуша кетип жаткандай, анан анын баары, жынысына карабай, эркектери да, аялдары да ага жандилдери менен берилип, жана ар бири аны дилгирлик менен кабылдап жаткандай сезилди, жана ушундан улам ага үйүрдөгү бээлерди көздөй ангырай азынап, демиге кошкуруп, атырылып келаткан айгырдыкындай күч-кубат жыйылды; ар бир сөз анын күчүнө күч кошту жана ушунчалык эңсеткен, бирок азырынча колу жете элек потенциалдуу бийлик менен жуурулушуунун жакындыгын сездирди. Андан тээ токой макулуктарынан бери келаткан өзүнө окшогондорду бийлөөгө тынбаган чакырык, өзүнүн эзүүсүнө

туш келгендерди колдон чыгарбоого, жоготпoo-
го жырткычтык эрк көрүнүп тургансыды. Би-
рок бийликтин кызыгына батуучу учурга жол
жамғырдай төгүлгөн сөздөрдүн кыяны аркылуу
алып бармак; токтобой сүйлөнгөн сөздөр каска-
тар тизилип, алдыда турган чепти – Филофей-
дин идеяларын жана анын пикирдештерин –
кулатууга ат коюшту. Ал азыр олтургандарга
тигил жөнүндө сөз кыйытып, азыр мени менен
бириккиле да, менин берген белгим боюнча кар-
машка чыккыла дегенди билдири.

О, бул Оливер Ордоктун ооматы келип турган
учур болчу. Залда олтургандардын ичинен эк-
рандан бир нече ирет трибуналын жанында ол-
турганы элес-булас көрүнгөн жалгыз бирөөнөн
башкасынын баары Ордокко суктанып олтуруш-
ту. Энтони Юнгер гана ыргытылган таштар тий-
бесин дегенсип, эки колу менен башын басып,
сценанын чет жагында капиталын салып олтур-
ган, анын шадылуу колунун кан тамырлары бар-
жайып көөп чыкканы көзгө урунат, ал кыйна-
лып олтурду.

Оливер Ордок болсо чабуулун уланта берди,
ал сөзүнүн онтоюн залда аны угуп олтургандар-
дын жана андан тышкаркы талылуу жерине
тийгендердин тегерегине топтол, аларды өзүнүн
эркине багындырып жана ийгиликти бекемде-
гидей кылып келтирди. Бул сени карай умтул-
ган жана боюн берүүгө даяр турган аялды жа-
гымдуу сөздөр менен жанын эритип, кыса ку-
чактап, кармалап, аймалап жатканда, андан ары
тез жана чечкиндүү аракеттенүү зарыл болгон-
дой, ал үчүн өтө маанилүү учур болчу.

– Мен бизге кыраакылыктын зарылдыгы жө-
нүндө айтып жатканым, – деп ал залда олтур-

гандарга өз кишидей кайрылды,— мен коомдун кызыкчылыгын ойлоп жатам, биз баарыбыз жаңагы жүзүң куруган космостук авантюранын капилет курмандыгы болбосок экен деп жатам. Анткени маселе глобалдык масштабда коюлуп олтурат жана ошол эле учурда ал ар бир адамга, атап айтканда, ушул жерде, шайлоо алдындагы жолугушууда олтургандардын баарына тиешелүү,— Филофейдин адам генефонун бузууга жана деструкциялоого багытталган планеталык эксперименттеринен, биздеги жашоого умтулуучу башталыштын жок болушуна алып келүүчү коомго дүрбөлөң салуучу максат көздөгөн эксперименттеринен өзүбүздү кантип сакташыбыз керек!

— Андай болбойт! — деген ачуулуу үндөр угуду залдан. — Биз ага жол бербейбиз!

— Мен да ошентип ойлойм,— деп улантты Оливер Ордок. — Жана мен бул үчүн болгон күчкубатымды жумшайм. Мени эч ким, эч нерсе токтото албайт. Бирок келип чыккан космостук коркунучту жана жерде туруп Филофейди колдоп, жагдайды кызытып жаткандарды, мындайча айтканда — сууну ылайлас жаткандарды, кантип, кандайча зыянсыздандырабыз? Сөз адамдардын жана элдин тагдыры жөнүндө жүрүп жатканда мен өзүмдү жалпы чакырык таштоо менен жөн болгон сыпайы жентльмен катары көргөзгүм келбайт. Филофейчилер билип коюшсун — алар канчалык жогорку интеллектуалдуу далилдерди келтиришпесин, бизде алар менен тил табышуу деген болбойт жана болушу да мүмкүн эмес, ал эми алар менен кошо генетикалык бүктүрмага баруу — оозуңан айлансын! Атап айтканда, мен бир футуролог менен, илимий чөйрө-

дө белгилүү, дүйнөлүк атак-данкы бар, бирок иш жүзүндө космостогу монахтын башкы жактоочусу, ал турсун идеологиялык скауту болгон адам менен кыйлага сүйлөштүм. Мурдагы Советтер Союзунда жол башчысына ак ниети менен кызмат кылган жана ал үчүн өмүрүн кыюуну бактым деп эсептеген улан-кыздарды, мен жаңылбасам, комсомолдун активисттери деп аташчу. Филофейдин жардамчысы, жашы кыйлага келип калганына карабай, ошолорго окшош, ал биздин университетте иштейт жана шаардын чет жакасындағы шаарчалардын бириnde жашайт,— ал адамдын ысмы Роберт Борк!

Тыным боло калды, олтургандар дем тартпай калышты, анан бир ооздон: «Роберт Борк! Роберт Борк! Бул Роберт Борк! Кайдагы бир Роберт Борк!» деген күбүр-шыбыр желдей сзып жөнөдү.

— Ушундай, урматтуу шайлоочулар. Роберт Борктун илимий далилдерин күнт кооп угуу менен мен тириү адамдардын тагдырына кайдыгер кароого эч кимдин акысы жок экендигине анын көнүлүн канчалык бурууга аракет кылгына маңырашып, Филофей кандай илимий максатты алдына койбосун, биздин турмушубузду талкалаганы жатканына көнүл бурууга канчалык аракеттенгениме карабай, мен бул адамдын Филофейден да ашып түшөрүнө көзүм жетти. Дүйнөлүк коркунуч окумуштуу болуп көрүнгөн мына ушундай адамдарда жашырынып жатат! Роберт Борк үчүн аны менен сүйлөшкөн адамдардын жана оппоненттеринин башын тумандаткан философиялык тантырамалары, анын бүткүл ааламдык идеялары катарында жашаган жөнөкөй адамдардын тагдырынан алда канча маанилүү.

Бул жөнөкөй адамды, анын баардык проблемаларын жана кыйынчылыктарын Роберт Борк капарына да алыш койбайт, мейли кандаи илимий мүнөздөгү максаттар коюлбасын адам тукумунун уланышын бууган, бизди келечегибизден ажыраткан Филофейдин илимине ошол жөнөкөй адамды курман чалат. Роберт Борк фанатик, ал жан-дили менен Филофей тарапта жана ага азезилге кызмат кылгандай кызмат кылат.

— Кечиресиз, мистер Ордок! Бул экөөнөрдүн ортонордогу жекече маек эмес беле! — деп чыдабай кетти Энтони Юнгер, алыш баруучунун микрофонуна чуркап келип. Анын өнү купкуу болуп, бузулуп кеткен экен.— Эки ортодогу сөзду жалпы элдин талкуусуна алыш чыкканга болобу?!

— Мен Борк экөөбүздүн сүйлөшкөн сөзүбүздү жашырын сырга айлантым келбайт, — деди Ордок жайбаракат. — Эгер эки ортодогу сөздөр адамзаттын тагдырын козгоп жатса, эгер Роберт Боркко окшогон адамдар Филофейдин ишин жактаса, актаса жана адамдардын ақылынан анын теориясына кенен жол ачып берип жатса, бүткүл дүйнө үстүнөн көзөмөл кылууга ага жол ачып берип жатса, эмне үчүн мен ага сыпайкерчилик көрсөтүшүм керек?

Шатыраган кол чабуулар «Альфа-Бейсболдун» ичин аскадай жаңыртты. Телеоператорлор Оливер Ордоктун дагы бир эрөөлдөгү жеңишинин болуп көрбөгөндөй бул сценасын берүү үчүн адамдардын жүздөрүнүн көрүнүшүн түшүрүшүп, залда чебеленип чуркап жүрүштү.

Энтони Юнгер бир нерсе айтууга аракеттенди:

— Мистер Ордок, сиздин буга укугуунуз жок...

Бирок зал анын сөзүн аягына чыгарташы.

Ага сөз сүйлөтпөс үчүн, аны турган жеринде

жок кылуу үчүн баары бир кишидей кол чаап туруп алышты.

Юнгер ага карабай, сөзүн уланта берди, анын сөзүн угузбай кол чаап жаткандарды уксун де-генсип, кыйкыра сүйлөп, колдорун булгалап, жан алакетке түштү, бирок бул отко май куйган-дай болду. Юнгердин биротоло жаагын жап кылуу үчүн, баары кыйкыра башташты: «Ор-док! Ордок! Ор-док! Ор-док!»

Андан сон, буйрук берилгенсип баары жа-пырт орундарынан турушту да, алакан чапкы-лап: «Ор-док! Ор-док! Ор-док!» – деп кайталай бериши.

Ошентип Ордоктун салтанаты жетер жерине жетти. Мындай саясий ийгилик анын атаандаштарынын эч кимисинин түшүнө да кирген эмес. Бой-келбети көзгө толумсуз, шөлбүрөнкү, чымчыктыкы кебетеленген жүзүн сепкил баскан, эмнеси менендир Геббелъсти эске салган мууну жалпы ажиотаж баш айланту бийиктикке, сырдуу ийгиликтин сферасына ушунчалык тездик менен көтөрдү дейсин. Ордок ушул минуталарда кубанганинан эси ооп жыгылып калчу абалга келгени эч кимдин оюна келбес иш эле. Анткен менен ал кайратын боюна жыя алды. Ишти баштаарын баштады, эми аны аяктоо керек эле, ийгилиktи бекемдөө керек эле. А зал болсо дале: «Ор-док! Ор-док!» деп кыйкырып жатты. Ал кайра чыйралды, колун жансоо жана ыраазычылык жылмаю менен залдын кол чабуусун, кыйкырыгын токtotту, анан жымжырт боло калганда мындай деди:

– Кимдир биреөгө менин Роберт Борк жөнүндө айтканым жакпай калды окшойт. Анын эмнеси бар? Ага ким жолто болуп жатат. Борк эл

алдына келсин да, башкача экендигине ишендирсін, космостогу Филофей әкөө адамдарга, әлге, улуттарга, келечектеги муундарга пайда келтириүүгө дилгир экендиктерине ишендирсін. Мага татыктуу жооп берип, ашкерелесин! Мархамат! Биз, кудайга шұғұр, барып турган демократиялуу мамлекетте жашап жатабыз. Ооба, Борк колун куушуруп четте олтуруп калчу адам эмес, ал чыгып сүйлөйт деп ойлойм. А әгер ал капысынан эсine келип, Филофейди колдоодон айныса, анда түшүндүрөр, менин оюмча күнөөсүн мойнуна алар. Иши кылып каалаганындай кылсын. Американын газеталары менен журналдары анын кызматында эмей эмне эле, анан калса американыкы эле дейсинерби, а радио, а телевидение эмне? Салсын оюн ортого. Бирок мен да четте калбайм, силерге айтып коёон, урматтуу шайлоочулар, мен да массалык маалымат каражаттарынан өзүмө жупуну орун сурайм, бирок замандаштарымды өзүмдүн футурологиялык теориялары менен таң калтыруу үчүн эмес, мен от менен ойноого болбой тургандыгын, башкача айтканда, Филофейдин илими менен ойноого болбой тургандыгын Борк менен Филофей дүйнөлүк өрт чыгарууга даяр экендиктерин ар бир адам түшүнгүдөй кылууга аракеттенем. Мен Борктун оюн түшүнгөн saatтан баштап, менде тынчтык жок – анын ойлору бүдөмүк жана коркунучтуу, ал баардык жерде аялдардын бириң калтыrbай тапкыч-нурларга кабылтуу идеясын жайылтууга жана жасаган күнөөсү үчүн мүлдө адамзатты кечирим сурап сабылуусун талап кылууга даяр. Анан ушунун баары, традициялык диндерди сұрұп чыгуу үчүн, адам жанына монополиялуу үстөмдүк кылуу үчүн жаны Филофей

динине барып куюлат. Дүйнөлүк диндер да мындан ары кандай күнгө кабыларын ойлошсун. Мына ушулар жөнүндө алдын ала кам көрүү керек, мен мына ушулар жөнүндө жазам жана айтам. Биз өз убагында бул окумуштуу адамдарды – орбитадан Филофейди, жерден Боркту ооздуктاشыбыз керектиги жөнүндө да айтам жана жазам. Мен муну ушул жерде катышып олтурушкан баардык журналисттерге билдирим. Албетте, мыйзам жолу менен, бир гана мыйзам жолу менен ооздуктоо керек! Мындай эксперименттерге дүйнөлүк тыюу салууну киргизүү жолу менен. Бул иште мен сиздердин колдоонуздарга жана ишениминиздерге таянам!

Жарылган кыйкырык-чуу жана кол чабуулардын шатыраганы угулду, баары орундарынан турушту да, колдорун жаалдана чапкылашып, кайрадан кыйкырып киришти: «Ор-док! Ор-док!» Ордок кайрадан элден кол чабууну токтото турууну ыракаттана жана ынгайсыздана суранды:

– Мен сиздердин дагы бир нече минутаарды алайын. Мен ушул айткандарды өнүктүрүү үчүн дагы кошумчалагым...

Капысынан спортзалдан трансляция чорт үзүлдү. Экран өчтү. Кимdir бирөө калтыраган колу менен телевизорду өчүрдү. Бул Жесси болчу. Ал үйгө качан келди, кантип кирди, баятан бери кайда олтурду – четте олтуруп алып, ушунун баарын көрдүбү, анан көргөндөрүнөн улам шал болгонсуп, кыймылдай албай койдубу, же жакында эле келдиби, – Борк билген жок. Көз алдында болуп өткөндөрдөн нес болуп, жети өмүрү жерге кирип, кайдадыр бир боштукутуда дендероо тиктеп, креслодо олтурду.

— Канчага чейин кароого болот деги?! Ушуну кантип чыдап карап олтурасын?! — Жесси эрине кесе жана катуу сүйлөп бир тийди. — Жетишт! Болду!

Тигил унчукпады.

— Кабинеттеги телевизорду да жандыруучу болбо! — деди Жесси ачуулуу. — Азыр баардык телефонду сууруп таштайм! Баарын балакет бассын, баарын жылан сыйпасын, бир да бирөө бир да жан, бир да телефон чалуу болбосун! Азыр баары чала башташат, колу боштун баары, сенин Оливер Ордогундун тыякта кылганын көргөндөрдүн баары! Кандай сандырак сөздөр! Кандай ыплас жосун!

Борк унчукпады.

— Сен эмне унчукпайсын?! — деп чанкылдан жиберди жаны чыдабай кеткен Жесси. — Мын-
152 дай иш турмушта дегеле болуп көргөн эмес!

— Акырынчы, кудай жалгагыр, — деди Роберт Борк, — сенин кыйкырганындан эч нерсе өзгөрбөйт.

— Сенин унчукпай дулдуйганындан да эч нерсе өзгөрбөйт!

Экөө тен шалдайып, үрпөйө тартышып олтурup калышты. Сыртта күүгүм кирип баратты, түбөлүк тартылып калууга татыган күздүн ажайып керемет күнү өз кезеги менен өтүп баратты... Артына жабыркоо жана санаа калтырып кетип баратты... Эмне менен келери белгисиз жаңы күндү утурлап өтүп баратты...

— Өзүмө өзүм ишенбейм, жок ишенбейм, — шүйшүн качырар тынчтыкты Жессинин дирилдеген үнү бузду. — Бул жүзү куруган проблеманын айланасында ар кандай талаш-тартыштар болушу мүмкүн экени оюма келген, бирок сага



ушунча пас жана ыптылас мамиле жасайт деп ойлогон эмесмин!.. Керт башынын кызыкчылыгы үчүн адамды бүт дүйнөгө ушунча маскара-лоого болобу?! Мен бул шүмшүктү азыр өлтүрүп жиберүүдөн кайра тартпас элем?! Анан ушул да Американын президенти болушу мүмкүн?! Бу Тенир деген кайда?! – Жесси буркурап ыйлап жиберди. Борк ордунаң туруп барып, аялына суу алыш келип сунду. Жессинин эрини титиреп, стакандын четине тиштери шакылдап ти-иип, сууну төгүп-чачып жатып ичти.

– Сабыр кыл, Жесси, эми мени үгүп тур,— деп Борк аялын башынан сыламакчы болду. Аялы башын тартып алды:

– Укпайм, эч кимди укпайм, мага эч нерсе айтпа, бай болгур! – анын алкымын жаш бууду.

– Анда кечирип кой. Жанында туруп тура-йын... Кечирип кой...

Аялы бүткүл денеси солкулдап креслого өбөк-төгөн калыбында шолоктоп ыйлап жатты. Чачы да агарып кетиптири, анан қапысынан карый да түшүптур, Борк буга мурда маани да берген эмес экен, мына ушунун баары ошол көнүл бөксөрүп, жан кейиген минуталарда көрүнүп олтурат.

Роберт Борк туманда калганда, өзүнүн үйүндө эмес эле, чоочун бир жакта жүргөндөй, бөлмөдө аркы-терки баса берди. Кайдагы бир тунгуюкка түшүп кетчүдөй, басса да, жөн турса да ага кор-кунучтуудай туюлду, буктурмадан урулган күтүү-сүз соккунун күчү ушунчалык эсти энгиретер-лик эле.

Кээде рингдеги боксерлорду телевизордан ка-рап туруп, Борк жолу болбой калган боксерго боору ачып, бир уруу менен кайра тургус болуп жыгылган боксер өзүн кандай сезет болду экен,

жыга урулган, башка планетадан түшө калгансып, туш тарабын дендароо каранган анын жандүйнөсүндө эмне алаамат болот болду экен, деп ойлонор әле. Ал эмне экенин эми билет. Аны курчап турган дүйнө, ордунда кала берүү менен бирге, адамдын өзүндө, анын ичинде – нугунан адашкан, көчөдө аккан жаан суусундай, башта гүүлдөгөн кан тамырларда, ошол адырандаган жинди агым жеп кеткен ойдун каарган кемеринде, ой-кыялдын энгиреген башаламандыгында урайт – эми ал муну билет.

Ал узакка, узакка кыйнала басып жүрдү, а кырсыктан кыйналган ой-санаасы болсо алиги кара кемерде, бир saat мурда өзү үчүн өзү эмне болсо ошол болгон, өз «Мени» болгон, анын инсандыгын аныктаган өзүнө окшогон башталыш болгон өткөндөгүнүн урандысында уйгу-туйгу болуп жатты. Азыр эми ошонун баары Оливер Ордок жана ал жолдон чыгарган элдин массасы тарабынан бир заматта астым-үстүм кылынды, тебеленди, өрттөлүп жок кылынды. Ал тебеленип-тепселгенин жана өрттөлгөнүн дене-бою менен сезди. Денеси алоолоп күйдү. Анын өмүрүндө минтип эл алдында басмырлануу болгон эмес. Анан дароо: мындан ары эмне кылуу керек деген суроо пайда болду. Же ар-намысын көпчүлүктүн көзүнчө демонстративдүү бул күчкө багынтуу, абалдан чыгуунун бөлөк жолун таба албай, өзүн мандайга атуу калды, деп ойлоду ал ошол saatта, адам баардык убактарда жана бөтөнчө женилүүгө дуушар болгон учурларда сөзсүз ишенип келген нерселерге – адилеттиктиң, чындыктын, акыйкаттын, мунун дагы көптөгөн аттары бар – акыры келип салтанат курушуна ишенүү менен күч жыйнап, кармашка

чыгуу калды. Ал бар же жок, өмүр же өлүм, – деп өзүнө катуу жана тике айтчу күн жана saat келерин эч качан ойлогон эмес. Ошол минуталарда ал өзүнө дагы бир кейиштүү ачылыш жасады: Жесси үчүн анын трагедиясы – өзүнүн керт башынын трагедиясынан алда канча оор болот, ак никелүү аялыш үчүн эринин трагедиясы өзүнүкүнөн алда канча оор болот. Ушундан улам жаны мурдагыдан да катуу жабыркады, аялышын кайгысын женилдетүүчү айла табылбады, сөз табылбады. Себеби аялыш болуп жаткан окуяннын маңызын ашкере жакшы түшүнүп турду.

– Роберт, – деди Жесси солуктап.

– Ии, Жесси, угуп жатам, бирдеме айтасыңбы?

– Роберт, мен азыр ойлодум... – деп баштап келатып, тык токтоп калды. Борк күтүп турду. – Мага ваннадан сұлгұ алыш келип берчи, кудай жалгагыр.

Борк сұлгұ алыш келди. Сұлгұ менен жүзүн сұртүнүп, алкымына келген жашын басууга аракеттенип, Жесси өзүн кармаганга аракеттенди.

– Эмне айтайын дедин эле, Жесси?

– Бүгүн сенин башына келген нерсе, ал эле эмес тыякта, космосто жүрсө да, Филофейдин да башына келген нерсе да, бул идеализмдин трагедияларынын бири деген ойго келдим. Мен сен аздектеген Сократты эстедим. Ошол кездегидей эле, андан кийин да, андан кыйла мезгил кийин да идеалисттик утопияга сұрмө топ каршы турат. Кимдир бирөө башка кап кийгизе салат, анан баары төө басты кылышп жатып калышат.

– Мүмкүн ошондойдур, – деп жооп катты Борк токтоо.

– Бул ошондойбу, же ошондой эмеспи, же болжол менен ошондойдур, бирок сен көрдүн го, Роберт, ошондой болгонун. Мен Ордок жөнүндө айткан жокмун, биз аны жакшылап билген эмес экенбиз, сен аны менен маектешпесең болмок, ал оорулуу неме, президенттин креслосуна олтуруу үчүн ал эмнеге болсо да – калп айтууга, жалган жалаага жана ушак-айың таратууга барат. Мен ал жөнүндө айттайын деген жокмун, ал кара жерге кирсин. Бирок жанагы килейген спортзалда олтурушкан жыкжыйма эл – кандай коркунучтуу көрүнүш! Бул деген малдын сансыз түяктары тебелеп кеткендөн кийин жан дүйнөндө гүл өспөй, жалаң гана кокотиженек өсөт, муунуп кана өлгүң келет. Көзүн көргүлүк кылбасын! О Роберт, бул сүрмө топ, бул мал! Бул бир укмуш, бул бир жапайы көрүнүш! О Жараткан! – ал бетин сүлгү менен басып алыш, кайран шолоктоду.

– Сабыр кыл Жесси, басылчы, өтө суранам сенден, сен муну жүрөгүнө өтө эле жакын алыш жатасын. Мен сени түшүнүп турам, бирок ойлонлучу, бир аз башкачараак карайлычы, – деп ал аялын жубатты. Аны жубатуу менен ачууга алдырбоо керек деген логикага таянууга аргасыз болду, өзү да бир аз чыйрала түштү. – Албетте сенин айтканың көп жагынан туура. Сократтын трагедиясы мезгилге багынбаганы – бул да чын. Бирок мына ойлоп көрчү. Макул ошондой эле болсун. Масса – бул үйүрчүлүк, мал, стихия, же сен айткандай түяктар, бирок ал ошону менен бирге коомдук турмуштун тиреги. Эч кутула албайсың! Алар дегениң жашпоону курган жана жашатып жаткан адамдык материал. Жашпоонун түзүлүшүндө, мен айттар элем,

турмуш диалектикасында, бир пародоксал бөтөн-чөлүк бар, ал – түбөлүктүү трагедия: акылман-ойчул коомдун өнүгүү мыйзамын ачат, коом болсо аны каргал-шилейт, мезгил өткөн сон дал ошол ачылыштарды кайра колдонууга алат. Таннуу аркылуу көз ачылат.

– Роберт, – деп анын сөзүн бөлдү Жесси, анын үнүндө жана көз карашында жемелегендик билинип турду. – Каалаганыңдай айтсан болот, бирок кийин көзү ачылат деп мени ишендирем деп убара болбой эле гой. Тебелеп таштап, анан көзү ачылат имишпи? Ушундай демексинби? Жок, мунуна кошулбайм. Анан калса азыр экөөбүз философиядан сөз кылуучу учур эмес. Түн кирип келатат. Эртен сен өз сөзүндү айтышын керек, эгер айткың келсе. Чеч.

– Ооба, айтам.

– Роберт, бул әмне экенин мен түшүнөм, Ордоктун артында – масса, сенде – эч ким жок, жанагы жаш жигиттен башка, ким эле, микрофонго чуркап келгенчи?

– Энтони Юнгер.

– Дагы ошого ыракмат. Бирок түшүнүктүү, Роберт, сага ачык эле чакырык ташталды, сен аны кабыл албай көё албайсың. Карап көр, эгер чындык ырас эле Филофей экөөн тарапта экендигине көзүн жетсе, анда эч нерсеге карабай туруп, ошол чындыкты далилдөө, өзүндүн түшүнүгүндү жарыя айтуу – сенин укугун.

– Мына мунуң абдан туура Жесси, бир гана жол бар – жарыя айтуу керек. Мен аны ойлонуп койгом. «Трибюндагы» макаладан кийин, мен дароо пресс-конференция берүүгө аракеттешем. Андан аркысы кандай болот – бара көрөрмүн. Макаланын көпчүлүк бөлүгү даяр, ал ком-

пьютерге салынган, бирок жанагы митингден кийин көп нерсеге көзүм ачылды, көп нерсени жаңыча кароого туура келет, менин оюмча, Филофейдин оюнун туралыгын бекемдөөчү далилдер болот. Макалада айрым нерселерди жеткире иштөө, кошумчалоо, күчтүү зарыл болуп турат. Ошентип мен өз ролумду ойнобой туруп, сцена-дан кетейин деген оюм жок. Филофейдики туура, мен аны жактайм.

— Андай болсо убакытты текке кетирбе. Өзүн түшүнөсүн. Биз акыл-эсибизди жыйнашыбыз керек. Бул — согуш. Мен ошондой деп ойлойм, Роберт. Кадимки согуш!

— Туура. Бирок бул согуш каршылаш үчүн, душман үчүн, анын өзүн өзү ақырына чейин же-ниши үчүн согуш. Мен залда кол чаап олтурған-дарды айтам. Бул согуштун маңызы мына ушун-да, Жесси.

— Түшүнөм. Бирок андан менин жаным жай алыш калган жери жок. Каалабайм, тагыраак айтканда, мындайды кабыл алалбайм. Өзүмдү кайра жасай албайм. Мени кечирип кой. Душманга камкордук көрүүбү, мындайча айтканда, өзүндү өлтүргөндү сактап калуубу? Дагы баягы христиандык постулаттарбы?

— Шашылба. Бул христиандарга эле әмес, бири калбай баарына тиешелүү. Тилекке каршы, баардык балаанын баары, биз адамдар, акылы бар макулуктар, эч нерсеге карабай, дайыма бузулуп келаткан жашоо үчүн жоопкерчилик-тен кандай да болсо айласын таап кутулуп кетүү үчүн жан алакетке түшкөндүгүбүздөн, жана караны актан айырмалабай жана андан кенедей да коркуп койбой, эптеп эле кутулуп кетсек деп ал үчүн сансыз шылтоо тапкандыгыбыздан чы-

гып жаткандыгын көбүнүн түшүнгүсү келбейт. Анан ушундай гана жашоо керек, башкача болууга мүмкүн эмес деп өзүн өзү ынандыруудан болуп жатат. Анан калса шайлоо алдындагы митинг ушуну көрсөткөн жокпу?! Жер жүзүндө биздин өзүбүздөн, адамдардан башка жамандыкты жаратуучу эч ким жок. Ошого карабай, ар бир адам жамандыктын булагын башкадан, өзүнөн алыстан, өз тобунан, сословиесинен, улутунан, мамлекетинен жана андан ары – расасынан, дининен, идеологиясынан алыстан көрөт. Анан жашоо жамандык менен жумаланып кете берет. Эмбриондор жашоого каршы чыкканга чейин барат. Болду! Андан ары баар жер жок! Андан ары мутация жана тукумдун бузулушу! Ушунун баары ойрондолот, канчалык арылаган сайын, ошончолук көп ойрондойт, биз канчалык технологиялык жактан кубаттуу болсок, биздин жаңылышуубуздун, уятыздыгыбыздын жана бузуклугубуздун даражасы ошончолук коркунучтуу. Филофей толгоосу жангандын генетикалык оркестрдин бир эле кылыша тийип койду эле, канча нааразылык, канча кыжырдануу пайда болду!..

– Ой, Роберт, мага жетишет! – деди Жесси. – Сен андан көрө ушул ойлорунду ачыкка чыгар, эл уксун.

Алар унчукпай калышты. Жесси карманууга канчалык аракет кылса да кайрадан алкымын жаш бууй баштады:

– Мени кечирип кой, Роберт, өзүмө келалбай жатам, болбой жатат көрүп, уккандарыма ушунчалык ызамын, – деди ал ый аралаш. – Жанагы сүрмө топтун жапайычылыгынан кийин мен өзүмдү өрттөнгөн, өрттөнүп күлү гана калган

токойдо сандалып жүргөндөй сездим. Айлана-дагынын баары – бутактар, карагай-бактар, бадалдар – баары өрттөнгөн, айлана жылан сый-пагандай ээн, баары капкара жана жансыз. Эмне болот? Эмне болот? Бир нерсе болот! – деп күбүрөдү Жесси.

Борк аялын жубаткандан башкага жарабады. Аялынын мынчалық долулана зар какшаганын ал көргөн эмес. Качан болсо тыкан, дайыма ар кандай иштерди тез бүтүрүүгө аракеттенген жана жубайына караганда алда канча рационалдуу Жесси Ордоктун жүзүкаралыгына өзгөчө ыза болду.

Бирок токтоосуз аракеттенүү керек, убакыт тар экендингин эстегенде ал чыйралып, боюн жылоуга аргасыз болду.

– Мен сени түшүнөм, Роберт, – деди Жесси, сабыр тутууга аракеттенип, Кабинетине бар да, иште. Макаланды бүтүр. Кофе кааласан, ашканда болот, кааласан алып барып берем. Иште. Аракеттен. Мен мейман күтчү бөлмөгө кеттим. Күү ойногум келип турат. Шостаковичти ойнойм. Бешинчи симфониясын. А сен жаза бер. Айтар оюң бар экенин билем. Анан эч жакка чала көрбө, суранам. Телефондорду сууруп салдым, үчөөнү төң. Сайба. Бар. Төмөнтөн сен мени укпайсын. Каалга менен терезелерди жаап салам.

VII

Музыканын добушу кәэде мейманканадан экинчи кабатка угула калып жатты. Ошол түнү виоленчель бул дүйнөдө анын тагдырын, балким, башы көргө киргенге чейин бөлүшө турган аял бар экенин аргасыздан Борктун эсине салды. А



мүмкүн алардын жаны кийин бири биринен кабар алышар жана бұғұнқұй уйкусуз виоленчелдин үнүн аралыктын аралығынан угушар...

Ошол түнү да, әртенки газеттик тексттин электрон саптары монитордо жыбырай жүгүргөн компьютердин алдында олтуруп, ал океандагы киттердин кооптуу демин кайрадан эшилти. Булар дагы кайда жөнөштү? Демек жер жүзүнүн кайсы бир жеринде бир нерсе болгон го? Адамдар дагы орду толгус иш жасап жатышкан го? Тоодой толкундар каршы алдынан биринин артынан бири оодарылат, океандын кубатын жумшап жана ошол эле учурда кайрадан толуктап суу ташындайт, киттер сүзүп баратышат. Көп өтпөй өзү да аларга аралашып кетти. Океан компьютердик экрандын жымындан жарыгы болуп карангыда жылт-жулт этет. Ошол saatta компьютер алыскы космосту да, анын сөзүнөн өзүнүн мазмун-манзызын тапкан түбөлүктүүлүктүн бирдиктүү континуумундагы* эненин боюна бүтүүсүн да камтыды, жана океанда сүзүп баратып, ал жердеги баардык нерсенин ажырагандыгын-дагы жана бириккендигиндеги баардыгы үчүн жалгыз жана ар биринде өзүнүкү болгон Дүйнөлүк жандын образында түбөлүктүүлүк деген эмне экенине түшүнүк берүүгө аракеттениді... Ошентип бүтүндөй бир текстти түзгөн саптар, биринин артынан бири экранда пайда боло берди:

«Кассандра тамгасы, жеке саясий максаттарын көздөгөн айрым ораторлор бизди ынандырууга аракет кылышп жаткандай, кордуктун жана кемсинүүчүлүктүн белгиси эмес, бул – күтүүсүз, мурда адамдарга белгисиз, глобалдык масштабда көз камтый алгыс қырсык белгиси жана ошон-

дуктан адамзат үчүн жазмыштын социалдык-биологиялык кубулушу катары бөтөнчө мамилени талап кылган, биздин алаамат кырсыгыбыз жөнүндөгү кыпындай белги. Филофейдин ачылышы, биздин ан-сезимибиз генетикалык денгээлде деформациялангандыгын, муундан муунга Дүйнөлүк жандын идеалына каршы жашаган адамдардын күнөөсү менен деформациялангандыгын далилдейт. Трагедия-шайлоо алдындағы жыйналышта көрүнгөндөй, кассандро-эмбриондорду жашоо үчүн күрөштөн баш тартууга мажбурлаган себептерди моюнга алуудан биздин качканыбызда, ар кандай айла-амал менен баш тартканыбызда. Жашоого үмүттүн өчүшү, дүйнөлүк цивилизациянын өчүшү деген сөз. Акыр кыямат деген ошол. Башкача айтканда, акыр замандын келишин биз өзүбүз шарттаганбыз. Инстинкттик сезгичтиги күчтүү кассандро-эмбриондор ошону сезип жатат да, ааламдык компьютердин экранындағыдай, кош бойлуу аяддардын чекесинде пайда болгон Кассандранын тагы аркылуу жашоо алдындағы өзүнүн коркунучу жөнүндө бизге кабарлап жатат. Кассандра тамгасынын өзүнөн эмес, бул эсхатологиялык жылышты генетиканын түпкүрүндө пайда кылган себептерден коркуу керек... Биз улуу жанылыштык жиберебиз... Филофей провокатор эмес, ал – космостун пайгамбары...»

Каршы келген толкундарды ого бетер өжөрлөнө жиреп, киттер океанда катуу дабыш салып сүзүп бараткандарын Роберт Борк ошол saatта укту, анан ага алардын жолундагы суу компьютердик экрандын түсү менен кооптуу жарык чачып, күйүп турғандай көрүндү...

* * *

Ошол түн ортосунан ооп калган мезгилде Спасский мунарасындагы сааттын жебеси үкүнүн саатына – түнкү саат үчкө жакындаپ калган. Үкү дүйнөнүн төрт тарабына Кремль куранттары үч ирет конгуроо уруучу мерчемдүү учурду күтүп турду, урары менен ал ордунаң козголуп, мунара бийиктигинен шукшурула тик сайылыш келип, аянтты каптаган чарчы таштарга жете бербей кайра кайып көтөрүлүп, анан Кремль сепилин бойлой учуп, андан ары демейдегисиндей, Кызыл аянт үстүндө дабышсыз айланып, мавзолейдин үстүндө ойку-кайкы чабыттай учуп, жарык дүйнөдө эмне болуп жатканын көрмөкчү. Бул жолу да үкү жапалдаш чоң баштар менен жолугушам деп күткөн, демейдегидей алардын эмне жөнүндө кобурашарын угууга үмүттөнгөн. Бул жолу алар сүйлөшчү сөз көп болчу, өтө көп болчу! Анткени ошонун алдында Кызыл аянтта үрөй учурган окуя болуп өткөн эле. Узак өмүрүндө башынан көптү өткөргөн үкү мындайды биринчи ирет көрүп олтурат жана мындай нерсе болушу мүмкүн экени оюна да келген эмес.

Бирок, башка жагынан алыш карасан, ушу арбактар менен маектешкен, же күш, же рух экени белгисиз бул таң калыштуу мунаранын үкүсү ал турсун ақыл-эстүү эле адамдар дурустап түшүндүрө албаган нерсени кайдан билсин да, кайдан түшүнсүн.

Баары ушундан башталды: АӨКтү – аскер өнөржай комплексин сактап калуу боюнча митинг өткөрүү үчүн Кызыл аянтка миң сандаган эл ағылыш келе баштаган күздүн күнүнүн түш маалы эле. Журналисттер жазгандай, кайра

куруу конверсиясы «оборонканын» тамагына сайылган сөөк болду, державанын кедерине кетип бараткан күч-кубатын АӨКтү калыбына келтирүү менен гана сактап калууга болот деген сыйктуу күбүр-шыбыр нааразылыктар белгилүү бир чөйрөдө көптөн бери айтылып келе жаткан. Ооба, мындай ой-пикирлер токойдогу өрттүн түтүнүндөй болуп эл арасында тарап жүргөн. Мына эми ал тутанып күйө баштады; ага азыр анын түшүмүн жыйнап жатышкан улутчул-эстей калуучуларды козутуучулар, кайра куруу дегенин жана радикал-демократтар деп аталышкандар Батыштын кызыкчылыгы үчүн жок кылып коюшкан деген курал-жарак сатууну кайрадан баштоого, АӨКтү – милитаристтик мамлекеттин негизин – кайра калыбына келтириүгө коомдук пикирди көшөкөрдүк менен көндүрүшкөн, далдага туруп алышып кудундашкан күчтөр көп көмөкчү болушту.

Кызыл аянтка эл туш тараптан ағылып келип жатты. Митингге бараткандардын көбү сырттан – мурда «почтовый ящик» деп аталган жана тиешелүү номерлер менен коддоштурулган аркайсы «жабык» шаарлардан келгендер болчу. Конверсиянын жүрүшүндө дал ошол сыры сыртына чыгарылган «ящиктерден» Москвандын баардык вокзалдарына келип жаткан поезддерден коллектив-коллектив болушуп элдер түшүп жатышты, алар автомагистралдарды бөгөп, шаардын ортосуна колонна-колонна менен жөнөштү. Аларга Москвандын «оборонщиктери», улутчул-патриоттор, Сталинди көксөгөн пенсионерлер жана башка, жана башкалар да кошулушту. Демонстранттар оор контузиядан эс-учун азыр эле жыйигансыган, өткөн мезгилден чыга калыш-



кансыгын кызыктай немелер сыйктанды, алар мындан аз эле убакыт мурда ушул эле көчөлөрдө жаалдана каргалган жаман-жакшы сөздөргө калган кан тырмактуу диктаторлордун өлүп тирилген портреттерин көкөлөтө көтөрүп алышкан.

Демонстранттардын саны улам өсө берди; бул АӨКтүн жашырын жайларында мурдагы мезгилде канча күжүрмөн адамдар иштегендигин айкын күбөлөндүрүп турду. Булар дүйнөнүн жарымын куралданышкан. Эгер өндүрүштү кайрадан курбаса АӨКтө иштегендерди конверсия жумушсуз калтырарын эми булар сезип, жан алакетке түшүп жатышат. Ошентип алар жөнөп бериши... Бул албуут агым көз алдында дүмүрлөрдү да, таштарды да, үйлөрдүн жулунган чатырларын да ағызып жөнөгөн жана эч кандай күч токтото алгыс суу ташкынын эске салды. Ошол saatta ошол суу ташкыны сыйктуу өзүнүн «дүмүрлөрүн, таштарын жана жулунган чатырларын» – «Конверсия токтолулусун!», «АӨКтү талоонго таштатпайбыз!», «Жашасын данктуу АӨК!», «Держава – баарынан жогору!», «Мамлекетке каршы реформалар жоголсун!», «Танк – түрүктуулуктун гаранты!», «Курал-жарактарга – валюта!», «Дүйнөнүн курал-жарак рыногунда конкуренцияга жолтоо болбогула!», «Жарыша куралдануу жөнүндөгү калжыраган сөздөр токтолусун!» деген сыйктуу так кесе айтылган чакырыктар менен талаптарды, анан билгендөр үчүн таптакыр сандырак: «Почтовый ящиктерибизди кайра бергиле!», «Почтовый ящиктерде иштей жана жашай беребиз!» жана ал турмак: «Пацифисттер, ушунчанарда оозуңарды жапкыла!», «Бизди чөгөлөтүш үчүн бизден кан-

сыз согушту тартып алышты!», «Танкты мис-
кейге айландырууга жол бербейбиз!» жана акы-
рында, «Жашасын курал-жарак чыгаруу – күч-
кубаттын жана улуттук байлыктын булагы!»,
«Жумушсуздукка жол бербейбиз, акылдын чет-
ке кетишине жол бербейбиз!», «Жашасын кан-
сыз согуш – техникалык прогресстин кыймыл-
даткыч күчү!», «Саткын гуманисттер жоголсун!»
жана башка ушул сыйактуу дагы көптөгөн ураан-
транспаранттарын көтөрүшүп, көче-көчө болуп
жөнөп баратышты, ырас, кандай жазуу болсо да
чыдаган бир үзүм картон эч нерсе эмес эле, бирок
ал таасирине баш айлануучу күчкө ээ болчу.

Державанын аскер артыкчылыгынын зарыл-
дыгы жөнүндө тынбай бабыраган саясатчылар
жана державачылар менен мамлекетчилер деп
аталышкандар муну каалайбы, же каалабайбы,
курал-жарактардын эл аралык жарманкесин
уюштургандар каалайбы, же каалабайбы, ал
жердеги соода-сатыкта биринчиликти женип
алуу улут кызыкчылыгы үчүн ыйык ишке те-
нештирилген жана эң башкысы – таза пайдага
миллиарддаган долларларды берүүчү, муну ук-
кандын деми токтоп кала жаздайт, анткени ошол
миллиарддардын үчтөн бирин ар качан өндүрүш-
чүлөрдүн түздөн-түз өз чөнтөктөрүнө салып берүү-
гө убада берип келишкен, тарыхта данкы өчпө-
гөн биздин курал-жарагыбызды данктоо боюн-
ча масс-медиада кампанияны баштагандар муну
кааладыбы, же каалабадыбы, эми алардын эч
кимиси ойгонгон нерсени токтото алмак эмес –
баары айлампадагы чамынды получу...

Кызыл аяитта сансыз баштар кылкылдайт.
АӨКтү жактоо митингисине келип жатышкан
мин сандаган кишилер аяитка толду. «АӨК!»,

«АӘК!», «Кремль – биздики!», «Кремль – биздики!» деген кыйкырыктар асманды жаңыртты.

Тартып алуу вертолёттордон жүргүзүлдү, бирок бууракандаган бул көрүнүштүн эбегейсиз зор масштабын ошол асмандан камтуу да мүмкүн эмес эле. Мавзолейдеги радио күчөткүч аркылуу туш тарапка жаңырган жалпы митингдин, сүйлөнгөн сөздөрдүн фонунда, аянттын ар кай жеринде ураандары, портреттери жана кыйкырыктары менен өзүнчө чакан митингдер да пайда болуп жатты. Аянттын «Баталга» деген жерине фиделчилер чогулуп алышкан, бул алардын көтөрғөн сүймөнчүгүнүн портретинен жана ураанынан көрүнүп турду: «Фидель – биз сени мененбиз!», «Социализм – же өлүм!» Тарыхый музейдин жаңындагы өтмөлүктө котологон саддамчылардын: «Саддам – Сен бизге бир боорсун!», «Саддам – Сен бизге бир боорсун!» деген кыйкырыгы айбаттуу жана кыжырлануу менен чыгып жатты. Дагы бир өтө уккулуктуу чакырык муштумдарды сөрөндете жогору көтөрүү менен айтылууда: «Кадда-када-Каддафи! Кадда-када-Каддафи!»

Көптөгөн жылдар бою курал-жаактар массалык түрдө жөнөтүлүп турган дээрлик баардык өлкөлөрдүн аянтта буга окшогон ызы-чуу түшкөн жактоочулары бар болчу, Кытайга, Иранга, Пакистанга, Түндүк Кореяга жана бөтөнчө араб жана африкалык өнөктөш-сатып алуучуларга жан тарткандар алардын урматына бийлеп туршту. Айтпаса да түшүнүктүү, Кытайдын, өзүнүн масштабына жана демографиялык айырмачылыгына жараشا, эбегейсиз көп жактоочулары бар болчу, алар акын Маонун «Тоостун ыры» дегенинен гениалдуу сапты кыйкырып жатышты: «Бийлиktи мылтык жаратат! Бийлиktи мылтык

жаратат!» Анан сталинчилер айтыла жүргөндөй: «Сталинге данк!» деп жарыша занқылдашты жана генералиссимустун келиштире тартылган портреттери баштан жогору сороктото көтөрүлдү. Бирок ушул кыйкырык-чуунун ичинен эң эле кыйын салтанат курган Калашниковдун автоматы болду: «Калаш – Кремль наш!» деген ураан баардык кыйкырык менен айкырыкты басып кетип турду.

Ошолор менен эле биргэ: «Мылтык көккө атылат – көктөн алмаз чачылат!» деген сыйактуу түшүнүүгө кыйыныраак табылгалар да ооздон чыгып кетип жатты. Муну: ракета асманга атылганда, үстүнөн алмаз жамгырдай жаайт, деп түшүнүш керекпи? Андай болсо гана! Андай болсо гана!

Мына ушунун баары массалык эйфориянын казанында буркан-шаркан кайнап, ушунун баары бирдиктүү күч-кубаттын, кысымдын, ийин-дештиктин ан-сезимин козгоду... Мына аңгыча бир нерсе болот, анан ошондо кумар отунун пиротехникасы жалт-жуулт ойноп, асман жарылат жанырат, анан Ал, көпчүлүктүн эркин аткаруучу чыгат... Бирок Ал ким? Ал деген – Ал да башка сөздүн кереги не! Ал! Ал!..

Бирок мавзолейден айтылып жаткан башкы ораторлордун сөздөрү өзүнчө жүйөөлүү жана ишенимдүү болчу. Курал-жарак өндүрүүнү токтотуу экономикага жакшы эч нерсе бербейт, бар болгону дүйнөлүк базар байлыгы ашып-ташыган Американын колуна өтүп кетет. Ал болсо кол куушуруп олтуруп алган жери жок – курал-жарак дегенди жылыга, күндүр-түндүр чууртуп чыгарып жатат жана баардыгын чоло калтыrbай куралданырууда жана баардыгын бийлөөдө.



Андан биздин эмнебиз кем? Дагы бир далил бар болчу – конверсиядан чыккан жумушсуздук катуу социалдык нааразычылыкты алыш келет. Дагы – конверсия өлкөнүн өтө кубаттуу интеллектуалдык потенциалын жок кылат. Дагы, дагы айтылган сөздүн баардыгы бутага таамай тийип жатты.

Жана ар бир таамай тийген сөз жек көрүүнүн массалык ыракатын пайда кылышп жатты.

Бирок башка күч да бар эле. Ошол маалда Манеж аянында, конверсиянын душмандарынын митинги өтүп жаткан котоломодон омончулардын кырка катары гана бөлүп турган чектеш майданда башка бир митинг дуулдал, азан-казан түшүп жатты.

Бул жерде башка публика, коомдун башка бөлүгү – демократтар, реформаторлор, пацифисттер жана кайра куруунун башка өнүмдөрү, иши кылышп, эркиндикти сүйүүчүлөр жана ар кандай мүдөө, тилектеги либералдар митинг куруп жатышты. Алар да көп болчу, әлдин көптүгүнөн аянт кылкылдайт, алардын да өз ишенимдери, чечкиндүүлүгү жана ургаалдыгы жактан калышпаган чакырыктары жана ураандары бар. Бул жерде да: «ВПКга берилген артыкчылык токтолусун!», «Биз ВПКга туткун болгубуз келбейт!», «ВПК – милитаризмге жардамчы!», «ВПК-бюджетти сорот!», «Сталиндик монстр – жок кылышын!» жана башка, жана башкалар менен бирге: «ВПК – өлүмдүн конвейери!», «ВПК – партократтардын чынжырдагы дөбөтү!», «ВПК – әлдин шору!» деген сыйктуу транспаранттар менен плакаттар жайнайт.

Кызыл аянтта кандай болсо ошондой көрүнүш, мазмуну гана тетирисинче.

Демонстранттар бул жерде да өздөрүнүн сыйынуучуларынын жана медерлеринин портреттерин оболото көтөрүп алышып, эл-журтка көргөзүүдө.

Бирде тигил митингге, бирде бул митингге, бирде Кызыл, бирде Манеж аянтына аппаратурааларын көтөрүп алышып, жан-алы калбай чуркашкан корреспонденттер менен репортерлор үчүн бул окуялар шашылыш берилүүчү материалдардын болуп көрбөгөндөй молчуулугу эле. Бирок ошондой болсо дагы дасыккан репортерлор эки плакатка көнүл бурбай коё алышмак эмес, алар башкаларга таптакыр окшобогондугу менен өзүнөн өзү көзгө урунуп турду. Бир улан менен бир кыз, сырткы түрүнө караганда студенттер – плакаттарын бийик көтөрүп алышып элди аралап жүрүштү. Кийин көргөндөрдүн айтымында, экөө элдин арасында бириинен бири анча алыстабай, сүйлөшө алгыдай аралыкта, бири бириинен көздөрүн албай жүрүшүптур, эч ким менен талаш-тартышка да түшүшпөптүр жана өздөрү менен өздөрү болуп, обочолонгон кыязда экен. Улан көтөргөн плакатта кара боёк менен: «Адам жарык дүйнөгө курал-жарак жасоо үчүн келген эмес!» деп бадырайта жазылган, ал эми бийкечтин плакатындағы жазуу такыр эле үрөй учурарлык болчу: «Эгер Кремль жарыша куралдануусун кайра баштай турган болсо, мен өзүмдү өзүм өрттөп жиберем!»

Алар учу-кыйырсыз дениз мейкиндигинде адашкан кайыктай болушуп, котологон элдин арасында жүрүштү, бирөөнүн көзүнө урунса, бирөөнүкүнө урунбады, кимдир бирөө мындай декларацияларды түшүндү, кимдир бирөөгө алар бир нерсе билдирип турду, а кимдир бирөөгө эч нерсе



билдирбеди – ал да мүмкүн эле, анткени тигил тарапта да, бул тарапта да – Кызыл аянтта да, Манеж аянында да – ар кандай билдируүлөр, чакырыктар, үндөөлөр, ураандар, протесттер, эскертуүлөр, чечкиндүү, оргу-баргы айтылган опуза сөздөр митингчилердин башына жамгырдай жаап жаткан.

Иши кылып, боло турган иш болду. Кишилердин адатта иш өткөндөн кийин өкүнүп калмайлары бар, өзүнүн кокустан болгондугу менен да жана жазмыштын болбой койбостугу менен да таң калтырган окуялар быкпирдай кайнаган көпчүлүк жыйында массалык психоз менен дүрт этип кетерине кийин дагы бир ирет ынанышат.

Күндүн мурду Кремль сепилинен ары кынайды, бака-шака түшүп, кажылдаган топко ала көлөө түшүп келатты, ал эми танапташ аянтардагы митингдер дале болсо шакардай кайнап, бууракандай берди, репродукторлордон жанырган бүйүр кызытар жана көшөкөр сөздөр чогулгандардын жан-дүйнөсүнө жана акыл-эсине улам көбүрөөк дүрбөлөң салып, бир жоболон боловун сездире баштады. Ар бир тарап, аркы жана берки аянттагылар да, адилеттикке чакырышты, бийликтегилерге жана элге кайрылышты, өздөрүнүк гана чындык деп эсептеп, өздөрүнүн көз карашын гана туура дешти, дүйнөгө өздөрүнүн аргументтерин жана тыянактарын сунуш кылышып, кандарын кайнатышты, – жиндери келиди, токтоосуз аракетке өтүү керектигин, жыйылып калган энергияны чыгаруу зарылдыгын сезиши. Кажы-кужу күчөгөндөн күчөдү, репродукторлордон бирин-бири айыптоо, коркутуп-үркүтүү, опузалоо, жаман-жакшы айтышуу жаңырды, ар бир тарап башка, жек көрүмчү тарап-

ты ата мекендин арсыз душмандары деп атады. Аңгыча алгачкы кагылышуу да башталды. Омондордун арасынан өтүп барышып, «милитаристтер» менен «антимилитаристтер» бири-бирин жыгачка бекитилген плакаттар, портреттер менен ура башташты. Аялдар чанырып, эркектер кыйкырып, сөгүнүп жатышты. Сабаш башталды. Омондордун сабашкандарды тыябыз, чатакты басабыз деген аракети эки тараптын жанжалын ого бетер күчтөттү. Ошентип кишилер ушуну эле күтүп турушкансып, заматтын ортосунда жалпы ит урушу – сабашуу башталды. Сыймыктанта көтөрүлгөн портреттер менен плакаттардын ушул жерде кереги абдан тийди – ошолор менен бири бирин башка-көзгө койгулап жатышты. Аккан кан, көз жаш, онтогондор, жүздөгөн кишилердин, эркектер менен аялдардын, жаштар менен карылардын сабашып жаткандары майда-чуйдасына чейин жана ой-кырынан – төбөдөн, вертолеттон, жер үстүндөгү мүмкүн болгон баардык ынгайлардан тартып алышып, бүткүл дүйнөлүк телеберүүнүн экрандарына жамырата чыгарылды.

Мына ошондо баягы экөө – улан менен бийкеч окуянын чок ортосунда калышты. Алар көтөрүп жүрүшкөн плакаттарын сабашууда колдонушпаганы өздөрүнүн шоруна айланды. Кызыл аянттагы вепековчулар конверсиячыларды сабап жаткан чакта, капысынан баягыдай эле плакатын жогору көтөрүп, заары бетине чыккан патриоттордун мурдуна такап көрсөтүп жаткан сыйктанган баягы жигит көрүндү.

– Ий, ушундайбы, сволочь, сен кимдин мурдуна такап көрсөтүп жатасын, кимдин башын

айландырмакчысын?! – деп бакырды кол сал-
гандардын бири. – Демек биз туулбай коюшу-
буз керек экен да?! Ой, эненди гана урайын! –
ошентип уланды ура башташты, плакатты ты-
тып ыргытып жиберишти. Дал ушул учурда,
адамдын үрөйүн учурган, эгер Кремль жарыша
куралдануусун токтотпосо өзүн өрттөп жиберүүгө
ант берген транспарантын көтөрүп, тигил жи-
гитке болушуу үчүн баягы кыз жетип келди.

Кыздын ушундай транспарант менен ми-
тингге барышы туура беле? Максаты эмне эле?
Ал эмне үчүн мындай кылды – жаштыгынанбы,
же жамандыгынанбы, же тескерисинче мын-
дай кадам жасоого аны ишеними менен аргасы-
нын түгөнгөндүгү мажбурладыбы? Анан акырын-
да, оборонщиктер-вепековчулар тепкилеп жат-
кан шеригине баардан мурда тигил каргаша-
луу плакатты эмнеге ыргытып жиберген жок?
Антүүнүн ордуна кыз жоболондуу плакатын ко-
луна кармаган бойдон шеригине умтулду:

– Бул эмне кылганыңар? Тийбегиле! Силер-
дин аны урууга кандай акыңар бар? Тийбегиле
дайм! Токтоткула! – деп кыйкырды кыз.

Сөзү текке кетти. Жигитти бешөө токмоктоп
жатты. Көзү-башы көгала болгуча токмоктоп коё
беришсе болот эле го. Бирок бул жаңжалдын
акыры эмне болорун, ачуусу адисинен ашып,
заары башына чыккан сүрмө топ дагы эмне кы-
ларын ким билиптир?!

Вепековчулар кызды оозуна келген жаман
сөздөр менен сөгүп каршы алышты:

– Кана, канчык, аман-соондо бул жерден жо-
гол, болбосо сага дагы көргүлүктүү көрсөтөбүз!

Ушул жерден оозунан ак ит кирип, кара ит
чыгып, ажылдап жаткан бир катын дал бутага
тийгизе айтты:

— А-а, сен чагымчысынбы? Өрттөнүп өлмөк-чүсүнбү? Ой, эл-журт карагыла, эми кантем, мына бул чагымчы-канчык азыр өрттөнүп өлөт да, биздин Кремль урап түшөт! Азыр, мына биздин көз алдыбызда! Тумшугун талкалап салғылачы, үйүн таппай калсын!

Кызды качырып сала беришти, курткасын айрып ташташты. Бетинен кан кетти.

— Тартыла колунарды! Мыкаачылар! — деп кыйкырды кыз бетине канды шыбап. Анын пла-катын да заматта тытып ыргытып жиберишти.

— Ии, эми кантесин? Өрттөнүп өлөсүнбү, же мушту аз жединби? Былжыраган сөздү жазардан мурда ойлонгун! Эмне үчүн өрттөнүп өлбөйсүн?

Жоболон көз ачып жумганча болду.

174 — Сен мага ширенке тартып көр! — деп кый-
кирып жиберди кыз, бүткөн бою калчылдап,
заардуу күлкү алдында.

Ошол замат кимдир бирөө жандыруу үчүн ширенкенин кутусун ала койду.

— Кимде оттук бар? Ха-ха-ха! Сен андан көрө оттукту жандыр тигиге! — деп дагы бирөө ке-
неш бере койду.

— Токто! Антчү болбогула! — деп чаңырып жиберди кыздын шериги, токмоктоп жаткан-
дардын колунан суурулуп. Үлгүрбөдү. Чагыл-
ган ширенке кыздын ийинине, анын синтетика
курткасына түштү да, дароо жалбырт дей түштү.

Баары селдейе түшүштү, анан кетенчиктей бе-
ришип чачырай качышты. Ал эми жалынга чул-
ганган кыз кулак-мээни тундура чаңырып, ка-
чып жөнөдү. Ошондо Қызыл аянттагы көрүнүш
тозоктон кем болгон жок. Эл жыйылган жерде-



ги дүрбөлөң алардын шакардай кайнаган, кыйраткыч жаалындай эле коркунучтуу эмеспи...

Жакын эле жерде кимdir бирөө таштаган бомба жарылыптыр, же, кызы кимdir бирөө өзүн өзү өрттөп жибериптири, же дагы бир шумдук жоболондуу иш болуптур деген айың чагылгандай тарап, митинг өткөрүп жаткандарды безге сайгандай дүрбөттү, кишилер баарын унтуп коюшуп, бири-бирин жөөлөп, мұдүрүлүпжыгылып, кыйкырык-өкүрүк менен, эч кандай зарылчылыгы болбогондон жана болушу да мүмкүн эмestен бетер, ыйык көргөн портреттерин жана жалындуу чакырыктарын аяк алдына таштай салышып, көчө-көчөлөргө түшүп, качып жөнөштү. Кишилер акылынан шашкан, алдастаган тейде качып баратышты, өздөрүнөн өздөрү качып баратышты.

Ушунун баарынын эмне кереги бар эле, Кремлдин жанында буркан-шаркан түшүнүн эмне кереги бар эле – эч ким өзүнө жооп бере албады. Же чатак чыгаргысы, же тамашалагысы келгендиктенби, же чыны менен элеби – айтор өзүн өзү өрттөйм деген кыз «жалбырт» дей түшкөн секундадан баштап, мезгилдин жаны эсеби ачылды. Анын чаңырып, жалынга чулганип качып баратканын жакын жерде тургандардын баары көрүштү. Кыз жерге күп кулады. Ага жанагы жигит жана анын артынан чуркашкан бир нече омончулар жете келишти. Алар курткалары менен күйүп жаткан кыздын денесинен өрттү шашкалактай чапкылашып, өчүрүп киришти. Бирок кеч болуп калды. Анын айласы кеткен шериги башын мыкчып, чөгөлөй жыгылды. Ангыча бир заматта ээндей түшкөн аянтка вертолёт конду, сыягы баятан бери телеп

видение үчүн тартып алып жүргөн неме болсо керек. Кулак тундуралар шуулдаган баранын алдынан, шамалдан жана шуулдактан эңкеие калкаланышып, кишилер чуркап чыгышты, жерден кыздын денесин көтөрүп алышты, жанагы жигитти жана эки-үч омончуну кошо алышып, баары асманга көтөрүлүштү. Бирок алардын ичинен бирөө унуптай, ушуладын баарын тасмага тартып алууга үлгүрдү.

Вертолёт Кызыл аянттын үстүнөн учуп өттү, Спасский мунарасынын кыл чокусуна тенеле түштү да, Таш көпүрөнүн үстү менен андан ары учуп, анан Москва дайраны бойлой калдактап барып, көрүнбөй калды...

Вертолёт менен кошо токойго кирип жок болгон канаттуудай, өздөрү баш-оту менен берилген идеяларына ушунчалық алдас ура, ушунчалық үрөй учура жана кылчаюсуз өздөрүн курман чалган эки жаштын, кыязы, студенттердин трагедиясы шаар койнуна сицип жок болду...

Ишке ашпас куру кыялдарга берилткен жана алардын урматы үчүн эмнеге болсо да бой таштакан чиркин романтиканын күчү ай!

Ошол күнү кечинде шаардын ортосу күндүзгү болгон окуядан улам көпкө тынчыган жок. Қандары дүүлүгүп калган адамдар тынчып жата алышпай, көчөдө жүрүштү, алардын көнүлдөрү ордунда эместиги сүйлөгөн сөздөрүнөн, өндөрүнөн, баскан-тургандарынан сезилип турду. Кишилер топ-топ болуп чогулуп туруп алышып, талашып-тартышып, ой жоруп жатышты: жандырылган бир тал ширенке ыргытканда өчүп калышы мүмкүн эле, бирок өчпөй калып, кыз



көз ачып-жумганча жалбырттап чыкты – бул кандайча болуп кетти? дешип такыр түшүнө албай жатышты. Мүмкүн анын кийими дүрт деп жанып кетчү бөтөнчө составга кандырылгандыр? Бирок сөзсүз эле ушул өлүп кеткенге чейин барыш керек беле? А мүмкүн андай эместир, мүмкүн бул таптакыр эле башка, адам өзүнүн чегине жеткен ички чыналуусуна чыдабай жалбырттап кетүүчү кандайдыр бир акыл жеткис жаратылыштын метафизикалык кубулушудур? Анан калса түн ичинде фосфор жарыгы жанып турған адамдар болот деп айтып жүрүшпөйбү. Кандай экенин ким билет?..

Ангыча түн да кирип калды. Көчөлөрдө кишилер азая баштады. Автомашиналардын каалгаларын тарс-турсын жаап, ошол эле жерде рэкетирлерге берчүсүн берип, түнкү көнүл ачууну жакшы көргөндөр кыймылга келишти. Түнкү жайлардын оттору жанды, жан сырын жандандыруучу чырактар күнүрттөлдү, электромузыка шаңшып, көкүрөктөр жайдакталды, жамажайлар жайылды... Баарын унтууу, эч нерсени эске албоо, өзүнөн оолактоо, Кудайдан култ коюп оолактоо керек эле...

Ошол түнү Кызыл аянт жымжырт болчу. Кыбыр эткен жан жок. Күндүз адамдардын арам күчү ойногон, жин-шайтандын ордосу болгон, кан агып, ажал каттаган жерде эч ким болгусу келбеди. Күнүрт жарык турду. Баардык жерде, майдан талаасында ташталгансып, демонстрациячылар мушташта жана бири биринен качып баратканда тебеленген портреттер, ураандар, пла-каттар жатты.

Алар менен эч кимдин иши да болгон жок.

Ай Кремлдин үстүндө көкөлөп бийик турду. Баягы өзүнүн энсеген саатында үкү учуп чыкты. Калдайган канаттарын дабышсыз шилтеп, тептегерек, ирмелбegen, арбап алчудай жалтыраган көздөрү менен чон башын айланта карап, ал көлөкөдөн бетер бирде тигил, бирде бол жакта кайып жүрдү. Үкү кусалуу да, капалуу да получу. Мавзолейдин үстүнөн дабышсыз айланып, анын эшигинде таштай катып турушкан күзөтчүлөрдүн көз алдынан карандап бир көрүнүп коюп, үкү жапалдаш чон баш арбактарды издең андан ары учту. Анан аларды Кремлдин кыш сепилинин көлөкөлөнгөн жагынан тапты. Жок, алар бул жолу да жаңы эч нерсе айтышпады. Алар бул сапар да көркүз болчу, бирок сыйкырлап койгон сыйкырлап тапты. «Социализм – же өлүм!» деп митингде кыйкырып жатышкан сөздү 178 эстерине тутуп калган чон баш жапалдаштар кол кармашып алышып, бир жерди таптап бийлөө менен бир калыпта кайталай беришти. Ооба, экөө чарчабай, угулбагандай, көрүнбөгөндөй, үрөй учургудай кылып: «Социализм – же өлүм!» деп кайталай беришти.

Бийдин бул ыргагы үкүнү бат эле жадатып жиберди. Ал андан ары учуп жөнөдү, анан Спасский дарбазасынын жанынан жолу болуп, тирүү жанды – кайдан келип калганы белгисиз мас катынды жолуктурду.

Чач-этеги жайылган, абийиринен айрылган мас катын кайдагы бир арман ырды созуп коюп, түнкү Кызыл аянтта жападан жалгыз баратты:

Ай арман-ай, эмнеге
Туулдум экен?
Ай әнеке-ай, эмнеге

Туудун әкен?
 Ай арман-ай, әмнеге
 Бойлуу болдун?
 Туудун мени, әнеке –
 Ойлуу болдум.
 Ай арман-ай, әмнеге
 Туулдум әкен?
 Каалабагам, әнеке –
 Туудун бекер.

Ай арман-ай, әмнеге
 Туулдум әкен?
 Ай әнеке-ай, әмнеге
 Туудун әкен?...

Аял аянтты кыйгачынан кесип, темтендеп, мұдурұлұп-чалынып баратты, бир маалда ГУМ-
 дун соода-сатық жайларының далдасына кирип, 179
 көрүнбөй калды. Анын канырық түтөткөн арман ыры дагы бир азга угулуп барып, анан жымжырт боло түштү.

Үкү болсо Кремль сепилинин үстүнө көкөлөп чыкты да, бактарды карай салды, анан ушул жерден, калың бутактар арасынан капысынан жанагы катындан беш бетер, боздогондой үн салды да, армандуу «уу-х!» деди. Ай Кремль дөңсөө-сүндөгү кумпаларды, шпилдерди, чатырларды түбөлүктүү нуру менен шоолалап, сансыз жылдыздар арасында көкөлөп турду, ошондо үкүгө кайрадан океанда сүзүп баратышкан алыстагы киттердин деми угулуп жаткандай сезилип кетти. Алар кайда әмнеге шашып баратышат? Эми алардын жаны жай албайт. Эми толкундар тынчыбайт.

VIII

«Трибюн» үчүн жазылыш жаткан макаланын көпчүлүк бөлүгү даяр болуп калган, эми аны корутундулаш керек эле. Бирок иш бүтөөрүнө канчалык жакындаган сайын, Борктун тынчсыздануусу ошончолук күчөй баштады: – Кассандра тамгасынын феноменин илимий жактан түшүндүрүүгө ашыкча сүнгүп кетпеди бекен, ошол эле учурда элдин басымдуу көпчүлүгү үчүн, а мүмкүн, абсолюттук көпчүлүгү үчүн, кассандро-эмбриондордун берген белгилери жөнүндө эч нерсе көрбөй, эч нерсе укпай, эптең унутуп коюу үчүн, космостогу Филофейдин «чагымчыл» аракеттеринен кандай айла менен болсо да кутулуу маанилүүдүр. Кыйды саясатчы Оливер Ордок дал мына ушуну сезди да, ошого жараша ынгайлашты, ошентип ийгиликке ээ болду. Сөзсүз, ал саясий женишке жетти. Албетте ал алдоо жолундагы жениш дечи. Бирок элдин массалык түрдө өзүн өзү алдоонун жолуна түшүп кеткендигин аларга кантит түшүндүрөсүн, кантит ага ынандырасың?

Ордокко караганда анын саясий тажрыйбасы, саясий ийкеми жетишсиз экенин Борк түшүнөт. Ооба, эми алар душман болуп калышты. Ушунчалык күтүүсүз жерден, ушунчалык кырылышкан душманга айланышты, Борк аны каалайбы, же каалабайбы алдыда күрөш, сөзсүз болуучу күрөш турду. Ордоктун күткөнү да ошол – көксөгөн президенттиктин жолунда эл алдында кармаш. Бул жагынан алганда тагдыр анын колуна марттык жана ынгайы менен космостон Филофейди, жерден – Боркту – салып берди.



Ушул жөнүндө ойлонуу менен, опосуз саясий күрөшкө кандай тез тартылып кетүүгө мүмкүн экендигине, тирешүүнүн кан кызыткан кумары жан-дүйнөнү кандай азгырмачылык менен бекем ээлеп аларына Роберт Борктун көзү жетти. Ордок менен көзмө көз жолуккусу келди. Анын жанына барып, көзүнө тике карап туруп, сөөгүнөн өтүп, чучугуна жеткидей кылышып, үнүн катуу чыгарбай: «Анык жүзүкара турбайсынбы!» дегиси келди. Анан баарына: «Ордок жүзүкара, мындай немеге бийлик бербөө керек, анткени ал бийликке азезилдин келгени менен барабар болмокчу, баарынан коркунучтуусу – анын азезил экендигин эч ким билбей калат!» деп жарыялагысы келди. «Жок, жок, менин ишим саясий күрөш эмес, менин милдетим – Кассандранын белги-бетелери жөнүндөгү чындыктан тайсалдоо менен жүүнү боштук кылышып, проблеманы тамырлатып, балааны баштарына үйүп жаткандыктарын кишилерге далилдөө. Бирок бул коркунучтуу чындык экендигине, ошого карабай андан качпбо керек экендигине, андан кутулуунун жолун издөө зарылдыгына аларды кандайча, кантип ынандырам?!»

Борк аба жутуу үчүн балконго чыкты, түнкүсүн аба салкын тартып, күз мезгил экенин билдирип турду, карангыда жалбырактар тынымсыз шуудурап учуп түшүп жатат, Борк чыйрыга түштү. Ай автобанга* чыга бериштеги токойлуу дөңсөөгө тиер-тийбес болуп, жаңы чыгып келат. Борк бийиктиги жана катмарланганы деңиз жээгиндеги дюналарды* эске салган токойлуу дөңсөөлөрдүн ары жагындагы гольф талааларын көз алдына келтирди, ал жакка мурдагы жылдары топ ойноо үчүн барып калар эле.

Анан кызык, анын эсине качандыр бир көр-гөн түшү келди. Көрсө, түш деген качанкы бир болгон чындык катары адамдын эсине кайра-дан түшөт тура. Кайсы бир түнү, кыязы, жакында эле ал түш көрөт, түшүндө айлананын баары гольф ойноочу көк майсан талаа, түн, ай тийип турат, көнүлү эргип сергек, бирок, балаа басып уядагы топ таптакыр таякты тоготпойт – таякты канчалык керилип туруп урбасын, канча-лык күчтөнүп шилтебесин топ тоголонуп кой-бийт, ордунда калганы калган. Анан ангыча кай-дандыр асман тараптан көзү өтүп кеткен, ка-федрада бирге иштешкен коллегасы, профессор Макс Фрайд пайда болот. Жүрү, дейт ал, Айга учуп кетебиз, ал жакта ушундай бир сонун та-лаалар бар, ай гольфун ойнойбуз. Макстын айт-канына көнүп, ээрчип жөнөйт, алар гольф тала-аларынын үстүнөн каалгып учушат, арттан бол-со аны кайра чакырып Жесси чуркап келатат. Эмнегедир ыйлап алыштыр. Бул эмне болгон түш? Таң каларлык, жана мындай ойлоп келгенде, анча таң калууга деле болбийт. Макс анын жа-кын досу болчу, билбегени жок, астрологиянын артынан сая түшкөн неме эле. Гольфту канча эсеп менен утаарын, же уттураарын жылдыз-дарга карап айтууга аракеттенчү. Анын көрө-гөчтүгү кээде дал келип калчу, бирок көпчүлүк учурда «көзү ачыкты» шылдыңга калтырчу. Мұмкүн тигил дүйнөдө Макстын руху бир нер-сени сезгендир, Макстын өз сөзү менен айт-канда, негативдүй астрологиялық фактордун жакындал келе жатканын күн мурунтан көрүп, досун сокку алдында калтырбоо үчүн Айга ча-кыргандыр. Жанагы түшкө киргени алдын ала эскертип жатканы го.



Ооба, Макс тириү болсо, митингдегини көргөн-дөн кийин, түн катып, алардыкына, Ньюбериге жетип келмек. Андан бир нерсе өзгөрүп кетпесе деле ал ошондой шашма, бирок өтө боорукер адам эле. Кәэде роялда жөнөкөй нерселерди Жес-сина коштоп ойноп калчу, кыйла дурус ойноочу. Жесси тамашалап калчу: «Сенин досторун-дун баары, Боб, Макс сыяктуу, классикалык варианттагы күлкү келтирерлик интеллигенттер. Дегинкиси силер монахтар боордоштугун түз-сөңөр болмок экен, сен ордендин башчысы, догма жагынан нускоочу болсон, ал эми келишимдүү Макс сенин он колун болсо, баарына үлгүрмөк. Мына ошондо силер илимде эле эмес, башка дагы бир нерседен таптакыр башка нерседен көзгө көрүнмөксүнөр». Бечара Макс, Жессиге тымызын ашык эле, анан анысын кез-кезде тамашага айландырчу. Алагүү болуп турган чагында оюндагысын айттып салмайы бар болчу:

- Ий, дечи, Роберт, мен сенин көзүнө айта-йын, сен менин жашоомо чоң жолто болдун.
- Ал эмне дегенин?
- Эгер сен болбогондо, мен Жессиге ашык-тыгымды айтмакмын.
- Менин оюмча, азыр деле кеч эмес го?
- Жок, эгер сен таптакыр эле туулбаган болсон, мына ошондо гана айтмакмын.
- Андай болсо айла жок тура. Мен туулмак эле турсун, сенин жанында олтурбаймынбы.
- Кептин баары ошондо да. Эми түшүндүнбү, мага катуу жолто болгонунду?
- Макс, достум, сен анда өтө эле оной тур-мушту каалаган болор элен. Андай экен, сен өз бактыңды ошол туулуп калган адам алдында бай-

кап көр, ал эми сен каалаган шайма-шай келген шартта, кызыгы жок.

– Жок, сенин алдында мен көзгө урунбайм. Таптакыр.

– Койсончу. Сени зайыптардын баары жактырат сен келбетин келишкен, мындайча айтканда, көркүү жигитсин, качандыр бир кезде мотоциклде зуулдачу элең, баары ооздорун ачып калышчу. Анан да сен менден жашырааксын.

– Мен мотоциклистмин, сен болсо – дүйнөгө белгилүү окумуштуусун, мен – мотоциклистмин, сен болсо – бай адамсын, жазган китептерине чон калем акы аласын, сөөлөттүү Ньюобериде сонун үйүн бар, аялын сага Бахтан, Бетховенден виоленчелде ойноп берип турат, мен мотоциклде өйдө-төмөн зуулдайм, сен модалуу Ньюобери-гольфто топ кубалайсын, мен болсо мотоциклде зуулдайм; сен кремлдерде, ак үйлөрдө чыгып сөз сүйлөйсүн, мен болсо мотоциклде зуулдайм...

– Токто, токто, Макс, деле бечера боло каласын да. Сен мотоциclist эле эмессин, анын үстүнө ал мезгил өттү. Сенин өз илиминде – саясий географияда даңқын таш жарат, бүткүл планета сенин колунда. Анан калса кеп планетада да эмес, планета эмне болуп калыптыр! Сен абайла, кокус Анна, татынакай поляк кыздарынын мыктысынын мыктысы, угуп калса, атын эмне болот?! Жанжал чыкпайбы! Мотоцилин да жардам бербейт! Анна болсо кыялында сени эч кимге тенебейт.

– Ырас, Роберт, сен мени сөздөн кармадын. Анна жөнүндө айтканын туура. Ал эми тигил планета жөнүндө – анча эмес. Саясий географияда баарын билүү керек, ансыз ага кийлигишүүнүн

кереги да жок. Бул бөтөнчө, баарын камтууга умтулган илим. Бул, мен айттар элем, маалыматтардын банкы. Ооба, бул жагынан алганда мен – дүйнөлүк банкирмин. ХХ кылымдын Ротшилди десен да болот. Мен баарын билем, баарын угам, андан эмне болду? Асманда Кудай да баарын билип, баарын көрүп, баарын угуп турат дешет, бирок колунан эч нерсе келбейт...

Бүгүн ал жок. Автокатастрофада жантаслим болду, өтө әле учуп-күйүп жүрчү әле. Анна да-роо картая түштү. Уулу үйлөнгөн, өзүнчө турат. Жесси экөө телефон чалышып турушат, кээде көрүшө калышат. Акыркы ирет Анна жайында келди. Таза абадан дем алышп, сейилдөө үчүн, ойногондорду көрүү үчүн баары гольф-талаага барышты. Жакшы эс алышты, ошояктан, гольф-клубдун ресторанынан түштөнүштү. Анан өткөн күндөр жөнүндө сөз өзүнөн өзү чыгып кетти, Максты көп кеп кылышты... Маркум ушул жерлерди жакшы көрөп әле. Зуулдап жетип келип калчу...

О, кайран гана Макс Фрайд досум. Сен азыр адамдардын акылы менен жан-дүйнөсүнө миңтип бүлүк түшүп, дүйнөдө болуп жаткандарды көрсөн эмне дейт әлен, эмне кылмаксын! Көзгө көрүнбөс генетикалық куюн көтөрүлүп, чарк айлантып жатат. Эми экөөнүн бириң жасоо керек: башкалар эмне болсо ошол болсун, өзүм аман калсам болду, деп көпчүлүгү ойлогондой, «көзүм көрбөсө, көчүгүмдү бөрү жесин» дегенсип, корккондо башын кумга катып алган төө күштүн кейпин кийүү керек, же жалтанбай Тенирдин көзүн тике карап, анын әлге эскертуусун кабыл алуу керек, анткени Тенир эскертип гана коёт, бүтүмгө келүү өзүбүздөн. Бул жагынан Макс

Фрайддыкы чын болчу. Жанагы түшкө киргени да бекеринен эмес. Демек алдын-ала сезип, кооптонду. Кырсыктан күн мурун сактап калгысы келип чакырды, Айдагы гольф-талааларга чакырды...

Бирок эми кырдаал кандай болор экен, анткени Ордок, чынында маселени бурмалап салбадыбы, коомду көз көрүнө алдады, алаксытып кетти, ошону менен эле бирге кыраан болуп көрүнүү үчүн Боркту эл алдында саясий эрөөлгө чакырып койду. Эми Борк даярданышы керек, тигинин чакырыгын кабыл алып Кассандра тамгасы жөнүндө өз сөзүн айтыши, Филофейди демогогиядан жана саясий спекуляциядан сактап калышы керек. Анан Ордоктун тигил жоругун мындан башка эмне демексин?! О Жараткан, түнкү saat эки болоюн деп калган тура, кой, олтуруп иштейин, деп Борк эсине келе түштү. Токтоосуз аракеттенүү керек. Чегинүүгө жол жок. Кабинетине кайтып келип, кире бериштеги күзгүгө токтоло калды. Уйкудан калган эки көзү чоктой кызырып, санаа менен кайгыга толо эле. Чачтары таптакыр агарып кетиптир. Дагы жакшы, башкалардыкындай болуп жыдып кетпегени. Жакында эле немистер менен, топураган журналисттер менен бирге жанынан кемеде сүзүп өткөн Рейн боюндагы баягы абалкы аскадай кары, алар анын интервьюсун «Абалкы аска менен болгон интервью», деп атап салышты, бирок көп өтпөй Борк Атлантиканын, океандын үстүнөн учуп баратканда монах Филофейдин чагылганы жарк этип күн күркүрөп, бороон болорун, анан баардыгы дүрбөлөң түшүп жатканда сценага жанагы шайтандын шапалагын-

дай болгон Оливер Ордок деген неме чыга келерин алар таптакыр билген эмес. Ошентип кармашка чыгууга туура келет...

Борк компьютерге олтурганы жатканда дабыш угулду. Төмөн жактан Жесси келатты.

— Ии, ишин қандай? — сурап калды ал босогодон.

— Қандай болсун, иштеп жатам, — деди ал, анан әмнегедир эсине түшө калган качанкы бир түшүн ага айтууга оозун белендер келатып, айнып калды.

Жесси чарчаңкы көрүндү, ошентсе да анын көзүндө қандайдыр бир учкун тургансыды.

— Сага жолтоо болбоюн дедим эле, Боб, бирок сени таң калтыргым келип турат.

— Кана, кантип таң калтырмакчысын мени?

— Мына, бир кучак кагаз алыш келдим. Балким сага кереги тиер.

— Ал эмне кагаз экен?

— Факс. Кимден дебейсинбى? Энтони Юнгерден.

— Энтони Юнгерденби? — деп кайра сурады. — Эмне дейт? Эмне деп жазыптыр?

— Жана мен сага баардык телефондорду суурыймун деп айтпадым беле. Аябай чалса керек. Бирок анын чаларын ким билиптири? Ал эми холлдогу факсты өчүрүүнү унтууп коюпмун, оюма да келбептири. Бир маалда шырк-шырк үн чыгат, карасам — түрмөк-түрмөк кагаз. Ме, оку. Ар бир барактын башына: «Кудай жалгагыр, факсты өчүрбөсөнүзчү» деп жазыптыр ал. Азыр да анын факсы барак артынан барак болуп келип жатат. Ага эмне болуп кетти экен? Бечара жигит. Сен окуй бер, мен анан дагы алыш келип берем.

Күтүлбөгөн иш. Түнкү saat эки. Кимдир бирөө барак артынан барак жазып, факс жиберүүдө. Жазганда да алар менен бир гана ирет телефондо сүйлөшкөн, чала тааныш Энтони Юнгер жазып жатат. Бирок шайлоо алдындагы митингде, демагогиянын жайдак атын ооздуксуз ми-нип алышаап бараткан Ордокту, ийгиликсиз болсо да, тизгинин тартып, токтотууга батынуу менен принциптүү кадам жасабадыбы ал, Ордоктун командасындагы адам көпчүлүктүн көзүнчө өз лидеринен бөлүнүп, анын саясий курман-дыгынын тарабына өтүп кетпеби. Митингден кийин ал кандай акыбалда калганын элестетүү анча кыйын эмес. Ордок өзү жана анын берилген командасы, сөзсүз, чыккынчы катары Юнгерди күнөөлөштү. Ордоктун канатынын алдында мансапка жетүү жөнүндө ал эми ойлонбой койсо деле болот. Тели-тентуштары шылдындал күлүп жатышкан болуу керек: минтип өз жолун өзү торогон – болуп көрбөгөн иш. Мына ушундан кийин да ал Ордок абийирин ашыра төккөн, массалык митингде көөлөнгөн адамга жардам берүүгө батынып олтурат. Энтони Юнгердин алдында Борк өзүн ыңгайсыз сезди, бирок ошондой болсо да жаны бир аз жай ала түштү. Эч качан эч ким ага боору ооруп, жардамга кол сунуп көргөн эмес, анткени ал дайыма күчтүү, өзүнө өзү ишенген жигит. Эми болсо рингге күч менен сүйрөп чыгарылган неме, көпчүлүктүн алдында көгала койдой союлуп, рингден боору менен жылып түштү жана азырынча эл көзүнө көрүнбөй туруп, боюн жыйнамак да, эми өз эрки менен, ёмурүн тобокелге салып, кайрадан кармашка чыкмак. Мына ушунун баарын түшүнгөн Юнгер ар бир барактын башында: «Кудай жалга-



гырлар, факсты өчүре көрбөгүлө!» деп жалынып олтурат.

«Мистер Борк, Сиздин үйдөгү телефондорунуз эмне үчүн иштебей калгандыгын түшүнүп турам, — деп жазыптыр Юнгер. — Эч качан жадатпас элем, бирок менин абалымды да түшүнүп койсонуз. Эгер мен азыр Сиздин алдынызда чөгөлөп туруп, Сизге айтып коюуга милдеттүү болгон нерселерди факс аркылуу болсо да билдирип койбосом, ал мен үчүн чыныгы өлүмгө бара-бар. Шайлоо алдындагы митингде болгон окуядан кийин, мен жанымды коёрго жер таппайм, мен баарына, ал турсун жан кьюуга да даярмын, эгер анын кандайдыр бир жардамы болсо. Ушундай үрөй учурар сөзүм үчүн мени кечирип коюнуз. Бирок Ордок менен болгон бул адам жийиркенерлик окуяга Сизди мен тартып олтурбаймынбы, бул көкүрөгүн койгулап, өз атын өзү чакырган абийирсиз сасык саясатчыга Сизди мен бута кылып берип олтурам. Бышактан ыйлактагандай болбоюн кечирип коюнуз, бирок эрдимди кесе тиштеп, өкүнүп олтурам: мен кимге кызмат кылып, кимдин союлун чабышкам, менин тайкылыгым менен ишенчээтигим ушуга жеткирмек, мага чала болот. Бирок азыр сөз мен жөнүндө эмес, кечириңиз, Кудай үчүн! Кеп мындан ары эмне кылуу керек, ошол жөнүндө. Кассандра тамгасын кантебиз?! Айтайын дегеним...»

Ушул жерден барак бүтүп, кийинкиси баягы эле өтүнүч менен башталат экен: «Факсты өчүрбөсөнүз, Кудай жалгагыр!»

«Ошентип, мистер Борк, мындан ары эмне кылуу керек?

Бул иште өзүмдүн ақмакчылық жасаганыма карабай, айрым бир ойлорумду айтууга рахым әтиниз. Балким пайдасы тийип калар.

Мистер Борк, айтууга канчалық оор болсо да, айттайын. Сизге ушундайды сунуш кылууга батынганыма алдын ала өкүнөм. Бирок эми аянар жерим калган жок. Сиздин алдыңызда менин күнөөм ушунчалық – эми мага баары бир.

Менин айттайын дегеним, болору болгон сон, Ордокту жалган айткандыгы үчүн айыптоого болот, анткени ал сиз менен жеке көзме көз маектешкенине таянып жатпайбы. Сиз аны менен телефондон сүйлөштүнүз. А мүмкүн сүйлөшкөн эмессиз, сүйлөшкөн күндө да башка нерселер жөнүндө сүйлөшкөнсүз. Бул ошол эле Ордоктун өзүнө жараша мамиле болмокчу. Жүзүкаралыгына жараша мамиле. Сүйлөшкөнүңөр жазылып калган эмес. Мен аны билем. Кепил боло алам. Ойлонуп көрүнүз. Ушундай кылууга болот десениз, мен анын абийирин айрандай төгүүчү сенсация уюштурмам. Андайды масс-медиа баса калат.

Бирок күрөштүн, албетте, башка жолу да бар. Эгер Сиз, мистер Борк, Филофейдики туура экеинине ишенсениз жана чындык үчүн өз пикиринизде турсаныз, мен Сиз менен аягына чейин барууга даярмын, албетте, бул жерде менин кызматым сүрөөнчүлүк гана болмокчу. Мен Сиздин жан жигитиниз болуп бере алар элем. Ал эми Сиз баш тартпайм десениз, алдыда чоң салгылаш тургандыгы – айдан ачык.

Кырдаал ушундай түзүлдү, азыркы учурда Сиз майдан талаасындагы жалгыз жоокерсиз, космостук монахты ачыктан ачык жактаган, анын эсхатологиялык концепциясын колдогон, мүмкүн, мұлдө планетадагы жападан жалгыз адам-

сыз. Шайлоо алдындағы болуп өткөн окуядан кийин, Ордокту тикесинен тик туруп колдогон «бирдиктүү элдик фронттон» кийин, Филофейдин ачылышын жактап айтаар сөзү бар бир аз кишилер да этият болушуп, унчуга алышпайт. Ал эми калктын басымдуу көпчүлүгү...»

«Факсты өчүрбөсөнүз әкен, Кудай жалгагыр!

Ошентип, мистер Борк, митингдеги шайлоочулардын түрүнө караганда, калктын басымдуу көпчүлүгү, ал турсун тилекке каршы, өлкөнүн бүткүл эли деп айтса да болот, Кассандранын тамгасы боюнча космостук экспериментке каршы. Кассандро-эмбриондор жөнүндө элдин укусу жок, билгиси жок, аялдар тапкыч-нурлардын көзөмөлүндө болууну каалашпайт. «Альфа-Бейсболдогу» митингде болгон окуяны баардык маалымат агентстволору берди. Ошондон улам штаттарда Ордоктун кадыр-баркы дароо көтөрүлдү. Азыр ал адам укугун тикесинен тик туруп коргоору, аял-эненин эзелтен берки ыйыктыгына чан тийгизбестиги, жана ал айткандай, филофейчилердин кимисинин гана болбосун, алар кайда гана жүрүшпөсүн – мейли жерде, мейли космосто болсун, – карасанатай иштери менен жан аябай күрөшөрү жөнүндө билдириүү жасады, темирди кызуусунда согоюн деди. Сиздин фотографиянызды, мистер Борк, ушул азыркы тапта телеэкрандардан такай көрсөтүп, тиешелүү түшүндүрмөлөр менен коштошуп жатышат. Москвадан Филофейдин фотографиялары табылыптыр, алар да ишке киргизилди.

Мен буларды жазып жатканым, Сиз телефондорду эле әмес, телевизорлорунузду да өчүргөн болушунуз керек деп ойладум. Сизди митингдин натыйжалары жөнүндө, окуялардын андан

аркы өнүгүп жаткандығы жөнүндө билип алсын дегеним. Бул процесс дагы күч алат, дагы ээ-жая бербей өөрчүйт деп корком...»

«Факсты өчүрбөсөнүз экен, Кудай жалгагыр!!!

Ошентип мистер Борк, бул процесс ээ-жая бербей өөрчүйт, ошон үчүн Сиз, мындай кырдаалда баарыдан мурда кандай позицияны, аракеттенүүнүн кайсы жолун тандап аларыңызды чечип алышыңыз керек деп ойлойм. Анткени «генефонддун көзөмөлдөнүшүнө» – ушинтип атап алышты, каршы жапырт кыйкырып чыгуулар башталышы мүмкүн. Эгер сиз «Трибюнга» мақала даярдап жатсаныз, анда редакцияга барышыңыз керекпи, же андан көрө материалды факт, телекс, же дагы кимдир бирөө аркылуу жибергенинiz дуруспу – ошону ойлонунуз, анткени менин укканыма Караганда, редакциянын эшигинин алдында плакаттарды көтөрүшкөн пикиетчилер котолоп, коркутуп-үркүтүп, кыйкырып жатышыптыр. Газетанын имаратын күндүр-түндүр камоого алабыз дешиптири. Мындай учурда жаалданган элге полиция дайыма эле туруштук бере албайт. Билдирген кабарым биринен бири суук, кечирип коюнуз.

Дагы кайталайм: Сиз майдан талаасындағы жалгыз жоокерсиз. Филофей – космосто, душмандарынын колу жеткис жерде, ошону менен эле бирге тилектештери менен чогуу аракеттенүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырап турат. Кайсы жолду тандап алаарыңызды чечиниз.

Сиз башкалар түшүнбөгөн жана утурумдук ынгайына карап түшүнгүсү да келбegen, көрпендөлөр түшүнбөгөн нерсени түшүндүнүз жана колдоп чыктыңыз. Сиз жалгызсыз жана бул жал-



гыз адамдын миссиясы. Улуу иштин баары көпчүлүк учурда жалгыз адамдын миссиясы, эмне үчүн турмушта ушундай болуп калган – билбейм. Кандай болгон күндө да мен Сиз менен биргемин, мен Сизге тирек болууга даярмын, колуман эмне келсе, ошонун баарын жасоого даярмын, мен башында жазгандай, Сиздин алдынызда өз күнөөмдү сезгендиктен эле эмес, антикени Филофейдин ачылыши жөнүндө дал Сиз менен сүйлөшүүнү Ордокко сунуш кылган мен болчумун, эң башкысы, Филофейдин идеяларына өзүм берилип калгандыгыман, адамзаттын келечегине ал экөөнүздөрдүн түйшөлгөндүгүнүздөрдү түшүнгөнүмдөн ошентмекчимин. Балким ушул кезге чейин адам адашып келип, эми: же акылына кел да онол, же өлүп жок болуп кеткен мамонтторчо палеонтологиялык катмарда калууга даярдан деп өзүнө айттар мезгил жеткендир.

Кечирип коюнуз, барак дагы түгөнүп калды!»



«Факсты өчүрө көрбөгүлө, Кудай жалгагырлар. Мен али айтарымды айтып бүтө элекмин... Мистер Борк, кечирип көйрсуз, ток этер жери не өтөйүн. Менин оюмча эртенки, жок, эми бүгүнкү болуп калды, күн көп нерсени билдириет. Сенсациялар менен имиш-имиштер эмитен эле башталды. Бул алааматта жападан жалгыз диссонанс – был Сиздин айтчу сөзүнүз, Сиздин көз карашыныз жана ойлорунуздун негиздүүлүгү болмокчу. Кандайча аракеттенейин дединиз? Прессконференцияга чыгасызыбы? Андай болсо аны уюштурууга катышууга, эмне керек болсо жардамдашууга мен даярмын.

Анан дагы. Сизге, Ньюбериге тан эртелеп жетип келчүлөр арбын болору шексиз, айрыкча

репортерлор эскертпей келишет. Эгер эч кими-си менен жолугушкунуз келбесе, көрүнө бир жерге: «Эч ким менен жолугушпайм жана менин тынчымды албашынарды суранам», – деп жазып, илип коюуну унуптаныз.

Мен Ньюбериде, гольф-талааларда, шаар че-тиндеги парктарда болгом. Мен турган Ридингден отуз минутачалык жол. Эгер кааласаныз мен келейин, Сиз менен иштин жайын талкуулайлы. Ушундан улам Сизге өз дайнымды билдирип көёун.

Мистер Борк, түнкү saat төрт болоюн деп калды. Мен болсом менин факсым сиздин колунузга тийип, окуйсуз го деген үмүт менен тынбай жазып жатам. Менин Сизге айтарым ушунчалык көп эле! Анткени дүйнөдөгү болуп жаткан окуялар, ал турсун күн сайын пресса кабарлап жаткандары дагы, цивилизациянын кризисин билдирип жатпайбы. Ушул шарттарда жарык дүйнөгө ымыркайдын келиши мина коюлган талаага чыгып келе жаткандай сезилет. Бирок кайда ал, ошол мина коюлган талаа, жашоонун кайсы чектеринде жашырылган: адамдын ой-санаасындабы, иш-аракеттеринде-би, дүйнөлүк илимдердеби, же күнүмдүк иштердеби, – сөөмөй менен көрсөтүү мүмкүн эмес.

Мына азыр эле телевидениеден көрсөтүштү: Москвадагы Кызыл аянтта – ал жерде басып жүрүүнү мен жакшы көрөр элем, үрөй учурган окуя болуптур. Демонстранттардын эки лагери кагылышыптыр: аскер өнөр жай комплексин жактоочулар менен конверсияны колдогондор. Натыйжада бир кыз өз жанын өзү кыйды, көпчүлүктүн көз алдында өрттөнүп өлдү. Адам чыдап карай алгыс көрүнүш. Комментаторлордун ай-



тымында, балаанын баары ошол күйүп өлгөн кыздын студент жолдошунун митингге көтөрүп келген плакатынан башталган имиш. Ал плакатта... Мен азыр улантам... Барак түгөнүп баратат».

* * *

«Факсты өчүрбөсөнүз экен, Кудай жалгагыр, Кызыл аянтта болгон окуяны айтып берейин...

Мистер Борк, кептин баары ал плакатта: «Адам жарық дүйнөгө курал жасап чыгаруу үчүн туулган эмес!» деп жазылгандыгында. Анан өзүнөн өзү түшүнүктүү, мындай жазуу Россияда «оборонщиктер» деп аталгандардын, мамлекет жана коом, башкача айтканда, тагдыр тарабынан адамдарды кырып-жоюучу курал-жарактарды – ноктой октон баштап («оборонщиктер» дүйнө жүзүндөгү ар бир адамды жүздөн ок менен камсыз кылууну гарантиялайт), үндөн ылдам самолётторго, күн-түн дебей океан теренинде бугуп, буйрук берилери менен континенттер аралык ракеталарды аттырууга даяр турган атомдук суу алдындагы кайыктарды чыгаруучу өнөр жайында ишке чегилгендердин кара жинин кайнатты. Бул талаага кеткен эмгек, талаага кеткен акча,-дейт экен тигил акылы зирек студент дагы. Биздин американын аскер өнөр жай комплекси да ушундай эле мамилөгө арзыйт. Ал дагы өзүнө окшогондорду кырып-жоюучу курал-жарактарды жасап жатат, ал дагы муну коргонуу муктаждыгынан улам жасап жатабыз деп актанышат.

Бирок, экинчи жагынан алганда, алиги «өзүнө окшогондор» да периштөрдөн эмес, алар да

аябай куралданган жана алар да өздөрүнүн өтө кымбат идеяларынын (азыр эн таасирдүү ураандар – улутчулдук ураандар) урматына, адилеттиктин урматына жана андан мааниси кем эмес – өз экономикалык кызыкчылкытарынын урматына кырып-жоюуну энсешет.

Ошентип баары бири-бири менен байланышкан. Анан калса, алардын байланышпаган учур болгон эмес, дайыма байланышта болуп келишкен. Анан кантит студент кыйкырбасын, анан кантит адам баласына тил бүткөндөн бери көнүлүндө зилдеп келаткан, согуш менен курал-жарактын салтанаты ақыл-паразатка үстөмдүк кылып келаткан сандаган кылымдардан бери адам жаны жарыя айтууга умтулуп келаткан нерсени плакатка өз колу менен жазбай коё алсын. Водороддук бомбаны жасаган Сахаров Россияда дал мына ушуну түшүндү, анан тык токтоду да, тагдырына каршы кадам жасады.

Курал-жарак жер жүзүндө көбөйгөндөн көбөйүдө, буту менен басып, мурду менен тынгандын баары куралдансам дегенде ак эткенден так этет. Анан кош бойлуу аялдардын чекесиндеги Кассандранын тамгасы ошону кабарлап жаткан жокпу, курсактагы кассандро-эмбриондор ошону үнсүз кыйкырып жаткан жокпу?! Анан калса, жарыкчылыкка келген дүйнөдөгү ар бир адамга бери болгондо жүздөн коргошун ок беленделип коюлса жана ал адам күн мурунтан эле бирөөнү өлтүрүүгө, же өлтүрүлүүгө буйрулса, анан кантет?! Алиги студент ушулар жөнүндө анан кантит айтпай кое алмак?! Анан жанагы Кызыл аянтта өзүн өзү өрттөп жиберген бактысыз кызды айтпайсызыбы, анын жан дүйнөсүндө кассандра комплекси менен белгиленген, түйүл-



дүк кезинде угулбай калган жана басылып ташталган нерсе ойгонбоду бекен? Анын эсхатологиялық кыйналышы менен кимдин иши болду дейсін?

Адамзат курал-жарак ойлоп чыгарбай эле, согуш дегенди билбей эле жашаса, өсүп-өнүксө эмне болмок деген идеалисттик жактан сандырак болсо да, ой туулат. Ошондо адам азыркысындай болот беле, ошондо цивилизация азыркыдай болот беле, же жер жұзұнда таптакыр башкача өнүгүү өкүм сүрөт беле жана адам сапат жактан башкача болор беле? Эмне, өнүгүүнүн башкача жолу башында мүмкүн эмес беле? А эгер мүмкүн эмес болсо, эгер адамга акыл-эс жогортон берилген болсо, эгер акыл-эс – биологиялық маңыздан тышкary нерсе болсо, анда себеби әмнеде?

Ана Филофей, космоско кетип калып, дүйнөлүк көшөгөнү кылтайтып ачты эле, адамдар купуя карғыш жөнүндө билүүнү каалабай турғандығы дароо билинди. Мистер Борк, Филофейдин ачылышы каршылыктан башка натыйжа бербеген күндө да, мен баары бир ага ишенем. Мен андан кайда болбосун жан-дүйнөнүн адеп-ахлак жактан кыйрашы менен терендей бараткан рухтун кыямат-кайым болоруна кыйналғандығынын жообун табам.

Карабакта, армяндар менен азербайжандардын ортосунда көп жылдардан бери уланып келаткан кылмыштуу согушта, талаа командирлері деп аталған немелер курман болгондордун өлүгүн сатышканын укканында, эркисизден Құдай бизди эмне үчүн жаратты дейт экенсин. Майданда шейит кеткендердин сөөгүн жерге жашыруу үчүн бир туугандары жана жакын адамдары

сатып алууга тийиш экен. Аны бизнеске айлантып алышыптыр! Өлүгүн сатып, пайда табуу үчүн өзүнүн эле жоокерин артынан атып өлтүргөн учурлар бар дейт. Бул жөнүндө газетадан окуганнымда төбө чачым тик турду. Ушундай арамиштер адамдардын жан-дүйнөсү менен кан-денисине кесепетин тийгизбей коёбу, акырындап тукум куучулук структураны өзгөртпөй, кийинки муундарга өтпөй коёбу?!

Мына адамдын акылына келбей турган мыкаачылыктын дагы бир мисалы. Салман Рушдини коргогон адабиятчылардын конференциясы өтүп жаткан Түркиянын бир шаарындагы мейманканага өрт коюлган. Анда конференциянын катышуучулары эле эмес, жайбаракат жашап жатышкандар да тириүлөй өрттөнүп кетиши. Анын баарын телерепортерлор тартып алышты: имарат алоолоп күйүп жатат, тириүлөй өрттөнүп жаткан кишилер, өрттү өчүрүүгө аракет кылышкан өрт өчүрүүчүлөр, алардын катарында фундаментталистчил жаштардын чоң тобу аянтта кыйкырып, шаттанышууда. Алар өрт койгондорду данкташууда: ыргып-секиришип, бийлешип, ызы-чуу түшүп бул алаамат көрүнүштөн тим эле эротикалык ыракат алыш жатышат. Жаштардын делбеленген кусаматтуу жүздөрүн өрттүн өлүм көксөгөн жалмаңдаган жалыны жарык кылат. Телеге тартып алынууда. Тим эле кадимки кинонун өзү!

Биз кайда жүрөбүз, биз эмне болуп баратаңыз? Германияда тириүлөй өрттөлгөн түрк үй-бүлөлөрү жөнүндө да биз өзүбүзгө өзүбүз ушундай суроо беришибиз керек болуп жүрбөсүн?.. Сиз газеталардан окуган чыгарсыз?..

Мындай карасанатайлыктарды айта берсе түгөнбөйт жана айткан сайын биринен экинчиси ашып түштөт, анан калса ар кайсы өлкөлөрдөгү жасалган карасанатай арам иштер улам барган сайын үрөй учурарлык болуп, өөрчүп баратканы байкалат. Мына ушунун баары жыйыла берип, генге таасирин тийгизип жаткандыгын Филофей далилдеди.

Мурда мен Ааламдын эң жогорку милдети катары акыл-эске ишенчүмүн, бирок көрсө акыл-эс арамдыктын түбөлүктүү туткуну э肯. Ал качандыр бир кезде андан бошонор бекен? Анан калса Кассандранын тамгасы ошол жөнүндө зар какшап жаткан жокпу бизге?!

Кечиресиз, мистер Борк, факттын кагазын алмаштыра салайын...»

«Мистер Борк, Кудай үчүн мага ачууланбазыз, менин ой жорумам отө эле узак, Сизге кызыгы жокпу деп да чочуйм. Бирок бүгүн түнү менин жан-дүйнөмдүн капкасы ачылды. Сиздин абалынызды түшүнүп турам. Сизди ойлоп чочулап да жатам, бирок Сиздин кайратынызга ишенем.

Түзүлгөн кырдаал жөнүндө ойлоо менен, Филофей орбитада жүрсө да, Жерде болуп жаткан окуялардан сыртта кала албайт деген тыянакка келдим. Эгер Сиз каршы болбосонуз, аны менен тезинен байланышуунун жолун табуу керек эле; техникалык жактан бул отө татаал нерсе, бирок мен муну телекомпаниялардагы жана космостук институттардагы досторум аркылуу жасоого аракет кылар элем. Муну кандай дейсиз? Эгер Сиз макул болсонуз, мага билдиринииз, анан мен

мындай аракет канчалық ишке ашышы мүмкүн экенин Сизге кабарлайм.

Анан ақырында, менин оюмча, эң башкысы. Албетте Филофей менен байланыш, аны экрандан көрүп туруп, учурашып коюу үчүн эле керек эмес да?! Менин оюмча, ал жооп берүүгө тийиш жана Кассандранын тамгасын ал кандай жол менен тапты жана ал белги башка эле бир нерсе эмес, эмбриондун болочок жашоого терс мамилесинин көрүнүшү экенинин далили әмне? – деген суроого анын жообу даяр экендигинен менин күмөнүм жок. Рим папасына жазган анын катында бул анчалық айкын әмес. Бул жагынан кандайдыр бир бүдөмүктүк турганын Сиз да байкагандырысыз. Ага бул суроону башкалар да, бөтөнчө окумуштуу-биологдор берүүлөрү мүмкүн. Мына ошол Филофейдин бүдемүк калган нерсени түшүндүрүп, суроолорго жооп бергени мага маанилүү сезилет.

Филофей менен байланыш түзүү мүмкүнчүлүгүн мага коюнуз. Сиз болсо, Сизге үйрөтүүчү мен әмес, тезинен зарыл болуучу философиялык негиздөөнү даярдап жибериниз.

Биз Оливер Ордок башын айландырган көчөнүн карапаман калкы менен кагылыштай коё албайбыз. Тагдыр ошол. Биз женип чыгышыбыз керек. Ошол көчөдөгүлөрдүн урматы үчүн!

Сиздин Энтони Юнгер.

P.S. Менин дарегим керек болсо – үйдөгү фактын, телефондун номерлери, адресим, баары ушул барактарда. Қызматымдагылардын көреги жок, эми мен ишке барбайм...»

IX

Таңкы saat төрт жарым болуп калган эле. Роберт Борк жазуу столунун үстүндөгү жайылган факстын кагаздарын карап, үнсүз олтурду. Жанында Жесси, факттарды ал да окуду.

— О Кудай, эмне болуп жатат деги, эмне болуп жатат деги! — деп улам кайталай берди ал.

— Кичине кыңайсанчы,— деди эри.

— Жалгыз калғың келсе мен кетейин, бирок баары бир уктай албайм. Мындайда кайдагы уйку. Болуп жаткандын баары өтө олуттуу экенин мен түшүнгөм, бирок мынча татаалдашары оюма келген эмес. Эми эмне дээримди да билбейм.

— Ооба, Жесси, Энтони Юнгердин айтканда-
ры туура. Эң туура, Борк ойлуу айтты. — Аны
бизге тагдыр жиберип олтурат. Анын бул ара-
кети — жаны муундун аракети. Бул дүйнөнү баш-
кача кабылдоо. Аракеттене билүү деген ушул,
дароо сезилип турат. Мен өзүм, макаладан баш-
ка макала өтө чон болуп калды, бүтүндөй бир
бетти ээлейт, эмне болот билбейм,— бир нерсе
жасайт белем, ким билет. Биз экөөбүз үйгө жыл-
чыксыз бекинип алдык. Бирок болуп жаткан-
дардан таптакыр оолак боло албайбыз. Тигил
Ордоктун кылган кара ниет иши...

— Ажаан итти агытып айдактаганы дебей-
сиңби!

— Ооба, ажаан итти агытты. Ошол агытылган
ажаан ит, — аябагандай тажаал. Ордок Филофей
экөөбүзгө массаны атайын көкүтүп жатат.

— Сага каршы чыгып калган ушунча киши-
ни ынандыра аларыңа ишенесинби?

— Мен кайра тартпайм. Да лилдейм. Бирок
натыйжасы кандай болот, айтыш кыйын. Кас-
сандро-эмбриондун феноменинин ачылышы ка-

лып алган түшүнүктөргө, азыркы жашоо ынгайыбызга, ой жүгүртүүнүн көнүмүш стереотибине катуу сокку урат. Кассандро-эмбриондордун эсхатологиялык жообун моюнга алуу, демек башынан аягына чейин баарынан мурда саясий, социалдык түзүлүштөрдөн, моралдык калыптардан күмөн саноо дегенди билдирет. Албетте баардык стереотиптердин мындай кыйрашы эч кимге, боюна бүткөн аялдан тартып, Ордокко окшогондорго чейин жакпайт. Жанагы агрессияга чейин жетип жаткан каршылык мына ошондон.

– Бирок алар Филофейдин өзүн агрессор көрүп жатышпайбы!

– Ооба, алар аны агрессор көрүп жатышат. Мага ал пайгамбар, башкаларга – азезил. Дилемма пайда болду: биз мурдагыдай, жалпы жалганчылыктын шартында, эзелтеден кандай жашап келсек, ошондой жашай беребиз, же кассандро-эмбриондордун саны көбөйүп бараткандыгынын себебин түшүнүп, кыямат-кайымдын сөзсүз болушун алдын ала четке кагабыз. Адамзаттын алдында мына ушундай маселе турат.

– Филофей өзү жазып жатпайбы, анын ачылышы кишилер үчүн асмандан дагы бир Күн чыга калгандай эле күтүүсүз окуя. Бирок бул экинчи Күн жашоонун кылымдардан бери калыптанып калган ынгайын ойрондошу мүмкүн да! Анын үстүнө силердин душмандарынар Филофейди анын эксперименттери адам укугун бузгандык деп күнөөлөп жатышпайбы. Кеп эмес бекен? Муну кандай дейсин?

– Жок, бул адам укугун бузганга жатпайт! Менин көз карашымда, жок, бузбайт. Мен аны жаздым. Окусан болот. Кассандра тамгасын билүү – бул биздин милдетибиз, коомдун милде-

ти жана инсандын милдети, баарыдан мурда боюна бүткөн аялдын милдети, эгер керек болсо, анын курсагындагы түйүлдүк эсхатологиялык белгилерди берип жатабы, жокпу – текшерип билүү анын милдети. Кассандро-эмбриондорго тиешелүү статистикалык маалыматтар, кийин барып коомдун абалы жана өнүгүүсү жөнүндө билдириүүчү бирден бир кадырлуу социологиялык көрсөткүч болуп калат.

– Макул, мен сеники туура дейин, Роберт. А бирок ушунун баарын башкалар кабыл алышпасачы? Кокус сен эч кимди ынандыра албасанчы? Анда эмне болот?

– Көп нерсе жагдайга, жалпы кырдаалга байланыштуу болот. Энтони Юнгер туура айтат, буга Филофейдин өзүн кийлигиштируү керек. Анын башкы көзүрү – кассандро-эмбриондордун жообунун эсхатологиялык мүнөзүн аныктаган илимий байкоолор. Ал ошол илимий байкоолорун элге жайылтышы зарыл. Ошонун баарысын бирге алып, биологиялык факторлордон тартып, андан келип чыккан философиялык тыянакка чейин дагы бир жолу эл алдында тастыктоо керек, алсак, пресс-конференцияда. Филофей өзү түз эфирде болгону өтө маанилүү! Эгер Юнгер оюн ишке ашыра алса укмуш болот. Мен толугу менен колдойм. Азыр мен ага факс жөнөтөм, калганын көрө жатабыз...

Экөө төңүнчукпай калышты, халатчан, үрпөйүнкү, уйкусуз өткөргөн түндө жаактары шимилип, көздөрү киртейип кеткен, өздөрүнө өздөрү жат сыяктанып олтурушат – алар өмүрүндө биринчи ирет ушундай кооптуу түнгө кабылышты, ал түн алардын күнүмдүк түйшүгүнөн сыртта турган, аларды көздөй келаткан жоболондуу бир

нерседен кабар берип турду. Аалам ушунтип кайты-касырет жана азап менен көндейет.

Сыртта жерге жарық кирип, таң атып калды.

Кечээгидей эле бүгүн да күн ачык, күздүн күнкүдөй мелүүн жана жагымдуу болчудай сезилди. Алыстан күштардын сайраганы угулду – кайрадан таң саарда алыска учуп кетчү топ чогулуп жатты. Токойлуу дөңсөөнүн алдындагы гольф-талаалардын үстүндө алардын кантип айланып жатканын, кантип океандын жээгин бойлой, төмөн жакта шарпылдап шоокум салып жаткан ак жал толкундардын үстүнөн учуп, алыскы сапарга чыгышарын Роберт Борк көз алдына келтирди; алар менен кошо бул жерден учуп кеткиси келди, бирок анын алдында капысынан өмүрүнүн баш тарткыс иши болуп чыга келген нерсени улантуу турган.

204

Жарық дүйнө аларга кол шилтебегендиги, унутпагандыгы жана унуткусу да келбекендиги таң атары менен белгилүү болду. Ал Чикагодогу кызынан келген факттан башталды. Эрика таң калып да, чочулап да жазыптыр: «Түн бою телефон чалып ала албадым. Телефонунар иштебейт, факсынар бошбойт. Ата, эмне болуп жатат деги? Бул эмне кылганың? Чикаго уу-дуу. Баары нааразы. Жон экөөбүз дал болуп калдык. Суранам, токtot. Апа, атамды кой десен боло?!»

Жессинин, албетте, жаны жайында эмес:

– Эмне кылабыз, Роберт? Сен – атасысын. Кызын капалуу, анын боюнда бар. Күйөө бала да кубангандын түрү жок. Мен аны түшүнөм. Жон директордук кенештин мүчөсү, ал мамилесин тактاشы керек. Биз ушуларды ойлобой көө албайбыз.



— Туура, баары туура,— Борктун макул болбоого аргасы калбады. — Бирок мындай кырдаалда мен эмне демекмин? Бул үй-бүлө маселеси менен бүтчү иш эмес. Ошондой болсо гана атаганат!.. Сен ага санааркаба, Жесси. Мен Эрикага жазам, телефон чалам, түшүндүрөм, санаасын тындырууга аракеттенем. Анан жаштардын да өз акылдары өзүндө болуш керек да. Албетте, аларга, бөтөнчө Жонго, компаниясынын өркүндөгөнү баарынан маанилүү дечи. Бирок автокомпаниядан тышкary да жашоо бар жана да андагы маселелер баардык жана ар бир адам үчүн маанилүү. Ырас, экөө жакшы жуп, ынтымактуу — ошондой эле болсун ылайым. Бирок өзүн түшүнөсүн, эгоизмдин, социалдык эгоизм дегендин кандайдыр бир чеги болуш керек.

— Ой, Роберт, сага лекция окутуп эле койсо. Болуптур, колун бошогондо Эрикага факс жөнөтүп коюуну унутпа,— деп коюп Жесси жүн кофтасын ийнине салып, кетүүгө камынды. Юнгердин кенешине муюду. Келчү кишилерден. «Тынчбызды албасаныздар экен» деген өтүнүч жана ага байланыштуу кечирим сурап жазган кулактандыруу илип коюу үчүн жөнөдү. Ал, өздөрү үйдө мышык-ит деп коюшчу, иттин өзүндөй болбосо да, ошого катуу окшогон бул саксайган мышыктын коштоосунда бөлмөдөн чыгып кетти.

Жесси жанындагы мышык-итке бир нерсе деп, чачын тарап баратып эшикти жаап чыгып кеткенде, Роберт Борк түн бою олтуруп бүтүргөн макаласын «Трибюнга» берүү үчүн факска олтурду? Редакциянын кызматкерлери келгенде материал стол үстүндө жатышы жана дароо санга берилиши тийиш эле. Макала шашылыш базыларынан анын күмөнү жок болчу; ал турсун

Роберт Борк: «Текст эч кандай өзгөртүүсүз, автор кандай сунуш кылса, дал ошондой басылысын!» деген талапты кошо жазып койду. Макала басыларынан Борктун күмөн санабаган себеби, «Трибюндун» басуудан башка аргасы калган эмес. Филофейдин космостон жиберген катын басууга бел байлаган газета, эми өз позициясынан баштарта алмак эмес, анын үстүнө ал өз кадыр-баркын да сактоого тийиш болчу. Газета минтип: же бар, же жок деп так кесе айткан учур, бир жагынан мурда болуп көрбөгөн окуя эле.

Бирок бул макаладан кийин эмне болору да бештен белгилүү болчу. Газетанын айланасындағы, Филофейдин айланасындағы, эми анын Борктун, ысымынын айланасындағы кармаштандын алгачкы эле саатынан баштап аёсуз жана катуу болчудай туюлду. Ачыгын айтканда, алдыда өлбөгөн жерде калышчу кармаштурган...

Ар бир операцияны белги берүүчү конгуроо менен так уруп, сунуш кылынгандык текстти элпек сугунуп, факс барак артынан барак чыгарып жатты. Факсты берүүгө үлгүргөнү жакшы болду. Бүтөр замат сыртта кандайдыр бир жоболон башталганын Роберт Борк сезе койду, үйгө жонун дүкдүйтүп, үрпейгөн мышыгы кирип келди, ал сырттан жек көрүмчү жолбун дөбөт жолукканда ушунтип калчу. Бирок анын артынан Роберт терезеден кандайдыр бир кагаздарды жана картонду карман, террасада үйдү көздөй чуркап келаткан Жессини көрдү. Ал өнү-башы кубарып, демигип кирип келди. Түрүнө караганда аны бирөө көчөдө муунтуп, ал болсо әптеп башонуп качып келаткан экен дегидей эле.

– Эмне болуп кетти? – деди күйөөсү ага эркисизден умтулуп.

– Роберт! Бул бир укмуш, жұзұ курусун! Сыртка чыksam, тиги бурчта кайдагы бир шүмшүктөр машиналарын токtotуп коюшуп, турушат... мына кара, эмнелерди чаптап салышканың!

Жесси газеталар менен бирге сыртта дубалдан сыйрып алып, үйгө ала келгендеринин баарын – боёк менен шашылыш жаза салынган уятсыйтысыз, одоно, кордогон жазууларды стол үстүнө таштады. Аларды карап көрүп, Борк өзү да шалдая түштү. «Борктун биздин көчөдө жашаганынан уялабыз!» – кошуналарынын бири жазса керек. Анан: «Аялдарды жек көргөн, курсактагыларды куураткан Борк, биздин Ньюбериден чыгып кет!», «Ньюберинин феминистаялдары Боркту жек көрөт!» Башкалары мындан жаман: «Борк-шүмшүк!», «Борк-КГБнын агенти!», «Боркту атып таштоо керек!», «Мага кабылчу болсон, карыя, муунтуп өлтүрөм! – Кассандранын Эмбриону».

– Демек таң атпай баштайлы дешкен экен! – деп кобурады, абдырап калган Борк.

– Таң атпай! Көрүп турбайсынбы, таң атпай! Эми мунун арты эмне болмокчу, Роберт?! Эмне болмокчу? Бул акылга сыйғыс иш болду го!

Роберт Борк аркасына алган эки колун ооруганына карабай, карыштыра кармаган бойдон бөлмөдө аркы-терки басты.

– Баарына даяр турушубуз керек, – деди ал аялына, кыйкырып жибербөөгө аракеттенип. Каны кайнап турған чакта сабыр күтүү да өтө кыйын эле. – Башталышы ушул болгон сон, жакшылық күтпөө керек. Қечәэги митинг болбогондо мунун баары аздыр-көптүр цивилиза-

циянын чегинде өтүшү мүмкүн болчу. Жанагы жин урган Ордок көкүтүп жибербедиби!

— Тиги бурчта тургандарды сен көрө элексин да! — Жесси сыртты жансады. — Турган турпаттары жаман, түрлөрү суук. Машиналарынын жаңында чылым чегип турушат. Мен буларды дубалдын боорунан сыйрып алыш жатсам, мага ышкырышып, каткырып күлүп турушат.

— Түрлөрүнө караганда кимдер сыйктанат? Ушул жерликтерби?

— Кайдан билейин. Баягы эле жинсы, куртка кийгендерден. Арасында аялдар да бар сыйктуу.

— Түшүнүктүү, — деп койду күбүрөп Борк, түшүнүктүү эч нерсе жоктугуна карабай.

— Полицияга кабарлаш керек, Роберт. Полицияга чалчы. Чара көрүшсүн.

— Шашылбай кое тур, чалганга үлгүрөбүз. Күтө туралы. Эгер бир нерсе болсо, анда албетте.

— Мындан артык да бирдеме болмокпу! Болчусу болгону ушул да! А сен коё тур, дейсин! — Жесси стулга олтура кетти да, кайрадан ыйлап жиберди.

— Жесси, жаным! Ушул да болот бекен, сабыр кылчы! — деп Борк анын үстүнө үйрүлүп, шаштысы кете кобурады, Жесси болсо сүйлөөгө дарманы келбей, солуктай берди:

— Бул эмне деген шумдук! Бул эмне деген шумдук!

— Мен азыр дары алыш келем. Азыр Жесси, сабыр кылчы. Мен азыр келем!

Ал Жесси жаткан бөлмөгө дарыга чуркады, калдастап баратып, каалгага урунуп алды, ушул учурда бурчта ушаланып жаткан кагазга көзү түштү. Жесси келе жатып жанагы кагаздардын бирин ыргытып жибергенин ал түшүндү. Жесси



ушунча алдастаганына карабай, эри көрбесүн деп ыргытып жибергидей бул кагазда эмне бар болду экен? Ал ала коюп окуду да, түшүндү. Көзү каранғылай түштү. «Борк, көтүндү Филофейге тосуп бер, тиги кургурга космосто катын деген жок эмеспи!» Аナン ошого жараза сүрөт тартастылган. Төмөн жагында: «Салам. Кассандро-эмбрион».

Ал короого, өзүнүн баягы ээн багына кандайча чыгып кеткенин билбей калды. Моралдык жактан басмырлоого алдыrbайын, кем акылдыгынан жана сокурлугунан эмне кылып жатканын билбеген адамдарга кечирим берейин, мынданың ыптыластыктан жогору турайын деп ал өзүн канчалық ынандырганы менен, көнүлү жайына келбеди. Эми мына: анын башына эң бир бийик ойлор келген жана ички туюмуна сөз менен түшүндүрө алгыс, түбөлүктүүлүктүн түкшүмөлү карандаган, аナン аны түшүндүрүүгө аракеттенип, кумга кандайдыр бир купуя сырдуу чийимдерди чиймелегенде, аялы шылдындал күлгөн жerde, минтип айбандан бетер кордолуп, басмырланып, башын өйдө көтөрө албай олтурат. Бул эмне, анын ак сөөктүгү жана курагына ылайык келбеген баёо айкөлдүгү учун тагдырдын шылдындалғаныбы? Көрсө ал тажрыйбасыз турбайбы, турмуш ушунчалық таш боор кекчил экенин билчү эмес турбайбы. Мына эми улгайып калган чагында минтип боктуу таяк башына тиийип олтурат.

Көтөрүлүп келе жаткан күн ага бары-жогу бирдей, керексиздей сезилди. Эч нерсе көргүсү, эч нерсе уккусу келбеди.

Ал эмнегедир үйдөн кармай чыккан газетаны жаза салды. Бул жергиликтүү ньюоберилик

газетанын шашылыш чыгарылган саны болчу. Ал капкандагы карышкыр болгонуна дагы бир жолу ишенди. Бириңчи бетинде Оливер Ордоктун шайлоо алдындагы митингден кийин берген пресс-конференциясынын отчету басылган. Материал Ассошиэйтед Пресстен алыштырып. Трибунада колун албуут шилтеген Ордоктун фотографиясы, бирөө эле эмес, кенири планда берилген. Алдында ири ариптер менен бадырайта жазылган анын сөзү: «Генефондду большевиктик тазалоого – жол жок!»

Мээлеген бутасын кара: Филофей орус, демек сөзсүз, большевик. Сандырак, бирок ишнерлик! Дубалдын бооруна чапталган барактардын бирөөндө әмне үчүн Боркту КГБнын агенти дегени эми түшүнүктүү болду. Баары булганган бир булактан чыгып жаткан тура. Бул тууралуу сүйлөгүсү да, ойлонгусу да келбеди. Көнүлү әншерилип, жашоо опосуз көрүндү.

Ал жанынан аялымын үнүн угуп, бурулду. Ыйдан эки көзү шишиген Жесси кайрат кылууга бел байланган сыйктуу.

– Энтониден азыр эле шашылыш факс келди, мына, – деп Жесси эринин жанына олтурду.

«Мистер Борк, – деп жазыптыр Энтони Юнгер. – Биз телефон менен тезинен сүйлөшпөсөк болбойт. Суранам, телефонунарды иштетип, байланышыныздар. Сөз космос менен телебайланыш жөнүндө. Аны ишке ашыра алсак, анда биз элдин көзүн ачабыз. Сүйлөшүшүбүз керек, биз техникины Сиздин үйүнүзгө орното алар бекенбиз. Мистер Борк, бизге баардык жактан чабуул коё башташты, бирок башынызды төмөн салбаныз. Мен 10 минуттан кийин чалам. Сиздин Энтони Юнгер».

– Бул жакшы кеп. Энтони ишке киришкен экен! – Борк жандана түштү. Дегеле телефондорду иштетеличи, Жесси. Чалса чала беришиңин, андан баары бир кутула албайбыз. Қулак-мурун кескендей болуп тунжурап олтурганда эмне!

– Анын да ырас. Жанагыга удаа келген дагы бир факс мына,— деди Жесси. Бул университеттин ректорунан экен. «Мистер Борк, Сиздин кызыкчылыгынызды ойлогондогу өтүнүчүм: лекция окуу үчүн университетке келбей эле көюнүз», — деп жазыптыр ал.

– Түшүнүктүү баары,— деди Борк. – Жүрү телефонго.

Ошол каргашалуу таңда Энтони Юнгердин чалган телефонунун конгуроосу жарык нурдай сезилди:

– Мистер Борк, Сиздин үнүнүздү укканым акубанычтамын. Факс жакшы, бирок үндү угуу андан да жакшы.

– Албетте! Аны бир айтасыңбы, эки айтасыңбы! — деп Борк чыйрак жооп берүүгө аракеттенди. — Менин зайыбым Жесси да сага салам айтып жатат, Энтони.

– Абдан жакшы. Ыраазымын ал кишиге. Бүгүн баарыбыз көрүшөбүз го деген ойдомун. Өтө жакшы болор эле.

– Сөз сенде, Энтони, сунушунду айт. Сенин түндөгү факсың бизди зындандан сууруп чыккандай болду. Ушунтип өзүбүзгө өзүбүз күлбөсөк болбой калды. Кана, эми эмне кылмакчыбыз? Келечеги болор бекен?

– Иштин кенири программасы бар. Бирок баарыдан мурда Сизге айтып коёрум, Сиз билип алышыз, мистер Борк, редакцияга жиберген

Сиздин макаланыз, балким, эмгиче космоско Филофейге берилип жатат, мен аны бир нече минуттан кийин тактайм. Бул Филофейди космогенетика боюнча анын жердеги алгачкы өнөгү менен, мен Сизди ушунтип атап коёон, тааныштыруу үчүн эле жасалып жаткан жок. Ошентип Филофей, мүмкүн эмгиче Сиздин текст менен таанышып жатат. Биз телебайланыш уюштуруп, Филофей экөөнүздөрдүн катышуунуздар менен пресс-конференция өткөрөлү деп жатабыз.

— Энтони, садага, бул оюң ченемсиз экен. Бирок аны кантип уюштуарынды элестете албай турам. Анын үстүнө убакыт тар болсо минтип.

— Анын жарасы женил, мистер Борк! Мен жалгыз эмесмин. Менин ишенимдүү досторум, кенен байланышым бар, «Трибюн» толугу менен биз тарапта, ал керек болсо, өз жаны үчүн иштеп жатат. Бирок эң башкысы – телебайланыштын баардык ретрансляторлору муну дүйнөлүк окуя катары көрүп, өтө кызыгып жатышат, ал эле эмес, алар муз тепкендерден күтпөгөн жерден түшүүчү арбын пайданы эсептеп жатышкан кези. Ошондуктан жан алакетке түшүп иштешүүдө.

— Түшүнбөдүм? Муз тепкенин ким?

— Кечирип коюнуз. Одино салыштырып койдум көрүнөт. Ооба, биз муз үстүндөбүз. Болуптур, аны коё туралы азыр. Кечиресиз, мен өзүмдү токтотуп жатам. Убакыт тар. Сөзүмдү машинадан улантайын. Биз Сизге, Ньюбериге баратаңыз. Биз төртөөбүз, мен жана дагы үч жигит, космостук байланышты мыкты жөндөшкөн адистер. Ошентип төртөөбүз эки машина менен баратабыз. Машинанын бирөө – техника менен



жабдылган жип-фургон. Калгандарын жолдо баратып түшүндүрөм. Биз Ньюбериде кырк минуттан кийин, а мүмкүн андан да мурда болобуз деп ойлойбуз. Картадан болжогонума караганда сиздин үй «Конферанс» деген супермаркеттен жарым миль ары турат, ушундайбы?

— Ооба, туура, үч квартал ары.

— О кей! Демек биз жолго чыктык. Ошентип, шылдындал құлбөңүз, мен штабдын начальниги, Филофей – космос маршалы, а Сиз...

— Мен Жессинин карамагындагы подполковникмин, – деп Борк сөз таап кетти. – Баса, бир мүнөтке, Энтони. Убакыт кыска экенин билем, сен жаш жигитсин, анан дегеле эсиңе алыш кой, менин үйүмдөн ишке ашырылчу космостук байланыш боюнча чыгымды мен өз мойнума алам.

— Кечигип калдыңыз, мистер Борк. Кызыкан телекомпаниялар баарын өздөрү каржылайт. Алардын өздөрүнүн көздөгөнү бар. Қабатыр болбонуз. Анан калса менин колуман да бир нерсе келет. Менин атам белгилүү адвокат болчу, ошондуктан... Ал жагын ойлобой эле коюнуз. Андан көрө кассандро-эмбриондор жөнүндө, Филофей жөнүндө ойлонуз.

— Ордок жөнүндө, – деп кошумчалады Борк.

— Биринчи кезекте. Ал дагы билегин түрүп, ишке киришти. Аны жолго чыкканда айтам. Баса, мистер Борк, кечирип коюнуз, бирок Сизге жана Сиздин жубайынызга да үйдөн сыртка чыкпоону сунуш кылар элем. Ал турсун супермаркетке дагы. Чыдай турунуздар. Бүгүн болбайт. Биз баарын ала барабыз. Биз чыктык.

Бир аздан соң ал жолдон чалды. Ушул эки конгуроонун аралыгындагы бир аз убакыт Борк-тун жубайы экөөнө бир кылымдай, жүк оокат-

тарынды көтөрүнүп поездге отурганда буга чейинки болгондун баары артта, горизонттон ары жок болгондой, а поезд болсо далае ордунан козголбой тургандағыдай, убакыт жылбай туруп алгандай сезилди. Алардын жашоосу эми башка, бир окуядан экинчи окуяга чейин минуталар менен өлчөнгөн катаал арым алганын, алардын тагдырынын мерчемдүү учуру жакындал келатканын экөө капысынан түшүнүштү. Кандайдыр бир сырдуу, кандай болору белгисиз тагдырга эмес, аларга жакын кирип келген карасанатай күчтөрдүн ой-максаттарынан жана аракеттеринен келип чыккан тагдырга туш болорун түшүнүштү.

— Биз автобанга чыгып баратабыз, — деп кабарлады Энтони Юнгер. — Кыймыл кадимкідей, тыгын көрүнбөйт, болжогон маалда барып калабыз деп ойлойм, ангыча иш жөнүндө сүйлөшүп туралы.

— Кулак сенде, Энтони, сыртта әмне болуп жатканын билгим келет. Биз Жесси экөөбүз баарынан кол үзүп калдык, жада калса телевизор менен радиону да өчүрүп койгонбuz.

— Мистер Борк, чынын айтайын, абал өтө оор. Сиз билип алышыныз керек, баардык жerde, баардык өлкөлөрдө абал бирдей — массалык түрдө нааразычылык.

— Мм-да, — деп күбүрөдү Борк трубкага. — Энтони, менин билишимче, кишилер кассандро-эмбриондорду турмуштагы болгон чындык катары кабыл ала албай жатышат. Ооба, албетте, бул психологиялык жактан өтө оор сокку дечи, буга чейинки жашоонун баардык неги-зинен түптамырынан бери кайра кароо зарылчылыгы ке-

лип чыгат. Андан көрө шектенүүнүн уу жыла-
нын четке кагып, жанчып салган жакшы...

— Туура айтасыз,— деди Энтони. — Мен муну
мындайча салыштырар элем: мисалы, Сан-Фран-
цискодогу көпүрөнүн конструкциясынан жара-
ка кеткени табылыптыр дейли, бирок азырын-
ча өтө берүүгө болот. Аナン ал жөнүндө ойлоп
эмне кереги бар? Жүктөрдү тез-тез, көбүрөөк
ташып өткөрө берүү керек, ал эми көпүрөнү эмне
кылууну кийин башкалар ойлосун. Бирок мен
Сиздин көңүлүнүздү бир нерсеге бурайын дедим
эле, мистер Борк, азырынча жолдо убакыт ба-
рында, операторлордун бири рулда, ошондуктан
мен Сиз менен жайма жай сүйлөшө берсем бо-
лот, ии анан Сиздин көңүлүнүздү бир кызыктай
нерсеге бурайын, а сиз өзүнүз тыянак чыга-
рыңыз. Мен газеталарды барактап чыктым, ра-
диодон угуп, телевизор карадым да, Филофей-
дин ачылышына карата терс-душмандык тенден-
цияны байкадым. Филофейдин ачылышы улут-
чул ар-намыска катуу тийиптири. Бул Израилде
израилдиктердин генефондуун ушунтип жок
кылууга жасалган аракет катары кабыл алышы.
Тапкыч-нурларга каршы калканч табуу,
Филофейдин нурландыруусун жок кылуучу бир
нерсе ойлоп чыгуу керек деген ураан таштал-
ды. Россияда болсо өтө күчтүү каршы чыгуу кый-
мылы: Филофей тезинен космостон түшүрүлсүн,
ал эч кандай монах эмес анан, эң башкысы,—
бизге бир эле кайра куруу жетишет, Гайдардын
реформалары эле жетишет, эми орус элинин ге-
нетикалык жактан кайра курулушуна жол бер-
бейбиз. Филофей — бул космостогу Горбачев! Ал
Америкага сатылган киши! Ал Россияны чөгө-
лөткөнү жатат! — деген талаптарды койгон ураан-

дарды көтөргөн демонстрацияга айланды! – Окуя мына ушундай өнүгө баштады.

– Бул өтө кайгылуу, угууга оор көрүнүш, жаңым кейип жатат. Эмне кылуу керек? – Роберт Борк карбаластап калды.

– Сиз андан аркысын угунуз. Кытайда коркунучту таптакыр башкадан көрүшүптур. Бул алардын демографиялык артыкчылыгынын маанисин жокко чыгаруунун жолу имиш. Алардын урааны – демографиялык культивацияга жол бербейбиз! Индияда болсо Кассандранын тамгасы ритуалдык белги менен боёлсун деген чакырык ташталды.

– Ой-ой,-ой, – деп таң калды Борк, – деги эмне болуп баратат, Энтони!

– Бирок мени баарынан көбүрөөк таң калтырган башкасы, мистер Борк, кызык, Сиз буга эмне дээр экенсиз. Гамбургда баягы атактуу, порттун тегерек-четинде акмалап жүрүшчү сойкулар менен сутенерлор чаңырып каршы чыгышты. Сицилияда мафиозилер Палермонун жээги менен, мындайча айтканда, бүткүл элдик жүрүш уюштурушту. Латын Америкасында стихиялык мүнөздөгү көп сандаган каршы чыгуулар, бөтөнчө жашыруун көкнар өсүмдүктөрүн айдашкан райондорунда болууда. Жада калса порноиндустрия да четте калган жок – ал да каршы чыгып жатат. Ооба, террористтик уюмдар, ар кандай революционерлер – баары таптакыр каршы. Эгер Филофей кол жеткен жерде болгондо, анда алар аны... Демекчи, ар кайсы өлкөлөрдөгү аскер чөйрөлөрү да өтө нааразы. Баарынан түшүнүксүзү – кинобоевиктердин продюсерлери нааразылык билдирип жатышат.



— Ии, дебейсинби, Энтони,— деди Роберт Борк,— бул жерде корпоративдик-профессиональдык үйүрдөштүк билинип турат. Кандай үйүр болбосун жашагысы, көбөйгүсү келет. Мен ушундай дээр элем. Ал эми Кассандра тамгасы – алардын чекесине чыккан чыйкан, келечекте алардын керексиз болуп калуу коркунучу турат, коомдо бул үйүрлөрдүн көбүнө талап солгундап калат. Ошентип өзүн өзү сактоо инстинкти ойгонду, үйүр онтойсуз кырдаалды сезди. Мен аларды түшүнөм. Алло, алло, Энтони, жакшы угулбай калды әмнегедир.

— Мен Сизди эн сонун угуп жатам, айта бериниз, Сиздин оюнуз өтө кызык.

— Мына ушундай. Ооба, угулушу онолду. Айта берейин. Эгер Филофейдин ачылышынын таасири астында адам баласынын менталитети өзгөрсө, эгер адамзат пендеси дайыма эмбриондордун берген белгисине кулак түрүп, өзүнө башкача караган болсо, анда индивиддин өзүн терс жагынан көрсөтүүгө ыңгайлашкандыгы азаят. Ошондо кардарга талап болбой калган коомдо сутенердукту кесип кылуучу адам да болбайт, Гамбургдагы эле эмес, сойкулардын мурдагыдай ар түрдүүлөрү да болбайт. Мафия – ошонун эле өзү, бандитизм, кылмышкерлик – баары байланыштуу. Эгер Кассандра тамгасы уят эмес, эскертуү болсо, эн башкысы, – адамдардын такай өзүн өзү өркүндөтүүсүнө демөөр болсо, муундардын алдын ала жасаган аракетинин натыйжасында индивиддин өзүн терс жагынан көрсөтүүгө генетикалык ыңгайлашкандыгы жок болсо, анда азыркы баштан өтүп жаткан кризис акталат. Эрксизден суроо туулат...

– Мистер Борк, ушул ойлорунузду космостук төле-байланыш учурунда ортого сала алар белениз?

– Ортого салууга эмнеге болбосун? Маселе башкада: мени кулак салып, угушаар бекен? Анткени жанагы сен айткан каршы чыгуучулар өздөрү женилип берүүдөн коркушат да, бей-куттуктан ажырап калуудан коркушат да. Анткени андан ары ой жүгүртүү түп-тамырынан бери өзгөрүшү тийиш, ал, жанагы кассандро-эмбриондор инстинктивдүү түрдө ушунчалык чоочуган жашоодогу баардык ыпыластыкты, арампештүктүү четке кагат. Аң-сезим анан калса моралдык жакшы ниеттүү каалоолорго байланыштуу өзгөрбөйт, аман калуу менен прогресстин жападан-жалгыз реалдуу шарты ошол болот. Азыркы шартта ушунун баарын көз алдыга келтирүү да мүмкүн эмес.

– Баса, мистер Борк, ар кандай диний коомдордун каршы болуулары жөнүндө көптөгөн маалыматтар түшүп жатат.

– Ал түшүнүктүү нерсе. Кассандра тамгасы табиятында бирдей даражада мүлдө баардыгына тиешелүү. Бул мааниден алганда кассандро-эмбриондордун реакциясы универсалдуу. Адамзаттын топторго, блокторго, агымдарга, өзгө жана жатка бөлүнгөндүргүн пайдаланган, мындай бөлүнүүчүлүктөн жана карама-каршы туруучулуктан руханий митечилик кылган күчтөргө кассандро-эмбриондордун кылдай кереги жок. Кассандро-эмбриондор булар үчүн жолтоо, каргаша, сектанттык эмес, жалпы проблема. Андай күчтөр Филофейди жана анын ачылышын баардык тилде алынын жетишинче жамандашат. Ошондук-



тан мени таң калтыраар әч нерсе жок бул жерде...

— Мен Сиздин бул оюнузга да кошулам, мистер Борк, бул сүйлөшүү менин көзүмдү мурдагыдан да көбүрөөк ачты. Кечирип коюнуз, бир мүнөткө. Мени код боюнча телефонго шашылыш чакырып жатышат. Жок, жок, сиз трубканы койбонуз. Эмне экенин мен азыр билейин, аナン сөзүбүздү улантабыз. (Алло, алло. Қандай жаңылыктар? Ошондойбу? Саат баскырдыкы! Жаман кабар экен. Бар. Баары түшүнүктүү. Аракет кылабыз.) Мистер Борк, кечирип коюнуз. Алынган маалыматка караганда, кырдаал кыйындап баратат, Мен Сизден жергиликтүү полицияга чалып, супермаркеттен сиздин үйдү карай демонстранттардын чон тобу жөнөгөнүн эскертип айтып коюунузду суранар элем. Сиздин терезениздин түбүнө туруп алышып нааразылык билдиришери, кийкырып-өкүрүшөрү,— бул турган иш.

— Жарайт, Энтони, мен азыр полицияга чалам. Аялым бая эле айткан, мен өзүм эмнегедир камырабай койдум. Бизге таң эртең эле ар кандай баракчаларды дубалга чаптап салышкан. Жесси азыр өзү барып полицияга чалат.

— Ооба, мистер Борк, сактыктын чарасын көрүп коюу ашыктык кылбайт. Анын үстүнө мага азыр эле кабарлашты. Сиздин макаланыз басылган «Трибюн» окурмандарга ташталыптыр. Шашылыш чыгарылган саны.

— Ошондойбу?! — деп жиберди санаасы ордунда болбой турган Роберт Борк. — Демек газетчилер убакытты текке кетирген эмес экен.

— Өзүнөн өзү түшүнүктүү. Сиздей белгилүү футурологдун ар бир сөзү азыр алтынга барабар. Албетте, макаланын айланасында эми ар кан-

дай талаш-тартыш болот деңизчи! Бул камоодо калган сепилден биринчи атылган замбиректин үнү. Бирок бул Ордокту көздөй атылган жападан жалғыз дүрмөт дагы. Мен буга катуу капа экенимди жашыра албайм. Сиздин позициянызды бөлүшкөн кишилер бар жана алар аз эмес деп ойлойм. Кассандро-эмбриондордун феномени акылга зирек интеллектуалдарды ойлондурбай коюшу мүмкүн эмес. Бул биздин өзүбүздү өзүбүз түшүнүп-билүүбүздөгү бурулуш учур эмеспи. Тарыхта качан мындай болду эле? Анан бул кубулуштун маанисин түшүнгөндөрдүн баарынын жазында бакта сайраган чымчыктай-чечекейи чеч болуп, жарпы жазылышы керек эле. Бирок тилекке каршы, интеллектуалдардын басымдуу көпчүлүк шары катуу агымга каршы барууга даабайт, мен муну бөркүмдөй эле көрөм. Элитардык субъект дегенинциз ушул сүрмөтопко каршы – жок, барбайт, үнүн өйдө чыгарбайт, далдада күтүп турат. Бул учурда Ордок колуна факел алыш чуркап, акыл-эс менен жан-дүйнөнүн өртүн, дүйнөлүк өртүн жагып жүрөт, карапаман калкты өзүнө тартып, көтөрүп чыгууга үлгүрдү. Баары ураан чакырып, аракет кылууга сүрмөтопко барып кошулууга ашыгууда. Сойкулар уюшкан түрдө митингге чыгып жатышса, башкалар жөнүндө эмне айтмакпыйз?!

– Энтони, кечирип кой, мен жашы улуу адам катары сөзүндү бузуп коёон. Сен али өтө жашың, жана сойкулар жөнүндө айтканда сенин күлкүн келгенсип турат, мен аны түшүнөм. Мага болсо бул өтө кайгылуу сезилет. Албетте, бардык эле мезгилде алардын жүрүм-туруму кылган иштерине жараشا болуп келген, бирок мындайды, сойкулар топ-тобу менен эл алдында наа-



разычылык митингисине чыкканды, кечирип кой, мен эч качан уккан эмесмин. Аларга мұнозездүү алардың кесиптик кашкалығына жана менменсінүүчүлүгүнө карабай, бечара сойкулар ушул жерде да өздөрүнүн жашоо жагдайына көз каранды әкендиктеги сезишиптири. А чынында Кассандра тамгасы – бул мына ошолорго окшогон гүлдөргө боздоп ыйлоо эмеспи.

– Аларды митингге саясий сутенерлор азгырып чыгарды, башкаларды азгырып чыгарган да ошолор. Азыр бетөлкөдөн өзү чыгарган жинди, Ордок эми өзү башқара албай калды деп ойлойм. Мисал келтирүү үчүн алыс барып кереги жок. Мына, жолдо эмне болуп жатканын көрүп турал. Бизди кууп өтүп жаткан машиналардың көпчүлүгү дал ушул Сизге, Ньюбериге зуулдап баратышканын сезип жатам. Анан машинада гылардын дээрлик баары, мага окшоп телефондон бир нерсе деп кыйкырышууда. Ырай-бешенесинен жакшылыктын жыщааны билинбейт. Ар бир машинада эл толтура. Мага айтышкандарына караганда, булар супермаркеттин жанындағы машина токтотуучу жайга чогулушат экен.

– Ооба, Энтони, ал жер ушуга окшогон жыйындар үчүн өтө ынгайллуу.

– Ошол жер эле болсо эмне! Кечирип коюнуз, мени дагы алаксытып жатышат. (Алло, угуп жатам, ооба, Энтони Юнгер менмин. Угуп жатам. Түшүнүктүү. Ооба, ооба, айт, угуп жатам. Ошондой болот деп ойлогом. Жарайт. Мага дайыма билдирип тур. Түшүндүм. О кей!) Мистер Борк, азыр эле мага кабарлашты. Нью-Йорктун көчөлөрүндө жык-жыйма демонстранттар. Бөтөнчө ООНдун имаратынын алдында эл көп

жыйылыптыр. Полиция араң туруштук берүүдө. Демонстранттар Филофейди космостон алыш түшүүнү талап кылыш жатышат. Бул эми эл аралык акция. Мүнөздүү жагы, алдында акыркы күндөрү Кассандра тамгасы менен белгиленген кош бойлуу аялдар келатышат. Алар чекелерин боёшуп: «Карагыла, бизге Кассандра тамгасы басылган. Бизди сактап калгыла!» деген плакат көтөрүп алышыптыр. Анан көптөгөн эркектер жана аялдар, тилектештигин билдиришип, чекелерине кайчы белги коюп алышып, кошо келатышат. Кырдаал мына ушундай.

— Ооба, Энтони, калп айткан менен болобу, иш кыйын.

— Жолукканда сүйлөшөбүз. Жакында келип калабыз. Эн башкысы, мистер Борк, аппаратураны орнотуп, Филофей менен байланыш түзүү, андан кийинкисин чогуу ойлонуштурабыз.

— Күтөм, Энтони. Ўйдүн жанынан кандайдыр бир үндөр угула баштады. Жесси гаражды жапканы кетти. Терезеден көрүп турам. Кимdir бирөөлөр бассейнге таш ыргытып, хулигандык кылыш жатышат. Полиция азыр келип калууга тишиш. Күтүп жатам. Баса, Энтони, кечирип кой, Филофей менен байланышты жөндөөгө канча убакыт кетет?

— Балдар айтып жатышат, бир saatка чамалуу, мүмкүн бир аз узагыраак. Иш көргөзөт. Ошондо Сиз, мындайча айтканда, Филофей менен көзмө көз сүйлөшөсүз. Мага кабарлашты, ал факс боюнча сиздин макаланыздын текстин алыштыр. Стратегия жана тактика, пресс-конференцияны кантип өткөрүү жөнүндө сүйлөшүп алуу керек. Келгенде дагы сүйлөшөбүз да. Бир аздан кийин барабыз, күтүнүз!

Көчөдө ызы-чуу күч алды, Машинадан чыккандардын жана супермаркеттен бери жөө келаткандардын да шашылганы терезеден көрүнүп турду. Чогулгандар короонун сыртындагы бактардын түбүндө бир нерсе жөнүндө кызуу сүйлөшүп, боёк менен чампаланган плакаттарды жана чакырыктарды эми көрүнөө кармап турушту. Баарынын темасы бир, ачыктан-ачык коркутуп-үркүтүү: «Борк, – сага сооп жок!», «Жалган илимди жайылткан желмогузду жаткан жеринде жайлайбыз!», «Профессордун чекесине Кассандра тамгасын басуу керек!», «Адам укугун тебелеген, өзү тебелендице калат!», «Биз илимдин террористине чыдоого милдеттүү эмеспиз!», «Борк – шайтандын шапалагы!» «Филофей менен Боркту – бир түркүккө танаңбыз!» жана башка, жана башкалар...

Санаасы бир ордунда эмес Борк ойлоно берди – булар кимдер, бул кишилер? Эмне үчүн, эмне себептен булар бул жерге жапа тырмак кирип келишти? Мурда билишпесе, көрүшпөсө, бири биригинин бул дүйнөдө бар-жок экенинен кабарлары болбосо. Эми минтип мезгил-сааты келип, жолугуп олтурушат. Эми алар кандайдыр бир окуя болушун күтүшүп, көчөдө уу-дуу, каралар актар, эркектер жана аялдар, жаштар жана карылар, бириnde үн жанырткыч, бириnde фото жана киноаппаратура бар, көпчүлүгү радиотелефондуу, алар кимдир бирөөлөр менен кызуу сүйлөшүүдө. Бул күчтөр Борк мурда живописттик полотнолордо, театрлардын сценаларында жана киносюжеттерде чагылдырылганын көрүп, тарыхый изилдөөлөрдөн, теориялык ма-калалардан окуп жүргөн, анын авторлору караламан топту сүрөттөп жазып, анын жүрүм-турұ-

мунун болжоп болгустуғунун себеби эмнеде экендигин түшүнүүгө аракеттенген баягы күчтөр дал ушулар экенине ишенүү ушунча тан калыштуу, ойго келгис нерсе эле.

Эми мына, баягы караламан топ деп аталган немелер бул жерде турушат. Алар тегерете курчаган тосмого қыналышып, кадала карап турушат, терезеден өндөрү көрүнөт. Булардын қаалаганы кайсы, көксөгөнү эмине? Эмне болушун күтүп турушат? Алардын колдору көзгө көрүнбөй факел – Варфоломей түнүнүн эстафетасын жагууда, алардын буттары Рим козголондорунун канга боёлгон таштарына урунууда, төбөлөрүндө – уусун төгүүгө аракеттенген быкпырдай кайнаган жапайы аарылардын үнү ызылдайт. Бул алардын күнөөсүбү, же баштарына түшкөн кара қырсыкпы, же кандайдыр бир зулум күч аларды жазалоо үчүн бул жерге айдал келдиби? Эмне қылуу керек, кечээ жакында эле өлчөөсү өзү менен кеткен фюрерди көргөндө кубангандыктарын жана берилгендикитерин билдирип, аянттарда жүз миңдеген алкымдан чыккан үн менен жер-сууну бузуп айкырышкан, анын колу шилтенери менен батышка да, чыгышка да, түндүккө да, түштүккө да тизеден кан кечип агыткан иттей жулунгандарга эмне айтмакчысын; кечээ жакында эле ыштанына сийип жибергиче жакшы көргөн кишисин көзүнүн кыйыгы менен болсо да бир карап алуу жана ошол замат аны менен кошотиги дүйнөгө аттана берүү үчүн айтылгандардын жана дарга асылгандардын континентинин үстүнөн кара куюн болуп учуп кетүү үчүн Сталиндин табыты алдында бири бирин тебелеп өлтүргөндөргө эмне айтмакчысын; кечээ эле түнкү Тегеранды түп көтөрө дүрбөтүп, жер-сууну бузган



кыйкырык-чуу менен таш баранга калып өлүүдөн качкан ирандын шахиншахы учуп чыгып бараткан авиаалайнерди аз жерден шассисинен кармап кала жаздагандарга эмне айтмакчысын? Акылынан адашкан караламан сүрмөтөп учуу талаасында дагы далайга чуркады, асманда улам бийиктөп бараткан самолёттун оттору өчүп-жанып баратты, адамдардын алы жетпеген жылдыздар асманда жымындап турушту, өктөсү ичинде калган тигилер күйүп-бышып, жер тепкилеп, алиги самолёттүү тезинен кайра кондуруп берүүнү Алладан жалынып суранып турушту...

Эми ошол сүрмөтөп бул жерде, анын үйүнүн алдында, жаны айкашууну күтүп турат...

Ал терезеден карап турду, жанында Жесси. Алардын сүйлөшүүсү эмнегедир абасыз мейкиндинкте калкып жүргөндөй сезилди:

— Ии десен, Роберт, булардын чындал эле 225 түрү жаман.

— Мындан жаман болушу мүмкүн эмес.

— Эмне кылышыбыз керек?

— Менин оюмча, алардын алдына чыгышым керек, баруу керек.

— Бул эмне дегенин, Роберт?! Сенин акылын ордундабы?

— Ордунда эле турат. Мени алар жашынып жатат деп түшүнүшпөсүн. Козголон генетикалык деградацияны токтото албасын, тескерисинче, зордук кайра кыямат-кайымдын болушун тездетээрин түшүнүшсүн деп жатам. Кассандра тамгасы – бул бизге ташталган тагдырдын кара ташы экендигин айткым келет аларга. Кассандро-эмбриондор билдирген ар бир белги биздин баарыбызга тиешелүү. Эгер биз ушуну түшүнсөк,

анда айла табылат, үмүт болот. Алдыда эмне бар экенин көрүү үчүн артка кылчаюу керек.

— Калети жок, бирок элден мурда ойлончу, Роберт, сен муну кимге айтып түшүндүргөн жатасын. Бул университеттеги лекция эмес да. Сени ким угат? Булар сени угалы деп келишкен жок бул жерге!

— Менин башка аргам жок.

— Ал эмне дегенин? Сен өзүң айтпадың беле. Азыр Энтони космос менен байланыш түзөт, сен Филофей менен көрүшесүн, анан экөөн баарын сүйлөшесүнөр, кечинде болсо Филофей экөөнөр пресс-конференция өткөрөсүнөр да, проблема тууралуу өз көз карашынарды ортого саласынар. Анан кишилер акыры силердин аларга жамандык каалабагандыгынарды түшүнүшөр деп ойлойм.

226 — Сенин айтканынды угуп жатканда сеники туура сезилет мага, Жесси, бирок сени угуп жаткан учурда гана. Анткени тигил тургандар пресс-конференцияны күтүшпөйт. Булар бугун дароо чыгаруулары керек, булардын колдору қычышып аран турушат. Өзүң карачы, көрдүнбү, биринин артынан бири ағылып келүүдө, эл канчалык көбөйгөн сайын, ошончолук булардын каны кызый берет. Али кеч боло электе чыгып, алар менен ачык сүйлөшүшүм керек.

— Чочуп турам, Роберт. Тобокелге салбасанчы.

— Тобокелге салбаганы кандай? Мен аларга Филофейдин ачылышы жөнүндөгү оюмду айтам.

— Сен аны макаланда айтпадыңбы.

— Ал аз. Же таптакыр жокко эсе. Тигил кишилер макала окушпайт.

— Роберт, карасаң, жасап жаткандарын,— сенин портретинди өрттөп жатышат!

— Менин портретимди? Мен эмне, саясий лидер белем?

— Кара! Сенин фотографияндын чоңойтулган көчүрмөсү экен.

— Эмне демекчимин. Кағазды өрттөп жатышканы өкүнүчтүү.

— Полиция дегени кайда?

— Полициянын бул жерде эмне тиешеси бар? Полиция келген. Тигине, кире бериште үчөө турбайбы. Сен байкаган жоксунбу аларды?

— Болгону үчөөбү? Анда эмне үчүн унчугушпайт?

— Алар эмне кылышмак эле? Кимдир бирөө дагы бирөөнүн портретин өрттөгөндү жакшы көрөт тура. Болгону ушул.

— Мындайды телевизордан нечен ирет көргөн элем. Эми минтип өзүн көрүп жатам. Кайдагы бир Индиядагыдай. Тим эле өзү! Ой, Энтони келсе экен тез эле! Алар эмне үчүн эмгиче жок, ыя?

— Билбейм. Бул мезгилде тыгын болот. Өзүн билесин да.

Экөө тунжурап калышты. Туруп турууну да, олтурууну да, сүйлөөнү да, сүйлөбөөнү да каалашпады.

Ангыча сүрмөтоп дуулдап, козголо түштү да, команда берилгенсип: «Борк жазалансын! Борк жазалансын!» деп бир кишидей кыйкырып киришти.

Жаалданган кыйкырык күч алды. Чыдоо кыйын боло баштады. Сүрмөтоп Роберт Борктун чыгып келишин талап кылды. Кайдан экени белгисиз чекелери боёлгон аялдар пайда болду. Алар «Трибюндун» жаңы номерин булгалашып, кыйкырып киришти: «Борк шүмшүк! Борктун чекесине Кассандранын тамгасын басуу керек!

· Кассандранын тамгасы үчүн аны жанчуу керек! Борк – шүмшүк!» Башка топ: «Ордоктуку – ак сөз! Ордоктуку – ак сөз!» деп бақырды.

Кырдаал кыйындады, сүрмөтоп делөөрүп алды. Полицейскийлер тартипке чакырышканы менен эч жардам бере алышпады. Алардын бирөө топтун арасынан зорго сууруулуп чыкты да, машинадан кайдадыр телефон чала баштады, жардам сурады көрүнөт.

Сүрмөтоп селдей капитан, үйдү көздөй жөнөдү. Көпчүлүктүн кысымынан олтургучтар талкаланаип, аллеядагы фонарлар жерге кулап түштү. Алкымдары айрылганча кыйкырышып, адам чыдагыс ызы-чuu көтөрүлдү. Эринин пиджак кийип жатканын көре калып, Жесси чочуп кетти:

– Кайда барасын? Тышка чыкпа!

Борк Жессини ары түрттү. Ушул секундадан баштап анын дароо карангылай түшкөн каректеринде дүйнө анын мурдагы кабылдоосунун чегинен кайдадыр башка жакка жылышып кетти. Экөөнүн көздөрү бири бирине урунду: жандары кейип турду. Бирок кайдагы бир алыс жакта жүргөн сыйктанып:

– Мени кармаба. Мен тагдырыма жазылганды көрүшүм керек, – деди. Жессинин аргасы түгөнүп, өнү бузула түштү:

– Сен өлүмгө баратасын!

– Арга канча, – Борк күнк этти, – баары бир барышым керек.

Ал эмнегедир кийим илгичтен калпагын алды да, сыртка чечкиндүү кадам шилтеди. Сыртка чыкты, ошол замат аны ысык илеп, аны чыдамсыздана күтүп, тириүлөй жалындал турган топтун толкуну урду. Ал көрүнөөрү менен дуу жарылган кыйкырыктан аба термелди. Транспа-



ранттар менен плакаттар дароо сорок-сорок кыймылга келди, ар бири өз плакатын Борктун көзүнө сайып көрсөтүүгө беленденди. Ал алдында тургандардын баарын кыдырата карап жана бирөөнүн да өнүн айрып көрө албай, тээ өзүнүн чабытынан дендароо жылмайып, эшиктин алдында турду. Анан калпагын шап кие салды да, көз ирмем ичинде демейдеги калыбына келди – жазы мандай, жарык жүз, саал жүлжүйүнкү келген чүнүрөкөй кой көздөрү, ээги жана мойну али бекем, ак чач, москоол чал болду да калды. Ал азыр, бир жолу франкфурттук журналисттер айткандай, Абалкы асканын өзү болчу.

Тыным боло калганда өрөпкүгөндүктөн каргылданган үн менен Борк бир нече сөз айтууга үлгүрдү:

– Кассандро-эмбриондор – ал биздин шорубуз да, биздин күнөөбүз да. Биз анын алдында жооп беришибиз керек!

Бир аял ага мышыктай атырылды.

– А сен мына муну көрдүнбү? – деп ал так түшкөн чекесин сайды.

– Бул тамганы мага тигил космостогу азезил басып олтурат! Мына оку! Азезилдин ырын азездил коштойт! – деди да, аял футурологду анын макаласы басылган газета менен бетке шакылдатып чаба баштады. Газета тытылып кетти, калпак баштан ыргыды жана дароо тебеленди калды. Аял болсо албууттанып кыйкыра берди, сыягы үйүндө ушунтип кыйкырып көнгөн неме болсо керек. – Мунун жазмакерлигин кара, мен сени жаздырам! Мен тигил космоско чейин жетем! Мен жанагы Филофей деген азезилди муунтуп өлтүрөм!

– Ур аны! Ур! – деп кийкырышты аялдын албууттанганына кандары кызыган тегеректегилер. – Бери сүйрө аны! Бери сүйрө! – деп бақырышты артта тургандар, анаң Боркту көздөй муштумдарын түйгөн бойдон жөнөштү. Ага ондогон кол кармашты, анан баары аралашып кетти. Жесси тұртұндуда калды, анын жалбаргана на да, көз жашына да әч ким көнүл бурбады.

Мына ушул жапайы сценаны тартып алууга аракеттенген телевизионщиктердин тобу да будаланды, аппаратура тебелендиде калды. Кандайдыр бир чара көрүүгө далалаттанган бир нече полицейскийдин өздөрү да айланпадагы чамындыдан жаман болду. Роберт Боркту болсо бир жакка, кайда экени белгисиз, бирок бир жакка сүйрөп баратышты. Аны алкымдан, чачтан алышып, жамажайын айра тартып, бетин таанылгыс кылышып канга боёп, ар кимиси өз тарабына сүйрөп жатты. Сүрмөтоп жада калса өзүн өзү жаалдана тебеледи. Анан ушунун өзү каарды жана жек көрүүчүлүктү ого бетер күчөттү. Мына ушул чакчалекей чан будунда адисинен ашкан бир топ киши футурологдун ээн багына, бассейндин жанына туш болушту, ал дал ушул жерде, Дүйнөлүк рухтун купуя сырларын ачмакчы болуп, кумга кандайдыр бир табышмактуу чийимдерин чийүүчү эмес беле, анан дал ушул жерде болбой койбос нерсе болду. Кимдир бирөө кайдан-жайдан таап алган темир таяк менен Боркту тиштенип туруп баштан ары уруп калды. Борк катуу бакырып алды да, эки колу менен башын басып, чалкасынан кетти, ал канга боёлуп, чабалактап жатканына карабай тепкилей беришти.

Ангыча сүрмөтопто кандайдыр бир жаны кыймыл пайда болду, кандайдыр бир күчтүү адамдар Боркту беттей умтулушуп, жолундагылар-

дын баарын туш тушка ыргыта түртүп келатышты. Бул космос менен байланыш түзмөкчү болушкан Энтони Юнгер жана анын жолдоштору эле. Алардын байланышынын эми бул жерде тыйындай кереги жок болчу. Алар өлөрчө тепки жеп жаткан Боркко тез эле жетип келишти.

— Бул әмне қылганыңа? Бул кимдин колунан келген иш? — Энтони Юнгер колуна тийгендердин баарын туш-тушка ыргыта берди. — Қылмышкерлер, баарынар қылмышкерсінер! Киши өлтүргүчсүнөр — канкорсұнар!

Төбөдө полицейскийдин вертолёту төмөндөп келатты. Анын барасынын кулак тундурған ышкырығы жердеги кыйкырыкты угузбай салды, катуу шамал көтөрүлдү. Бул үнсүз фильмдеги сценаны элестетти — унчукпаган жаалданган топ. Вертолёт конду, андан дубинкаларын кармап, полицейскийлер секирип түшө баштады. Сүрмөтоп ошондо гана эсine келип, туш тушка чачырап кача берди. Қөпчүлүгү супермаркет тарапка, машиналарына дыр коюшту. Бир кыйласы шашып-бушуп машиналарын бурушуп, бир заматта көздөн кайым болушту. Бир нече минуттан кийин жан адам калган жок.

Энтони Юнгер эки жардамчысы менен Роберт Борктун чолосуз жанчылган денесин көтөрүп, дагы бирөө акыл-эсінен ажыраган, мұдүрүлүп-чалынгандык Жессини колтуктап келатты.

Алар баары полицейскийлер менен кошо вертолётко чыгышты, андан кийин Юнгердин жардамчылары кайра жерге түшүшүп, космос менен байланыштыруучу аппаратура жүктөлгөн өздөрүнүн машиналарына олтурушту, вертолёт асманга көтөрүлө баштады. Ал үйдөн жогору типтикач учуп чыкты. Теребел жымжырт боло түштү.

Айланада эч бир жан калган жок, эшик, каалгалары талкаланган, отургучтары түш-түшкә ырғытылган, фонарлары омкорулуп ташталган жана апенди чалыш футурологдун ээн багы тебеленип-тепселенип, үйдүн айланасында кыбыр эткен жан жок болучу. Бул таш-талканы чыгарылган, жылас болгон ээн талаа эле.

Бир минутадан кийин вертолёт гольф-талаалардын үстүнөн учуп баратты. Роберт Борк качандыр бир кезде ушул жерге келгенди жакшы көрчү. Кечээ жакында эле ушул күнөс, мелтириген жашыл шалбаа түшүнө кирип, маркум досу Макс Фрайд аны Айдын гольф-талааларына чакырган эле.

Вертолет шаардын ооруканасына багыт алды...

Энтони Роберт Борктун үстүнө эңкейди. Өзүнүн үстүндөгү көйнөгүн чечип салып, башын танды, бул кан токтотуунун аракети эле. Ал Роберт Борктун көйнөк менен оролгон башын тизесине коюп, тирүүлүктүн жышааны барбы-жокпу – байкоого аракеттенди, керемет болуп кетерине үмүттөндү. Кайсы бир көз ирмемде футурологдун өнүнө жан киргендисип, көзүнүн жапқактары билинер-билинбес кыймылга келди, Юнгер аны байкай койду. Экөөнүн көздөрү урунуша калды. Борк Юнгерди балким тааныды. Алар өмүрүндө биринчи ирет жүз көрүштү жана ошол замат кош айтышты. Биротоло, түбөлүккө. Роберт Борктун башы шылк дей түштү...

Юнгер боздоп ыйлап жиберди, Жесси жансызын жаткан эрин түшүнбөй нес-мас карады. Полицейскийлер баштарын үнсүз чайкашып, кайгы бөлүшкөндүктөрүн билдиргенсишти.

Вертолёт оорукана борборунун үстүнөн төмөндей баштады, бирок кеч болуп калган эле...

Ошол замат океанда катуу толкун башталды. Метеокызмат компьютердик каналдар боюнча Атлантиканын жээгиндеги катуу толкун жөнүндөгү кабарды шашылыш таратты. Атлантика мейкиндиги үстүнөн учуп бараткан самолёттор катуу калдактады, кораблдин командирлери жүргүнчүлөрдөн куралдарын курчанууну, орундарынан турбоону суранышып, учуунун татаалдыгы жөнүндө жердеги кызматтарга радар менен кабарлап жатышты. Стюардессалар жыл маюуга аракеттенишкен менен пайдасы болбоду – Атлантиканын жаалы чындалп катуу болчу...

Киттер гана – ааламдын радарлары демейдегисиндей, өздөрү сезгендердин баарын, кабыл алгандардын баарын, Аалам жанырыгын өздөрүндө камтып баратышты. Ошентип киттер турна мисал сап тартып, океанды шынаадай жиреп сүзүп баратышты. Океан алардын бул тартибин бузууга, кайра артка бурууга аракеттенди. Бирок алар, тоодой толкунга бирдө көмүлө калышып, бирде кайра калкып чыгып, анан кайра көмүлүп, алдас ура кармашып, сүзүп кете беришли...

Аларга мынча дем берип, минтип кубалап бараткан күч кайсы, алар әмнеге жана кайда сүзүп баратышат?

Москвада Кызыл аянтта түндүн бир оокуму. Үкү учуп чыкчу маал чукулдап келатат. Ал азыр Спасский мунарасындагы сааттын алдында үргүлөп олтурат. Төмөн учуп түшүүчү учурду күтүүдө. Ал бүгүн бөтөнчө кооптуу... Дүйнөдө бир жоболон бар. Үкү аны сезүүдө... Бир жоболон бар...

Х

Шашылыш жарыяланган «Космос – Жер» деген пресс-конференция ошол күнү белгиленген саатта болду жана бардык негизги каналдардан берилди.

Бирок ага чейин телекомпаниялар «эфир алдындагы бороон-чапкынга» кабылышты. Футуролог Роберт Борктун өлүмү жөнүндө кабар угулар замат, дүйнөнүн түштүрүшүнөн телефондор тынымсыз чалынып, сурамжылоо күчөдү, айрыкча эзели болуп көрбөгөндө мындай пресс-конференцияны ретрансляциялоону пландаштырып коюшкан улуттук телекомпаниялардан көп чалышты. Бул трагедиянын акыры эмне болот, Филофей менен телебайланыш түзүүгө мүмкүндүк болобу, аны менен маекти ким жүргүзөт, анан дегеле эми пресс-конференция болорун күтүү көрекпи, же жокпу дешип, баары тезинен билгилери келди.

Жер болсо демейки калыбынан жазбай, өз огуnda айлана берди, болжогон саат жакындашты... Баары чыдамсыздана күтүп турушту...

Бир маалда телевизордун экрандарынан көпкө күттүргөн жазуулар көрүндү. Артынан диктор аял чыгып, Роберт Борктун өлүмүнө дүйнөдө болуп жаткан реакция жөнүндө жана ушуга байланыштуу массалык-маалымат каражаттарынын түшүндүрүүлөрү жөнүндө билдирип коюуну төлөберүү милдети деп эсептээрин жарыялады.

Түшүндүрүүлөр өтө бир жактуу болгондугун айтпай кетүүгө болбойт. Алар баягы айтыла жүргөн кайгы бөлүшүү, көнүл айтуу сыйактуу жалпы сөздөрдөн башталды, андан соң диктор аял көз карашынан байкалып өткөн табалуу жыл-



маюусун аран жашырып, диаграмманы – Филофей кассандро-эмбриондор жөнүндөгү апологети, диктор аялдын айтуусунда, Роберт Борктун «Линч сотуна» дуушар болгондугуна байланыштуу шашылыш сурап-аныктоонун натыйжасын көрсөттү: «Натыйжасы начар жана ошол эле учурда таң каларлык. Өзүнүздөр көрүнүздөрчү, урматтуу телекөрүүчүлөр!» Бири-биринен даана айырмаланып турсун үчүн түрлүү түскө боёлгон мамычалар түрүндөгү диаграммадан көрүнүп турду: суроого жооп бергендердин 83,7 проценти толугу менен футурологдун тепкиленип өлтүрүлгөндүгүн туура дешкен, ал турмак ошол топтогу респонденттердин 76 проценти, эгер алар ошол жерде, Ньюбериде болушса, ал космостогу азездилдин таламдашын өлтүрүүгө сөзсүз өзүм катышмакмын деп чыгышкан; суроого жооп бергендердин 11 проценти жапайы топтун кылмыштуу ишин айыпташып, ал окуядан коомдун нравалык жактан бузулуп баратканын көрүшкөн, ал эми респонденттердин калган, азыраак бөлүгү окуяга таптакыр кайдыгөр экендиктерин билдиришиптири.

Андан соң телекөрүүчүлөргө ошол күнкү массанын көчөгө чыгууларынын социологиялык анализинин жыйынтыгын көрсөтүштү. Ал өлкөлөрдүн, шаарлардын, региондордун жана демографиялык, социалдык жана башка топтордун ушул окуяга катышкандардын узун тизмеси эле. Мындан дале болсо бүткүл дүйнө дээрлик, калктын баардык катмарлары тигил же бул формада космос монахы Кассандра тагын табуу үчүн жерге тапкыч-нурларды жиберишине каршы нааразычылык туудургандыгы айкын болуп турду. Мында деле кишилердин ой чабытында, жүрүм-

турумунда улутчулдуқ фактор көп таасир эткени көзгө урунат.

Бирок баарынан жаманы түрмөлөрдө болуптур. Балким бул качандыр бир кездеги кассандро-эмбрион, бирок туулууга мажбур болгон, эми минтип жарық дүйнөнү жаман көргөндүктөрүнүн жашырын сырын капысынан Филофей жарыя кылып салган адамдардын тээ жүрөгүнүн тереинде зилдеп жүргөн, анан минтип козголон менен бүткөн андап-сезбеген жообудур. Антпесе бул үрөй учурган иштерди, бул күзөтчүлөр жана кошумча жардамга келишкен полицейскийлер менен болгон салгылашууну әмне деп түшүндүрүүгө болот; эки тарап бири-бирине бет-ме-бет чыгышпадыбы – бир тарабынын башта-рында туулга, колдорунда таяк жана калкан, экинчи тараптын колунда эч нерсе жок, бирок көкүрөктөрүндө кетпес кек, ыза, жан кечтиликтин жаалы. Ар кайсы өлкөлөрдөгү жана ар кайсы шаарлардагы абакчылардын козголонунун кандай гана тышкы себеби болбосун, балаанын баары кылган кылмыштары үчүн жаза мөөнөтүн өтөп жаткандар тарабынан өтө жаман ка-был алынган каргашалуу Кассандранын белги-синде эле.

Ошол күндүн дагы кыйла жаңжалдарын журналисттер кабарлашты. Мисалы, моряктар нааразылык билдиришип, денизге чыгуудан баштартышкан кайсы бир порттон алынган репортаж. Ээлери таштап кеткен ээн үйлөргө окшоп, кемелер жээкте турушат.

Анан баарынын талабы – космостук чагымчы Филофейди ракета менен атып түшүрүү! Орбиталык станцияны – тапкыч-нурлардын булагын жок кылуу.

Планетанын түш тарабынан алынган ушуга оқшогон окуяларга оперативдүү обзор жасагандан кийин гана акыры экрандан пресс-конференция баштала турган зал көрүндү. Залда эл жык-жыйма экени дароо көзгө урунду. Кишилер дубалга жөлөнүп турушту, баскылыштарда, жерде олтурушту. Олтургандардын көзү сцена-да – орбитадан Филофей көрүнө турган эбегейсиз ылайыкташтырылып жасалгаланган чон экранда болду, ал залга кыйгачынан келтирилип, сценанын капиталына коюлган эле. Сценадагы столдун жанында экөө: Энтони Юнгер менен телеберүүнү алышп баруучу кенири белгилүү Уолтер Шермет олтурушту. Ар биринин алдында – микрофондордун түйүмү. Залдагылардын баары катуу толкунданып алышкан, ал олтургандардын мисирейген жүздөрүнөн, кооптоно жылтылдаган көздөрүнөн, созулган моюндарынан байкалат. Жаналгычтын өзүн да жалтанбай тартып алууга үлгүрүшкөн дасыккан фоторепортерлордун аппаратураларын кармаган колдору билин-билинбес калтырап, алдыда шар аккан суудан кечүүдөн коркуп, жәэкте чокмороктошкон эчкилердей болуп турушат.

Демейде сөзмөр, кашка баш, сылаңкороз Уолтер Шерметтин кесиптик көнүмүшүнө салып жылмандағаны анча жараша бербеди. Анын кынтыксыз жасанганы, актёрдүк калбааттыгы бул жолу комсоо көрүндү, кырдаалга ылайык келбеди. Энтони Юнгер тескериисинче өтө эле ойлуу олтурду. Анын кайгыдан кабыргасы кайышып олтурганы менен эч кимдин иши жок болчу жана ал аябай чымыркануу менен гана бүт эркин жумшап чыдап олтурду, анткени миллиондогон телекөрүүчүлөр алдында космос мон-

нахы Филофей менен маек курууга катышып, анда ал Роберт Боркту алмаштырышы тийиш эле. Анын үстүнө ошол күнү кечинде Дублинден колуктусу Қэтти энеси экөө учуп келишмек, пресс-конференциянын айынан аларды аэропорттон тосуп алууга үлгүрө албай, ого бетер көнүлү чөгүнкү, жаак эттери түйүлүп, тиштенип олтурду. Анын көз алдында өлгөн Роберт Борктун тандап алган жолу туура экендигине ишенген, ал же туруштуқ берсин, же көчөнүн ышкырыгы жана таш бараңы алдында өздөрү көкүтүп койгон, жинденген сүрмөтөпко сырттан көз салып, Юнгер да Борк көргөндү көрүп калышы ажеп эместиги жөнүндө сүйлөшүп турушкан Ордоктун командасындагы кечээги жолдошторунун шылдындуу жылмаулары жана тан калгандай ийиндерин куушуруулары алдында өлсүн дегендей, тагдыр аны окуялардын авансценасына чыгарып таштаганын Энтони түшүнүп турду.

Ангыча дүүлүккөн көпчүлүктүн чыдамы жетер чегине жетти. Баары чечүүчү учурду – Филофейдин теле-эфирге чыгышын күтүп калышты. Ошондо, комментаторлордон кимдир бирөө айткандай, аны камоого алыш, жек көрүүчүлүктүн дүйнөлүк өртүнө түртүп киргизишмекчи. Баары ошондой болчудай көрүнүп калды, жардырууну жакындарда секунданы тетирисинен санагандагыдай, ал учур жакындал келатты.

Күндүз ооруканада Роберт Борктун киши колдуу болуп өлгөндүгү жөнүндө тыянак чыгарылганда, жашын аран токтолуп, Жесси айткан эле:

– Энтони, эгер сени Роберт Борктун тагдыры күтүп жатса, анда менин айттар сөзүм жок. Ал үчүн чындык баарынан жогору эле, ал ошонун кунуна



кетти. Бирок өзүн жөнүндө ойлон. Сен жашсын. Көрөр күнүн алдыда. Роберттин артынан өмүрүндү тобокелге салуунун кажети барбы?

Сөздү узартып сүйлөө ошол учурда оор эле, Энтони кыска гана жооп катты:

— Мен айтканынызды түшүндүм, Жесси. Бирок мен Роберт Борк тайсалдабаган нерседен тайсалдабас элем.

Алар оорукананын холлунда чон терезенин жанында сыркоолор менен дарылоочулардан оолак турушту. Күндүн нуру айнектен өтүп, холлого төгүлөт, асман да айнектен караганда көгүш тартып, мемирейт, ары жакта клёндүн бариктери сабагында дилдедей саргаат... Футурологдун жесири күйүттөн мөгдөп, дүйнө көзүнө көрүнбөй турду. Ал ушул учурда эмнегедир жар башында улуган ээсиз жолбун итти эске салды. Жесси эмне кылар аргасын билбеди. Жашы токтобой ага берди. Анан, балким өзүн эпте алаксытуу үчүн, оюндагыларды үн чыгарып күбүрөй берди.

— Роберт дайыма сүйүү — бул эки дарыянын кошулууп ағышы, — дээр эле. Мен күлөр элем: кооз сүйлөгөндү өтө жакшы көрөсүн да, Боб! Эми ишенип отурам, мына, эми менин дарыям жок. Токтоду, соолду ал дарыя, мен болсо жээкке серпилип кала бердим...

Анан ал дагы кызыктай, сырдуу сүйлөдү:

— О шордуу киттер, мен виолончелде ойноп жатканда сilerди эми ким эстейт...

Айтылган сөздөргө Энтони аябай тан калды, бул эмне дегенинiz, деп ал турсун сурагысы да келди, бирок даабады. Күйүттөн айтылып жатса керек деп ойлоду.

Анан кош айтышууга туура келди. Энтони телебайланышка даярданышы керек эле. Убакыт

өтө эле аз калган. Жесси Чикагодон келчү кызы менен күйөө баласын күтүп, ооруқанада калды.

Ошону менен алар эртенкиге чейин кош айтышты. Энтонинин бир жерден жолу болду – ал ооруқанадан Дублинге телефон чалып, сапарга чыкканы жаткан Кэтти менен сүйлөшүүгө үлгүрдү. Ал калдастай түштү, анткени алар келери менен үйлөнүү жөнүндө кам көрүү керек эле.

Ошентип баары бир убакка тогошту да калды. Мындай болорун ким болжоптур. Мезгил менен Мейкиндикти тепчиp өтүп, бири бирин утурлай учкан метеориттер гана ушинтип кагышлыши мүмкүн.

Кэтти менен сүйлөшүү да женил болгон жок. Кэтти анын телефон чалышын күтүп жаткан, жана анын тунук добушу көз ирмемге бакыттын өзүн Энтонинин эсine кайра салды. Ага Кэттинин бар турпатынын баары – кирпиктеринин ирмелгени да, дем алганы да, баскан-турганы да – бакыт болчу, далилдөөнү да, ырастоону да талап кылбаган бакыт болчу.

– Ой, Энтони, сенсиңби! – деп кубанып кетти Кэтти. – Мен сени качан чалат деп аябай күтпөдүмбү. – Трубкадан сезилген тааныш демден ал ысып чыкты. – Энем экөөбүз жарым saatтан кийин жолго чыгабыз. Кандайсын, Энтони? Күтүп жатасынбы?

– Кечирип кой, Кэтти. Менин да аябай тынчым кетти, чалганга үлгүрбөй каламбы деп корктуум.

– Анын эч нерсеси жок, жакында көрүшөбүз. Жөн гана сенин үнүндү уккум келген.

– Ии дебейсинбى, бир зарыл иш чыгып калды. Азыр түшүндүрүп олтурууга убакыт жок. Баарын кийин айтып берем. Сен менин атым-



дан эненден кечирим сурап кой. Тилекке каршы, мен силерди аэропорттон тосуп ала албай жатам. Таксиге олтургула да, анан...

— Эмне болду, Энтони? Ошончолук эле олуттуу бир нерсе болдубу?

— Ооба, өтө олуттуу. Ал узак сөз. Кыскарта айтайын. Бүгүн кечинде мен өлгөн Роберт Борктун ордuna пресс-конференцияга катышышым керек.

— Кандайча? Аны жаалданган демонстранттар өлтүрүп салышты деп радиодон беришпеби. А сенин бул жерде эмне тиешен бар?

— Түшүнсөң, мен ошол Филофей менен космостук байланыштын уюштуруучусу болчумун.

— Филофей мененби? Жанагы Филофей мененби?

— Ооба. Аны менен Роберт Борк бирге чыгып сүйлөмөк.

— Эч нерсе түшүнбөдүм, Энтони! Эч нерсе!

— Мен кийин айтып берем. Кырдаалга жараша Филофей менен эми мен маектешишим керек, мен кийин апам экөөнөргө түшүндүрүп берем, бирок башка арга жок...

Кэтти үнүн басандата чыгарып калды, телефондун трубкасын колу менен далдалап алганин Энтони түшүндү:

— Жарайт, Энтони. Кийин айтаарсын. Азырынча апама эч нерсе айтпай эле коёон. Космостон кайдагы бир ажына бүт дүйнөргө бүлүк салды деп ал аябай тынчы кетип, нааразы. Мен да кубангтан жерим жок.

— Мен экөөнөрдү тен түшүнөм,— деди Энтони. — Бирок суранарым, Кэтти, апан куру бекер эле тынчсызданбагандай болсун, айт. Кийин баарын шашпай айтып берем. Мен сени күтөм, Кэт-

ти. Мен сени сүйөм. Аэропорттон таксиге олтургула да, тез келгиле. Пресс-конференция бүтөрү менен телефон чалам, анан жолугушабыз. Кармалбагыла, самолётton кечигип калбагыла. Көрүшкөнчө, өбөм...

— Көрүшкөнчө, Энтони. Көрүшкөнчө... Баары жакшы болушун каалайм... Мен дайыма жанындамын.

— Мен дагы. Күтөм...

Кэтти энеси экөө Ирландиядан учуп чыккан самолёт Атлантиканын жээгине жакындал калган болуу керек деп ойлоп койду Энтони Юнгер сценада олтуруп. Залда болсо бул учурда космос байланышынын башталаар маалына саналуу гана секундалар калган эле. Ошондо бүткүл адам затты дүрбөткөн Филофей деген неме эл алдына чыгат. Ошондо бардык күнөөсү үчүн жооп берет, бардык күнөөсү үчүн жазасын алат.

Ошол күнү Энтони Юнгердин башына: «Мын-дай кырсык кокустан биздин үй-бүлөнүн башына түшсө – Кассандра тамгасы Кэттинин мандайында пайда болсо – кантебиз? Анда эмне кылмакчыбыз? Анткени ал эч кимди ылгабайт, баарын камтыйт. Эч ким өзүнүн генотибинде жашоого жүрөкзаадалык жашырынып жаткандыгынан кутулуп кетем деп айта албайт», – деген ой бир нече ирет келди.

Зал космос менен байланышты чыдамсыздык менен күтүп олтурганына карабай, сигнал угулуп, экран жарык болгондо көпчүлүгү күтүүсүз-дүктөн селт эте түшүштү. Зал тымтырс боло калды. Алып баруучу карбаластап элге кайрылды:

— Эмесе, биз өзүн космос монахы Филофей-мин деп атаган орбиталык станциядагы илим-



поз-биологдун пресс-конференциясын трансляциялоону баштайбыз. Баарынарга белгилүү фактыны – Филофейдин Рим папасына кайрылуусунун бөтөнчө мүнөздө экендигин жана андан кийин болуп өткөн кайгылуу окуяларды кайталап олтурбайын. Азыр болсо көнүл буруп коюнуздар...

Экрандан бир нече ирет эфиридин өчүп-жанган толкунунда буйдалган бүдемүк бир нерсе карандады, анан көрүнүш дааналанды да, экрандан баарына эбак маалым, бирок телекөрүүчүлөрдүн алдына биринчи жолу көзмө-көз чыгып жаткан адамдын жүзү көрүндү. Анан ошол замат, али әч ким ооз ачып сөз айта электе, орундарынан жапырт атып турушкан фоторепортерлор Филофейдин кебетесин экрандан сүрөткө тартышып, ишке киришишти.

Уолтер Шермет жарк этмелерден көзүн калкалап, нааразылыгын билдириүүгө аргасыз болду.

– Биздин көздү уялтып, жаркылдатканынарды токтолкула. Биз ишти баштайбыз.

Жаркылдактар азая түшкөндө, Филофейдин жүзү чонойду, космостон жандуу өнү жакындаш келди. Ал бир адамды нес кылган учур эле. Ии, же улуу пайгамбар, же улуу ажына, же бир ашынган азезил экени белгисиз неме ушул турбайбы! Мына – тополон менен кырсыктардын күнөөкөрү! Мына, тапкыч-нурлар менен космостон аялдарды нурланырган неме! Мына, Кассандранын белгиси жөнүндө каргашалуу илимдин автору!

Өнүнө караганда Филофейдин элүүдөн жаны ашкандай түрү бар. Чап жаак, ак саргыл чачы саал бүкүрөйгөн дальсына чейин жеткен, сакалын ак аралаган киши экен. Ал экрандан зал-

дагыларды колунда аса таягы жана түйүнчөгү бар, азыр болсо жетчү жерине туура баратабы – жокпу, ошону такташ үчүн токтой калган, кокусунан жолдон жолуккан жолоочудай карады. Кечда кирип баратат, үлгүрөр бекемин деген кыязда. Көз карашында тынчсыздануу жана салабаттуулук бар. Энтони Юнгер болжол менен аны ушундай элестеткен, азыр ою дал келгенине ичинен ал турсун сүйүнүп олтурат. Космостук монах өзүнүн чиркөөнүн эски сүрөттөрүнө окшогон келбетине карабай, орбиталык станциянын интерьери толук бап келип турду. Анын олтурушу ишенимдүү жана иштиктүү болучу. Балким мындай болушуна анын жерден эбегейсиз алыстыгы жана жападан жалгыз калып, бүтканы-жанын жумшаган иши себеп болгондур. Терен бырыштары, салыңкы кабагы, өткүр көздерү арбап алуучу жана кайгылуу бир нерсени жашырып турду.

Трансляциянын башталышында Энтони Юнгер Филофей англ исче канчалык билет болду экен деп да тынчсызданды, анткени адам көп учурда чет тилде сабаттуу жазганы менен, ошончолук эркин, айрыкча элдин алдында сүйлөй албашы мүмкүн. Бирок Филофейдин алгачкы сезүнөн кийин эле Энтонинин санаасы тынчый түштү – бир аз келегейлиги болбосо, теги орус космостук монах англ исче кадимкideй сүйлөйт экен.

Уолтер Шермет жасалма ачык-айрымдык менен, ал турсун короздоно жылмандалап:

– Саламатсызыбы, Филофей бир боорум! Кечи-ресиз, Сизге ушинтип кайрылсак туура болор бекен? – дегенден баштап, сөз шыр кетти.

– Ооба, болот, – деди космос монахы. – Каалагандын баарына мен бир боормун.



— Ал әми ага-ини болууну каалабагандар болсочу? — деп чымчый сүйлөдү Уолтер Шермет.

— Ал ар кимдин өз эрки. Капачылык жок. Бирок ошол мени каалабагандар үчүн да мен көнүлүмдө бир боормун.

— Эмне үчүн аны ушунчалык ишенимдүү айтып жатасыз? Ошону менен Сиз биздин опосуз дүйнөдөн жогору тургунуз келип жаткан жокпу?

— Мага кандай мамиле кылышпасын, ар бир пенденин кайгы-кубанычын бөлүшүү — менин адамдык парзым.

— Болуптур дейли. Мейли, жакшы. Бирок биздин жолугушууну ушул жагдайдагы өз ара мамиле тактоодон баштабайлы,— деп такылдады Уолтер Шермет. — Мындан олуттуу, анан, өзүңүз түшүнүп тургандырысыз, коркунучтуу иштер бар, ал анан калса сиз менен, Филофей бир боорум, мындайча айтканда сиздин орбиталык станциянын бортундагы иш-аракеттериниз менен түздөн-түз байланышта. Биздин пресс-конференцияга келип отурганыбыздын себеби да ошол. Баса, баштаардан мурда мен сизгө олтургандарды тааныштыра кетейин. Залда — журналистиканын мыкчегерлери. Түз телетрансляция жүрүп жатат. Мен алыш баруучумун, аты-жөнүм — Уолтер Шермет. Менин жанымдагы — Энтони Юнгер. Ал бүгүн эртен менен массалык нааразылык билдируүнүн натыйжасында каза болгон футуролог Роберт Борктун ордуна теле-байланышка катышууда. Кечиресиз, болгонду болгондой айтууга туура келет: ошол кайгылуу окуялардын себепчisi сиз болуп олтурасыз. Кыскасы, Энтони Юнгер өзү таанышып, ой-пикириин айтаар.

— Ыракмат, Уолтер Шермет. Мен Энтони Юнгерди билем,— Филофей тигинин сөзүн бөлүп,

көз кырын Энтони Юнгер тарапка жиберди. — Мен Энтони Юнгерди шайлоо алдындагы митингден улам билем, трансляцияны көргөм. Мен сиздин сөзүндүзү байкоосуздан бөлүп кеткен сон, айтарымы айтайын, мен ушул учурду, ушул жолугушууну күткөн элем, мага, жана сиз эске салып кеткен нерсе жөнүндө,— акыл-эсте жана жан-дүйнөдө тутангандардын жалыны космостогу мага кандай жетип жаткандыгы жөнүндө — айтууга мүмкүнчүлүк бериниз. Ооба, ал отту мен тутанттым. Ооба, ал чындык. Бирок мен факелди еретиктерди отко өрттөө үчүн эмес, адамдардын жан-дүйнөсүн жарык кылайын деген ой менен кармап чыккан элем. Оюм ордунаң чыкпады. Кайра баары караңы түнгө айланды. Үмүт да болбойбу деп корком. А мен, ушул жашка келип алыш, баёолук менен, албетте, баёолук, чындык салтанат курат деп үмүттөнгөн элем. Жанылыпмын. Жан-дүйнөнү жарык кылгандын ордуна тополон түшүрүп, нааразылык туудурган экемин. Мен анын баарын телевизордун экранынан көрүп турдум. Бүгүн Ньюбериде болгон окуяны да көрдүм. Мен Роберт Борк менен телевидение аркылуу жолугушууну күткөм, ал жөнүндө мага кабарлашкан, ал киши менен сүйлөшүүгө жан-дилимден дилгир элем, бирок адамды өз үйүнүн жанынан жырткычтарча тыбыттай тытып кетишкендерин көрдүм. Орустар айткандай акыл-эссиз жана аёсуз дүрбөлөндү көрдүм. Ал дагы — менин күнөөм! Мен Космосто жүрүп, мага Қудай өзү жиберген пикирдешимдин өлүмүнүн түздөн-түз себепчиси болдум. Силердин алдынарда чөгөлөп кечирим сурайм, адамдар! Бирок эми кереги жок болуп калды. Киши колдуу болуп өлгөн Роберт Боркту өз

жанымды кыйсам да кайра тирилте албаймын. Мен ал үчүн жанымды курман кылууга даяр элем, әгер...

Силердин суроолорунарга жооп берүүдөн мурда мен дагы бир нерсе айткым келет. Балким залдын баардык суроосуна жооп берүүгө үлгүрбөстүрмүн, алдын-ала кечирим сурайм. Мен кетчү кишимин, жашай турган силерсинер, жашоо – демек, жоопту өзү табуу. Мени түшүнүнүздөр жана, колунуздардан келсе, кечириниздөр. Коштошор алдында бир гана айтайын дегеним: мен өз ачылыштарымды атак-данк үчүн, менменсинүү үчүн жана өзүмө окшогон пендelerден өзүмдү жокору коюу үчүн жалпыга жайып олтурган жокмун; бул ачылыштар белгисиз боюнча кала бериши, дүйнө буга чейинкидей эле эч нерседен капарсыз жыргап жашай бериши мүмкүн эле. Бирок дайыма өркүндөп-өөрчүп туруучу таанып-билиүү аркылуу дүйнөгө көзүбүз ачылыш үчүн биз түбөлүктүүлүктүн мааниси жана маңызы катары жаратылган жокпузбу, ансыз жарык дүйнөнүн бардыгынан не пайда, әгөр түбөлүктүүлүккө биздин муктаждыгыбыз болбосо жана аны баамдап-түшүнбөсөк, өзүбүзгө керек болгондо өз чабалдыгыбыздан жана кесирдүүлүгүбүздөн чындыктан мұлтұлдөп качып турсак, анда ал түбөлүктүүлүктүн болгондугунан не пайда? Биз акыл-эси бар жандардын статусун төмөндөтүп жаткан жокпузбу, анан калса бизсиз Кудай да жок, материя да жок эмеспи. Эгер биз прогресстин жолу бул маалымат деп эсептесек, анда түбөлүктүүлүктүн маңызы улам жаңы, баарын түгөл камтыган маалыматтын үзгүлтүксүз агымында эмеспи? Цивилизациянын учу-кыйырсыздыгын-дигы – таанып-билүүнүн учу-кыйырсыздыгын-

да. Бирок биз өзүбүзгө карап таанып-билүүдөн качып жатсак, башкача айтканда, чындыкты билүүдөн качып жатсак, ошону менен биз ушунчалык көксөгөн түбөлүктүүлүктөн качып жаткан жокпузбу?

Мен кашкайган конкреттүү жагдайлар боюнча абстракттуу ой жүгүрткөндүгүм үчүн олтургандардан кечирим сурайм, бирок бүгүн, биз Роберт Боркту өлтүргөндө, аны менен кошо түбөлүктүүлүктүн бир бөлүгүн өлтүрдүк. Мени кечириңиздер, мен...

— Коё турунуз, коё турунуз, Филофей бир боорум! — деп анын сөзүн бөлдү, өзүн араң кармаган Уолтер Шермет. — Албетте бийик материя жөнүндө ой жүгүртүү жакшы, түбөлүктүүлүктүн философиясы өтө кызык. Бирок сиз адамдын туулушунун купуя сырларына кийлигишип жатпайсызыбы,— мен боюна бүткөн аялдардын мандайында Кассандра белгисин пайда кылуучу сиздин космостук эксперименттериниз жөнүндө айтып жатам. Сиз биздин Эгого таптакыр жол берилгис кысым жасап жатасыз. Ал эми буга, сиздин эсинизге салып коюуга уруксат этинiz, макул болууга Жерде чанда гана адам даяр! Эсинизге салайын — Жерде, биз күнөөгө баткан Жерде, анан сиз баардыгы жөнүндө каарданган элдин колу жеткис космос бийиктигинде туруп алып ой жүгүртө бербениз. Элдин каары абдан адилет. Мен өз позициямды ачып салганым үчүн кечирип коёрсуз. Бирок азыр алып баруучу сипайылык көрсөтүүчү учур әмес. Ошондуктан мен сиздин иш-аракеттериниздерге нааразычылык билдирибей коё албайм. Сиз кандай гана жакшы ниет менен жасабаныз, өз илимий ачылыштарыныздын урматы үчүн, мен айттар элем, өзүнүз



канагат алыш үчүн, планетанын калкына дүрбөлөң салууга сизге ким жол берди, кандай күч түрткү болду?! Анан калса өзүнүз, орус иерархтарынын айтуусу боюнча, мейли өз атынызды өзүнүз чакырган күндө да, монах болсонуз, анан ушунун баары текеберчилик эмеспи. Сиз Кудайдын кудуретине шек келтирип жаткан жоксузбу?! Ыйык китепте: «тукумдагыла жана көбөйө бергиле» деп жазылган эмеспи. Дал ушинтип жазылган. Сиз болсо эч кимдин көзөмөлүнө алынбоочу нерсени текшерүүгө алмакчысыз. Сиз туулуунун купуя сырын тозоктун күчтөрүнө курман чалган жоксузбу? Менин көз карашымда, бул дал ошонун өзү! Мистер Ордок бул жөнүндө саясатчы катары айтса, мен миллиондогон элдин оюн урматтаган журналист катары айтмакчымын.

Ушул жерде залда ызы-чуу башталды. Бул бир таң каларлык, акылга сыйгыс көрүнүш эле, журналисттер алардын алдында космостон берилип жаткан телеэкрандагы сүрөт эмей эле, сценада Филофейдин өзү тургансышып, орундарынан ыргып турушуп, микрофондорго жулунушуп, колдорун шилтегилеп жатышты. Филофей болсо сабыр күтүүгө аракеттенип, көздөрүн жүлжүйтө эрдин кымтып, аларды экрандан угуп турду.

Кайыргандан анын өнү бузулуп кеткени байкалды. Муну пресс-конференция деп атоо кыйын болчу. Кан кайнаткан кызуулугуна кара-гандан анын митингден айырмасы жок эле. Микрофонго колу жеткен ар бир журналист аты-жөнүн, газетасын, маалымат агентствосун айттар замат, дароо космостогу монахты жоопко тартууну талап кылышып жатты. Мындайда философия-

га жол кайда, күнүмдүк жашоо баарынан жогору эмеспи! Филофейди ооз ачырышпады. Анын абалы жаман болду көрүнөт, капысынан экрандан жок болуп кетти. Залда тополон башталды. Экран бош калды.

— Кайда кеттиңиз? Эмне болду сизге? — деп кыйкырды Уолтер Шермет.

Ангыча ал кайрадан көрүндү, колунда космонавттын скафандрды.

Залдагы ызы-чуу бир саамга тыйыла калды. Бул эмнеси? дегенсишип, баары таң кала караты. Филофей унчукпастан скафандрды кие баштады. Энтони Юнгер ушул тынымдан пайдаланды. Ал ордунан туруп, залга кайрылды:

— Мен ушул телебайланышты уюштуруучулардын бири элем, ошондуктан олтурғандардан мага кулак салып коюуну суранар элем. Буга байланыштуу менин да өз милдетим жана укугум бар. Элден мурда Уолтер Шерметтен пресс-конференцияны мындан ары алыш барууну мага берүүсүн суранам. Сиз айтаарыңызды айттыңыз, Уолтер Шермет. Ал эми бул залда болуп жаткандар, тилекке каршы, журналисттердин иштиктүү жолугушуусуна көп окшобой жатат. Пресс-конференция деген суроо – жооп менен өтөт. Азырынча бир дагы тиешелүү суроо берилген жок. Акыл жүгүртүүнүн ордуна ачуу сөздөр айтылууда. Мен көп эле пресс-конференцияларга катышкам, бирок мындайды көргөн эмесмин! Ал турмак жакында Персия булунунда согуш чыгып кеткенде да ар кандай суроолор берилип, ар кандай позициялар билдирилген болчу. Азыр болсо баары бир хордо үн алыша кыйкырышып, анан сөзсүз баары бир ооздон бир өкүмгө кол коюуга даяр.



— Кечиресиз, Энтони Юнгер, — Уолтер Шермет чыдабай кетти,— андай болсо эмне үчүн сиз аудиторияга, аудиторияга эле эмес, бүткүл дүйнөгө өз оюнузду тануулаган жатасыз? Ошол эле учурда эмне үчүн жолугушуунун башка катышуучуларын өз көз караштарын билдириүү укугунан ажыратып жатасыз?!

— Урматтуу Уолтер Шермет, мен түшүнөм азыр кырдаал ушундай, телевидениеден эл массасына өзүнүздүн берилгендигиизди көргөзүп, коомдун таламын талаша чыгып, бир заматта саясий кадыр-баркка жетишүүгө болот, ыраспы? Бирок андан чындык аныктала калбайт. Кырдаал башка. Ошондуктан мен кеч кала элкете, саясаттан, анын азгырмасынан баш тартууга чакырам, ооба, биз жакшы көргөн саясаттан, ал кандай гана формада болбосун, эгер бул колубуздан келсе, обочо бололу, аنسыз биз проблеманын негизине жакындай албайбыз. Чындыкка жетүү эрдикти жана реализмди талап кылат.

— Сиздин чындыгыныз менен сиздин эрдигиниз эмнеде? — деп кыйкырып калды залдан бирөө.

Уолтер Шермет канааттангандай баш ийкеп, текебер жылмайды. Зал элейип, жымжырт боло калды.

— Эрдик жөнүндө,— деди Энтони Юнгер сөзүн таптай сүйлөп,— анын менде канчалык экенин башкалар айтышар. Эми болсо ишке өтөлү. Мына биздин алдыбызда экранда илимий улуу ачылыш жасаган, ал турсун мен тарыхта мурда болуп көрбөгөн деп айттар элем, адам олтурат. Ал бизге жагабы же жакпайбы – бул башка маселе. Бул илим. Филофей боордошум, а мага ал ыйык ата, Филофей ыйык ата адам баласы үчүн кас-

сандро-эмбриондордун проблемасынын маанисине биздин көзүбүздү ачууга аракеттенип жатат. Бүгүн сүрмөтоптун колунан каза тапкан, биздин дагы бир көрүнүктүү замандашыбыз, футуролог Роберт Борк Филофейдин ачылышын адамзат рухунун эволюциясындагы жаны кадам катары баалады. Ал басма сөз бетине жазып чыкты. Ал анын акыркы сөзү, осуяты болуп калды. Мен жеке өзүм бөтөнчө баалоого жана тыянак чыгарууга умтулбайм, бирок айтайын дегеним, биз күнүмдүк таламдарыбызды көздөп, кассандро-эмбриондордун проблемасына кайдыгер карабашыбыз керек. Сөз мына ушул жөнүндө. Эми өзүбүзгө жана түшүнүктүү себептер менен Филофей ыйык атанын өзүнө суроо берели. Элге белгилүү болгон кассандро-эмбриондордун алдында эми адам эмне кылууга тийиш?

— Мистер Юнгер,— деген аялдын үнү чыкты. — Кечиресиз, бул суроонуз өтө эле өктөм эмеспи? Кимдин алдында, эмбриондордун алдындаабы? Сиз тийиштүү суроолордун берилишин каалаган элениз. Андай болсо пресса үчүн, акылынан шашып, нес болууга жана аргасы түгөнүүгө силер кабылтып жаткан миллиондогон окурмандар жана телекөрүүчүлөр үчүн ачык жана түз жооп беринизчи, силерден эч ким, бир да жан адам сурабаса деле, эмнеге эле силер, Филофей экөөнөр, коомго жанагы каргашалуу проблеманы ушунча жан талашып тануулап жатасыңар?

— Кеп ошол сурал жатканында, айым. Бирөө эле эмес, санак жеткис жандар сурал жатышат. Түйүлдүктөрдүн добушу бизге кайрылышып, аларга кулак салып коюуну жана алар жөнүндө да эмес, биздин өзүбүз жөнүндө ойлонууну жалбара суралып жатышат; а биз болсок аларга жооп

берүүдөн тайсалдап, коркоктук кылып жатабыз, аナン калса бул шордуу эмбриондордон кутулуу өтө оңой, анын куну өзүбүздү өзүбүз алдоо, жана ага биз баарыбыз, мына мени менен сиз дагы, айым, биздин мурунку муундарыбыз дагы күнөөлүбүз. Биздин баарыбызга кайрылышкан бул добуштар, кайталайм, аларга кулак кагууга, ажырата таанууга, ой калчоого муктаж, улуу Филофей мына ошону ишке ашырды. Мен анын көзүнчө, тигинтип экрандан бизди карап олтурганда, анын улуулугу жөнүндө ачык эле айтып коюуга мажбур болуп олтурам, менде башка арга жок. Ооба, ал улуу, даанышман адам. Мына сиз мени, жана сиз айткандай, каргаша проблеманы коомго таңуулаганга бизди эмне түртүп жатканын менин түшүндүрүп беришимди талап кылып жатасыз. Алалы, Эйнштейн салыштырмалуулук теориясын бирөөнүн зордоосу менен ачты беле? Филофей дагы ошол сыйктуу илимпоз, ал – көсөмдүк, ал – тажрыйбалар менен ачылыштар, ал – акылдын иши. Мен ушундай деп түшүнөм. Тоонун ары жагынан Құндүн чыгып келишине эч ким тоскоолдук кыла албагандай эле, мындай ачылышка да тоскоолдук кылуу мүмкүн эмес. Биз, адамдар, коом мамилебизди тактап алышыбыз керек – кеп мына ошол жөнүндө... Биз өзүбүзгө өзүбүз айтышыбыз керек... Адамзат мындан ары жашоонун жаңы стратегиясына муктаж...

Ушул учурда Уолтер Шермет алдында стол үстүндө турган телефон трубкасын шап көтөрдү да, кимдир бирөөгө кыска кайрылды:

– Коммутатор, сиз даярсызы – аナン трубканы кармаган бойдон Энтони Юнгерге кыртыштай кайрылды: – Сиз Филофей экөөнүздөрдүн

риториканызга эл аралык коомчулуктун жообун уккунуз келеби? Сиз ишенигиз келеби?

— Сиз эмнени айтып жатасыз?

— Биздин пресс-конференция төгөрөктүн төрт бурчундагы шаарлардын аянтарында көрсөтүлүп жатканын айтмакчымын. Дароо которулуп берилүүдө. Кана, планетада эмне болуп жаткан экен, монах Филофей менен анын жактоочуларынын оюна калын эл массасынын жообу кандай экен — ушул жерде олтургандардын баары бирге карап көрөлүчү. Дагы эсинерге салайын — дүйнөнүн түркүн жерлери, сутканын ар кандай учуру, ар түркүн тилдер. Кана, көнүл бургула! — деп телефон трубкасынан команда берди. — Борбордук мониторду кошкула. Кана, элден мурда бизге Тяньаньменди бергилечи, калкы баарынан көп мамлекеттин борборунда, Пекинде эмне болуп жатты экен, көрөлү.

254

Сценанын ортосунда жаркыраган чон экрандан фасадында жол башчынын боз бешменти менен тартылган Мао-Цзэдундун мисирейген баарыга белгилүү портрети кадалган Тяньаньмендин эл быкпышрай кайнаган аяны көрүндү. Моло таштай мостоё караган Маонун көз алдында аянттагы үрөй учура кыжылдаган эл бууракандап, көбүгү көккө серпилип жаткан адам океанын элестетти. Кытайлыктар өрт чыгып кеткенсип, чuu түшүп, кыйкырып-өкүрүп жатышат. Мындай көрүнүш студенттик толкунду басып салган 1989-жылды гана болгонун комментатор кабарлады. «Тяньаньмендин бир ооздон чыккан кыйкырыгын уккула, — деп улантты сөзүн комментатор. — Ал мындай дейт: «Филофейге өлүм! Социализмдин душманы ракета менен атылып түшүрүлсүн!»



Зал кубара түшкөнү экрандан да байкалган Филофейди, микрофондун жанында дем тартпай селейген Энтони Юнгерди, команда берип жаткан Уолтер Шерметти карап турду:

— Эми — Москваны, Кызыл аянтты! Көнүл бургула!

Кызыл аянтта да ошол эле көрүнүш. Танкы үрүл-бүрүл. Ар кай жерде жагылган оттор. Сүрмөтөптүн кыйкырыгы: «Өз атын өзү чакырган Филофейге өлүм! Чагымчы ракета менен атып түшүрүлсүн!» Аナン ушул каны кызыган, дуулдап толкуган топтун үстүнөн экрандан бир нече ирет карандаган, олтургандардын эркисизден көнүлдөрү бурулган, үкүгө окшогон түнкү канаттуунун көрүнгөнү таң калыштуу эле. Ал канаттуу көзгө көрүнбес жип менен байлас койгонсуп, бирде мавзолейдин, бирде Кремль сепилинин үстүнөн, аナン кайра кыйкырып-өкүргөн сүрмөтөптүн үстүнөн үрүл-бүрүлдө жан-алакетке түшүп, далбактап учуп жүрдү...

Уолтер Шермет дүйнөнүн башка жерлеринен — Берлин, Варшава, Монреаль, Рио-де-Жанейро — алып көрсөтүүгө дембе-дем команда берип турду, ошондо баардык жерде баягы эле кыйкырык менен бакырык угулуп, баягы эле: «Филофейге өлүм!», «Шүмшүктү ракета менен атып түшүрүү керек!» деген өкүм чыгарылып турду.

— Жетишет! Мага кулак салып коюнуздар! — деген сол жактагы экрандан Филофейдин үнү угулду.

— Кулак сизде, Филофей боорум,— деп лепилдеди дале болсо короздоно койкондогон, табалуу жылмандаган Уолтер Шермет. — Демократия ушундай нерсе экенин көргөндө эмне демек-

сиз? – дегенде ал кейкейе боюн түзөп, кашка башы көккө жеткенсип жалтырады.

– Буга чейин эмне демек болсом, ошо деймин,— деди Филофей. Ошондо баарына кайыл болгону, баарынан кечип салганы анын жүзүнөн айкын көрүндү. – Сизге мен ыраазымын, Уолтер Шермет, мен үчүн дүйнөнүн туш тарабынан репортаж уюштурганыңызга. Ушундан кийин көнүлдө күдүк калышы мүмкүн эмес. Баары айдан ачык – мен ойрон болдум. Менин милдетим адамзаттын көнүлүн кыйроодон кутулуп кетүү мүмкүнчүлүгүндө, ал гана турсун, эволюциянын жаны баскычына өтүү мүмкүнчүлүгүнө буруу эле. Анын жолу бирөө гана – кассандро-эмбриондордун эсхатологиялык белгилериine кулак төшөө жана жалпы жонунан коомду жана анын ичинен биздин ар бирибизди өркүндөтүү зарылчылыгы жөнүндө тыянак чыгаруу. Натыйжасын көрүп турасынар – менин аракеттерим сая кетти. Менин кан какшаганымды замандаштарым таптакыр тескери кабылдады. Мойнума алам – мен женилдим. Эми – кеп түгөндү. Тамам. Эми тыянак чыгарууга мезгил жетти.

– Филофей боорум, мына эми сиз объективдүү жагдайды түшүндүнүз, кеп мына ошол жөнүндө: эми элди, коомчулукту тынчытуу керек, ушундай эмеспи? – деди Уолтер Шермет акылдуусунун.

– Ооба, демек ошондой,— деп моюн сунду Филофей. – Роберт Боркту өлүмгө дуушар кылган, болуп көрбөгөндөй нааразычылыктын күнөөкөрү мен болгон сон, Кудай алдында да, эл алдында да жооп берүүчү менмин. Мына эми ошол мезгил – кол менен кылганды моюн менен тартчу мезгил келип жетти. Менин кубанганым,



ушул тагдырым чечилчү саатта менин жалпы эл алдында болгондугум жана алар менин айткандарымдын ак экендингине ишенгенди.

— Филофей боорум,— деп сөзгө кыпчыла калды баяғы эле Уолтер Шермет, өзүн бүт дүйнө көрүп жатканын жана ар бир сөзү алтынга татырын түшүнүп. — Филофей боорум, — деди ал кайталап, — биз сизден әч кандай аракет жасоону талап этпейбиз. Эл массасынын каны кызып турганы ырас, бирок сиз аларды ушуга мажбурладыңыз...

— Ооба, ооба, мен түшүнүп турам аны, — жооп катты Филофей. — Жылуу сөзүнүз үчүн ыракмат. Бирок мен жасаган иш ойлонбой жасалгандардын бири эмес. Ал үчүн мен жооп беришим керек. Эгер менин ачылышымды, менин идеяды дүйнө жүзү жан-дүйнөнүн өзүн-өзү жаңыча таанып-билүүсү катары караса, же максатыма жетеримди, же ойронум чыгып женилип, өзүмдүн ачылышымдын курмандыгы болорумду, анын урандысы алдында калып өлөрүмдү билгемин. Башкача болушу мүмкүн эмес эле. Мен эмнеге башымды сайганымды билгем. Менин акыркы сөзүм мына ушул. Адамдарга кандайдыр бир карасанатайлык кылайын деген ойдон алыс элем. Бирок иш жүзүндө баары башкача болуп чыкты. Жакшы оюм жамандыкка айланды. Эми анын алдында баарыбыз алсызыбыз. Бирок мен ачылышымдын өзүнөн, кассандро-эмбриондордун феноменинен, алардын эсхатологиялык кабарынан баш тартпайм; кыямат-кайымдын келиши – биздин өзүбүздө арампөштүктүн жыйылгандыгында, биздин ойлогон оюбуз менен жасаган иштерибизде экендигин жана алар кризисти жакыннаткан адамзаттын генетика-

лык коруна таасир берип жаткандыгын кишилер билүүгө тийиш. Ансыз кеч болуп калат...

Зал уу-дуу боло түштү. Нааразы үндөр угулду. Олтургандардын бири микрофонго ачууланып кыйкыра баштады:

— Коркутканыңызды токтотунуз! Мен коомду коркутканды дароо токтотууну талап кылам! Мен ачык эле жарыялап коёон – биз адамзатка космостон бийлик жүргүзүүнү көздөгөн азезилди көрүп турабыз. Ооба, ооба, мурдагы өкүмдарлардын бири да мындай бийлик жөнүндө ойлой да алышкан эмес: мейли Гитлер, мейли Сталин болсун. Алар канды суудай агызышкан да кете беришкен. А бул болсо космостон туруп алыш, коркутуп-үркүтүү аркылуу дүйнөлүк үстөмдүккө умтулууда. Бул азыр элдин каарынан алыш. Ошого ишенип алыш, адамзатты каалаганындай калчап жатат!

Энтони Юнгер чыдабай кетип, ал да микрофонго жулунду:

— Мистер, мен сиздин аты-жөнүнүздү билбейт экемин, микрофонго кыйкырардан мурда кур дегенде ким экенинизди залга айтып коюшунуз керек.

— Меники айтыла жүргөн эле ысым – Смит, Жон Смит.

— Эмесе мындай, Жон Смит! Атайынбы, же билбегендигиңизденби, бирок сиз иштин чындыгын бурмалап жатасыз. Сиздин эркиндигиңиз менен укугунузду эч ким бузуп жаткан жок. Сиз өз каалаганыңыздай жашай бериңиз. Бирок ачылыш жасаган, адамзат тарыхында улуу ачылыш жасаган окумуштуу сиздин көнүлүнүзгө бүлүк түшүп калат экен деп өзүнүн илимий изилдөөлөрүнүн натыйжаларын коомдон жашы-



рып коё албайт жана жашырышы да тийиш эмес. Филофейди чындыктан таюуга, өзүнө каршы чыгууга мажбулоого болот. Бирок факт деген факт – кассандро-эмбриондор бар жана кала берет. Мындан ары Кассандранын белгиси биздин өзүбүздө бугуп жаткан арамдык жөнүндө билдиргени билдирген. Ошондуктан биз өзүбүздү өзүбүз алдабашыбыз керек, болгон ишти өзүбүздөн жашырбашыбыз керек. Тескерисинче, биз – кандай айтсам тагыраак болоор экен, аскер ишинде окко көкүрөк тосуу деген түшүнүк бар, мына ошол окко көкүрөк тосушубуз керек...

– Эй-эй! Ошентип айтууга кантип оозунуз барды – окко көкүрөк тосуу?! – деп. Окту кимдин көкүрөгү менен тосмоксуз? Аялдын көкүрөгү мененби?! – деп залды жанырткан аялдын чанырыгы чыкты. – Сизди да эркек дейт ээ! Аялдардын тагдырын бийлөөгө ким укук берди эркектерге? Каргыш тийген патриархат ушул жерден да өзүн көрсөткүсү бар! Мен окко көкүрөгүмдү тоспойм-этпейм! Менин маңдайыма жанагы ыпилас жана абийирсиз Кассандранын белгиси чыгышын каалабайм!

– Кечиресиз! – экрандан Филофейдин үнү угулду. – Кечиресиз, Кудай турат, сиздин сөзүнүздү бөлөйүн деген оюм жок эле, бирок Кассандранын белгиси ыпилас да эмес, уят да эмес экенин айтып коюшум керек. Таптакыр андай эмес. Мен жана да түшүндүргөм, ал муундан муунга топтолуп олтуруп, биздин өзүбүздө жыйналып калган жамандык – арампештүк жөнүндө эскертип жаткан кассандро-эмбриондун реакциясы – жообу. Акыр кыямат биздин өзүбүздө жашырынып жатат – бул тамга бизге мына ошону билдирет. Сиздерден суранарым, чочуба-

гыла. Анан азыр мени угуп тургандардын баарынан суранарым, акыркы, коштошуу сөзүмдүй айтууга мага уруксат бергиле. Акыркы сутка-ларда уккандарымдын жана көргөндөрүмдүй баардыгы менин ачылышым өтө мезгилиинен эрте жасалгандыгын, аны менин замандашта-рымдын түшүнө албагандыгын билдирип турат. Мына ошондуктан мен жок болууну, бул жашоодон кечүүнү, эч кимге жамандык каалабай кете берүүнү биротоло чечтим, бир жакшы жери, мен муну космосто, эч ким мага жолтоо болбой тур-ган жагдайда жасай алам. Мына ушул акыркы минуталарда мени угуп, көрүп жатышканда-рын, же мен жөнүндө кийинчерээк билүүчүлөрдүй алдында башымды ийип, кечирим сурайм. Менин жакшы ой менен жасагандарым сиздерди жапа чектирип койду. Эми менин сапарым карыды. Мен азыр ачык космоско чыгам да, өмүр жолумду аяктайм. Тагдыр ушул. Бул ка-дамга мен даярмын, башыма туулга кийүү гана калды. Бирок өзүм сүйгөн Пушкиндин: «Ай аттин, булуттун үстүндөгү кечилдер бөлмөсүнө, Кудайга коншу болуп жашырынсам», – деген бешенеме жазылгандай жетелеген, өзүм да жет-сем деп көксөгөн жердеги, өзүмдүй космостогу конулумду таштап кетүүдөн мурда, ушул акыркы кадамымды жасаар алдында, мени угуп жана көрүп олтургандарга айтарым, тапкыч-нурлар менен планетаны нурландыруучу баардык жаб-дуу жок кылынды. Баардык эсептөөлөр жана иштеп чыгуулар жок кылынды, изилдөө менен байланышкан баардык жазуулар, Кассандра там-гасынын феноменин ачууга байланышкандын баардыгы жок кылынды. Ошонун баары жок болот, мени менен кошо кетет. Мындан ары,



буға чейин әч качан әч нерсе болбогондой, баардыгын унуктула да, бейкүт жашай бергиле. Балким качандыр бир убакта адамзаттын ақыл-ою буға кайрылаар, бирок ал бизден кийин болмокчу, ал келечектин иши. Азырынча баары кайра өз ордуна келет. Эч кандай из калбайт. Эгер менден кийин орбиталық станцияны кимдир бирөө тинтип караса көзүнө урунуучу жалгыз нерсе – бул менин өз өмүрүм жөнүндө жазгандарамын, тагдыр жөнүндө, мезгил жөнүндө, мага кассандро-эмбриондордун сырлары кантитп жана эмне үчүн ачылгандыгы жөнүндө космостогу монахтын мемуарлары. Өзүмдүн артыма калтырган жалгыз нерсе ушул. Эгер сенин көнүлүнө туура келсе, уулум Энтони Юнгер, ал жазууларды сага мураска калтырам – керээзим болсун.

Кымбаттуу Энтони, мен сени уулум дегеним үчүн кечирип кой, бирок ал менин дилимдин эрки. Жана мен сени эл алдында уулум деп атагандыгым үчүн тагдырга ыраазымын. Тагдыр экен, мен түяксиз калдым, анан минтип ақырында, ақыркы секунддарда менин руханий уулум – Энтони Юнгерим бар деп ойлой алам.

Зал кыбыр этпей калды. Анан кайрадан Филофейдин үнү угулду:

– Мени кечиргиле, калайык! Коштошуп жатканда баарын айта албайсын. Бирок кетер алдында бир нерсени айтпай коё албайм. Мени өз атын өзү чакырган монах, өз атын өзү чакырган Филофей дегендер болду. Ооба, ал ырас. Мени монах кылышп әч ким чачымды кырккан эмес, әч ким Филофей деп атымды койгон эмес. Бирок маани чиркөөнүн процедурасында эмес да, маани идеяга ишенгендикин күчүндө. Мына ушул жагынан мени туура түшүнсөнөр экен дейм.

Мезгил жетти. Силер менен коштошоюн. Планета менен коштошоюн. Мен аны экрандардын биринен толугу менен көрүп турам, аалам мейкиндигинде калкып баратканын толугу менен көрүп турам, башка бир экранда – майдачүйдесүнө чейин алаканга салғандай даана, чонойтулуп көрсөтүлгөн айрым пейзаждар: бакшак, чөп өсүмдүктөр, таштар. Анан тигине – кандайдыр бир таң каларлық, азырынча анча түшүнүксүз, кандайдыр акылга сыйғыс көрүнүш. Эгер орбиталық монитордогу көрүнүп жатканды жерге алып берүүгө техникалык жактан мүмкүнчүлүк болсо аны өзүнөр деле көрөсүнөр. Ана, менин оң жагымдагы экранды карагыла, карағыла. Тигине, дениз көрүндү, бул океандын жээги. Атлантика океаны! Карагыла, тоодой толкундар жээкке келип урунууда, анан тигине, көрүп турасынарбы, эмне болуп жатканын?! Силер киттерди көрүп турасынарбы?! Тигине, өзүнчө бир үйүр! Алар тоодой болуп океандан сүзүп чыгышты, ана, карагыла, о шумдук, о алаамат, киттер күү менен барып боюн жээкке урууда. Карагыла, бул эмне деген укмуш! Булар жанынан кечкен киттер! Аларга эмне болду? Эмне үчүн жээкке бой таштап жатышат?! Алар жанынан кечүүгө не себеп? Бул эмнеси? Буга эмне мажбурлады аларды? Аларды өлүмгө айдан жан чыдагыс бир жаман нерсе бар! Же бул биздин акыркы ниетибиздин дал келип олтурганыбы? Күнүнө, саатына чейин! Киттердин өздөрүн өлүмгө кыйган себебин мен түшүнө баштадым көрүнөт. Бул кубулуштун маңызына терен кире албаганым өкүнүчтүү, жашоонун бул укмуштуу сырын билүү үчүн эми убакыт жок. Роберт Борк деле ушунун өзү. Анын макаласын

окуп чыгып, ой жүгүртүүсүнүн терендигин түшүнө баштадым, бирок жазылгандарда айтылбаган дагы бир нерсе катылып жатат. Мен бири бирибизге чечилебиз го, анан бизге рухту жаңыча түшүнүү ачылат деп күткөм. Бирок үлгүрбөй калдык, тагдыр буюрбаптыр. Киттер да ошол. Аларга тил бүткөндө биз канча нерсени билген болор элек... Мен кармалып калдым... Мен алардын үнүн уккансып жатам. Киттер мени өздөрү менен кошо чакырууда. Мен да алардын артынан кеттим... Мен да ошол боюн жээкке таштап, жанынан кечкен киттин өзүмүн. Эми акырында – Роберт Боркко кайрылганым. Мен сенин алдында айыптуумун, мен киттер менен кошо сага жөнөдүм... Кошкула...

Андан кийинки көз алдыда болуп жаткандар көрүүчүлөрдү нес кылды. Филофей бүткүл дүйнөнүн, ошол учурда телеэкрандардын алдында олтургандардын баарынын көз алдында жашоо менен кош айтышты. Монахтын ар бир кыймылы анын өз оюнан кайтпастыгын ырастап турду. Адам өз жанын өзү кыйып жатканына күбө болуп олтурушканын баары түшүнүп турду. Филофейди ойлогон оюнан баш тарттырууга, өлүм босогосунан аны кайра чакырууга эч кимдин мүмкүнчүлүгү жок эле...

Зал тымтырс болду да калды. Эч ким ордунан козголбоду, эч ким лам деп ооз ачпады. Баарынын көзү космос монахынын жашоосунун акыркы көз ирмемдери өтүп жаткан экранга кадалды. Өлүм эркиндиги эч нерсе менен ордун толтура алгыс, эч нерсе менен өлчөнгүс рухтун укмуштуу бир трагедиясы экен го деп ойлоду капысынан Энтони Юнгер. Ангыча Филофей башына оор космостук туулганы кийди. Аны ком-

бинезондун жакасына топчулап жатканы көрүнүп турду. Мына ушул учурдан тартып анын өнү бүдөмүк болуп калды. Баары даяр болду. Эми борттон сыртка чыгуу гана калды. Филофей кылчайып карады, балким бир нерсе айткан чыгар, бирок сөзү угулбады. Коштошуу үчүн колун булгалады да, ачык космоско бой таштоо үчүн люкту карай кадам шилтеди. Люктун эшиги жылып ачылды да, Филофей боштукка кадам таштады.

Ал жылдыздар арасындагы мейкиндикке кадам шилтеди, үстү да, асты да, сол тарабы да, он тарабы да, горизонту да, чеги да, ченеми да болбогон чексиздикте коколой башы калды.

Ал калкып калды, анан космос кораблинен улам алыстагандан алыстап, бейтарап каалгып баратты...

264 Ал салмаксыздыкта калкый берип, бир маалда көрүнбөй калды...

XI

Жээкке бой таштаган киттер, көздөрү чанагынан чыгып, суусу тайыз жээкте жан талаша кыйналып, өлүп жатышты. Өрткө чалдыккан тоодой карайып, алардын денелери ар кай жerde жатты.

Жер болсо демейдегидей Күндү айлана берди...

Эртеси эртең менен бүткүл дүйнөнүн газеталарынын баары биринчи беттеринде: «Космосто биринчи жолу адам өз жанын өзү кыйды!», «Космос монахы Филофей адамзатты Кассандра тамгасынын оор сыноосунан куткарды!», «Жаны жаннатка барсын!» дешип бир ооздон кыйкырып чыгышты, ушуга окшогон сенсациялык



маанайдагы дагы башка көптөгөн билдируүлөр газеталардан, телеэкрандардан жана радиоканалдардан жар салынды...

«Трибюнда» Энтони Юнгердин атынан шашылыш бир нече сап жарыяланды: «Менин атalaryм, Филофей менен Роберт Борк чыйыр салып кетишти, мен аны менен андан ары кетем...»

Бирок кубанычтуу табалаган кыйкыркыктар да болду: «Өз атын өзү чакырган монахтын атын Асманга көтөрө данктоо талап этилбейт. Ал эбак курсагы жогору карап, космосто!»

Дагы башка тан калтырлышкыр жаңылыктардын арасында, мындан мурда да нечен ирет жарыяланган, сырдуу билдируү жүрөт: «Атлантиканын Батыш жээгинде киттердин чоң тобу океандан кургакка боюн таштады. Жаныбарлардын баары өлдү».

Дагы бир тан каларлык, Россиянын газеталарынан алышып, сандырак кабар жарыяланды: «Кечээги түнү Кызыл аянтта белгисиз бирөө мавзолейге канаттуунун өлүгүн – үкүнү таштап кеткен. Текшере келгенде ичинде жардыргыч жок болуп чыкты».

Эки күндөн кийин Роберт Борктун сөөгү коюлду. Бейит жымжырт. Күз. Күн чанкай ачык. Коштошку зыяратынын учурунда Энтони Юнгер асманга көз жиберди да, ойлоп койду: экөө тен чындык жолуна түшүп, мандайларына жазылган жайды ээлешти, бири – космос мейкиндинен, чексиздиктин агымынан, экинчиси – жер катмарынан, түбөлүктүүлүктүн кучагынан жай табышты...

Чындык да алар менен...

Э П И Л О Г

«Менин өмүр сапарым карыды – ичер суум бүтөрүнө саналуу гана убакыт калды. Коштошуу катымды компьютерге жазып үлгүрүүгө шашылуудамын. Мына кызык, өмүрүмдүн ақырында оюма келгенин кара: мен азыр Жерде жарык күн ақырындап караңгылап түнгө айланып баратканын көрүп турал, анан ал кайра жарык болуп, жаны күнгө айланат. Мына түбөлүктүүлүктүн көзгө көрүнүп турган агымы, мына Мезгилдин көз алдыдагы чексиздиги. Бирок орбитадан карап турган субъект үчүн чек коюлду.

Аалам масштабында адам өмүрү – бул чымын өмүрү. Бирок адамга акыл-эс берилген, анан анын өмүрүн узарткан да ошол. Бирок тескери-синче да болот – өмүрдү кескин кыскартат. Күндүн түн менен алмашкандагы купуя сырына мен канча ирет байкоо салдым, ошону менен өзүмө өзүм ақыркы нокотту коёрумду ойлогон эмесмин. Анткени менин Өкүм күнүм, мендей пенденин бейопа жашоосунун ақыркы күнү келди. Ар бир адамдын өмүрү менен байланышкан баардык эле нерсе сыйктуу, менин Өкүм күнүм мени менен кошо келет. Мен Өкүм күндү өзүмө өзүм белгиледим, менин кайгылуу артыкчылыгым да, кайткыс жазмышым да ошондо.

Ушул саптарды жазып бүтөрүм менен мен, эгер мүмкүнчүлүк болсо, космостук пресс-конференцияга чыгам. Андан кийин жашоо менен кош айтышым, өз жанымдан өзүм кечишүүм керек. Менин өзүмө өзүм чыгарган өкүмүм ушундай. Мен коомдун адатка айланган ан-сезимин ойрондодум. Мен миллиондогон адамдарга жек көрүмчү болдум. Мен Роберт Борктун өлүмүнө



себепкермин. Мен туюкка камалдым. Мен жок болушум, жашоодон кол үзүшүм керек. Башка жол жок. Өлүм алдында адамга аба жетпей турup алат деп коюшат, ошентсе да мен айтар сөзүмдү айтып калайын. Жердегилердин баарынын каргышына калган адамдын жек көрүмчү дүйнөнүн эмне болору менен эмне иши бар? Мaa демектен баары жылан сыйпагандай болуп, дүйнө аласалып кетсин десем болор эле да! Бирок мен өзүмө өзүм белендеген өлүм алдында да өзүмдүн чочулаганымды жашыра албайм: адамдар кантээр э肯, Кассандра тамгасы менен болгон окуя эртенки күнү адамдардын акылы менен жан-дүйнөсүнө эмне таасир берер э肯? Анан калса кандай болгон күндө да каргышка калгана менен чындык болуудан калбайт да. Бүгүн четке кагылган проблема эртең кайра калкып чыгат, андан качып кутулуу мүмкүн эмес.

Өкүм күнүм келди. Ал келбей коймок эмес. Мага артка жол жок. Мен силерге, адамдар, өзүмдүн жан-сырымды калтырып жатам. Андан силер өзүн кийин космостогу монах деп атап алган менин ким экендигим, кайда туулгандыгым, кандай өмүр сүргөндүгүм, эмне иш кылгандыгым, каргашалуу Кассандра тамгасынын сыры мага кантип ачылгандыгын билесинер...

Коштошуп жатып, дагы айтайын. Эн бир күтүүсүз ойлор жана санаалар мага космосто жүргөндө келди. Аны эмне деп түшүндүрөрүмдү билбейм. Мен космостон булут арасындағы Жерди караган сайын кубанычтуу ойлонор элем: О Кудай, Жер эмне деген керемет жааралыш! Жада калса Күн дагы эл жашаган Жердин урматы үчүн жааралса керек, болбосо ушунун баарынын маңызы кайсы? Дүйнө адамга керек – ошол үчүн

ал бар, ошол үчүн ал адам аны туюп-сезет, туюп-сезгендиги үчүн ал бар. Болбосо мына бул галактиканын эмне кереги, эмне маңызы? Аナン Қудайды алалы!! Ал адамга керек – ошол үчүн ал Қудай, ошондуктан ал бар! Бирок мына ушул жаратылгандын баарына адам өзү арзыйбы? Мына ушул акыл жеткис дүйнө түзүлүшүнө? Мына Ааламдын табышмагы!

Менин убактым бүттү. Өтө аз калды. Бир аздан кийин мен станциядан боюмду таштайм, се-кирем. Жерден алыс. Өтө алыс. Ошентип үнүм өчөт. Мени кечирип койгула.

Филофей».

Космос монахынын мурдагы жашаган жайына астронавтардын командасты келген алгачкы эле күнү Филофейдин каты менен жансырынын тексти орус тилинде жерге берилди. Кораблдин командиригинин шашылыш билдириүүсүндө персо-налдык компьютердин эстутумун-да Филофей калтырган керәэс сакталгандыгы, ал космос станциясына келчү персоналдан компьютерде сакталган анын жансырын Энтони Юнгерге бе-рип коюуну сурангандыгы айтылат. «Энтони Юнгер менин жазгандарымды өз каалаганын-дай пайдаланууга акылуу».

Текст: «Сени менен жана сенден кийин баш-тан өткөндөр» деп атап коюлган.

Андан ары төмөндөгүлөр жазылган:

«Космостогу орбиталық станцияга туш болом деп мурда эч качан оюма келген эмес. Ага мени илим жолу алыш келди. Бирок мен космоско жалаң гана илимий мүдөө менен жөнөбөгөндү-гүмдү, өзүн-өзү Жер жүзүнөн куугунтуктаган, кийин өзүн-өзү космос монахы деп атаган куу-



гунтукталуучу экенимди эч ким билбейт. Илгері саясий, же кандайдыр бир башка себептер менен чет өлкөдөн мекенине, Советтер Союзуна келүүдөн баш тартышкан, ошону менен бүткүл дүйнөнүн көзүнчө улуу державанын бийлигине каршы чыккан адамдар өздөрүн «кайрылбас» атап коюшчу, ошолор сыйктуу мен да өзүмдү «кайрылбас» атап койсом болмок.

Бирок жок, ал бул жерге туура келбейт. Мен куугунтукталуучу да, кайрылбас да эмесмин, бул түшүндүрүлүшү татаал элден бекинүү, космос аркылуу элден бекинүү. Рухтун космос менен интеграциясы, өтө опсуз угулганына карабай, мен ушинтип коёр элем. Бирок космосто болгон өмүрүм менин бүткүл жашоомдун логикалык жыйынтыгы, менин өнүгүмдүн эң жогорку жана акыркы нокоту болду. Мунун өз зарылчылыгы, күн мурунтан белгиленгендик, тагдыр болсо керек. Ушундай болушу мүмкүн экенине ишенүү кыйын, бирок жарык дүйнөдө эмнелер гана болбайт...

Менин тагдырымдын башталышы да элдиндей эмес, башкача болду. Ушул себептен мен өмүр бою өзүмдүн жаралышымдын, тагыраак айтканда, туулгандыгымдын сырын козгоодон качып, өмүр бою аны улам ары көлөкөгө түртүүгө аракеттенип келгем.

Мени ымыркай чагымда, жуурканга ороп турup, балдар үйүнүн крыльцосуна, кире беришине таштап кетиптири. Менин фамилиям Крыльцов болуп калганы да ошондон, балдар үйүндө берилген. Атымды Андрей коюшуптур да, атамдын атын да ошондон алышыптыр – Андреевич. Крыльцов Андрей Андреевич. Бул кайгулуу окуя, мага кийин айткандарына караганда,

1942-жылдын аягында, кыштын кардуу таңында болгон экен. Ал тан менин элдир-селдир эсимде, албетте, буга эч ким ишенбейт, ошентсе да. Арга канча, мен болгонун болгондой айтып жатам. Апам басканда кардын кычыраганы эсимде турат. Ошол кыштын таңында анын шашылып келатканы да эсимде. Эсимде, ал мени көкүрөгүнө бекем кысып, эки жагын элендей карап, денесин калтырак басып келаткан, анын жүрөгү дүкүлдөп катуу соккону угулуп турган. Ал катуу демигип, менин кулагыма бир нерслерди шыбырап, ыйын жана көз жашын тыюуга аракет кылышп келатты. Балдар үйүнүн крыльцосуна калтырмак болуп ал мени көтөрүп келаткан чакта мен жууркандын жылчыгынан анын өнүн, кар жабышкан кирпиктери менен көздөрүн, бозоргон асманды, сампарлап түшүп жаткан карды көргөм. Кар уйгу-туйгу айланып, жай жаап жатты. Балким апам мага ошондо: «Сен ыйла, катуу-катуу ыйла, эл тез уксун!» – деп шыбырагандыр.

270

Апам мени крыльцого койгондо бул эмнеси экенин мен дароо түшүнгөнүм жок. Мен сууктан үшүдүм, ал кайтып келип, мени бооруна кысып алат деп күттүм. Бирок ал бадалга жашынып, ары четте күрткүдө турду – келбей койду. Ошондо анан мен ыйлап кирдим, катуу ыйладым, ангыча эшик ачылды да, кимдир бирөө келип мени колуна ала коюп, көтөрүп кирип кетти...

Менин күрткү дегеним, кийин менин жападан жалгыз укканым ошол болду: «апаңын изин күрткүдөн гана көрдүк,— болду, башка эч качан эч жерде из калганы көрүнбөдү...»



Азыр мен көз алдыма келтирем, бери жакта таштап койгон баласы бакырып ыйлап жатса, басып келбей бадалдын далдасында кантип чыдап турду экен... Менин түшүмө бир түш дайыма эле кире берет – мен калың күрткүнү жиреп, анын изин карайм, изи түнт токойго кирет, мен корком, суук, карга батам. Анан: «Апа! Апа!» – деп кыйкыра баштайм да, ойгонуп кетем...

Бирок ошол каргашалуу танда ошондой каргашалуу кадам жасоого менин энемди эмне мажбурлады экен? Атаганат, билсем каны! Менин атам ким болду экен? Энем аны өзү билет болду бекен? Мына ушуга окшогон дагы көп суроолор мага жоопсуз, өмүр бою табышмак бойдон калды.

Балдар үйүндө бул жагдайда мага эч ким сөз козгочу эмес, кээде өзүмдүн сырымды кимdir бирөө менен бөлүшкүм келген менен, ага анчалык дилгирленчү эмесмин, анын үстүнө, ошол кар жаап турган кышкы танда энем мени бооруна кысып алып көтөрүп келаткандан башка эстеп айтар эч нерсем жок болчу. Анан калса менин бир нерсе эстеп калганыма эч ким ишенмек да эмес.

Бирок менин айткандарымды, кенедей да ишенбегендигин билдирбей, уккусу келген жарык дүйнөдө жападан жалгыз аял – Валерия Валентиновна бар эле. Кызматташтары аны Вава дешчү. Биз дагы, балдар, Вава, Вава эже дечүбүз жана ушунун өзүндө дагы кандайдыр бир үйбүлөлүк жакындык, жылуулук бар эле. Анан, албетте, Вава эже баарыбыздын эн сүйүктүү тарбиячыбыз болчу.

Биздин балдар үйүбүз Руза шаарынын чет жакасында, Малеевка поселогунун жанында болчу. Бул болжол менен Москвадан 100 чакырым-

ча ары. Биздин № 157 балдар үйү майдан тилкесинде жетим калган балдарга башпаана катары Подмосковьеден немис аскерлери чегинип кетери менен уюшулган эле. Ошол кезде Вава Рузада, токойдун ичинде коншу жайгашкан композиторлордун үйүндө иштечү. Бул чынында советтик композиторлорду өстүрүп чыгаруучу жай получу. Бул жерде, казналык жайда ар бири жеке коттежде жашаган ар кайсы крайлардан жана республикалардан келишкен композиторлор кылымга татыр музыка – жарагандан жалгыз улуулардан улуу жол башчы жана әлдердин атасы жолдош Сталинди данктаган салтанаттуу канцаталар менен хоралдарды жазып жатышкан... Бул жерде кәэде өтүкчүнүн уулунан XX кылымдын өкүмдарына айланган бул адамга арналган чыгармаларды угуп, сын берүү үчүн жогорку партия ишмерлери келүүчү. Кәэде бул жерде шефтик концерттер берилчү, ага биз дагы, балдар үйүндөгүлөр да келчүбүз. Вава эже чыгармачылык үйдүн администратору эле, бирок ал өзү да оной пианистка эмес болчу. Ошол себептүү согуштан кийин ал биздин балдар үйүбүзгө музыкалык жетекчи катары келди.

Кырк биринчи жылдын күзүнөн кырк экинчи жылдын жазына чейин Рузада жана анын чет жакаларында немистин танкачан аскерлери турган. Менин ал окуяларга, албетте, эч кандай тиешем жок болчу, бирок туулган мезгилиим менен менин таштандылык тагдырымдын орто-сунда, сыягы, кандайдыр бир байланыш бар көрүнөт, эмнеси болсо да Вава эже бул жөнүндө ойлоно кетчү жана мени менен сүйлөшкөндө, мен боорумду көтөрүп калган чагымда ушуну кыйытып калчу. Ал өзү да Рузада жарым жыл-



ча немистердин оккупациясында калган, баары эсіндө болчу. Ал мени нотага үйрөтүп, музыка бөлмөсүндө экөөбүз калган учурларда, сөз музыкалық сабаттын алқагынан чыгып кетер эле.

Вава, Вава! Көз алдында байкалбай карып бараткан, жан-дилибиз жакын, боор этимен артық көргөн ушундай адам энем болуп калганда эмне! Баарынан кызығы, әч качан менин жанымда энем болгон жок, а Вавада бала болгон эмес. Анын жетим балдарга жакын болуп калгандығынын себеби жалғыздығынан болбоду бекен?

— Андрюша, — дечү ал мага — сен, албette таштанды болуп калганына арман кыласың. Мен сени түшүнөм. Арман кылбай коёсунбу. Бирок андан сага женил боло калбайт. Андан көрө сен өзүнө сырттан көз жиберип көрчү. Ошондо сен башка нерсени көрөсүн. Эгер мен жаңылбасам, Андрюша, Кудай сага чоң жөндөм берген. Ак сөзүм! Ушул айтканымды качандыр бир эстээрсин. Сенин акылың тунук, өтө жөндөмдүү баласың. Мына бул музыканы эле алалы, сенден мыкты музыкант чыгышы мүмкүн. Бирок ким болууну өзүн чечерсин. Музыка өзүн үчүн, а элге башка ишин менен кызмат кылышың мүмкүн. Мына мектепти бүтүрүп, окуунду улантасың, өз жашоон өзүндө болот. Анан ушул жөндөмүң менен, Андрюша, ак жолун ачылат. Сага әч нерсе жолто боло албайт. Ооба, сенин энен жөнүндө әч нерсе белгисиз дейли, бирок сенин атан ким экендиги да таптакыр белгисиз эмеспи, жана баласынан аша кечип, житип кетүүгө энене эмне түрткү болду, аны эмне мажбурлады, айтуу кыйын. Эмне болгон күндө да, менин оюмча, сен аны күнөөлөбөшүн керек. Жок, энени жек көрүүгө болбойт, мейли ал күнөөлүү болгондо да

274

жек көрүүгө болбойт. Сен капа болбо, бирок мен: сен ага ыраазы болушун керек демекмин. Ооба! Сен тан калба. Бирок өзүн ойлоп көрчү, Андрюша. Сенин укмуштай жөндөмүн эненден, сенин атан менен эненден, сенин бул жөндөмүн тукумундан, эненден жана энен аркылуу алдын. Сени таштап кетүү үчүн ал башынан эмнелерди өткөргөнүн эч ким билбейт. Бирок ал ушуга баргандан кийин, демек анын башка аргасы калган эмес. Бул, демек, сени аман сактап калуунун жападан жалгыз мүмкүнчүлүгү болсо керек. Эмне үчүн экенин айта албайм. Билбейм. Эч ким билбейт. Бирок энендин башка аргасы калбагандыгына, сени ушинтип гана аман сактап калышы мүмкүн болгондугуна ишенем. Ооба, зор тобо-келчиликке барган, бирок мына, сен аман-эсен жүрбөйсүнбү. Башкасын билбейм, бирок балдар үйү деген биздин өлкөдө куру сөз эмес. Өзүнөн эле байкасан болот. Дале болсо бул дагы эненден, энен аркылуу сенин өнү-башын, бой-келбетин, сымбатын да кудайга шүгүр. Сага көп нерсе жаратылыштан, демек, эненден келген. Менин сага берер кенешим: энемдин башка аргасы калган эмес экен деп жүр. Эр жеткенде дагы көп нерсени түшүнөсүн.

Жылдар өткөндө Вава ачык талкуулоого болбой турган, кандайдыр бир бөтөнчө жагдайды кыйыткандыгын түшүндүм. Ал өзүнүн баамына канчалык ишенгендингин айтуу кыйын. Бир нече жылдан кийин, мен Москвада, университетте окуп жүргөн кезде, Вава көз жумду. Ошентип Ваванын капысынан кыйыткан бир сөзү, эч кандай, же аныктоочу, же четке кагуучу фактысы жок жоромолу менин эсимде түбөлүк кала берди.



Мен тогузунчұ классста окуп жүргөндө биздин жаныбыздагы Малеевка деген поселокто чон кырсық болду. Бир аял он жетиге келип калған кызы экөө өз жандарын өздөрү кыйышты. Энеси асынып өлдү, анын артынан кызы да ошону кылды. Алар экөө эле болчу. Энеси композитор-lordун чыгармачылық үйүн жууп-тазалоочу, кызы мектепте окуп, бой тартып келаткан, бирок аял бул кызын немис аскерлери Подмосковьеден чегинип кеткенден жарым жылдан кийин төрөгөндүгүн бардығы билишчү жана ал аял кызын немис солдатынан, мындайча айтканда, баскынчыдан, оккупанттан, фашисттен жана башка ушул сыйактуудан төрөгөндүгү эч кимге жашыруун эмес болчу. Кошуналары аялга күн көрсөтүшчү эмес, мектепте кыздын укпаган шылдыңы жок болчу... Бул кайгылуу окуяга эси әнгиреген Вава ошол күнү бир кызыктай кобурады, мүмкүн ага өзү да маани берген жок көрүнөт, бирок анын сөздөрү менин көнүлүмө «тык» дей түштү да, түбөлүккө сакталып кала берди: «Эмгиче муунум токтой элек, Наталья, деди ал тарбиячылардын бирине. – Эмне деген шумдук! Ушунчалық ырайымсыз өлүм болобу! Энеси да, кызы да өз жандарын өздөрү кыят деген эмне шумдук... Адамды ушундай абалга жеткиргендерин карабайсыңбы! Булардын кылған күнөөсү кайсы?! Ооба, согуш деген согуш, анын өз эсеби бар. Согушта кан агат, кишилер өлөт. Бирок ушунчалық ырайымсыздыкка, басмырлоого, кордоого, ызырынууга болобу?! Мейли эми, болуп кетиптири, шордуу неме немистен төрөп коюптур. Болору болуптур да. Анын эмнесине эле мынчалық каастарын тигип калышты, эмне деген жапайычылык?! А кыздын

күнөөсү эмне?! Анан калса ата менен энени эч ким тандап албайт, Кудай кимди берсе – ошол болот. Алар кайсы күнөөсү үчүн асылып алышты?! Эмне, энеси эптеп эле баласы эл катары болсун үчүн бирөөнүн эшигинин алдына таштап салып, өзү болсо ың-жынын билдирбей, жер жутуп кеткенсип, көздөн кайым болуп, тирүүлөй өлсө жакшы болот беле...»

Ошондон бери маалы келгенде жумурткадан чегилип чыккан жөжөдөй болуп, көңүлүмө бир ой кылт деди да калды: а балким, менин атам да дал ушунун өзү болсоочу, анан энем бечаранын ымыркай баланы эшиктин алдына таштай салып, өзү түбелүккө, кайра кайрылгыс болуп көздөн кайым болуудан башка аргасы калбасачы...

Мен мындай нерсе кандай шартта, кантип мүмкүн болорун көз алдыма келтирүүгө аракет кылдым. Ар кандай ой жорудум, ар кандай чечмеледим. Ошондо аңгыраган ээндикти, жалгызылкты, жармачтыкты сездим. Мындай абал чалкыган денизде кеменин сыртында калган адамда болушу мүмкүн...

Кеме кыйкырганыңа, чакырганына карабай, караан үзөт, айлананда жан жок, толкундар, дениз гана. Жээк да жок. Бирок аны бул денизге кимдир бирөө таштап кетти да?! Ким?

Ушул суроого жооп алгым, билгим келди, муну эмне үчүн билгим келди, анын эмне мааниси бар эле, түшүнбөйм. Ырас эле ал мага эмне бермек? Эч нерсе. Бирок ушунчалык билгим келди: эгер чынында эле немис солдаты менин атам болсо, ал кийин эмне болду экен? Анан башыма капысынан баёо, сандырак ойлор келчү: эмне үчүн ал менин атам болушу керек эле, ким аны сурады, мени төрөтүп коюп, анан житип

кетүү үчүн бүт Европаны басып өтүп кел деп аны ким сурады? Ооба, өзүндүн тегинди билгин келет, бирок биле албайсын, ойлоно бересин. Мени тууган энем кайда кеткенин билгим келет. Ооба, ошол немис солдаттын, менин атамдын тагдыры эмне болду экен, тирүү калды бекен, же курман болдубу, а балким тирүү, сак-саламат Германиянын бир жеринде бул жарық дүйнөдө кырк экинчи жылды балдар үйүнүн крыльцосуна таштап салынган уулу бар экенинен капарсыз жүргөндүр... Мына ошол уулу менмин. Анын болсо иши да жок... А кокус кереметинде сезип-билип, келип калсачы?! Мына мен келдим, менин уулум кайда? – десе. Ошондо эмне болмок? Бирок бул куру кыялдын кереги эмне? Баары ошондой болгон күндө да ага, бул немиске бир түкүрүк сыйктуу унутулган ошол окуянын эмне кереги бар, ал эмнеге азап чекмек эле?..

Мына ушуга окшогон опсуз, акылга сыйбаган ойлор башыман чыкчу эмес. Анан ушундан улам ойго эмне гана келбесин, адам тагдырларынын айры жолу сөзсүз согуш болуп берген. Ошентип, ата-энелери турмуштун тунгуюгуна түшүп кетип жоголгон, согушта бойго бүткөн балдардын трагедиясы келип чыккан. Ал тунгуюктан ызгаардын, жатынкыроонун, четтөөнүн, жек көрүнүн илеби согуп турат. Анан ошондо менин көнүлүмдө менден айырмаланып, баардык «нормалдуу» туулгандарга, дүйнөгө ичен каршы туруу сезими пайда болор эле, аларга, жарыкчылыкка жакшы жол менен келгендерге өзүмдүн анык артыкчылыгымды далилдегим келчү, коом менин бөтөнчө инсан экенимди көрсө, менин көсөмдүгүмдү көрсө жана менин даанышмандыгымды мойнуна алууга мажбур

болсо деп ойлочумун, күчкө күч менен, жамандықка жамандық менен жооп берүүгө дайыма даяр тургум келчү...

Турмуштун жолуна мен мына ушундай ойсаная менен чыккам. Мен бул дүйнөдө жападан жалгыз, коколой баш экенимди эсимден бир да жолу чыгарчу эмесмин. Менде ата да, эне да, ага-ини да, эже-карындаш да, жене да, жээн да, таяке да – эч ким жок болчу. Мен асмандан түшө калгандай болгон жан элем. Балким мага дал ошол шыпаа болду окшойт... Ооба, мен укмуштай илимий мансапка жеттим, мен өзүмдү баш-отум менен илимге бердим, ошонун өзү тандап алган багытымда улуу ачылыш жасоого – жупунуланбай эле коёон – мүмкүндүк берди. Ооба, бул ырас! Мен илимге кызмат кылдым, а илим мага, менин даңкыма, менин манчыркоомо, менин абалыма, менин жанымдын жайлуюлугуна кызмат кылды...

Анан ушунун баары келип мени космоско, орбиталык станцияга алып келди – ушул тагдырга туш кылды. Анан мен өзүмдү өзүм космостун монахы деп атап алдым. Бул менин аргасыздыгымдын ашкан чеги болду. Мага жерден жай табылбайт, мен аны түшүндүм... Анан тагдыр мага жашап өткөн өмүрүмдү, баштан кечиргендеримди ачык жазгыдай сейрек кездешүүчү мүмкүнчүлүк бергенин жана мени космоско качырган да ошол экендигин мен ушул жерден, космостон түшүндүм. Анан ошондо мен өзүмө: сен, болгондун баарын сабырдуулук менен түшүнүүгө, баардыгын өзүнө жана башкаларга айтып берүүгө милдеттүүсүн дедим. Жансырдын маңызы ушунда – өзүндү аябашың керек. Баарын болгонун болгондой, түгөтө айтуу керек.



Дегинкиси бул окуялардын баардыгы болор-
болбостон – мен бойго бүтүнүн жана адамдын
жарыкчылыкка келишинин купуя сырын изил-
дөөнүн артынан түшүп алган мединституттагы
семинардан башталды десем болчудай. Менин
талуу жериме тийген бул теманы күнүмдүк тур-
мушумда эч ким менен эч качан сөз кылбасам
да, анын үстүнө менин чөйрөмдө мындай сөздөр
эч качан козголбой тургандыгын да баса белги-
легим келет, ошентсе да мындай кызыгууну ме-
нин аң-сезимимдин түпкүрүндө сакталган «таш-
тандымын» деген айықпас жара козгогон болуу
керек.

Мен өзүм менен иштегендөр үчүн баарыдан
мурда илимий жетекчи катары, катаал шеф,
жогорку бийликтегилердин колдоосуна ээ ка-
дыр-барктуу адам катары маанилүү болсом ке-
рек деп ойлойм. Жашырганда эмне, мен адам
баласынын каргыш тийген пендечилигине жат
эмес болчумун, мен мансапкорлуктан жана мен-
менсинүүчүлүктөн жат эмес болчумун. Мен да-
йыма өзүмдүн да, өзгөнүн да көзүнө көрүнүүгө,
өзүмдүн кадыр-баркымды бекемдөөгө аракет-
тенчүмүн. Менин аркамдан: «Биздин гендик!» –
деп шыбырашып калганда, ал дегеле «биздин
генералыный директор» дегенди билдиричү эмес,
ал «биздин гениальный диктатор» деген сөздөрү
эле. Мен ага кенедей да онтойсузданчу эмесмин,
тескерисинче. Муну түшүндүрүү кыйын, бирок
бийлиkti ак эткенден так этип самоо, чанкап
көздөө – чынында эле адамзат пендесинин акыл
жеткис табышмактарынын бири, жана мен дагы
өкүм жүргүзүүнү энсечүмүн, тартипти талап кыл-
чумун, өзүмдүн «жабык» лабораториямдын кыз-
маткерлеринен, кийин директор болгон сон

институттун кызматкерлеринен да қынк этпей баш ийүүнү талап кылчумун; талант жана тартип – кадрларды тандоодо менин карманган принцибим ушул болчу.

Мына ушундан улам мен экспериментатор катары, биологияда жаны, күтүүсүз багыттын тайманбас баштоочусу катары көнүлдүн борборунда болуп турган ошол мезгилде, мен илимде эле атым чыкпастан, уюштуруучу, жетекчи катары да кадыр-баркка ээ болуп калган элем. Ооба, менин жолум мансапка шыр ачылды, кийин байкасам ал кызыккан инстанциялардын да жардамысыз болбоптур, бирок ал өзүнчө сөз болуучу нерсе; мен болсом, ийгиликке шерденген жаным, илим талаасынын үстүнөн, күчүн топтол алып, алды-артын карабай учуп бараткан бал-аарыдан бетер учуп бараттым; мурда эч кимдин акылына келбegen ойлордун жетеги менен, бул жагынан түбөлүктүүлүктүн технологиясынын авторун – Жараткан Эгемдин өзүн да четке сүрүп салууга даяр турган мен улам бир ачылыштан экинчи ачылышка учуп бараттым. Анан калса, мейли илимий эксперименттердин чегинде болсо да, Жараткандын жарыкчылыгына ким туулаарын, алардын уругунан мен эмне жаратарымды, алар аны каалайт беле жок беле, ага карабай, эгер билгинер келсе, мен жеke өзүм чеччүмүн...

Азыр эми өзүмө: сенин менменсинүүчүлүгүн да ушундан! деп айткандыгым таң каларлык эмес. Айтып-айтпай эмине, мен чынында эле адамдын бойго бүтүшүн жана төрөлүшүн башкара билгендигиме акылымы алдырып койгон экемин.

Жасалма уруктандыруу жолу менен жашырын төрөлгөн адамдарды жаратуу жөнүндө ой биринчи жолу малды жасалма уруктандырууга салыштырмалуу келип чыккан. Зоотехникада бул дайыма актуалдуу маселе болуп келген. Адам өзүнүн чарбалык таламдарына ылайык малдын тукумун өзгөрткөн.

Аナン калса илим таануу максатында гана эмес, башкаруу үчүн, тагыраак айтканда адамдын төрөлүшүн манипуляциялоо үчүн адамды жасалма жол менен жаратуу маселесине киришүү менен эксперименталдык биология мындан канча алыска кетти!..

Ооба, илимдин каранғы конуулунан жаалдана учуп чыккандыгым кандайча болуп кеткенин мен азыр баамдоого аракеттенем; илим болсо өзүнүн жеке маңызынан башканын баарына кайдыгер, бирок бул адеп-ахлактын чегинен алыс чыккан, адам баласы үчүн коркунучтуу ишке алды-артымды карабай киришип кеткендигимди мен анда ойлогон эмесмин. Мен үчүн, ал кезде жаш илимпөз үчүн, жападан жалгыз критерий – илимий жактан артыкчылык гана бар болчу. Ошентип илимдин салтанатынын урматы үчүн мага чейин бир да адам кадам жасоого батынбаган жакка, баардык диндер үчүн тыюу салынган зонага кадам таштадым; босогосун жетип, Кудай алдында таазим кылуунун ордунна, мен текеберчилик менен каалгасын тепкиледим.

Мына сенин кирип кеткен жагың! Анан күн дөрдүн биринде сени институттун парткомуна чакырып, өтө сылых-сыпаа, жакшы ниет менен, ал турсун үзүлүп-түшө кечирим сурануу менен сага сенин эмгектерин мындан ары жа-

шырын деп эсептөлөрин, сенин баалуу изилдөөлөрүн жөнүндөгү материалдар басма бетинде, чет элдик басма бетинде андан бетер, ачык жарыяланбашы тийиш экендигин кабарлаганда, сен ошондо да буга маани бербедин. А чынында бул сенин танабынды тартуунун алгачкысы эмес беле! Келечектеги заказчылар сенден өздөрүнө көректүү откаруучуну сомдоп жаткан. Сен үчүн болсо башкасы маанилүү эле – «алдыдагы ишти откаруу, илимди алдыга жылдыруу».

Чынын айтканда, сен биологиялык тозоктун Мефистофели болчусун. Сергек абыл, аналитикалык баамчылдык – сен баарынан жогору койгон окумуштуунун сапаттары мына ушулар. Мына ушул каргашалуу жолдо ушунчалык ээжaa бербеген күч-кубат жумшоого сени эмне түрттү – сен өзүндүн ролунду актоочу себеп из-
282 дебедин жана алды-артынды да карагың келген жок. Баарынан мурда таштанды бала эч кимди алдына салбаган, кылымдын генийи болгусу келгенин ким билиптир? Караптай илимий проблемаларга баш-оту менен кирип кетип, сен жакшылык менен жамандыктын ары жак тарабында калганынды өзүң байкаган жоксун, адамдардын, өз осуяттарынын жаратуучулары менен туткундарынын түбөлүк тартып келаткан азап-тозогуна үңүлүүгө эмгек коротподун. Кылымдар бою жашоо маңызын издөө менен алек болуп келаткандарга сен кайдыгер карадың. Ал эми улуу философ Лосевдин, сенин мекендешиңдин, сенин замандашындын адамзат тарыхында илимдин роли жөнүндө ой жүгүртүп жатып айткан, атайын сен үчүн актуалдуу сыйктанган оюн сен өзүндөн оолактата түртүп койдун. Лосев, анткен менен, коомдун жана маданияттын чексиз про-

гресси жөнүндө жаны европалық окуунун нигилизмине карата мындайча жазган: «европалық парадигмага ылайык, бир да доор өз алдынча мааниге ээ эмес, а болгону башка доор үчүн семирткіч, андан кийинки ар бир доор да өзүнөн өзү мазмунга ээ эмес, анан ал дагы – кийин келчү доор үчүн, демек баардық болочок доорлор үчүн кык жана кыртыш; мұдөө болсо дайыма жана сөзсүз улам ары, чексиз мезгилге жылдырылып олтурат да, ошонусу менен улам жаны әдемдерди жарыялоочуларды актап жүрүп олтурат». Лосевдин билігінде кийинки миссиян – «илимди жылдыруу», ачылыштарды жасоо, ал эми алардын натыйжасын болсо башкалар чечсин деп ишенирдин өзүндү. Сенин ишин – инкубатордук жатында урук өстүрүү, ал эми жасалма жол менен жаратылган адамдар эмне болсо ошол болсун – сага тиешеси жок.

Азыркы күнүмдүк турмушта: «Ал сиздин проблеманыз» деген адепсиздиги ашкере сөз тарап кетти. А сен болсо ошондо эле ушул принципи карманчусун, бойго жасалма бүткөндөрдүн тагдыры жөнүндө өз оппоненттерине: бул ошолордун өз иши, алардын жеке проблемаларын өздөрүнө калтыруу керек, – деп жооп берчүсүн. Социалдык абалдын көз карашынан алганда, башкалар менен бирдей шартта туулган алардын, икс-бойго бүткөндөрдүн алдында, башкалардай эле өздөрү жөнүндө өздөрү ойлоо керектіги турган. Булардын баардығынын илимге әчкандай тиешеси жок деп эсептедиң сен. Жасал-

ма бала туудуруунун технологиясынан тышкary тургандардын баардыгы сенин тынчынды алчу эмес.

Ооба, сен ушундай болчусун. Балким өзүндүн илимий иштеринде сен чынында эле дүйнөлүк ачылыштарды жасоого жана илимдин андан аркы өнүгүшүн прогноздоого жөндөмдүү гений болгондурсун. Бирок сенин бардык кылган иштерине баягы таштанды бала багыт берип турчу. Сен аны мойнуңа алчу эмессин, бирок качандыр бир кезде босогого ташталган таштанды бала болбос нерсени болтурам деп – күн мурунтан программалаштырылган адамдардын туулушуна өкүм жүргүзөм деп – бүткүл дүйнөгө далилдөөгө дайыма жулунуп туруучу. Сен лабораториянда ушул тагдырларды чечтин, сен башка эч ким батынбаган жана билбegen нерселерди жасадың – сен өзүндүн оюн жана иш графигин боюнча колдо конструкцияланган адамдарды жасап чыгардын, сен адамдарга жүргүзгөн көзгө көрүнбөс бийлигине магдырап жыргадың, сен акылындан адаштын.

Анан эки иштен бир иш деп сен бүткүл дүйнө геосаясаттын масштабында башынан өткөрүп жаткан жана жетишкен нерседен – XX кылымдын апокалипсисин сезүүдөн өзүнө актануу таптын. Анан калса термоядролук ачылыштардын үрөй учурар тунгуюгу алдында эч ким илимдин атырылып бараткан атын тизгиндең токтоткон эмес, ошол областта аракеттенген окумуштуулардын эч кимиси кайра артына кайрылган эмес, жайдакталышы тиричиликке эбегейсиз зор коркунуч алып келе жаткан дүйнөнүн ажалга арбалган негиздерине кабылбас үчүн, өзүнө өзү



каршы чыккан эмес. Илим стратегиялық мак-саттардан улам ысымсыз калган, бирок мезгил өткөн соң атом бомбалардын атасы деп жарыяланган, өмүрүнүн аягына жакындал келе жаткан сайын белгисиз калбас бекемин деп ошончолук көбүрөөк санаа чеккен адамдарды бүткүл дүйнөлүк данкка бөлөп, ачылыштардын гениалдуулугунун жана аракеттердин кылмыштуулугунун ортосунда камырабай тен салмақтуулукту сактап келди. Анан алардын илими алгалай берди. Анткени окумуштууларга атомдун тере-нине сүнгүү маанилүү болучу, эч нерсеге кыл-чактабай жана эч нерсеге карабай, адам баласынын чабалдыгына карабай, аларга ааламга та-тырлык күч-кубатка ээ болууга мүмкүндүк берүүчү ошол азезилдин күчүнө тезинен ээ болуу ма-нилүү эле. Ал эми бил илимий идеялардын фа-натизминен келип чыккан өлүм коркунучуна келсек, ядерщиктердин ачылыштарынын бол-бой койбоочу натыйжаларына келсек, анда бил азап-тозоктор кийинки урпактардын мойнунда калтырылмак. Аталарынын жин ургандай ачылыштары үчүн ошолор азап чекмек, эмне кылуу керек, өз керектөөсү үчүн мындан ары материяны кандайча трансформациялоо керек, аны мына ошолор ойлонуп, ошолор чечишмек. Азырынча баары жайында болчу... Сен ошондон үмүттөн-гөнсүн...

Ооба, адамдын алдында жаратылыш эч кандай жооп бербей тургандыгы сыйактуу эле, окумуштуу өзүнүн изилдөөлөрүнүн натыйжасы үчүн жооп бербесине сен бекем ишеничүсүн. Ошентип сенин өзүндүн жогорку милдетиңе болгон мессиандык ишениминди козгоого эч кимдин күчү жетмек эмес, сени эч нерсе сүрдөтө алмак эмес.

Ооба, сен ошол бөтөн көздөн жашырын илим дүйнөсүндө жанган жылдыз әлең. Сенин аялың Евгения күндөрдүн бириnde сенден кара тумоодон качкандай качып, областтык театрларды кыдырып кеткендөн кийин да, ага театрлардан кайгылуу карыган аялдардын ролу тийсе тийип, тийбесе жок, ал сени менен жүрүп көргөн-дөрүнүн жана баарынан кийин, капысынан өтө тез карып кетти, ошентип аялың качып кеткендөн кийин да сен эсине келбедин, селт этпедин, туш тарабына көз жиберип, анын артынан чуркабадын, баарынан да аялыңдын көз алдында ушунчалык коркунчтуу көрүнгөн нерсе эмне экенин сын көз менен кароого аракеттенбедин. Евгения сенин изилдөөлөрүндүн маанисин дароо биле албады, сенин эксперименттериндин маңызы эмне экендигин дароо элестете албады. Ал илимий кызыгуудан алыс болчу, башка стихияда – искусство стихиясында жашачу, бирок сага жакын болчу, сени менен көп жылдар бою бирге жашады, сенин көргөн-бакканың жалгыз ишин экенине ал чыдады, ал турсун сен аны дайыма өзүң abort жасап турганың да чыдады, кийин ал жөнүндө сен катуу өкүндүн, анткени сен өзүңө нормалдуу аялдын болбой койбос жийиркеничин туудуруп, үй-бүлөнүн ырысын кыркканыңды түшүндүн, ушунун баары сени токтоткон жок, сен: илимге баш-оту менен кирип кетип, башкалардын, баарынан мурда сени сүйгөн аялдын сезимдери жана ойлору менен эсептешпей койгонум туурабы, деп ойлонуп да койгон жоксун. Сенин изилдөөң эмне экенин, жылдар өтүп эмнеге келгенинди жана көздөгөн максатынды билгенден кийин, ал сенин алдында тизе бүгүп



ыйлады, баарын таштап, Москвадан алыс бир жакка, Ыраакы Чыгышка кетип калалы деп жалынып-жалбарды, ал жакта да илимий борборлордо иш толтура, ал жакта да профессура Москвадагыдан жаман акы албайт, ал жактагы театралдық чөйрөдөн өзүм да орун таап алат әлем, жаны турмуш баштайлы бала күтөлү деп зарлады, бирок сен аялындын айткандарына көнгөн жоксун, өзүн айткандай, сенин эксперименттериндин алдында анын баёолук коркоткугу, анын сентименттери¹ сага таасир бербеди, сен сага ишенип берилген ишти таштагын келбеди. Кийин канчалық өкүнгөнүң менен, канчалық бармагынды тиштегениң менен, кеч болуп калды... Турмуш бир орунда турбайт жана артына кайрылбайт...

Сенин менменсинүндө чек болбоду. Евгения акыры кетип калды, бирок сен ага мынча кайырып эмне кылам, башкасын табам, мына бир аз колум бошой калса, эки жакка көз жиберем – айлана-тегеректе аял деген көп – сөзсүз өзүмө жакканын, эң башкысы моралдык комплекси жок, сенин ишиндин адеп-ахлак жагынан көп эле шектене бербегенин тандап алам деп ойлодун. Ошентип ал аялды өзүндүн жанында ошондой эле атомщиктердин чарбактары жайгашкан тандалган адамдар үчүн арналган «феодалдык» бульвардагы академиялық чарбагына алып келесин. Бирок орундалууга толук мүмкүн жана кол жетерлик болуп көрүнгөнү менен, алардын бири да ордунан чыккан жок. Анын үстүнө жаны жагдайлар чыгып, анын баарына чамаң жетпе-

¹ с е н т и м е н т т е р и – (фр.) ашкере сезимталдығы, сезимге берилүүчүлүгү.

ди, мына ошолор сенин кийинки жашоонду жана кийин космоско, орбиталык станцияга кетип калууга, өзүндү космостун монахымын деп жарыялоого мажбурлаган шарттарды аныктады.

Ал учурда сен академия чөйрөсүндө жетишерлик белгилүү инсан болчусун жана илимди тейлекен саясий органдардын бөтөнчө назарынан пайдаланып калгансын. Қалыстыкты айтуу керек, бул жагынан КПСС БК тиешелүү деңгээлде болуп чыкты. Ошондой экендигине сен өз тажрыйбандан нечен ирет көзүн жеткен. БКнын көзүнүн түздүгүнөн эч убарасыз жана «айттыруусуз» сенин институтуна, баарыдан мурда сенин белгилүү лабораторияна, каалаган фондулар менен артыкчылыктар берилип турду. О, жогорку бийликтегилердин мээrimине, ак сарайдын жайдарылыгына, ак сөөктүк алпейимдикке адам кандай гана тез көнөт. Дүйнөдө дайыма эле ушундай болду беле жана дайыма эле ушундай болобу деп сурайсын сен азыр өзүндөн. Мисал издең алыс чуркоонун кереги жок. Илимдер Академиясынын Президенти, жетектөөчү атомщик, телефондон жана жеke сүйлөшө келгенде эсине салууну унуччу эмес: «Андрей Андреевич, кудай үчүн, эмне керек болсо айтып турунуз. Ишенимдүү иштеңиз, сиздин программанызды өлкө зарыл нерселердин баары менен камсыз кылууга даяр. Эмне керек болсо, импорт жабдуулар, препараттар, кызматкерлерге турак жай, транспорт, кыскасы эмне керек болсо баарын сураныз, тартынбаңыз. Сиз өтө маанилүү иш жасап жатасыз...»

Дүйнөнүн жарымына созулуп жаткан бүткүл өлкөнүн атынан делген мындай комплименттер-



ден, мындай жоомарттыктан сен онтойсузданар элен; карандай илимий эксперименттер функционерлерди улам көбүрөек кызыктырганы, алардын капысынан тарп андыган жорудай айланганы сени уялтчу, бирок сен унчукчу эмессин, жок, сен ийилип-жүгүнүп ыраазычылык билдиричү эмессин, бирок сен каршы болчу да эмессин, жана сени жогорку жетекчилерге өтө кызык көрүнгөн кандайдыр бир тан калтырчу долбоордун баш тартпас аткаруучусу катары карабоо керек экендигин айтууга аракет да жасачу эмессин. Ооба, өзүндү өз маалында токто туун керек болчу, кийин түшүнүктүү болгондой, сенин шексиз лоялдуулугуна ишенүүгө негиз бербөө керек эле... Бирок сен же чабал, же принциплизиз, же көнүлүндө мансапкорлукка, бийликтегилерге жасакерчиликке жат болбосон керек. Ошондуктан ойлонуштурулгандан тартып кош маанилүү илимий программыны жетектөөнү дал ушул сага тапшыргандыктары өзүнөн өзү түшүнүктүү болуп калган жокпу. Ал «Жыныстардын эмбрионалдык жөнгө салынышы» деп аталчу, бирок анын негизги максаты жашырын туулуучу индивиддердин тукумун жаратуу усуулун иштеп чыгуу эле.

Мындай иш дүйнө жүзүндө болуп көргөн эмес. Анан жаратылыштын кыймылына тууралан чуркап чыккан каракчыдай болуп, сен ушул ишке аралаштын. «Иксроддордун», аты жашырын ата-энелерден, аты жашырын аял тууган – башкacha айтканда, жашырын өндүрүлүп чыгарылган адамдардын тукумун чыгаруу – сенин жашырын лабораторияңдын башкы мүдөөсү болуп чыкты. «Иксрод» деген термин – сеники эмес, аны ар кандай сөздөрдү ойлоп тапканга маш

илимдин партиялык кураторлору чыгарышкан – көп өтпөй, өзүнчө эле бир революциялык дегенге жакындаган пароль болуп калды, анткени иксрөддорду лабораториялык жол менен чыгаруунун максаты таптакыр жаңы адамдын түрүн, идеологиянын келечектеги рыцарларын калыптоо эле. Иксрөддор XXI кылымдын берилген революционерлери болуп калышмак. Көздөгөн максат ушул болчу. Мындан партиялык төбөлдөр өлүп бараткан дүйнөлүк коммунисттик идеологияны жандандыруунун жана реставрациялонун жаңы ыкмасын көрүшкөн. Анан, мойнуна алсан, сенин кулагын көп өтпөй «иксрөд» деген жаңы сөзгө, ал эми көнүлүн – сен жасап жаткан ишке көнө баштады, сен анткен менен, сенин эксперименттерин – бул илим, ал эми анын натыйжасы – сенин проблемаң эмес дегенге өзүндү ишендире алдын.

Токто! Шашылба. Бул жерден баарын өз-өз ордуна коюп алуу керек. Ооба, адамдын жаңы тибин чыгаруунун алысты болжогон программасын эске алыш, «иксрөд» деген терминди инстанция сунуш кылгандыгы түшүнүктүү. Бирок эн башында, программанын стратегиялык максаттары жөнүндө алгачкы ирет сөз болгондо сен каршы болбодун, баш тартпадын, четке чыга бербедин. Сени жаңы Дарвин деп атап коюшкандары жана цивилизациянын тарыхында бул кулак укпаган программа сенин теориялык жана практикалык иштеринден, бул маселе боюнча сенин божомолдорундан келип чыккандыгы сени анча онтойсуздандырбады. Анан иксрөддордун тукумун чыгаруу боюнча программанын илимий жетекчиси болгун деген сунушка сен дароо эле макул болбогондугун барып

турган табигый иш сыйктанды, сен ойлонуп көрөйүн деп убада бердин, бирок – баш тартпадын! Анан калса баш тартыш керек беле, деле баш тартуу мүмкүн беле? Жалгыз таруу ботко болбайт эмеспи. Сени ал кезде кадырлап улам-улам чакырып турушчу, ошондуктан бийлик башын-дагылардын оозунан чыккандарды так кесе четке кагуу деген таптакыр мүмкүн эмес эле.

Чынында эле ошондой болду. Ошол эле күнү, Илимдер Академиясынын сунушуна сен ойлонуп көрөйүн дегенде, сен Эски аянтка, Саясий бюронун мүчөсү жана идеологиялык маселелер жана эл аралык коммунисттик кыймыл боюнча КПСС БКнын секретары Конюханов Вадим Петровичке чакырылдын.

Эски аянтка сен демейдегидей келдин, анча көп эмес, бирок ар кандай себептер менен бул жерге жылына бир нече ирет келчүсүн. Бул жолуда сен өзүндүн директорлук кара «Волганда», зыпылдалп, Москваннын көчөлөрүндөгү ағылган элге, чымын-куюн болуп зуулдаган машиналарга жайбаракат көз жиберип кооп келип калдың. Эгер алар сенин кайда жана эмне үчүн келатканыңды билишсе, анда алар көчөнү туура тосуп алышмак да, машинандын ташталканын чыгарып, өзүндү ташбаранга алыш өлтүрүшмөк, ошондо бул эч кимди таң калтырмак эмес, Кудай булардын каарын кечирмек. Түштөн кийинки Москва демейдегисиндей элге жык-жыйма болчу, бөтөнчө шаардын борборунда. Алар туюнуштубу жокпу, бирок алар үчүн ошол saatта баардык тиричиликтин проблемасы бир нерсени издөөдө, ой-санааларынын баары бир нерсе алууда, бир нерсеге жетүүдө жана ушуга байланышкан тынымсыз аракеттерде болду. Бирок алар-

дан анча алыс эмес жерде кимдир бирөө Жаратылышка, Тарыхка, Кудайга, адамдарга, мұлдә баардығына каршы тuruучу кандайдыр бир иш ойлонуштуруп койгондугу, ошол иштен кийин дүйнө башкача, кайрадан жаратылғандай болуп калары алардын әч кимисинин башына көз ирмемге да келген жок. Бул оюн ишке ашырууга толук мүмкүндүгү бар ал адам ошол эле учурда мизилдеген автомобилде аларды жандай салып жылжып өтүп баратты, жана бул адам үй-бүлө, ата-тек, муундардын тукум куучулугу деген түшүнүктөр архаизм болуп калчу, натыйжада ар бири башталышы жана акыркысы болуп калчу – өзү кайдан жараганы жана кимди жаратканы жөнүндө кенедей да түшүнүгү жок калчу – мезгилди келтирүү үчүн иштеп жатканын алардын әч кимиси ошол saatta, албетте, билген жок. Бул милдеттерди үй-бүлөнүн ордуна Мамлекет-Ата аткарғаны жаткан...

Жо-ок, албетте, ал глобалдуу программа жеке сеники эмес болчу. Идеологиялық көрөгөчтүк сени эмес, башкаларды даарыган, мейли ошондой эле болсун, бирок тоталитардык мамлекеттин кара ниет күчтөрү аларды өз максаттарында пайдалануу идеясына сен кызмат кылдын, сенин илимин қызмат кылды, сенин эксперименттерин түрткү болду. Ал жөнүндө сен азыр, баардыгы болуп өтүп кеткендөн кийин айтып олтурасын. Бирок сенин илимий ачылыштарындан кандай практикалық тыянак чыгарса болорун сен ошондо эле боолголочусун, ошого карабай, анын сага түздөн-түз тиешеси жок деп эсептесүң да, ал жөнүндө ойлобоого, терендебөөгө аракеттенчүсүн. Көрсө, эбегейсиз кенен ой бар экен, ал такыр эле куру кыял эмес экен, сен

жасап жаткан иштер эми бийликтегилердин колдоосуна алынган экспериментатордун илимий оюн-зоогу эмес экен. Сен аны БКга келгенде тушұндұн.

Бул жолу кире бериштен сени Конюхановдун секретары тосуп алды да, персоналдық лифт менен, бардық көзөмөлдөөчү күзөттөрдөн жандай өтүп, жетинчи кабатка алып кетти. Конюханов күтүп турған экен. Ал әшикти өзү ачып, сени кабинетке чакырды.

— Андрей Андреевич, сизди көргөнүмө кубанычтамын! — деп көз айнегинен жаркылдай карап учурашып калды. Анын алпейимдигинде жасалмалуулук жок болчу. — Кирилиз. Биз сиз менен анда-санда бир көрүштөт экенбиз. Келиниздичи, бир аз сүйлөшүп олтуруп, чер жазып алалы. Сизди келет деп атайын биздеги күнүмдүк ишти ары жылдырып койдум, кара баскырды. Ооба, Сиз ырас айтасыз, тез-тез баарлашып турсак болор эле, Андрей Андреевич. Бирок анын баарына убакыт керек, убакыт, убакыт! Келинiz! — Анан секретарына эскертти: — Эч кандай конгуроо деген болбосун. Мен жокмун.

Алардын бул жолугушуусуна кандайдыр бир өзгөчө маани берилди деп түшүнсө болор эле. Чынында да ошондой болуп чыкты.

Конюханов өзүн кармаганды, адамды өзүнө тартканды билчү. Ал сылык эле, күнт коюп угуп, ойлонуп сүйлөчү. Кийиминде ашык эч нерсе жок: костюм, анын өнүнө ылайык галстук, жакшынакай бут кийим. Ашыкча тамак жеп, ашыкча ичимдик ичпеген, өзүн сынынан бузбаган адам. Тунук көз айнеги чап жаак жүзүнө жараашып турат. «Эчкинин сакалын чаптап койсо, Дзер-жинскийдин өзү болот!» — деп ойлоп койдун сен

эмнегедир. БҚнын бул секретары жөнүндө пикирлер жаман әмес болчу, тескерисинче, көпчүлүгү ал жөнүндө кенен ойлонгон адам катары жакшы айтышчу. Саясий бюронун мүчөлөрүнүн ичинен ал эң жашынын бири эле, элүүгө чукулдап калган, жана баарынан мээнеткеч деп эсептөлчү. Мансапка дипломатиялык кызматта жүрүп өтө акылдуулук менен жана артынан сая түшүп жеткен – биз үчүн саясий жактан бөтөнчө приоритеттүү делген өлкөлөрдө: Түндүк Кореяда советник, андан соң элчи, Вьетнамда, Қубада жана Кытайда элчи болуп иштеген, анын әмгеги жогору бааланган болчу, анан ошол жактан ошол от күйгөн жактан аны көтөрүштү, болгондо да, жалпы пикир боюнча, толук татыктуу жана адилеттүү түрдө. Андан ары, эл аралык Олимпке – ООНго Туруктуу Өкүл болуп кеткени жатканда, капысынан Конюханов партиялык органдарга, алардын жогорку эшелонуна которулуп жиберилди, мына ошондон бери ал эл аралык коммунисттик кыймылдын сферасында бүткүл идеологиялык жана тышкы саясий иштерди башкарып келаткан.

Конюханов жөнүндө сенин билгенин мына ушуулар эле, эми минтип сен аны башка ракурсттан көрүүчү жагдай келди.

Айтыла жүрчү жалпы сөздөрдөн кийин, маекке киришүү үчүн ал мындай деп калды:

– Андрей Андреевич, сөзду алыстан баштаян. И-и дебейсизби, эгер мен адамзаттын тарыхы көз ирмемде, алсак, мындайды укмуштуу бир көз ирмемде деп коюучу кимдир бирөөнүн башына кандайдыр бир жарк эткен ой келе калган көз ирмемде жарагат десем, балким аша чапкандык болор. Жашоодо баары белгилүү бир

убакытка чейин эволюциялық жол менен өнүгөөрү белгилүү иш го. Бирок кээде капысынан, мындайча айтканда революциялық кырдаал пайда болот, коллизия пайда болот, мына ошондо кайсы бир ой, кайсы бир идея чынында эле дүйнөнү бир заматта аласалдырып жибериши мүмкүн. Мына азыр дал ошондой учур. Бирок бул идеянын булагы мендей пендеде экен деп ойло-босонуз экен, кудай жалгагыр. Мен бар болгону кийик аттыруучу жандоочумун.

— Андай учурда мен ким болмокчумун? — деп жибердиң сен, маектешин эмненин башын кылтыйтып жатканын билүүгө аракеттенип.

— Бир аз чыдай турунуз. Бул жомоктун башталышы гана. Аңсыз иштин маңызына жетүү кыйын. Эмесе ошол башталышын улантайын. Мен айтканы жаткан нерсе — революциялық мүнөздөгү тарыхый кадам. Анда Француз революциясынын учкуну, биздининин, Октябрь революциясынын жалыны бар, мен ушундай ойлойм. Бул ой жүгүртүүнүн абсолюттук эркиндигинин стереотиптерден толук кутулгандыктын натыйжасы, бирок бул али Платон айткандын дал өзү, идеянын материяга таасири жана материянын социалдык-саясий идеалга айланышы. Түшүнүп турал, Андрей Андреевич, сиз азыр, балким, деги эмнени айтып жатат, бул эмне болгон лекция деп таң калып тургандырысыз. Бирок ке-чиресиз, маселе сизге, сиздин илиминизге түздөн түз тиешелүү. Ооба, ооба! Таң калбаныз!

Экөөң арбын кишилер менен кенешме өткөрүүчү узун столдун четинде олтурдунар. Секретарь жука стакандарга чай куюп келди.

Бул жерге өтө маанилүү, бөтөнчө маанилүү иш боюнча чакырылгандыгынды сен түшүндүн,

антпесе мунун баарынын, сөздү мынчалык алыстан баштоонун эмне кереги бар? Аナン сенин тар илимий эксперименттериндин практикалык маанисин Борбордук Комитет эмнеден көргөндүгүн түшүнүүгө аракеттендин. Анын масштабы сени таң калтырып, сестентип жана ошол эле учурда өзүнүн өктөмдүгү менен кызыктырып, акырындап иштин жайы түшүнүктүү боло баштады.

— Мына ушундай, Андрей Андреевич, менин сөз кылыш жатканым да ошол, — деп сөзүн уланты Конюханов. Ал чылымынын түбүн хрусталь күлдөмөгө ойлуу басып өчүрдү да, башын серпе көтөрдү. — Балким мен ашыкча татаалдаштырып жаткандырмын, — деп жылмайды ал. — Ар кандай кириш сөздөргө көнүп алыпмын. А биз, сиз экөөбүз өз кишилерденбиз, Андрей Андреевич. Өзбүз. Ошондуктан ачык, колумдан келишинче кыскарта айтайын. Ошол кыскача айтуу мага кыйын. Бирок... Биринчиден, эң башкысы, партия сизге ишенет Андрей Андреевич. Ишенет. Аナン биздин алдыбызга тарых кооп жаткан милдет — жалпы баарыбыздыкы. Ооба, түшүнөм, илим менен саясат экөө эки башка нерсе, бирок таптык мамиле кайда болбосун сөзсүз керек. Биздин, марксчыл-ленинчилердин кармаган багыты ошол, жана биздин тарыхый артыкчылыгыбыз да мына ошондо экендиги талашсыз. Мына сиздин ачылыштарынызды алалы, колдон жараган биологиянын ачылыштары деп коёлу, бул адам жаратылышына өтө терендей кол салуу әмеспи, бул чынында, адамдык инсаниятты реконструкциялоо — анын келип чыгышын, коомдогу ордун жана ролун, ал эми андан ары жасалма жол менен туулгандар-

дын матрицасы боюнча бүткүл адамзатты реконструкциялоо мүмкүнчүлүгү. Башталган иш ташталбайт дейт эмеспи. XX кылымдын арабасы кайда кеткенин караңыз!

Сизге түшүндүрүп олтурчу мен эмес, бирок билдирилген алганда мен Илимдер бөлүмүнүн баасына толук кошуулам – дүйнө бүткөндөн бери мындай болгон эмес. Илим сиздин атыныздан болуп көрбөгөндөй кубаттуулукка жетиши. Сизге урмат жана данк! Бойго бүтүү менен туулуунун сырдуу стихиясы башкарууга баш ие турган иш болуп баратат. Ушундан улам ой пайдада болду: муну массалык түрдө жайылтууга аракет кылса эмне болот? Анан калса бул революция да, азырынча анын аты жок, бирок бул адамды өзүнчө тукум катары кайра өндүрүп чыгаруудагы анык революция! Андай болгон сон, бул процессти башкарууга жана көзөмөлдөөгө мүмкүн болсо жана ал коомдук турмуштун жаны фактору жана тарыхтын жаны таянычы экендигин билдирилсе, анда, макул болорсуз, бул саясаттын иши. Мына ушул жерден биз сиз менен, Андрей Андреевич, эми өнөктөштөр катары жолугушуп олтурабыз. Мындай иште партия сырттан сонуркай караган көзөмөлчү катары обочо калбашы керек, тескерисинче убакытты текке кетирбей, бул процесстин башында турушу тийиш, биздин коомдун, биздин идеологиянын максаты жана таламы үчүн аны ылайыктуу нүкка бурушу тийиш, биз ушундайча ойлойбуз. Кечирип коюнүз, Кудай үчүн, Андрей Андреевич, менин көп сөздүүлүгүм башым менен кошо жатчудай. Сиз сөз эмне жөнүндө бара жатканын түшүнүп тургандырысыз. Сиз баарын алдын ала билесиз, сиз – даанышман адамсыз. Мен

дагы мындай деп кошумчалаар элем. Бул эмнеге гана тиешеси болбосун – космостогу ачылыштан тартып, эксперименталдық биологияга чейин – биздин түпкү максатыбызы, биздин бүткүл дүйнөлүк тарыхый ролубузду унутпашибыз керек. Кеп мына ушунда. Тилекке каршы, айрым бир ревизионисттик маанайлар, ал турсун биздин БҚда, аппарат чөйрөсүндө да орун алган. Менин сизден жашырап сырым жок, биз – өз кишилербиз. Айрым жолдоштор, биз бардық өлкөлөрдүн эмгекчилиери жөнүндө ойлонушубуз керек экендигин унтууп коюшуп, социализм туушунда айрым бир өлкөдө женил-желпи жана жыргап-куунап жашагылары келишет! Капитализм менен болгон мелдеште биз жеңип чыгышыбыз керек. Дүйнөлүк революциянын урааны азыр түздөн түз көтөрүлбөсө да, планетада баары бир коммунизм женет! Бул – биздин максатыбыз, жана биз аны баардық мүмкүн болгон чаралар менен, баардық каражаттар менен жакындаштыбыз керек. Ошону менен бирге илмедин жаны жетишкендиктерин да колдонушубуз зарыл. Өзүнүздүн илимий эксперименттериизге берилип кетүү менен, сиз, Андрей Андреевич, эксперименталдық биологиядагы сиздин болуп көрбөгөндөй жетишкендиктериниз адамзат жашоосунун масштабында глобалдуу бир нерсе айтканы турганын баамдабай атасыз. Ооба, ооба! Мен муну чыным менен айтып жатам. Бир карағанда муну элестетүү кыйын, анткени баары бар болгону лабораторияда жараглан әмбриондон, мындайча айтканда, айнек-идиште жетилген уруктан башталып жатпайбы. Бирок кептин баары, ушунун натыйжасында туулган адам – аны иксрод деп коёлу – жашырын инсан, ал ата-энे-



сиз, жасалма жол менен жаратылган субъект экендигинде, мен ушундай түшүнөм. Мен сизге эмне үчүн айдан-ачык нерсени түшүндүрүүгө аракеттенип жатам? Анткени сиз үчүн бул өтө кызыктуу лабораториялык эксперименттердин предмети, ал эми биз үчүн иксрод – адамдын жаңы түкүмү, түрү. Анан, биздин жоромолубуз боюнча эски дүйнөнү, андан эмгекчи табын куткаруу үчүн, дал ошол иксрод аласалдырат! Кептин баары мына ушунда. Мезгили келгенде дал ошол иксрод тарыхый процесстин башкы аракеттенүүчү фигурасы болуп калышы мүмкүн!

Мен бул жөнүндө өтө шыктанган демилге менен айтып жаткандай сезилиши мүмкүн. Ал да бар. Анын себеби да бар. Анткени иксроддордун феномени саясий жактан алганда укмуштуудай келечектүү. Бизден айырмаланып, бүткүл дүйнө жүзүндө коммунизмдин жениши үчүн артына кылчактабай, олку-солкулук жана коркуу менен иши жок күрөшкө кирүүчү башкы күч дал ошол! Үй-бүлө жана башка туугандык мамилелер эски дүйнөнүн архаикалык институттары катары тарыхтын таштандысына дал ушул иксроддор тарабынан ыргытылат. Иксроддор инсанияттын жана рухтун болуп көрбөгөндөй эркиндин алып жүрүүчүлөр катары, биздин революциялык илим эбак алдын ала көргөн адам заттын жаңы дооруна жол ачат. Иксрод келечекте эскини, керектен чыккандарды жок кылуучулар эле эмес, ошондой эле жаңы дүйнөнү жаратуучулар дагы. Улuu адамдар, көсөмдөр иксроддор чөйрөсүндө, демейдеги архаикалык чөйрөдүгүгө караганда алда канча көп чыгаарынан күмөнүм жок. Өзүнүз түшүнүп турасыз – бул жерде үй-бүлөлүк жана башка көнүмүш байланыштар-

дан жана түйшүктөрдөн толук әркиндик бар. Балдар жасалма жол менен бирдей өндүрүлүп чыгарылат жана ошого ылайык тарбияланат. Баса, бөлүмдөгү айрым жолдоштор жашырын туулгандарды «сбакит» деп атоону сунуш кылып жатышат, кайдан келип чыкканы белгисиз асыл таштын сыныгы ушинтип аталат, бирок менин оюмча, «иксрөд» – мыкты, уккулуктуу да, так дагы.

Биз азырынча, өзүбүздү кызыктырган тема-
нын айланасында бар болгону теориялаштырып,
ойлонуштуруп гана жатабыз, бул кулак угуп
көрбөгөн жаңы кишинин кубулушу эмне алыш
келерин жоромолдоп жатабыз, жоромолдоо ке-
рек, ансыз болбайт. Азыркы цивилизация окуя-
лардын, проблемалардын жаңы толкундарын
биригин артынан бирин кубалап келип жаткан
300 кезде кол куушуруп олтура берүүгө болбайт. Та-
рых аны бизге кечирбес эле. Ушундан улам айт-
кым келет, келечек көп жагынан дүйнө түзүлүш-
төрүнүн глобалдуу күрөшүндө ким биринчилик-
ти колуна алганына жараша болот. Женишке
жаңы адамдарга – иксрөддорго – коомдо эшик-
ти ким кенири ачса ошол жетишет, анткени бул
жашырын туулган жандардын артыкчылыгы үй-
булө, ар кандай тууган-уруктук жана кландык
жакындыктардан, патриархалдык жана башка
байланыштардан караманча эркин экендикте-
ринде, бул болсо эскирген этиканын кылымдар-
дан берки жүгүнөн арылууга алыш келет. Сая-
сий жактан алганда – бул тендешсиз утуш.
Иксрөддор коллективизмдин жана интернацио-
нализмдин эталону болуп калышат. Алар ком-
мунисттик интернационализмдин ургаал күчүнө



айланат, Батышка чечүүчү саясий соккуну дал ошолор урушат.

Ушунун баары, өзүнүз түшүнүп тургандырысyz, келечектин иши, ошондой болсо да жалпы концепция иштелип чыгышы жана аракетке киргизилиши тийиш. Ошондуктан сиздей окумуштуунун, Андрей Андреевич, бул маселе боюнча биздин позицияны тутунгандыгына партия терен кызыгат. Биздин бүгүнкү жолугушуунун мазмуну да, мындайча айтканда, ушунда. Анан, биз жалпы тил табышабыз го деп мен ишенем. Анткени иш жүзүндө эң башкысы сизге жараشا болот, Андрей Андреевич, сиз иксрөддорду өндүрүп чыгаруунун технологиясын жаратуучусуз. А биз болсо сүрөөнчү: идеология – бул кеменин желбоорун үйлөгөн шамал, кыймылга келтириүүчү кубаттуу шамал, бирок желбоор эмес... Ушундай эмеспи? Баса, сиздин ишиңизге компетенттүү органдар да катуу кызыгып жатышат, бул боюнча алардын конкреттүү сунуштары бар.

Маек дагы улана берди. БКнын секретарынын өз оозунан уккандарыма оозум ачылып, ошол saatta мени кыйнап жана азап чектирип жаткан нерселерди сыртыма чыгарбай жашырууга далалат кылдым. Мен маек жүрүп жаткандагы өзүмдүн кыстырмаларым менен жоопторумду бул жерде келтирген жокмун, алар анча маанигэ ээ эмес, анткени алар Борбордук Комитеттин позициясынан айырмаланган, же Конюхановдун оюна каршы бир нерсе камтыгын эмес, эң эле кыйын дегенде менин айткандарымды алдыртан гана анчейин күмөн саноо катары кабыл алса болор эле.

Ошондогу маек жөнүндө азыр мен эмне үчүн төбө чачым тик туруу менен эскерип жатам,

себеби эмнеде?! Анан азыр, космосто жүрүп, иш өткөндөн кийин: иксрөддордун айланасында эмнелер гана жасалбады да, эмнелер гана ойлонуштурулбады, эмне деген даярдыктар көрүлбөдү?! деп таң калам. Ошол эсте каларлык жолугушууну акыйкаттуу кайра калыбына келтирүү үчүн мен баарын болгонун болгондой, өзүм жөнүндө да, ошол saatta түрүм кандай болсо – ошондой ортого салайын. Менин ошондогу жүрүм-турумум, албетте, мени жакшы атты кылбайт. Бирок ошондо, Эски аянтта, мен башкача жасай албас элем, – мен актанып жатканым жок мен баатыр эмесмин, болгум да келбайт, бирок чынымды айттайын мен ошондо башкача жасай албайт элем, анткени келечекте баарынан ажырамакмын, акырындап өзүмдүн негизги темамды иштөөдөн четтетилмекмин, аны дароо эле ошол эле өзүмдүн кызматкерлерим, партиянын берилген нөкөрлөрү баса калышмак, андай окуялар Илимдер академиясында кадам сайын кездешчү. Жетекчилик абалды жана таасирди жоготуу, илимдеги абалды жоготуудан да жаман катастрофага алып келүүчү. Ооба менин жеткен комформист, бийликтин кулу экеним билинди, ошол кездеги интеллигенция, азыр өзү жөнүндө кандай айтпасын, басымдуу көпчүлүгү менден айырмаланчу эмес.

Дагы бир индивидуалдуу, жеке, бирок андан мааниси төмөн эмес бир нерсе ошондо мага жолтоо болду... Бул да актангандык эмес, мен аны түшүнөм, ошентсе да... Организмге байма-бай ферменттерди берип туруучу уйку бездеринен бетер, менин ата-тексиз абалым жөнүндө Конюханов эмне деп ойлоп жатат деген сарсанaa менин жанымды жай алдырбады. Бул ой-санаа



мени чүнчүттү да койду. Ал муну түшүндүбү жокпу, же өзүнүн идеясы жана мүдөөсү менен алек болгон неме менин ким экенимди, тукум-ураатымдын жоктугун таптакыр унутуп салдыбы, же тескерисинче, менин таржымалымдагы бул фактыны – качандыр бир кезде Руза балдар үйүнүн крыльцосунан табылган таштанды баланын таржымалын – билип туруп, билмексенге салып, ошондон атайын пайдаландыбы. Анткени иш жүзүндө мен ошол иксрөддүн өзү болчумун, мейли табигый шартта төрөлсөм да, баары бир дал ошонун өзү болчумун, тек-жайсыз, тукум-ураатсыз, кажыбас кайраттуу, солк этпес салмактуу, жүрүм-турому таш боор деп айтаарлык, өз ишинин катаал адиси катары таанылган, жөндөмү менен убактысын алдына койгон, максатынан башка ишке коротпогон адам деп эсептөлчүмүн. Баамымда партиянын идеологдоруна дал ошол керек сыйктанды, алар чыныгы иксрөддордүн дал ушундай болушун каалашты. Мен тагдырдын буйругу менен иксрөддүн өзү болуп калдым. Бул жөнүндө ачык айтылбаганы менен эркисизден тириү мисал болуп турдум, кайсы бир жагынан алганда үлгүнүн өзү болдум... Мен аны түшүнүп турдум... Балким ошол күнкү Эски аянтагы башкы кабинеттердин бириnde өзүмдү кызыктай сезгеним да ошондон болсо керек.

Мен өзүмдү ишенимсиз сездим – баары будемүк, туруксуз, жаным жай таппай турду. Ушул кабинетте менин катышуум менен чагым жүрүп жаткансыды. Илимий тажрыйбалар менен кылмыштын чеги кай жерден өтөт, ошол туруксуз чек араны көрсөтүүчү бирөө табылабы?! Көнүлгө шек туулду: кокус бул чагым азаптуу жана жарабаган турмушта жашаган, бирок укумдан-ту-

кумга, өздөрү болбосо балдары, неберелери көк-сөгөн бакыт-таалайга жетет деген, анын өнөлгөсүн эңсеген, ата-бабалардын арзыган тилектеринен улам кыялдагы идеяларга жетүү жолунда ажайып бир укмушка ишенген адамзаттын, нечендеген муундар азап менен тапкан адамзаттын жашоосунун кылымдарды карыткан негиздерине каршы болсочу... Иксроддордун алдында ошол тарыхый дөңгөлөктуү токtotуу, Аталыктын жана Энеликтин куугунчусунун жана кезгө көрүнбөс баш кесеринин ролунда болмокчумун...

Бирок ошол эле учурда менин ролум, менин маани маңызым канчалык жогорулаарын, конъюнктура асманынын алдында менин ордум канчалык мартбалуу болуп баратканын мен түшүндүм. Болуп көрбөгөндөй алаамат иштин аткаруучусу катарында дүйнөдөгү илебине наан бышкан адамдар менин көзүмдү карап турушмак.

Мен таштандылыктын үзүүрүн толугу менен көргөнү жаткам. Бул, балким кандайдыр бир азезилдик менен акылга сыйбастай ойлонуштурулган сценарий боюнча тагдырдын өзү жазып койгон нерсе болсо керек, турмуштан дал мына ушинтип өч алгын деп мени атайын көкүтүп жаткансыды,— мен, жаратылышым жагынан иксрод жаным, мен өзүм иштеп чыккан технология боюнча жарыкчылыкка жашырын келишкен иксроддордун тукумун өстүрүүчүмүн. Анан кимдир бирөөгө жагдайдын минтип жантыгынан келип калышы жага бербей олтурбайбы,— тарыхтын ушул бурулушунда мен өтө өз маалында, өтө зарыл учурда кабылып олтурам...

Босогодон коштошуп жатып, Конюханов мындај деп калды:



— Андрей Андреевич, сизди билбейм, бирок мен биздин маектен зор канагат алдым...

Мен да болжол менен ошондой эле сырткычиллик менен жооп каттым. Анан ал күтүүсүздөн сөзүн улады.

— Сизге айта кетчү бир нерсе бар, Андрей Андреевич. Сизге органдан жолдоштор кайрылышат, алар жанагы... — ал сөзүнүн аягына чыккан жок, анан кайра улантты: — Сиздин иши-низге көмөктөшүү үчүн алар сизге сунуш менен кайрылышат. Бул, албетте, техникалык уюштуруучулук жагындагы маселелер, кабатыр болбой эле коюнуз. Алар, демейдегидей, баардыгын ойлонуштуруп, баардыгын жети өлчөп коюшкан, бул жолу да өтө иш билгилик менен жасашат дээр элем...

Чынын айтканда мен бир аз күймөлө түштүм:

— Вадим Петрович, — дедим мен Конюхановго кайрылып. — Муну эскертип койгонунузга ыраа-зымын, ошондой болсо да ал жолдоштордун мага көрсөтүүчү көмөгү кандай болорун сиздин өз оозунуздан угуп алганым дурус болов эле. Ошого жараша иш кылууга даяр болсом дегеним да.

— Жарайт, — деди Конюханов жайдары жыл-майып. — Жан-дилим менен Андрей Андреевич, айтканыңыздын жөнү бар. Мендеги маалымат биздин Бөлүмдөн. Калганын түздөн түз иштин жүрүшүндө билесиз.

Андан кийинки билгеним, чынында эле, карандай иш жагынан алганда, өтө рационалдуу болуп чыкты. Жолдоштор эмне кылышты билишет экен, жана баарын жети өлчөп, бир кесип коюшуптур.

Ал жөнүндө мен машинада баратып ойлодум. Эли быкпирдай кайнаган Москванның көчөлөрүнө

кайрадан көз чаптырып баратып, Конюханов менен болгон маектин маңызын ақылдан өткөрдүм, менин лабораториялык иштерим капысынан ири, мамлекеттик маанидеги өтө жашыруун программага айланганына таң калдым.

Компетенттүү органдардын долбоору боюнча иксрөддор эки этап менен чыгарылышы тийиш эле. Биринчиси – эмбрионалдык-инкубациялык – менин жоопкерчилигим алдында бүтүндөй менин институтума жүктөлмөк, ал үчүн мага тиешелүү укуктар жана каражаттар берилмек. Бул этаптын эң татаал жери лабораторияда жартылган жашырын түйүлдүктүү инкубанын, өзүнүн организмин бүркүлгөн эмбрионду көтөрүүгө, башкача айтканда демейдеги тогуз айлык кош бойлуулукка арнаган аялдын жатынына имплантациялоо менен байланышкан. Төрөттөн кийин 306 экинчи этап, шарттуу түрдө – эмчектеги этап башталмак. Программанын бул бөлүгүнүн бизге тиешеси жок болчу, иксрөддорду чоноитуу жана андан ары тарбиялоо атайдын интернаттардын милдети болмок. Иксрөддордун «индустриясын» компетенттүү органдар болжол менен жалпы жонунан ушундайча элестетишчү.

Проблема? Бардык эле иштердегидей, мунун да өз проблемалары бар болчу. Бул технологияда баарынан кыйын жери, таң каларлык, түйүлдүктүү аял-донордун жатынына трансплантациялоо эмес, тукумду ал жерде өстүрүү эмес, инкуба деп атоо сунуш кылышкан, ошол аялдардын кулк-мүнөзү менен байланышкан моралдык-этикалык жактагы карандай субъективдүү факторлор болуп чыкты. Лабораторияда бойго бүткөн иксрөддүн генетикалык жактан инкубага эч кандай тиешеси жок болчу. Өзүнүн энелик касие-

тин мындай убактылуу пайдаланууга берүүгө, «арендалык» пайдаланууга берүүгө, жалган эне болууга ар бир эле аял макул боло бербеси жөнүндө сөз жок. Бул маселенин айланасында коомдук чатак чыгып кетиши мүмкүн экендиги турган иш. Мына ошондо эмне болмокчу? Чет өлкөлөрдө чuu көтөрүлмөк, ООНго жана башка гуманитардык уюмдарга чейин жетmek, алар ушундайды эле күтүп турат эмеспи!.. Мына ушул жерден биздин угар кулак, көрөр көзүбүз үч тамгын – КГБнын даанышмандыгына жана айлакерлигине баа беришибиз керек. Конюханов мени босогоч чейин узатып келип, компетенттүү органдардын уюштуруучулук идеяларын ортого салганда, мен учуп чыгууга бир гана тешиги бар үнкүрдө калгандай болуп, биздин лаборатория, биздин институт жана мен өзүм эчактан бери эле компетенттүү органдардын байкоосунда калганыбызды түшүндүм, анткени проблеманын маңызы ушунчалык таасын коюлган эле. Маселенин чечилишине КГБнын кызматкерлери өздөрүнүн методикасын жана жардамын сунуш этишти. Алардын сунуштары мындай эле: инкубалар сот жообуна тартылган жана кылмыш мөөнөтүн өтөп жатышкан аялдардын ичинен тымызын тандалып алынат. Ал эми андайлар өлкөдө дайыма жетишерлик болчу. Аялдардын көп сандаган колонияларында жана айдоодо ар кандай кылмыштары үчүн ар кандай статьялар менен кесилген он миндеген, жұз миндеген аялдар жүрүшчү. Бул жагынан кесилген аялдардын ичинен инкубаларды тандап алууда чек жок дээрлик эле. Менин макулдугум керек болчу. Мен ойлоноюн дедим.

Кийинчөрөк мен компетенттүү органдардын сунуштары менен майда-чүйдөсүнө чейин таанышып чыктым, таанышып чыгып, кайрадан таң калдым – иштин жайын билгендиң жана белгиленген максатты жүзөгө ашыруудагы тактык ушунчалык кынтыксыз эле. Инкубага он жылдан жыйырма беш жылга чейинки узак мөнөткө эркинен ажыратылган аялдар алышыныш тиши болчу. Тиешелүү медициналык изилдөөдөн өткөндөн кийин инкубанын ролу зэк аялга төмөнкү шарттар менен сунуш кылышат: а) бир иксрөддүн төрөлүшү аялдын камактагы мөнөтүн жарымына кыскартат, эки иксрөддүн төрөлүшү аялдын толук эркиндик алышына укук берет; б) зэкинкуба баланы үч айга чейин эмизет да, андан кийин аны кылчактабастан мамлекеттин карамагына өткөрүп берет; в) төрөттөн кийинки мөнөт аяктаган соң зэкинкуба лагерге, же етө алыс райондордун бирине которулат; г) зэкинкуба өзүнүн ролу, турган жери, аны тейлеген адамдардын составы жөнүндө маалыматты таратпоого милдеттенет; кокус бул шарттарды буза турган болсо зэкинкуба кайрадан жоопко тартылат.

Зэкинкубаларды бул ишке тартуунун компетенттүү органдар тарабынан түзүлгөн долбоору жалпы жонунан мына ушундай эле. Мен көпкө ойлондум. Ал анчейин кубанып кетчү деле долбоор эмес болчу, бирок андан жакшысы да жок эле. Ошентип мен макул болдум.

Мен компетенттүү органдардын кызматкерлеринин бири менен сүйлөшүп калдым. Кыйла ақылдуу адам экен. Мен инкубаларды зэк аялдардан алуунун моралдык жагына шек туудурганымда, ал, азырынча башка жол жок, кийин



кесилгендерди пайдалануунун зарылчылыгы калат – инкубалардын кызматы, айталы, алиги сойкулардын кызматы сыйктуу эле төлөнмө болот деп жооп берди. А балким жашырын төрөлүүчү балдарды бойдо көтөрүп жүрүү аялдардын белгилүү бир чөйрөсү үчүн кесипке айланат, болгондо да өтө кирешелүү кесипке айланат.

Биз түз, ачык, эч бир кылтың-мылтыңсыз сүйлөштүк. Анын айтуусу боюнча, инкубатордук кызмат ачыкка эле чыкпастан, бала төрөөнүн мындай жолу артыкчылыкка ээ болуучу мезгил келет имиш. Мына ошондо «Эне», «Ата» деген түшүнүктөр уламышка айланмакчы, же карандай шарттуу маани билдирип калмакчы.

Ошентип, компетенттүү органдардын купуя жана алысты болжогон ой-тилектери улам барган сайын жайдактала берди, тек-жайсыз адамдардын жаңы тукумун чыгарууну көзөмөлгө алууга алардын бөтөнчө кызықдарлыгы кадам сайын ачыкка чыга берди. Бул ишти келечекте кенири жолго коюу болжолдонду. Профессионал аялдардын жашырын балдарды жашырын төрөшүн аkyрындап кенири жайылтуу, иксроддорду интернаттарда ырааттуу тарбиялоо, ошону менен бала төрөө зарылчылыгынан бошотулган калк өздөрүн толугу менен өндүрүмдүү эмгекке, башка актуалдуу милдеттерге, баарыдан мурда, албетте, изден тайбас дүйнөлүк революциянын ишине – коммунисттер бул максатынан баш тартмак эмес – арнагандай болушу болжолдонгон эле... Иксроддор дүйнөлүк тарыхка чекит коёт да, андан ары жылдарды, доорлорду жаңыча эсептөө башталат...

Ал, жанагы менин маектешим, куратор, жаап-жашыrbай эле бардыгын ачык айта бер-

ди: «Иксроддор акыркы, эчак зарыл болгон чекитти коюшат. Алиги бүткүл дүйнөдө тынчтык үчүн күрөш деген ызы-чуу жана башка кооз сөздөр – анын баары түккө турбайт. Эгер акыркы сөз атом соккусунда болсо, аны дал ошол иксрод урат. Ал эч нерсе жоготпойт, анын кылчактаар да эч нерсеси жок, ал тексиз, анын Мекени – ага айнек идиштерден жашоо берген Система. Ошондуктан ал кнопкани басарда солк этип койбайт. Кеп ким биринчи болорунда – ким өстүрүп чыгарган иксрод озунуп ядролук сокку урат!».

310

Мурда профсоюздарга тиешелүү болгон Москваннын чет-жакасындагы токой ичиндеги чакан санаторий көп өтпөй илим изилдөө базасы катары бизге берилди. Реконструкциялоого жана кабинеттерди, палаталарды, сакчылар менен башка кызмат көрсөтүүчүлөр үчүн ар кандай жайларды жабдуу үчүн жарым жылдай убакыт кетти.

Мен анча шашылган жокмун. Бирок ишке киришчү мезгил келди. Башынан айта кетейин, мен бул ишке кыйналып-кысталбай эле кириштим жана балким ошондуктанбы, инкубаларга кандидаттардын ким экендигин билүүгө, аларды коштоп жиберилген документтердеги маалыматтан тышкары кадалып кызықпадым. Аларга официалдуу түрдө олуттуу мамиле жасадым, кыска, салкын сүйлөштүм. Аларды клиникага жалгыздан, ар бирин дайындалган saatта, гражданча кийинтип, жабык машинада алып келишчү, алардын баары – иксэмбриондор имплантация кылышуучу объекттер – мен үчүн бирдей, баары окшош болчу. Мен аларга жалпы ат



менен: аял деп кайрылчумун: «Саламатсызбы, аял. Ал-акыбалыныз кандай, аял! Абайланыз аял, мен сизди карап көрүшүм керек, кыймылдабай турсаңыз экен». Мына ушундайча гана. Мага карата да тиешелүү кайрылуу белгиленген – профессор. Башка эч нерсе, ашык эч нерсе жок, баардык инкубалар убактылуу пайдаланууга алган жатын катары гана мааниге ээ эле. Алардын эч кимисинин өнү өсимдө калган эмес, анткени ишке анын кереги да жок эле.

Алардын ичинен бирөө гана ал әрежеге сыйбады... Эми аны кийинчөрөэк... Ал жөнүндө кийинчөрөэк айтсам болор эле... Мына сен өз жээгине келдин, ары жагында болсо башка Да-рыя...

Сен кыйналып-кысталасын, ал жөнүндөгү ойду, ал жөнүндөгү эскерүүнү эптең ары жылдыруунун айласын издейсін. Эмне демексін? Өзүндөн-өзүң качып кутулуу деген ақылсыз, ишке ашпас аракет экенине сен әмгиче ишенбейсін-би? Өлүшүн мүмкүн, бирок өзүндөн-өзүң качып кутулушун мүмкүн эмес. Бүл жагынан алгандада адам, акка мойну сунулуу болгону менен, түбелүктүү.

О Жараткан, сен әмнеге түшүндүрө албоочу нерсени түшүндүрүүгө далбас урасын, сен әмнеге сөз менен айтып бере алғыс нерсени, өнгөсүн билбейм, сенин сөзүң жеткис нерсени, айтып берем деп кара жанынды карч урасын?!

Анан калса сен өзүндү өзгөчө мыкты инсанмын деп эсептөчү элең го, анан жогорку максат-ка кызмат кылуу зарыл болгондо сенин олкусолку болушун таң калыштуу. Бирок бул жолу сен өзүндү жеңе албадын... Бир комета учуп келип, экинчи кометага урунгандай, сен кабыл-

ган нерседен таптакыр капарсыз эмес белен. Баары өз кезеги менен өтүп жатты эле го.

Бул кийинки жылдын жазында болду, зэкин-кубалардын биринчи тобуна эмбриондор имплантацияланып, алар тиешелүү медициналык көзөмөл алдында жүрүшкөн.

Бул аялды, башка аялдарды алып келген сыйктуу эле, ошол күнү «фельдшердин» коштоосу менен изилдөөгө жеткирип келишти; биз инкубалардын сакчыларын эскиче эле «фельдшер» деп койчубуз. Ассистент менен медсестра аны менин кабинетиме алып келишкенде, мен анын буга чейинки изилденишине көз жүгүртүп чыктым. Баары жайында экен – жалпы саламаттыгы, гинекологиясы; мени кызылкырганы деле ушулар болчу – пациентканын имплантацияланган урукту өстүрүүгө жөндөмдүүлүгү, калгандарынын баары атайын кызматчылардын иши, ошолордун түйшүгү эле. Бул жагынан иш кынтыксыз деп айтарлык мыкты уюштурулган, эч кандай проблема жок болчу. Анткени зоналар менен түрмөлөрдө инкубаларга кандидаттарды квалификациялуу кызматкерлер тандап алышчу, зэк аялдардын максатка жарактуулугу катуу текшерилүүчү; урукту өстүрүп берүүгө макулдук берген зэк аялдар көктөн күткөнү жерден табылган мындай мүмкүнчүлүктүү: урукту боюнда өстүрүп, аман-эсен төрөп берип, көп жылдык мөөнөтүнөн куттулууга ак эткенден так этишчү жана анын колдон чыгарбоого болгон мүмкүнчүлүктөрүнүн баарын жумшачу! Мындай нерсе кимдин түшүнө кириптир. Түшүнүктүү да, алар клиникага келгенде каргашалуу тагдырына туш келген үмүттүн ишке ашышын төнирден тилем, корккондорунан дирилдеп отурушчу.

Клиникалык экспертизанын ақыркы этабында: инкубага жарабайт деп жаратпай коюшу толук мүмкүн да. Аナン коркпой коюшабы.

Кабинетке узатып келишкен жаңы зәк аялды босогодогу стулга олтурғузуп коюшту. Анын «Саламатсызыбы» деген сөзүнө кыска жооп берип коюп, мен анын досьесине – камакдардын жеке номерине жана айдалып келген индексине кайрадан көз жибердим, фамилиясын дагы бир жолу карадым, караарым менен эсимден чыгып кетти, Лопатина беле. Фамилиялар демейде эсте калбайт – алар же өтө татаал, же өтө жөнөкөй. Бирок пациенттин ысмы мага кызыктай сезилди – Руна, ушундай да ат болобу, анын руникалык әмнеси бар болду экен, деп ичимен жылмайып, башымды көтөрдүм. Бириңчи эле көзүмө урунганы – аял көз айнекчен экен. Демек инкубалардын арасында көз айнекчендери да пайда болгон экен го. Жүзүндө интеллигенттик, оюма кетти: зонада буга кыйын болсо керек, ал жакта белгилүү әмеспи, сөгүнүп-сагынуу, чачташуу, мушташуу дагы ушул сыйктуулар... Өнү-башы жакшынакай, эркиндиктеги чагында мындан сулуу болсо керек. Бирок анын көз карашы башкача, анын абалында минтип карабашы тийиш эле, – тагдырга баш ийгендик, көз карашында жалтактык жок. Көз айнектин ары жагынан кой көздөрү әмне болоор экен дегендей карайт. Эркиндикте ал бою-башын каранганын, кашын терип, кирпиктерин боёого нун, күзгү алдында сулууланганын элестетсе болор эле... Бирок бул сырткы турпатына карап айтылган сөз дечи, аナン калса ал кандайдыр бир олуттуу кылмыш жасаган неме, бекеринен он жылга кесилген әмес, бекеринен зәк әмес

да... Эми минтип мөөнөтүн кыскартуу үчүн икс-род төрөгүсү келип турат.

— Эмесе ушундай, аял,— дедим мен. — Контролдук анализдерди дагы бир кайталап жасаш керек болот. Андан ары эмне кылышары ошондо билинет.

Аял унчукпады.

- Айта турган арыз-арманыныз барбы?
- Эмне айтаарымды айтасыз? — деди ал.
- Саламаттыгыңызды. Башка эч нерсе.
- Жок, азырынча жок.

— Даярдык көрүү мезгилиnde айткандардын баардыгын так аткаруу зарыл. Ал жөнүндө сага айтышат. Анан баары жайында болсо имплантацияны кийинки жуманын башында жасашат, шейшембиде же шаршембиде, андан эрте болбайт. Ошондуктан күтүүгө туура келет.

— Мен ансыз деле шашпайм. Мага баары бир.

Анын өктөм жообу мени тан калтырды. Бизде бул болуп көрбөгөн жорук. Көз айнекчен немени күнт коюп карадым да, ордуман туруп, жанына басып бардым. Ал да ордунан турду. Бул жерде мени менен минтип сүйлөшпөй турганын билсин деп мен катуу айттым:

— Эгер шашылбасан, ал гана эмес, сага баары бир болсо, анда кимдин башын оорутуп жүрөсүн? Сен быякка кандай ниет менен жөнөдүн эле, кайда жана эмне үчүн экенин сен билдин беле?

— Билгем. Албетте билгем.

— Билсөң анан эмне? Мен сенден сурап жатам, аял. Быякка эмнеге келдин анда?

— Эмнеге? Сизди көрөйүн деп келгем, профессор. Сизди көрүп, анан ушунун баары балдардын жомогу эмес экенине ишенейин деп келгем!



- Ошол элеби?
- Ишенип коюнүз – ошол эле. Сизди көрүп, анан болгон чындыкты бетиңизге айтайын дегем.
- Ушундай дечи?! – оозуман эрксизден чыгып кетти. Анан кыска жана катуу айттым. – Сен кат жүзүндө бердин беле макулдугунду?
- Ооба, бергем.
- Сенин бул жоругун макулдуктан тайгандык катары карапарын жана жаны мөөнөткө кетеринди билесинби?
- Билем.
- Ошого өтө муктажсыңбы?
- Ушул сүйлөшкөнүбүздө өтө муктаждык бар. Бул сизге өтө зарыл.
- Магабы? Биз эмне, экөөбүз кандайдыр бир проблема чечип жатабызыбы?
- Чечип жатабыз. Адамдар табият жана Жараткан буюргандай көбөйүшөбү, же азезилдин айтканындай болушу керекпи, бул проблемабы?
- Мен капысынан туукка капиталгандай унчукпай калдым. Анан кара жинимди араң тыйып, мындай дедим:
 - Ал үчүн менин өз башым бар, мадам. Сени менен кош айтышууга туура келет. Сен мөөнөтүндү кыскартуу ордуна, узартып аларың өкүнүчтүү. Эми аны өзүндөн көр.
 - Мен айтайын дегенимди айттым.
 - Өтө эле аша чаап кеткен жоксунбу? Ээн ооздугундун азабын тартып жүрбө?
 - Мен зэк аялмын, Андрей Андреевич, – ал капысынан мени аты-жөнүмөн атады, анан күнүгө жүздөгөн ирет айтыла берген сөз анын оозунан кызыктай угулду. – Мен болгону зәкмин, – деп кайталады ал. – Арты эмне болорун да би-

лем. Максатыма жеттим. Мен муну өзүмдүн милдетим деп эсептегем. Аны колуман келишинче аткардым. Балким бул сүйлөшүү сизге таасир этээр, ойлондураар. Болгону ушул.

— Сен бул жерде акыл айтканыңды кой! — деп жиним шакардай кайнады менин, бирок күтүүсүздөн инкубалар менен иште эртедир-кечтир болбой койбоочу мұргүү болуп өткөнүн жакшы түшүнүп турдум. — Сенин ордуна каалоочулар ондоп табылат!

— Мына, эң жаманы ошол,— деди ал. — Жана ошонун өзү сиздин иш. Толугу менен сиздин абийирицизде.

— Абийир абийирге жат! — дедим мен кесе.

— Мен мындайды биринчи ирет угушум.

— Философиялық диспутту убактысы кенен кишииге калтыралы. Сени быякка ал учүн алыш келишкен эмес. Қайра жайына кет. Менин сени менен сөзүм бүттү.

Мен конгуроону бастым, аны алыш кеткени келишти.

— Кошуңуз, — деди ал кетип бара жатып.

Мен жооп катпадым.

Каалга жабылды. Мен жазуу столума кайтып келдим. Башка иштер, башка түйшүк башталды.

Бирок бул өкүнүчтүү окуя башыман чыкпай койду. «Акыйкат издегичти» артына қылчайтпай келген жагына, зонасына, сыягы ал Кострома жактан болсо керек эле, айдоого көрсөтмө берүү керек эле, ошол жакта тилинин азабын тарта берсин. Бирок кийин деп койдум. Ал зек аялды иш арасында, телефондо сүйлөшкөндө, баардык учурда эстей бердим, такыр унута албай койдум, бирок эч кимге, кызматташтарым-

дын бирине да, ал турсун мамилеси жакын де-
гендерге да менин тынчымды алып, жүрөгүмдү
ооруuta берген бул окуяны айткан жокмун.

Мен кызыктай, абдан кызыктай абалда жүр-
дүм, өзүмдү өзүм тааный албадым. Эмнегедир
анын иши менен дурусураак, толугураак таа-
нышкым келди. Кайдан чыккан неме? Деги ал
өзү ким? Эмне кылганы үчүн олтурат? Кайсы
статья менен? Психикасы бузулгандарды зона-
да, менин билишимче, кармабашы керек эле.
Бирок бул кайдан чыккан бейжай аял? Аны ар-
гасыздыктын кайсы шамалы айдап келди, ага
мүмкүндүк берсе, менин абийириме катуураак
доо кетирүүгө, азаптын кандуу изин калтырып,
илен-салан болуп бутумду аран сүйрөп кетүүчү
дагы кандай ойлорду жана сөздөрдү айтууга
белендениди экен.

Абийири өзүнө башкалардыкынан арбын кө-
рүнгөн адамдарга өзүнүн так кесе көз карашы-
нан башка эч нерсеси болбошу мүмкүн, алардын
алдастатуучу күчү да ушунда. Бирок абийир,
барыдан мурда ички өз алдынчалыкты талап
кылат, ансыз ал базардагы эски-уску буюмдар-
дай соодаланып калат. Анан калса бул абийир
деген түшүнүктөн ашкан дүйнөдө тантык эмне
бар. Анан жанагы зэк аялдын Американы ач-
каны келип олтурганын карабайсыңбы! Абийир
жөнүндө башкасы айтса да ошол кылмышкер,
кесилген неме айтпаса боло?!

Бирок ушинтип ойлоорун ойлоп алып, өзүмдү
өзүм жек көрө баштадым. Сен эмнеге актанып
жатасын, кимдин алдында жана эмне үчүн чабал-
дык кылдын. Анан эмне эле аны ойлоп туруп
алдын?..

Мен анын ишин кайрадан ачтым. Лопатина Руна Федуловна, 158-статья боюнча, антисоветтик материалдарды сактаганы жана таратканы үчүн соттолгон... А, туура, кайсы чымчык экени учканынан көрүнбөй турабы?! Ошо да, ошо да, мындайлар дайыма ушундай, бир нерсеге каршы чыгышып, өздөрүн көрсөтүп турушат, бул жолу да сорок деп көрүнө калчу жерди тапкан тура... Эри жок, ажырашкан. Мындай кабот менен ким жашайт. Таң каларлык эч нерсеси жок.

Анан мен башка иштерге алагды болуп кеттим, кызматтагы сейфтерде гана сакталууга тийиш болгон кагаздарды көтөрүп жүрбөйүн деп мен иштен кармалдым. Руна Лопатинага тийиштүүнүн баарын окуп чыктым. Акырында мен кандай ойго келдим? Дегинкисинде, албетте, ал 318 турмушка өз көз карашы бар, кызык аял; мындай инсандар радикалдык чөйрөлөрдө, руханий, саясий, өкмөттүк оппозицияда бардык мезгилде боло келген. Алардын ичинде ар кандайлар болот. Өздөрүн мессия ойлогондор жана идея үчүн анын артынан ээрчигендердин баарын курмандыкка чалууга даяр тургандар да бар... Бирок Рунанын бул жерде тиешеси канча? Баамыма караганда, ал өзүнчө жүргөн идеалист. Деги ким билет. Мен аны бир жолу көрүп, анан бир нече сөзүн угуп, анан тигиндей-мындай деп кантип айта алам. Ырас ал, албетте тагдыры жецил адам эмес, мугалимдик кылыштыр, анан кино-документалисттик менен алек болгон жери бар экен, советтик мектеп жөнүндө документалдуу киносценарий жазыптыр, ал эми мектеп проблемалары бизде дайыма социалдык жактан курч болуп келген.

Ушул жерде менин эсиме маркум Вава, Валерия Валентиновна түшө калды, анын гениалдуу окуучусу азыркы кезде эмне кылып жүргөнүн ал билбейт да! Бирок бул адашкан ойлор эле. Ал эми Руна болсо, сыягы, иниси Лопатин Игорь Федуловичтин айынан кесилип кеткен көрүнөт. Ал чыныгы профессионал киноочу экен, айтылуу ВГИКти бүтүргөн, анан, сыягы, ошонун таасири менен Руна мектептик киносюжеттер менен алектенген көрүнөт. Кийинки материалдарда белгиленгендай, мурдагы мугалим Руна Лопатина, Горький атындагы киностудия алдынчылдағы талапкерлердин секциясында жүрүп, киного кызыккандардын арасында идеялық жактан шектүү маанайларды таратууга түрткү болуптур. Рунанын искустводогу тенденциялуу багытты, советтик адамдарды жана алардын турмушунун терс жактарын чагылдырган документалдык сюжеттерди жактагандыгына күбө өтүшкөн адамдар болуптур. Ал чыныгы айыптоонун башталышы гана экен.

Иш боюнча башкы айыпталуучу анын иниси, Игорь Лопатин получу. Ага «штаттагы кинооператор болуп туруп, мамлекеттик аппаратураны жана каражаттарды кылмыш жообуна тартылуучу иштерге пайдаланган – советтик чындыкты бурмалаган, советтик коомдук жана мамлекеттик түзүлүштү жамандаган ушакчы документалдык тасмаларды тартып, батыштын коомчулугуна тетири маалымат берүүгө далалат жасаган», – деген күнөө коюлган. Анын үстүнө, «сот жообуна тартылуучу мындай кылмыштуу ишти бекер жасаган эмес, совет мамлекетин жамандаган киноматериалдарды Батышка валютага саткан. Дал ошол жакта, чет өлкөдө, ал

материалдар кинозалдарда жана телевизиондук каналдарда көрсөтүлүп жатканда биздин атайын кызматчыларбыз ал кинотасмалардын кайдан келгенин аныкташкан», – деп баса көрсөтүлүптүр.

Мындай учурда баягы тааныш ариялар, баягы тааныш окуялар деп коюшат әмеспи, анан калса чын эле ушундай болгонбу же жокпу – ким билди, бирок кандай болсо да акырында Руна Лопатина кылмыш иши үчүн айыпталды. Ал инисиne түздөн түз жардам көрсөткөндүгү үчүн айыпталды – иниси Рунага «уруксатсыз тартылган» тасмаларды узаткан, ал болсо аларды өзүнүн жакын курбусунукуна каттырып койгон. Бул байланыштардын артынан түшүп калышат. Қимdir бирөө билдирип коёт. Игорь кармалат, Руна эскертип коюу үчүн курбусунун квартирасына чуркайт, ал жерде болсо тиешелүү адамдар күтүп турушкан. Ошентип Руна кылмыш үстүндө кармалат. Андан ары күтүүсүз иштер болуптур – процесстин жүрүшүндө Руна инисинин күнөөсүн женилдетүүгө болгон аракетин жумшайт. Ал негизги күнөөнү өз мойнуна алат: совет адамдарынын турмуш-тиричилигинин көрүнүштөрүн тартуу идеясы аныкы, эмне ни тартуу керек жана кандай тартуу керектигин бир тууганына айтып турган да ал, тартылган пленкаларды валютага чет элдик корреспонденттерге саткан өзү, чынында кичүү иниси анын айтканын гана аткарып турган деп туруп алат.

Тарыхы мына ушундай экен. Дагы бир кызык деталь: сотто Рунага американлык журналист менен көнүлү жакын деген күнөө коюлду, ал болсо Америкага кайтып барганды «өзүнүн ойношу жөнүндө өтө жакшы пикир билдирген,

ал эми советтик коомго, тескериисинче, тапта-
кыр душмандык мамиле көрсөткөн» статья жаз-
ган имиш, бул болсо ал убакта камакка алынган
кылмышкер үчүн алган өчү имиш. Руна болсо
америкалык журналистке орус тилин үйрөткөм
деп, ойноштугун танат... Иши кылып баш ка-
тырма. Эмне болгонун ким билсин, бирок эмне
болгон күндө да ушунун баары Руна үчүн өтө
кайгылуу бүттү...

Ошол күнү мен иштен кеч кеттим. Иш да бар
эле, анан Руна Лопатинанын өткөн турмушу
менен жакшылап таанышсам деген кызыктай
ниет да мени кыйла кармап койду.

Дарбаза оозундагы күзөткө демейкидей ба-
шымды ийкеп коуп, күүгүм ченде аллея менен
Успенский шоссесине чыктым. Ангыча Москвага
ашыгып баратышкан машиналардын агымына
кошулдум.

Бул жердин табияты кышында да кооз, то-
койлор менен майда дөңсөөлөр дүпүйө кар жа-
мынышып, уйкуда жаткансыйт, жайында да гүл
анкыган жашыл ыран андан кооз болбос чегине
жетет, токайдон чыга берген ченде капысынан
бир нече секундага ажайып көрүнүш ачылат –
жалт-жуулт эте ийрилип агып жаткан Москва-
дария көз алдыңа тартыла түшөт. Суунун, ас-
мандын, токайдун жүрөктү аптыктырган кере-
мет айкалышы; ушул көз ирмемди өткөрүп жи-
бербөөгө дайыма ашыгам, терезеден бир карап
алам да, артта калгандарды көз алдымда кар-
мап, андан ары зымырайм.

Буларга мен бекеринен токтолуп олтурганым
жок. Мен айтсам санак жетпейт, ушул жерлер-
ди аралай тыякка да, быякка да канча жолу
зуулдабадым, бирок менин жашоом жол бойлой

кеткен ушул мейкиндиктер менен байланышып каларын кайдан билиптирмин?.. Аナン мен ушул жол менен демейдекидей өтүүгө алсыздык кылыш, айланыш өтө турган учур келет...

Мен ошондо, Москвага жакындаپ келатып, жанагы чалпоо Руна Лопатина деген инкубага кандидатты эртеси күнү кайрадан клиникага алып келсин деп көрсөтмө берүүнүн кереги бар беле деп ойлодум. Ооба, мен ошондой көрсөтмө бердим. Эмне үчүн анттим? Мен ага эмне демек-чимин? Ал инкуба болууга макулдук бергенде-ги максаты таптакыр башка э肯диги, эмне, көрүнбөй турабы, балким, ал, жанагы Руна деген неме, соо эместири, а балким, ал, адилетчили-мин, ашкере абийирдүүмүн, аруумун деп, жана башка бул турмушта жок асыл нерселерди ой-лоп таап алган немедир. Аны мынча эркелетип эмне кереги бар?! Андай немени жакын жолот-пой кубалоо керек, тиги зонасына барып аза-бын тартсын. Бирөөнү абийирге чакыргысы бар, а өзү ким экен?! «А өзүнчү? А сенчи?! – дедим мен дароо өзүмө. – Басташчу кишини тапкан экенсин! Соттолгон, укуксуз зэк, аナン сен ошо-ну менен найза тирештиргин бар! Баракелде, баракелде!»

Бир-эки жолу бурулуштардан аз жерден тор-моздорумду үзө тээп сала жаздадым, дөңгөлөк-төрдүн ачuu үнүнөн бараткандар туш-тушка ча-чырай качышты – рулда ойлонуп кетиптирмин, башыман чыкпай койгон ойлордон кутула албай келаткам. Аナン калса мен бул Рунаны бар бол-гону бир жолу гана көрдүм, эмне мага мынчалык таасир этти? Мен кантитп ордуман туруп, анын жанына келгенимди, кантитп ал да стул-дан турганын эсиме түшүрдүм. Мына ал менин

алдымда турат – зэк, шаардын сыртындагы клиникага профессорғо көрсөтүүгө алып келүү үчүн атайын тигилген кийимчен, үстүндө кайдан тигилгенин шайтандан башка эч ким билбegen боз кофта, кенен, узун юбка, бутунда аял заты кийгендөн ардангыдай чолчойгон бирдеме. Кийимтайымдар анын өңү-башына жана табитине кызмат кылып турган качандыр бир кезде, ал сөзсүз жакшынакай болгон. Анын мени кооптоно, чечкиндүү жана кайраттуу караган көздөрү жөнүндө ойлодум. Көз адамдын күзгүсү деп коюшат эмеспи, бирок бул туура эмес, көз адамдын өзү, анын ичин да, тышын да айтып туруучусу. Уландардыкындай сөөгү чыккан, арык ийиндери аргасыз шөлбүрөйт, назик, ичке колдорун бооруна кайчылаштыра кармап турат. Атаганат, ал боубашын эркин кармап, жылмая багып, топураган көпчүлүк арасында көчөдө баратса. Ал диссиденттик үчүн жараган эмес, жана дегеле бул доор үчүн жараган эмес. Ага өткөн кылымдын жасалгасы болсо кана! Кандай гана жарашып калар эле... Ошол эле учурда айткан сезүн карачы! Илимди абийирдин жардамы менен токтотмокчу?! Аナン калса дайыма ушундай да, дайыма адам абийирин ала чуркайт да турат; эмне болбосун, эмне жасабасын ага бир жооп керек – абийирге жатабы же жатпайбы! Аナン ар бири ошол абийирин өзү каалагандай койнунда кармайт! Ар бири ошонусуна кекирайет. Ар бири ал жөнүндө Кудайдын атынан сүйлөйт!.. Бирок жалаң абийир менен алыс кете албайсың. Өзүнүн абийири менен Кудайга каршы туруга жөндөмдүү киши аз, Кудай ошол абийирди биздин баарыбызга берген жана ошону менен бизди ооздуктаган, жарыкчылыкка келтирүүгө бийликт

тин монополиясы сыйктуу, дайыма анын монополиясы болуп келген нерсени өз колуна алууга келгенде Кудайды жолдон мындай түртүп чыгарып жиберүүгө жөндөмдүү пендө жок. Анын ажалга болгон монополиясы эле жетишет, аны андан эч ким тартып ала да албайт! Ал эми жарыкчылыкка келтирүү жагына келгенде, мен аны менен атаандашмын жана абийириң менен менин ишим болбайт... Руна ошону түшүнөт болду бекен, жок, балким ал аны түшүнбөйт. Ошол түшүнбөгөндүгүнөн абийирди ала чуркап кыйкырып, каарман болуп чыга калды... Ал өзү жөнүндө ойлосо болмок...

Ошол түнү, илгери өзүнүн атомдук бомбачылар командасына али Сталин белек кылган, шыбага катары мага да буюруп тийип калган ошол үйлөрдүн бириnde, өзүмдүн академиялык чарбагымда, мен жанымды коёрго жай таба албадым. Калың дубалдар, эпсиз чон терезелер, эбегейсиз бийик шып. Бирок буга менин не тиешем бар? Анан дегеле мага эмне жок, эмнеге жашап жүрөм? Ошол түнү мендеги таштанды бала кайрадан баш көтөрдү. Мен – артык баш, мен өзүм – иксрод, мен – «кара тешик» адамдар арасында. Бул жарыкчылыкта ким менден бактылуу болуп кетти, мени жолуктурган ким, кайсы аял жашоону жаны калбай алкан жибериптири? Артын карбай качып кеткен Евгениябы? Ал, сонун актиса, мени менен жашагандан эмнени көрүп, эмнени билиптири? Карандай акыл, какшыган сезим, таш боорлук, эри өз колу менен жасаган абортторбу? Капысынан тагдыр жолдон кабылткан аялдар деле ошол кыска жолугушуулар жөнүндө бакыттын бир капилет жарк эткен нуру



катары эстешкен эместир. Мени менен байланыштуу нерсенин баары кубанычсыздыгы менен, кунарсыздыгы менен ашкереленип турду...

Ушул жерден менин ой-санаам кайрадан байкоосуздан бүгүнкү жанагы зэкке, Рунага, руни-калык мезгилден берки ысымды алган аялга ооду. Бирок мен эмне үчүн ал аял жөнүндө ойлойм? Азыр ал кандай абалда? Балким ал азап чегип жаткандыр. Мүмкүн, башына батпай, санаасын санга бөлгөн жаман ойлордон эс алсын деп азыр чачтарын жайып жиберип, тарап салды. Эркиндикте балким башкacha тарагандыр, анын чачтары калың жана тармал болчу, анан аны зонада көрсөтүлгөндөй, баарын жыйып келип, желкесине түйчү эместир! Профессордун «көзүн ачам» деп өзүн жаман абалга калтырып алды, турмушун татаалдатты. Ырас эле ал ошого даяр беле? Анан бүгүнкү биздин жолугушуу жөнүндө эмне ойлоп жатат болду экен? Мүмкүн ал айткандын да бир жерде чындыгы бардыр, бирок жалаң абийир менен, жалаң жакшы ниет менен дүйнөнү тойгуза албайсың, ыраазы кыла албайсың, асман алдынан улам кенен орунга көз арткан адамдын жырткыч маңызын өзгөртө албайсың; мындай ачылган алкыбыз менен жакында баарыбызга күн аздык кылышып калат, бирок андан да коркунучтуусу, ал, адам өзүнө окшогондорго үстөмдүк кылууга улам барган саяйн арбыған ач көздүк менен жутунууда. Ошондуктан керек жаны адамдар – иксрөддор... Тигил аял болсо жашоого, бийликтө, согушка барчу тигилдердин жолун торогусу, баргысбагысы келет. Түшүнсө болот, бирок женилбес нерсени жеңүүчү күч жок, жок андай күч...

Кийин мен манызысыз дээрлик суроону өзүмө өтө көп берип жүрдүм: ошол кечте мен эмне үчүн жападан жалғыз калдым? Эмне үчүн башка күндөрдө жана жай бербеген эч бир жыйналыш, кенешме, жолугушуулар, жана башка, жана башка саясий жана мамлекеттик опур-топурлар ошо күнү болбоду?..

Ошол түнү мен аябай азап чектим жана таптакыр тынчый албадым. Зэк Руна мени ойлонту да койду, жарга камады – анан калса биздин ишибизде айланы-чөйрөдөгүлөрдүн ичинен эч ким күмөн санаган әмес да, же мага ошондой көрүндүбү?

Анткени менен ал өзүн да аяган жок, өзүн көз көрүнө курман кылды да койду! Ушундай да болобу?! Ал эмне үчүн мени куугунтуктоочунун жана прокурордун карасанатай ролунда болууга мажбуrlап жатат?

326

Чынында эле мага айып коюш үчүн өзүн дагы көптөгөн жылдарга эркисиз калтырууга бардыбы?! Бир жагынан аны түшүнүүгө болот – өз позициясын, өз чындыгын айтууну максат кылган сон, анын колунан келген иши жалғыз ушул. Ал муну ачык, эл алдында айтууга – же көчөдө, же чогулушта, же андан бетер чет өлкөлүк корреспонденттерге айтууга анын мүмкүнчүлүгү жок. Ал зонага тыкшырылган... Эми аны жаңы жазалоо күтөт... Дагы жакшы, биздин ортобуздагы болгонду эч ким билбейт, дагы жакшы мен эч кимге эч нерсе деген жокмун, дагы жакшы аны кайрадан чакырууга көрсөтмө бердим. Ооба, эртен күндүзгү saat экиде аны алып келишет. Али баары бүткөн жок, али ишти ондосо болот. Мүмкүн аны кайрадан соттоодон сактап калууга болор...



Мен ушул ойго улам көбүрөөк муюй бердим, көнүлүмдө аны арачалап калсам, жазалоодон куткарсам деген ниет улам арбый берди, анан өзүмдүн ошол дилгирлигимден менин жандынөм алгач ирет таанып жаткан бир нерсе таптым, мен өзүмдү өзүм тааныбай, өзүмдү өзүм ачып жаттым. Мага эмне болуп кетти? Аялды түшүнсөм жана аны коргоп калсам деген ниет менен, мен акырындап, эгер Руна Лопатина өз башын азапка байлап коюп, мени айыптаап жатса, анда ушунун өзү жогору жактын буйругу болбоду бекен, ушунун өзү баарын кечирүүчү Жараткан Эгебиздин өзүн коргогондугу болбоду бекен?.. деген жыйынтыкка келдим. Баарын кечирүүчүлүк деген эмне, деги ал кандай болот да, эмнеден көрүнөт, мен муңду мурда түшүнө алчу эмесмин, мына эми гана капысынан сезе калдым: эгерде түйлдүктөрдү манипуляциялан мен, текеберчиликтин күүсү менен Кудайдын өзүн көкүрөккө түрткөн адамдын өзү болсом, анда зэк Руна анын Айкөлдүгүнүн жана Ырайымдуулугунун элчиси, эскертүүчүсү болбоду бекен?.. Ушунун өзүндө мендеги Жакшылыктын бар же жок экендигин сыйноо жок болбоду бекен?!

Мындай ой-санаалардан бирде жаным кейисе, бирде жарпым жазылды. Мени көзүмдү ачууга, көнүлүмдө күдүк туудурууга, өзүмдүн текеберчилигимди жана кесирдүүлүгүмдү сезүүгө мажбурлаган ошол аялга, ошол зэкке мээримим төгүлүп, алкышым ағылып турганын сездим. Мен анын алдында башка адам болуп тургум келгенин сездим. Ошол saatta Рунага, аны убактылуу кармап турган атайын изоляторго, телефон чалууга мүмкүн эместиги кандай өкүнүч. Мен

ага канча көп нерселерди айткым келди эле, андан канча көп жооп уккум келди эле. Эгер мүмкүн болсо машинага олтуруп, түн жамына ошол изоляторду көздөй зуулдап барып, аны таап алыш сүйлөшсөң кана! Бирок бул дагы бар болгону куру кыял эле. Менин колуман жалгыз келгени – эртеңки жолугушууну күтүү; ал жолугушуу кандай болорун мен көз алдыма келтирдим. Рунаны кабинетке узатып келишип, сүйлөшүү үчүн калтырып кеткенден кийин, мен анын жанына басып барам да, колунан кармап учурашам. «Кечирип коюнуз Руна, биз кечээ баштаган сөзүбүзгө кайрылалы. Мен сиздин ойсанааңыздын баарын кунт коюп угууга даярмын, сизден да ошону суранам. Менин далилдеримди да угуп койсануз экен». – «Жарайт! – дейт ал, аナン чын ниети менен минтет: – А мен сизди, профессор, кайрадан эч качан көрбөйм деп ойлогон элем. Эртең менен мени баягы же риме кайра алыш барат, зонама кайра айдал барышат да, кайрадан соттошуп, аナン андан ары Сибирге, же Алтайга кубалап кетишет деп күткөм, бирок кезектеги көзөмөлчү келип, капысынан мени кайрадан профессор Крыльцов Андрей Андреевичке чакырып жатат, дейт. Аナン минтип келип турам...»

«О кудурети күчтүү Кудай! Мени бул әмне кылганын? – деп күбүрөдүм мен аргам түгөнүп. – Бала болуп кеттим го, кой де мени, мен бала болуп баратам!»

Ооба, албетте, күлүстөн болуп туруп күлкүгө айланып калуунун арасы аз эле; мейли, күлкү болсом болоюн, бирок мен баары дал ошол түнкү менин кыялымдагыдай болушуна жан-дилим менен даяр элем. Ошондой болсо мейли эле,



энсеген эсерликити күтүүнүн өзү да кандай бакыт! Аナン капыстан менин жан-дүйнөмдү кучагына алган ушул эргүүлөрдүн баарынын далда-сынан, горизонттогу кара булуттай болуп мен үчүн оор күмөндөнүү чыга келди – чынында эле инкубалардын курсагында иксроддорду өстүрүүгө менин моралдык укугум бар беле? Менин иш-аракеттеримди кандай бийик максаттар актай алар эле? Калп айтканда эмине, ушуга окшогон күдүк ойлор менде дайыма болор эле, бирок мен да жана менин коллегаларымдын ичинен эч кимиси эч качан аны ачык айтчу эмес. Илимдин жетишкендиктери бизди өз көз алдыбызда эле эмес, коомдун алдында да зоболобузду көтөрдү. Бирок кәэде илим менен абийир канчалык шайкеш келбекендигинин, көп учурда илим менен кылмышкердик кандай өз ара байланышта экендигинин мисалын издеپ XX кылымда алыс ба-руунун кереги жок.

Аナン минтип түрмөнүн туткуну ойготкон менин абийирим тилге кирген учур келди. Жашырын ата-энелүү жашырын балдарды өндүрүүнүн, аларды инкубалардын жардамы менен жарыкка чыгаруунун адамзатка каршы экендигин моюнга алуу – Руна мени мына ушуга ойготту.

Аны мага эмне алып келди, ажал босогосuna чейин бизди эмне байланыштырды, аны тагдыр билсин... Аны мен айта албайм...

Ошол түн бурулуштун түнү болду. Өзүнүн болуп көрбөгөндөй жанкечтилиги менен, акыл жеткис өкүмдүгү менен мени таң калтырган аялдан кечирим суроого мен даяр болчумун. Адамзат тукумуна алып келе жаткан жамандыгымды четке кагыш үчүн мен анын алдында тизе бүгүүгө даяр турдum. Эгер ал менин сүйүмдү

кабыл алса жана ошого жараса жооп берсе, анда мен анын колун сурамакмын... Ооба, ооба!

Ал кандайча ишке ашарын мен көз алдыма келтире албадым, анткени ал көп жылга кесилген әмеспи, бирок ал «макул» дей турган болсо, анда мен аны менен кайда болсо бирге качууга – токойго, тоого, дениздин ары жагына барууга – иши кылышп эле бирге болууга даяр болчумун... Анан, мейли тентисем да, жаны турмуш баштасам да, ал мен үчүн менин жаман жөрөлгөлүү өткөндөгүлөрүмдүн күнөөсүнөн арылганым болмок...

Ушинтип бир ойлоп алган жаным, эми өзүмдү токтото алмак әмесмин. Менин кыялым чек дегенди билбеди. Мен өзүмдө аёосуз, кылчаусуз революция жасадым. Өлчөөсүз кыялданым. Менин жаны турмушум эртенки күндөн, Руна-
ны мага алышп келишкен жана биз экөөбүз өзүбүзчө калган сааттан башталмак. Мен ага менде кандай өзгөрүүлөр болгонун түшүндүрүүгө, башыман кечирген катарсис* жөнүндө айтууга, мен баарына даяр экениме ишендириүүгө аракеттенем. Бир гана ал «макул» десе экен, менден ал сүйүп калуучу адамды көрсө экен. Бир гана ал менин ниетимдин актыгына көзү жетсе экен, бизге бирге болуу зарыл экендинигине ишенсе экен...

Мен диванда тынчы жок, сергек уйкуга кеткенде түн әбак жарымынан ооп кеткен. Танга жуук асман жарк-журк этип, чагылган чартылдап, күн күркүрөгөнүн эшилттим. Чатыр дыбырттап, сыртта нөшөрлөгөн жамгыр куюп жатты. Көзүм жумулуу жаткан боюнча мен жаратылышта эмне болуп жатканын көрдүм, жанагы күндүн күркүрөгөнүн мен өзүм жараткансып, асманда

чагылган чартылдап жатканын көрдүм, нөшөрлөгөн жамғырдан бак-дарактардын бутактары кантип ийилип жатканын көрдүм, мен өздөрүнө баш пааналай турган жай издешип, алаамат түшүп жаткан асманда жан талаша удургуп учуп жүрүшкөн парандалардын калың тобун көрдүм.

Анан мен да ошол чагылганы чартылдаган асман мейкиндигинде учуп жүрдүм. Мен тере-зеден форточка аркылуу учуп чыктым, чатырлардын, көчөлөрдүн жана парктын үстүндө сабаладым. Чагылганды жана булуттарды аралап, көзүм көрбөгөнүнө карабай, болжол менен учтум,— анткени төмөн жакта кайсы бир жерде түрмө бар болчу, күндүн күркүрөгөнүн ал да, инкуба болуудан баш тарткан аял да укту... «Руна! Руна! — деп кыйкырдым мен. — Бул менмин! Сени издең жүрөм!» Мен ага асмандан кыйкырган ошол күн күркүрөгөн saatta ал эмне жөнүндө ойлоду экен?..

Эртеси күнү биздин клиниканын баардык кызматтары боло жүргөндөгүдөй, так иштеши үчүн мен иштеп жаткандай түр көрсөтүп, өзүмдү колго алуу мага бир топ кыйынчылыкка турду. Баары демейдеги тартиби менен баратты. Менин эми баягы эместигимди коллегаларымдын, кызматчылардын эч кимиси байкабады...

Мен көлчү өз саатымды күтүп жаттым. Убакыт өтпөй койду зарыктырып.

Мен көпчүлүктүн көз алдындағы адам болчу-мун, мен демейдегидей эле өз милдетимди аткара бердим. Бирок бул эми баягы мен эмес болчу-мун...

Убакыт зарыктырып узакка созулду...

Белгиленген саат жакында п келатты.

Мен Рунаны мына келет, ана келет деп күтүп жаттым... Бирок аны дале болсо алып келишпеди.

Дагы чейрек saat өтүп кетти. Бирок – жок. Мен машина качан чыккандыгын телефон чалып билгиле, деп тапшырма бердим... Секретарь чалса, машина белгиленген маалда чыгып кеткендигин айтышыптыр.

Мен тынчсыздана баштадым. Эмне болушу мүмкүн? Кокус жолдо кырсыкка учураштыбы?

Сааттын жебеси үчкө жакындап келатты. Эми качан? Мен өзүм чалдым. Машина бир нерсе болду көрүнөт дешти мага. Ушул учурда секретарша чуркап кирди. Өн-алаты жок.

– Эмне болуп кетти? – деп кыйкырдым мен.

– Пациент аял өлүп калды.

– Өлүп калганы кандай? Кайсы пациент аял?

– Биз күтүп жаткан пациент. Азыр эле жолдон телефон чалышты.

– Авариябы?..

– Жок, авария эмес. Ал качыптыр...

– Качыптыр?.. Анан эмне?

– Өлтүрүп коюшуптур.

– Түшүнбөй турам!..

– Азыр келип, айтып беребиз дешти...

Ооба, камактагы А-6-87 номерлүү Р. Ф. Лопатинаны мурунку мен берген көрсөтмө боюнча, белгиленген убакытта клиникага жеткириш үчүн машина менен алып келе жатышыптыр.

Жолдон, шаардын сыртынан, жол токойду аралап, Москва дарыясына жакын өтүүчү жерге келгенде, зэк жүрөгүм айланып чыкты, чыдай албай баратам, машинаны токтоткула, кусканы жатам деп суранып, анан талап кыла баштаптыр...



Токтоого аргасыз болушуптур. Зәк жолдон ары бир нече кадам жасаптыр да, анан капысынан бадалдарды аралап качып жөнөптүр. Узатып жүргөн сакчы аял артынан түшүптүр. Ал токто деп буюруптур. Бирок тигил кете берет. Сакчы: «Атып салам!» – деп кыйкырат артынан. Эскертуу берип эки жолу асманга атат. Аны тириүү кармап калуу үчүн сакчы кууп жетүүгө аракет кылыштыр. Ангыча алдыдан бурулуп аккан Москва дарыянын жээги туш келиптири да, зәк ошол чуркап бараткан бойdon сууга бой таштаптыр. Сакчынын атуудан башка аргасы калбаптыр. Зәк аял өлүптүр. Сөөгүн суудан сүйрөп чыгарып алышыптыр...

Ал эмнеге ушундай кылды? – деп мен кийин өзүмө мин жолу суроо бердим. Эмне үчүн? Бул эмне? Аргасы түгөнгөндөнбү? Корккондонбу? Же бул нааразычылык билдириүүнүн формасы болдубу?

Эч ким жооп бере албайт... Кандай келсе, ошондой кетти... ал биздин эксперименттери-биздин биринчи курмандыгы болду.

Кечке чейин кабинеттен чыккан жокмун. Бекинип алып олтура бердим. Менин эмне болуп жатканымды эч ким биле алмак эмес. Мен өзүм даяр болгон нерсеге ал ушунчалык калыбына келгис жол менен жолто болбогондо эми-не, аттиң! Анын өлүп калганы кандай арман, мен ага чындык ал тарапта экендигин, кандай баш айлантар бийиктикке көтөрүлсө да илимдин жетишкендиктери утурумдук, анын прогрессинде чек жок, бирок ал абийирге салыштырганда түккө турбайт. Түбөлүктүүлүктүн манызын жана өнүгүүсүн өзүнө камтыган Рух эзели тең-

дешсиз... деп айтарымды укпай кете берген-диги
кандай арман.

Мен кабинетимде олтуруп алып, буркурап ыйладым. Өмүрүмдө бир гана жолу көргөн аялга буркурап ыйладым... Ал аялсыз менин калган өмүрүм бактысыз өтөрүн түшүнүп турдум...

Кечинде жолго чыктым, бирок ошол кайгылуу окуя болгон жерге, токойдуң ары жагындағы Москва дарыянын бурулушуна жакындағанда токтодум да, кайра артыма бурулдум. Бул анын өлгөн жери болучу, ал ушул токойду аралай качып дарыяга бой таштаган. Айланма жолго салып кеттим...

Эгер аргасыздыктын өлчөмү бар болсо, анда мен үйдө олтуруп, анын өлчөмүн толугу менен сездим. Мага ушунун өзү жаза болгон жокпу? Мен түн ичинде жалгыз үйдө олтуруп алып, өкүрүп-бакырдым, буркурап ыйладым... Ал жок. Менин ага айтайын дегенимди, ачайын деген сырымды эми ал эч качан билбейт. Ал өмүрүнүн акыркы учурuna чейин мен жөнүндө өзүнүн илимий ачылыштарын иксрөддорду өстүрүп чыгарууга пайдаланган шүмшүк катары ойлоду... Бөтөлкөнүн оозунан шыңгыта жутканыма карабай, ичкиликтә да менин кайгыма аралжы боло албады. Мындайда балким жардам берер деген музыка уккум келди, бирок андай музыка жок эле...

Андай музыканы, мүмкүн, менде дайыма бугуп жаткан музыканы мен күтүүсүздөн жылдар өтө кийин уктуум. Пароход менен Жапон денизинде сүзүп бара жаткам. Күүгүм кирип калган маал. Жылдыздуу асман алдында катып калган аралдардын дүпүйгөн караандары дениз-

дин ар кай жеринен Мезгил жана Материянын жуурундусу сыйктуу сырдуу кааят. Теребел тымтырс, салкын, көзгө көрүнбөгөн толкундардын угулар-угулбас шарпасы... Биз, бир нече советтик окумуштуу, Нагояга конференцияга келген элек.

Менин коллегаларым жана тилмечтер барда калышкан. Мен сырдуу жана ээн аралдарды кароодон көзүм талбай, палубада аркы-терки басып жүрдүм. Жээктеги оттор өтө алыс, аран байкаларлык болчу. Биз ошол тарапка бараттык. Пароходдо адамды алкынып-жулкунууга, сер-пилип-секириүүгө чакырган рок-музыка тынимсыз дангырап, кулак-мээни тундуруп жатты. Капысынан рок тып басылды. Анан мукам ыр угулду. Бул жапон энкасы, лирика эле, ашыгына болгон кусалык, арзуу жана арман, күтүү менен коштошуу эле... Ошондо мен ал ушул эле бир жакын жерде, мүмкүн, тээ-тигил аралда, анан ал ушул ырды угуп жатат жана менин ал жөнүндө ойлоп жатканымды билет, деп ойлоодум...

Мен ошондо баарынан, баарынан алыс кетишими керек экенин түшүндүм...

Кайра куруунун жылдарында иксрөддорду оствүрүп чыгаруу токтолулду. Горбачевдо болдум. Анан жарым жылдан кийин космоско, орбиталык станцияга жөнөдүм. Ушул жерден мен космостук монах Филофей болуп алдым. Сырттан караганда апендицилик сыйктаңып көрүнөт. Бирок мен үчүн таптакыр апендицилик эмес...

Менин өткөндөгүм мага тынчтык бербеди, менин артыман түшүп алды. Эми алкымга тыгылган сөөктөй, алдымда чечилбеген суроо турат – туулууга үлгүрүшкөн, эми болсо өсүп кела-

тышкан иксрөддор эмне болот?.. Алардын кайдан чыккандыгы белгисиз кезде, бул жөнүндө эч ким билбейт. Тагыраак айтканда, аз гана адам – менин мурдагы коллегаларым билет. Алар мен жөнүндө: динбузар, космоско чыга качты, кетти... деп жатышкан болуу керек... Бирок алар эмне дешсе ошол дей беришсин, менин тынчымды алган ал эмес. Мен өзүмдү кантип каргаарымды, кантип өзүмдү шүмшүйгөн мозахист, санда жок дөбөт деп сөгөөрүмдү эч ким билбейт! Мен азыр жерге түшүп, анан биздин лабораториянын тажрыйбаларынын натыйжасында туулган бөбөктөрдүн көздөрүн тик карасам болор эле!.. Мен муну эмнеге жазып жатам? Анткени биз жасаган иштер кайра калыбына келгис, ошону үчүн жазып жатам. Туулгандан казыналык болуп калышкан адамдар эмне болушат? Анткени эртең алар ким экендиктери жөнүндө билишет. Алар коомго кандай жакшылык жасашат? Кийин иксрөддор адамзаттан өч алгысы, мүлдө жарыкчылыкты астым-үстүм кылгысы келбес бекен?! Эми минтип мен бул жерде, космосто, алар, иксрөддор тыякта чоноюп жатканы – бул бир алаамат! Башка сөз табуу кыйын. Мен эч качан алардын келечеги үчүн жоопкерчилик алган эмесмин, мен бар болгону алардын төрөлүшүнүн илимий проблемаларын гана чеччүмүн дешим мүмкүн эле өзүмө. Бирок ушул актануу боло алабы?! Алар күнөөлүүлөрдү, кылгылыкты кылышп коюшуп, анан, баары астым-үстүм болгондо жана башка айлампага түшкөндө качып жоголгон немелерди кайдан издешмек. Жада калса КГБ, бул да жок болду. А мүмкүн жок болгон эместири... А жок болбосо балакет бассын...»

Филофейдин Жансыры ушул жерден үзүлүп калды.

Жансырдын текстин, Филофейден калган бул акыркы кабарды Энтони Юнгер кыштын башында алды.

Эч кимдин башына келбей турган кызыктай окуя деп кейиштүү ойлоду Энтони кыштын ошол танында, рулда олтуруп, сыртта сампарлаган карга көз жиберүү менен. Ал түндө окуп чыккан Филофейдин жазып калтырган Жансырынын таасиринен чыга албай, ойлуу эле.

Таң каларлык, деп ойлоду ал, эч ким минтип өлгөн әмес. Эми Филофей космостук мумия болуп, аalamдын бир жеринде калкып жүрөт, планетадан сыртта өз жанын өзү кыйган жалгыз адам. Анын жаны тунжураган жымжырттыкта жай алды. Эми минтип өзүн кайрадан эске салууда...

Ырас эле, анын тагдыры сабак болуш үчүн анда кандайдыр бир бийик маани бар деп ойлоого болот. Ооба. Бирок куну кандай дениз?!

Мындай жолдо кун дайыма кымбат. Аナン калса баардык мезгил үчүн бир жолу улуу Сабак болду эле го. Куну – Голгофа. Ар нерсенин өз куну бар. Бул болсо өз кунун космосто төлөдү.

Аны балдар үйүнүн крыльцосуна алып келатканда энесинин таман алдынdagы кардын кычыраганы ага космосто да угулат болду бекен? Аны көкүрөгүнө кысып алып, акыркы жолу көтөрүп келаткан энесинин жүрөгүнүн дүк-дүк какканы ага космосто да угулат болду бекен?..



МАЗМУНУ

Кассандра тамгасы 3



Адабий-коркот басылма

ЧЫНГЫЗ АЙТМАТОВ

8 томдон турган чыгармаларынын жыйнагы

ж

339

VII том

Повесттер, аңгемелер

учунчү басылышы

Түзгөн Акматалиев Абдылдажан

Жооптуу редактору *Кадырмамбетова Айнурда*

Корректорлору *Касымгелдиева Малина*

Компьютердик калыпка салган *Абдыкалыкова Алтын*

Басууга 14.04.14-ж. кол коюлду.

Форматы 84x108¹/₃₂. Кагазы оффсет № 1. Коломү 21,25 басма табак.

Нускасы 1000. Заказ № 04. Келишим баада.

«Улуу Тоолор» басмасы.

Бишкек шаары, Ж. Абдрахманов көчөсү, 170 А.

Тел.: 0312 62 02 11, 0312 62 02 14.



990376